


МУНДУЗБЕК КУНАСОВ

СЕЗИМДЕ БАККАН ГҮЛБАКЧА

Жыйнактар



«Бийиктик»
Бишкек – 2013

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5
К 91

Китептин чыгышына көмөк көрсөткөн иним,
коомдук ишмер **Фархад Бекманбетовго** терең
ыраазычылык билгизем.

Автор

Кунасов Мундузбек.

К 91 Сезимде баккан гүлбакча.: Жыйнак. – Б.: «Бийиктик»,
2013. – 364 б.

ISBN 978-9967-13-913-8

Автордун бул жыйнагында эл-жерди, Ата-Журт
мурастарын чагылдырган ырлары жандуйнөсүнөн сзызылып
чыгып, ошол менен катар коомдогу аңдоо сезимдин
өзгөрүлүшүн көркөм кайрыктар аркылуу көрсөтөт.

Тарбиялык маңызы терең үгүттүү ойлор окурманды
кайдыгер калтыrbайт.

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5
К 4702300200-13
ISBN 978-9967-13-913-8

© Кунасов М., 2013.

БАТА

Мундузбек телефондон:

– Байке, баш сөз жазып берициз, китең чыгарайын дедим эле, – деди.

– Апкел, – дедим.

«Баш сөз» деген эмне? Баш сөз деген – бата. Анан бата сураган баладан бата аяган болобу? Деги эле кыргыз качан батасын аячу эле? «Бата менен эр көгөрет, жамгыр менен жер көгөрөт» деп бекер айтыпбы? Жакшы сөз менен жакшы көздүн шыпаасы, касиет-деми болот. Ошон учун илгеркилер: «Атаңдан бото калбасын, бата калсын» деген. Ақынга, болгондо да көкүрөгүндө эл-жерине жакшылыктын отун жагайын деп, алгачкы ырларын ала чуркап, жетине албай турган балага батанын шыпаасы, деми тийсе жаманбы?

Мундузбектин башкалардан бир артыкчылыгы талант даарыган касиеттүү Таластан кулуну экендиги. Ушунун өзү эле бир бата тургай миң батага тете күч го! Буга байланыштуу бир окуяны эстей кетейин. Мен филармонияда иштеп жүргөндө Эстекем (кадимки Эстебес Турсуналиев):

– Филармонияга артис болчумун деп өлкөнүн булун-бурчунан көптөгөн жаштар келип, баары Райкан Шүкүрбековдун сыноосунан өтөр эле. Ракең адегенде дайын-дарегин сурал алышп анан өнөрүн көрчү.

– Сен кайдансың? – дечү. Бала кокус:

– Таластан болом, – десе:

– Болду, арбак ургур, чертпейле кой, таластык эле болсоң жарайсың, таластыктар жинди чалыш болгон менен жакшы эл болот дечү эле, – деп жыргап күлөр эле.

Ансыңарындай таланттын Меккеси болгон Таластан жөн киши чыкчу беле. Ала-Тоонун көк мелжиген чокулары көп. Ошол чокуларды дагы

бир асман көккө чоюп, дагы бир асман көкөлөткөн алтындан кымбат асылдарды Таластын ар бир айылынан тапса болот, же жалганбы? Мундузбек буюрса сен да ошолордун бирисиц. Илгери сендей кезинде Жеңижок Таластан аттанып Нарынга барып айтылуу Арстанбектен бата алган. Арстакең ошондо:

Оо, балам,
Ырчы болсон – сынчы бол,
Ыр сабын кыттай күйчу бол.
Зөөкүрдү чабар камчы бол,
Кургак жерге тамчы бол.
Дүлөйлөргө кулак бол,
Чөлдүү жерге булак бол.
Күлүк минген күчтүү бол,
Күйдүргөнгө миздүү бол.
Карәзгәй болбой калыс бол,
Кошоматтан алыс бол.
Таразанын ташы бол,
Ырчылардын башы бол.
Нуска сөзүң кап болсун,
Санат ырың сан болсун.
Санжыра сөзүң саз болсун,
Калың кыргыз элиңе,
Кадырың артып бак консун.
Оомийин! –деп ак батасын берген.

Сенден бабаң Жеңижок менен байкең Байдылданын илеби уруп турганы да бекеринен эместири. Балким комуз кармап Корголдун жолуна түшкөндө төкмө ырчы болуп кетет белең ким билет. Бирок жазма поэзиянын да али адам баласы айта элек, ача элек сыры арбын. Акындык өнөр билгенге аябагандай азаптуу жол, билбегенге эптеп-септеп ыр чүргөмөй бир нерсе болуп көрүнөр.

Ар бир ырыңа токтолгон жокмун. Мен адабиятчы да, адабий сынчы да эмесмин. Анын зарылдыгы да жоктур. Анткени акын деген ырын адабиятчылар

менен сынчылар үчүн жазбайт, окурман үчүн жазат.
Сенин ырындын «сынчылары» эмес, окурмандары
көп болсун. Аңсыз деле бир ырында:

Уруумда болбоптур сыйкырчылық,
Урдурал албайм башка ыр сыйкыр кылып.
Уруп-согуп ар ыкты бурганактап,
Уурдабайм да өзгөдөн кымтыш туруп.
Болгон жөндөм нукура кыргыз көчү,
Жандуйнөмө жасабайм чыккынчылық, –

деп атпайсыңбы. «Жандуйнөң чыккынчылық кылбаганындын» өзү эле кандай жакшы! Мунуң ырларындын ар бир сабынан да көрүнүп турат.

Комуз күүлөрү жөнүндө жазгандарынды кийин өзүнчө бөлүп чыгарып, комуз окуткан окуу жайлары учун таратып жиберсе да болот го деп ойлойм.

Дагы бир байкаганым жасалмалуулуктан качканың. Кайсы темага кайрылсан да өзүндүн үнүң угулуп турат. Таластын керемет жерлерин келиштире тарткан саптарың бар.

Уурттаган сенин суундан,
Улуулар өткөн туурдан.
Чоронун калган урпагы,
Чолпонбай сага жуунган.

.....
.....

Капчыгай кеткен кырды улап,
Кайрылыш жерде Нылды жак.
«Каныкей булак» ичинде,
Кайғылуу агат шылдырап.

.....
.....

Атайлап жаздым баласын,
Алымча жаздым арасын.

Тууган эл менен аман бол,
Тууган жер асыл Таласым!

Мундуз иним!

Дагы бир окуя. Айтылуу куудул Асанкул Шаршепов бригадасы менен концерт кооп жүрүп бир үйгө конок болуп калат. Дастроңон жыйнала берерде үй ээси:

– Асаке, балам жаңы эле үйлөндү эле, бата берип кюңүз, – дейт. Ошондо Асакен:

– Өмүрүң узун болсун, өрүшүң кенен болсун, ылайым жалаа менен балаадан сактасын, шаар куруп калаалуу бол, эмдиги жылы ушул маалда шанаңдаган балалуу бол, анан батага эле ишенип жүрө бербей, өзүң да аракет кылсаң, – деген экен.

Чыгармачылык жолуң байсалдуу болсун! Манас атаңдын аргагы колдосун!

*Шайлообек Дүйшөев,
Кыргыз Эл ақыны,
Байдылда Сарногоев
атындағы эл аралык
адабий сыйлыхтын,
Токтогул атындағы
Мамлекеттик сыйлыхтын
лауреаты.*



СӨЛӨКӨТКӨ АЙЛАНУУ

I

Африкада муздак, сыз үшүк өткөн,
Сырдуу сыйкыр жосуну титиреткен.
Зомбу дуба окуса өлгөн жанга,
«Зомби» болуп тирилип киши кеткен.
Жарөзгейлүк максатын ишке ашырып,
Кара жиндер көрсөтүп сүрүн өктөм.
Сөлөкөттү каалаган жакка буруп,
Өз мүдөөсүн аткартыш үчүн эзген.

Мойнуна эмес башына карғы сыгып,
Азияда ширилеп маңғы кылып.
Акыл-эсин сүргөн соң пайдаланган,
Сөлөкөттү ээчиген азгырылып.
Өлтүр десе өлтүрүп өз энесин,
Өлгүн десе өлсө алар жанды кыйып.
Азыр эми адамзат бул өңүткө,
Кыйноосу жок өзү эле барды сыйып.

Чыңгыз ата агымды көрүп, туюп,
Жазган тура маңкуртту кейип туруп.
Мұдурұлұп көрпенде баратканын,
Мұлдә башка багытка көнө муюп.
Балким азыр замандын кейип ушу деп,
Құнұмдұқтүн кулуна жецил сицип.
Өзүмчүлдүк күч алыш кеткендendir,
Өзүн-өзү теңата Тәцир кылып.

Жаралгандан жараткан жалгаштырган,
Карыларын кичүүлөр алмаштырган.
Эс-акылды муунга мурасташып,
Эстафета катары талдап сындан.
Азыр эми эмнени өткөрушөт,
Аңгыраган көндөй баш мактап турган.
Өскөн сайын чачылып ырааты жок,
Өксүп калды заманаң бал таттырган.

Зордук ээлеп дээрлик жалпы жанды,
Зирек баам бат эле жардыланды.
Электрондук өсүү тез кынык алып,
Эмки урпакты зээнинен айрып алды.
Дайындыктан дөдөйлөп мээ иштебей,
Кайдыгер бир сөлөкөт тарпы калды.
Менменсине дүркүрөп митаамдыгы,
Мээримдүүлүк бөгөлүп тайкыланды.

Он сегиз миң ааламдын куралганын,
Оодара айтпайм Өтөдөй угарманым.
Көзөп өткөн купуя курсу деле эмес,
Бирок ырды идирик чыгарганым.
Бүткүл жанды каптаган мүшкүлдөрдөн,
Бүлүнсө эл кеп нугун буралбадым.
Өтүп жаткан жашоодон алып баян,
Өзүм көргөн турмушту мисалдадым.

Билигинде алоолоп табын жаккан,
Бул окуя башталган айыл жактан.
Жазгүл, Рысбек сүйүсү үлгү эле,
Таңсык кылып журөкту жалыннаткан.
Чырмап-матап турууучу улуу сезим,
Махабаты мукам күү ыргак каккан.
Жапа чегип жетүүчү таттуу жыргал,
Ширин бакыт өзү ошол ыйлап тапкан.

Эки ашыктын максаты орун алышп,
Бириктирип тизгинди колуна алышп.
Из салышып турмуштун даңгырына,
Изгиликтин жөнөшөт жолун салышп.
Жыл айланбай жаш Жазгүл этегинен,
Жалганат да бешикке уул багышп.
Үй-бүлөнүн маңызын ширейт дагы,
Бекем кылышп эки эссе ыйык чайышп.

Жаңы тарап СССР такырланат,
Кедергиден кейиш эл жакырланат.
Өбөктөбөй ошондо жерди иштетип,
Өжөр мүнәз Рысбек тамын салат.
Майез болбой жашаалмет кезинде тың,
Майтарылбай ағымга кабылданат.
Ал учурда жаштардын көпчүлүгү,
Арак учүн жүрсө да жанын сабап.

Кажыбаган он жылдык кайратына,
Каршы турган турмуштун айбатына.
Чыны топук кылдырган сүйүү эле,
Кубат болуп әмгектин талбасына.
Тар жол, тайгак кечүүлөр багынышып,
Турган кезде жаштардын тайбасына.
Ал аңгыча жан уулун дарт имерип,
Айдал жөнөйт азаптын таймашына.

Алалышпай дубандын додтурлары,
Ал шишикти баланын боорундагы.
Жазгүл, Рысбек шашылыш уюн сатып,
Бар быдырын чогултат колундагы.
Анан алышп келишет борбор шаарга,
Аныкталып наркоз жеп союлмагы.
Аман эле кылсын деп асыл жанын,
Алла болуп сөздөрү оозундагы.

Сомдогону ажайып табигаттын,
Сонун болбой ал учур тарыбаттың.
Операция бүткөн соң ийгиликтүү,
Аман болуп баланын жаны жаркын.
Көзөмөлгө ай сайын көрсөтүүнүн,
Түшүндүрөт додгурлар жаңы шартын.
Кете албасын билгенде Рысбек эми,
Баш калкалайт үйүнө кайын жактын.

Маалкып «жексур» эл койгон каймана аты,
Макул болот аталаш кайнагасы.
Кыргыз кыргыз болгону батырмак бар,
Кыйла өзгөрүп кетсе да салт-санаты.
Кыйыр тууган жоктуктан ыйбаа кылчу,
Кысылса да арга жок айла тапчу.
Акча кулу экенин уккан менен,
Ачкөз үйү баары бир калкалатты.

Кымгуут болгон эми көп санаа ойлоп,
Машакат кыр көрсөтө käжап кордоп.
Ык койдурат акыры бир чечимге,
Ыңгайына турмуштун карап болжоп.
Рысбек жөнөп айылга алгач тирлик,
Максат ою карыз сом таап келмек.
Жазгүл болсо өз болуп агасынын,
Ашканасын ижара алат тейлеп.

Жыл да учат арадан билинбеген,
Жакшы жышаан үмүттөн түңүлбөгөн.
Тоскоолдукка мөгдөбөй мээнет жанып,
Жеенип чыгат эрки эч бүгүлбөгөн.
Далалаттын кайтат да акыбети,
Даана таап акчаны күпүлдөгөн.
Марып эле калышат бүлө эми,
Көп бурулуш жасашып күтүлбөгөн.

Акчалууга аталаш арбап күйүп,
Ашканасын соодалайт алдап туруп.
Уйгу-туйгу учурда күбөлүксүз,
Иш план жок курганын жалган чийип.
Туткундалган акчага Жазгул замат,
Мүлдө ақылын азғырган айгак тилип.
Сатып алат ушул деп түбөлүгүм,
Сараңдыкты дүйнөсү аймап сүйүп.

Қалети жок эгедер кубулушта,
Тез бурулат аңдоо чорт бурулушка.
Таш боорлуктун ылаңы киргилденип,
Таптап кирет Жазгүлдү бузук ыкма.
Сен да өзүңчө кошумча акча тап деп,
Серпе кубат Рысбекти курулушка.
Ушул күндөн солгундан өчө баштайт,
Учкун чачкан баштагы сүйүү уста.

Рысбек эми кечкисин үйгө келет,
Жазгүл дайым жарымдап түндө келет.
Шылтоо қылышп жумуштун кесепетин,
Суроо берсе тикенек тилге кетет.
Сактануунун далалат ыкмасы бейм,
Аз табасың дегенсийт бирдемелеп.
Мартабасын адамзат чексиз сезип,
Маашырканса анда эле кимден эсеп.

Ишеничи ичтеги кубалаган,
Күндө күчөп шектенүү уялаган.
Тайып барат бүдөмүк кирсиз эски,
Татык сезим шерттешкен убададан.
Ылаажы жок Рысбек кутулууга,
Ыксыз ойдон жылчыксыз кубалаган.
Аңдоо салат тилазар Жазгүлүнө,
Аңгек жашоо болгон соң чыдабаган.

Кечки ашкана күүгүмдө жабылганда,
Тор кездеме айнектер жамынганда.
Жарық өчүп эшиктин сырт жагына,
«Жабық» деген тиркегич тагылганда.
Парда артында урулдэйт Жазгүлүнүн,
Бирөө менен батканы жалындарга.
Чорт үзүлүп үмүтү Рысбектин,
Чок жуткансыйт мындайга кабылганга.

Жамандыктын илеби эзген эле,
Жаакташпай Рысбек сезген эле.
Болбогонго ыкылас коюп Жазгүл,
Чыр чыгарат деп журчұ әмнеге эле.
Баары эми ачыкка көлкүп чыгып,
Аял замат айланып кеменгерге.
Кейип айтат жаңылган тағдырлары,
Кептелгенин тунгуюк кемерлерге.

Наалаты бар напсини тыя албады,
Набыт болду сөпөттөп кыялдары.
Наристесин ойлонтпой күт учуруп,
Баш айланты кусурдун ырайлары.
Ашканам бар, айылда үйдү ал деп,
Уул, күйөөсүн таштайт да субай жаны.
Тийип тынат башкага чартаң Жазгүл,
Өйдө туруп баарынан кумар жайы.

Жүрөк дирт деп бөлчөктөп эзип күйүт,
Жүдөйт Рысбек бир жылча өкүт шимип.
Жумуш жүрбей башка иш издең таппайт,
Туз куйгандай өкүнүч өгөп кирип.
Уул абалы куйкалап жүргөн кезде,
Акылдашаар жакын жок чечим куруп.
Эгем өзү бир күнү колдогонсуйт,
Эски досу Жыргалга кезиктирип.

Сыр чечишип эски дос, усул колдош,
Ойрон ишти түшүнгөн улук жолдош.
Эртеси эле өзү ачкан өндүрүшкө,
Эрте чыгып иште дейт жүргүчө бош.
Кыйын кезең учурда дем күч берген,
Шеригине Рысбек анык боордош.
Миң ыраазы тирилткен куруганда,
Мындан ашкан кайратка азык болбос.

Ушул жардам баа жеткис кундуу жардам,
Убайымдуу учурда учкун жангандан.
Үмүт отун жандырып келечекке,
Үгүт берген кайрадан курчуп дарман.
Опурталдуу мезгилден Рысбек минтип,
Оңдол кетет түйшүктү турмуш салган.
Алла дагын аябас жакшылыгын,
Дилгирленип жашоого тырмышкандан.

Алыс калып кара так тынбай узап,
Агым менен арадан жылдар учат.
Уулун көрүп Рысбек эр жетилген,
Жакшы таалим бергенге ыйбаа кылат.
Берч кылбастан жүрөгүн керек кезде,
Берген эле тарбия кыйла чыдан.
Ушул экен чоң милдет жалгандагы,
Жондон кайыш тилүүчү кырма сынак.

Бир күнү эле Жыргал дос сырын айтат,
Казинодон чыгалбас бугун айтат.
Көрүнүшү зымпыйып жүргөн менен,
Көмүскөдө чоң карыз чырын айтат.
Кеп арасы Жазгүл да кумар жайды,
Жүргөндүгүн сөз кылат былыгы айдал.
Ичтен сезет Рысбек ачкөз жанды,
Кеткендигин байыткыч ыдык жайлап.

Адат болуп көп утуп алам деген,
Алдырганды өзүнөн жабам деген.
Арбалуунун жолу чылк арам болуп,
Арты күмөн тушалып жаман белем.
Акырында аркандаш мойнун Жыргал,
Асат дарга коштошуп заман менен.
Алмончоктой балдары боздоп калат,
Атакесин жоктошуп ажал жеген.

Калпыс кагып канаты кайрылгандар,
Ал мезгилде таалайы таарылгандар.
Туман болуп булаңыр келечеги,
Туюмунан аз-аздап айрылгандар.
Сөлөктөттүн акыркы жолу ушу деп,
Айныгандын чийесин жандыргандай.
Аяз кайрып муздаган тулку боюн,
Асып өлдү мүдөөсүн кандыргандай.

Аздектеген Ала-Тоо ыйык мекен,
Аңкоо толуп ичинде уюйт бекем.
Залакалуу турмушта шыкак шылтоо,
Замана же жобосу сынык бекен.
Эр Манастын арбагы айланган жер,
Эң оор кезден кетти эле чыгып эчен.
Кыргыз деги даанышман эл элең го,
Кыйчалышта жол тапкан улук көсөм.

II

Кымбат өмүр чокусу толукшуган,
Кырчын курак ык жөндөм толук жыйган.
Кырктын кырын Рысбек аттаган кез,
Кыйла азапты майтарып жонуп турган.
Апа болчу уулуна убагында,
Айым чыкпай ылайык колуктудан.
Жеке өзү баарына тете болду,
Жене билип тоскоолду жолуктурган.

Себеп анда чондордун өйдөлөрү,
Сенек туушуп балдарын чөйрөдөгү.
Жаман катмар жаштарын басынтышса,
Жаан чыкпады жамандын өңгөлөрү.
Бирок эки жаат бирдей сөлөкөттөп,
Маң «наркотик» багытка жөргөлөдү.
«Жетпегендөр» ыпластап шексиз чөксө,
Калбай калып «Жетишкен» көрбөгөнү.

Рысбек текке жүрбөстөн тамды салат,
Тегерете алма, өрүк, талды саят.
Татык таалим өткөрүп тыңдалап уулун,
Тарых кошот тамырын санжыралап.
Жай-жайына талашсыз жайгашканда,
Жан дүйнөсү бир кылка камчыланат.
Өз турмушун баштоого кайра баштан,
Өгөй үмүт сезгентип жанды чабат.

Саймаласа бир келген өмүр деген,
Салаалатат кулачын сезим кенен.
Көбү окшош күндөрдө Рысбек анан,
Көзү түшкөн, көөнү да көңүлдөгөн.
Ортомчулар атайлап тааныштырган,
Сыр тартышып сүйлөшөт келин менен.
Турмуш сокку жеп көнгөн экөө абай,
Токтоо талдап маектин сезүн терең.

Кондургансып Рысбек колго күшту,
Бирге эмки жашпоону колдонушту.
Таржымалдалап айткан соң күтүп калат,
Сунуш кылып шашылбай ойлонушту.
Ич иримин Толкун да айтып кыска,
Кандай шартта серт тагдыр шорго түштү.
Чыпчыргасын коротпой баян кылат,
Чын ыкластан мындайча болгон ишти.

Студент болуп моюбай окучу элем,
Көрөңгөнүн байлыгын токучу элем.
Окуу жайдын төлөмү келген кезде,
Ошондо оор аябай жошучу элем.
Бирге окуган сымбаттуу Кемел анда,
Жетпегеним айттырбай жооп кенен.
Сүйгөнүмө бүт баары арналат деп,
Ийгиликтүү бүтүрткөн болуп жөлөм.

Чыны алгач кызыктым акчасына,
Акча түртту сүйүүмдү башташыма.
Бара-бара ирээттеп келечекти,
Жан үрөдүм бар кутту сакташыма.
Эчен түрлүү махабат күндөр өтүп,
Ал да ишенип өмүрдө сатпашыма.
Үңүлсө эле үмүтү бышып турду,
Үй-бүлөнүн очогун акташыма.

Сүйүү дүрт деп баш коштук, ырыс конду,
Кубанычта таптадык ыйык жолду.
Мен дүкөнчү, өз кесип жолдошумда,
Банк ичинде кызматкер жумуш болду.
Аздалан азыткы арак деген,
Акыр барып Кемелге уюп конду.
Алты жылдай дарылап жеңе албадым,
Ал албарсты мени да туюк сойду.

Эмне гана өтпөдү зарп жылдары,
Бакыр болуп өмүрдүн жан жыргалы.
Бала күтсөк деген бир майнап кыял,
Бойдон түшүп үч жолу ал кыйрады.
Алдалан жатып алыш бардым мечитке да,
Чымырканап деп ойлоп калса ыйманы.
Сөлөкөткө айланды, таштабадым,
Кечтире албай сөз берген ант мурдагы.

Тооруп оору токтобой кемиргени,
Толук тарарап боорунун эзилгени.
Беш жыл болду түяксыз өткөнүнө,
Ушул менин көргөнүм өмүрдөгү.
Деди дагы Толкун оор үшкүрүнүп,
Жашын аарчып бир азга жецилдеди.
Сөз бурса да андан соң башка нукка,
Саркынды дат кетпеди көңүлдөгү.

Кейипи үстүнөн үңүлүп сая тийип,
Келген өндүү түрүлүп кара булат.
Кетпей калкып каргыш сәэп турган сымал,
Кертет Толкун жүрөгүн мала кылып.
Экинчи ирет чечимден саал чочулап,
Эми кайра жаткансып жаратылып.
Көз жетсе да кынтыксыз, бирок мыжыйт,
Көөсү өткөндүн канжардай жара тилип.

Оо адамзат өзүңө өзүң жоосуң,
Орой дейсинц андан соң өмүр доосун.
Абдан эле көрдүк го көзкөрүнөө,
Акча, арак, нашаанын өлүк сотун.
Сөлөкөттүн арты ошол тепселеген,
Алган жарды, тууганды жерип жосун.
Баш айланса көрөңгө көндөй куруп,
Баңги болду тозоктун кечип отун.

III

Азат бойду тик кылган ажыналық,
Азап берген учурлар кажып алыш.
Өңгөч кыйган мезгил да эми жоошуп,
Өтөлгөсү баар тапты жаңыланып.
Шагы сынган өткөндөн Рысбек, Толкун,
Шоола чачкан сүйүнүн балы тамып.
Баш кошушат маш келип мүмкүнчүлүк,
Бакыт издөө үзүру аныкталып.

Эки айдан соң Толкундун тынчы кетип,
Экикеннан кыймылдын курчу жешип.
Иштеп жаткан дүкөндө жыт кустурса,
Иштен бошойт талгактын уусу эзип.
Анан кечке жамаатка тамак жасап,
Рысбек экөө дасторкон жыйып келип.
«Ажыраштын» ырымын өткөрүшөт,
Ачуу кейип, калганга үйүрлөшүп.

Даакы жүнү түшкөнсүп тараар кезде,
Дардаң киши кирип келип салам берсе.
Дүкөн ээсин Рысбек тиктеп калат,
Дал болушуп бир-бирин кадап көзгө.
Онду чогуу бүтүргөн классаштар,
Анан айкаш кучакты кармал көпкө.
Толкундарды узатып такси менен,
Жай кирели дешишет сардал кепке.

Аялыш экөө дайыма тамак жеген,
Садыр көнгөн кафеге адат белем.
Мейман кылат Рысбекти дил садага,
Мээ жыргата сүйлөшшүү азат менен.
Анан артка сүрүлгөн шириң кездин,
Казынасын экөөсү казат кенен.
Карк болушса каткырып кээ бирине,
Кайғысы бар жерлерин аяп терең.

Төмөн жана жогорку айыл болуп,
Мушташууда жүргөнгө кайыл болуп.
Тайга минип кой жайган, ышкын терген,
Эскерилип балалык далай жорук.
Андан кийин сөз кылып өскөн жерди,
Рысбек талдап кара саз чоң суу толуп.
Буура сымал буркулдап турат десе,
Садыр мындай изилдөө менен жоруйт.

Үйгак тикен, караган анын баарын,
Үккан элем «Хар» делип камтылганын.
Фарсы тилде түрмөктөп жалпы маани,
Қамыш, шилби «Буря» айтылганын.
Дайра нугун бөгөөгө бекем боолап,
Даана эшиткем таш менен бастырганын.
Балким тилге жатыктап бул ыкманы,
Кара-Буура аташкан жар бууганын.

Желип өтүп сүртүмдү сөздөр жиреп,
Жеке турмуш учурку өзгө кирет.
Садыр айтат он жылда от күйүшпөй,
Ажырашкан жубайын саймединеп.
Башты токмок, карууну казык қылышп,
Ишке сабап казанат жанды үрөп.
Көкүрөгүм эс алышп, намаз окуп,
Шариятта журдүм дейт дават тилеп.

Анан айтат акчага кашыктаган,
Алып дүкөн халалды азыктаган.
Тамыр байлаап бир нүкка түшөөр менен,
Оомат келип болгондо анык жахан.
Тазга дагы жолуругуп калбаш үчүн,
Тандап жүрүп колукту багын арткан.
Суйкайган бир чүрөккө жолуктум дейт,
Супа болуп жарыгын чачыраткан.

Үйлөнгөндө учугу узарганын,
Ийгерүүчү аялы чыгарганын.
Қуйма арак кошумча сатып көрсө,
Тунуп эле акчага кызарганын.
Ширик десе айдайы түшүндүрүп,
Алкаштын сооп шек туубас убалдарын.
Жадыбалдай жат болгон таанымы кең,
Жалжал деди жашыrbай кубанганын.

Аңғычакты кафеге кирген келин,
Ар кадамы билгизип ийменгенин.
Күлө багып Садырды беттен өбөт,
Күйөсүнө күбелөп сүйгөн жөнүн.
Таназарга алbastan Рысбекти,
Шалпы болбой чирентип күлгөн өңүн.
Бура карайт жымсалдап кыймылдарын,
Бузук Жазгүл сездирай билгендерин.

Суру качып өңүнөн сұлу көчүп,
Сурайылдай мистейип түру өчүп.
Мәэр чөбү көрүнбөй илебинен,
Мелүүн басып столдон жылып өтүп.
Жазгүл конот жазганбай тогоолдуктан,
Саламдашып ооз учу түзүк этип.
Калп корсойгон катынды Рысбек жерийт,
Кыртыш сүйбөй калган соң дитин эшип.

Ушул белем тагдырдын тамашасы,
Урду эле го супсактын салакасы.
Көзү чаар мына эми мисирейт,
Көпкөн ооз бир кезде абалачы.
Ортосунда эч нерсе болбогонсуп,
Оозго албай тун уулун кара башы.
Сур жыландай суурулуп кайдан келди...
Сууган кезде карт болуп жаракаты.

Жылдызы өчкөн Жазгүлдүн кургак көзү,
Тили тектеш бурулуу ыргак сезү.
Чү дегенде пикири акча табуу,
Чалагайым билинип кылтак сеси.
Шиши толуп жүргөнүн айгинелейт,
Ичтен кыжыр келтирип жыртак бети.
Изги мәэrim упатын кептен билгин,
Иши өнөкөт болуптур уурдал жечү.

Үккан болуп унчукпай сүкүт тартып,
Тулку бою чыйрыгып үшүк камтып.
Құлұ додо болбогон ағачанын,
Бұдұру жок былжырак зити шалпып.
Баш айланта жүүнү бөш кептен тажап,
Башка жактан кечиккен ишин айтып.
Кошкула деп кафеден чыгат Рысбек,
Мостойгондон оолактап күптүсү айнып.

Жолдо ойлонот түшүнбөй Садыр жайын,
Чаарғы аялга кандайча багынганын.
Жексур Жазғұл тамакка дуба кошуп,
Катма оорууга бергендей анын жанын.
Болбосо әмне сүйүнүп сезбей келет,
Түрмәсүндө дүнүйө барымтанын.
Адал акча табуучу такыба тез,
Арамдықка белчеден малынганын.

Дегинкиси айтаарым бул баянда,
Кескин өскөн мерездик куу заманда.
Эс жыйдырбас ыпырлуу акча деген,
Эң ыңгайлую ээлөөдө кулдаганга.
Сейрек беле улуттук наарың әмне,
Сенек коомду орнотуп жыргаганда.
Сөлөкөттүк үстөмдүк кылса көндү,
Акылыңды тутқак доор уурдаганга.

24.11.12.

КАРЫЯ БОЛБОЙ КЕТКЕНДЕР

(Чыгармачыл инсандарды эскерип)

Ар ким чыгат ар кандай чокуларга,
Алоолонгон жаштыктын оту барда.
Көкө Тецир чийгенин маңдайына,
Көрүп келип адамзат сонун жайда.
Жүгүн бир аз таткан соң ырахаттын,
Жутат экен кара жер соруп кайра.
Анда эсил әлүү беш ашпаган көп,
Ажал айдал турдуучө тооруп айла.

Талантка бай кыргыз эл түбү терен,
Тарыхталган таланттын күчү менен.
Жарылгансып аска-зоо көп залкардын,
Жашы мында жардылап сынык экен.
Булак болуп издесе өмүр өзөн,
Буул туруп чып туктап нугун бекем.
Жактырганын соолутуп соро берген,
Жараткан ай, же мерез сырыйц бекен.

Сурамжылап жаш-кары аңдабаган,
Сугу суук илеби аймалаган.
Бүтүн койбой жек ажал тап бергенде,
Бүлүндүрүп талкандай майдалаган.
Күүлөнгөндө туруштук бергендерди,
Күкүрт күлдөй күкүмдөп талкалаган.
Упат болду канчалар жер үстүндө,
Иши гана айтылып аркалаган.

Атагы ашкан Арстанбек тынымсейит,
Айткан сөзү алдыда кылым сезип.
Олуюлык жай менен маңкурттукту,
Ошондо эле безептир билип кейип,
Элеп черткен беш жүз күү таң кишини,
Ээрден алып оорутуп үшүк келип.

Элүү төрттө сес ажал жыккан тура,
Эңшерүүчү караңгы ицир берип.

Туулган жери Таласта Кызыл-Коргон,
Туташ сөзү таасирдүү ыйык болгон.
Өткүрлөрдүн өткүрү Үмәтаалы,
Өрт кеп менен чоң доону тыйып койгон.
Төкмөлөрдүн курчу деп алыш тыныптыр,
Кырк төртүндө шум ажал жулуп колдон.
Эсенаман тукуму үзүлдү да,
Кете берди тете уул күйүт бойдон.

Кулуну экен Канттагы Чондалынын,
Жамак кылып Жаманкул ой байымын.
Саймединеп айтчы дейт санжыраны,
Чыпчыргасын түгөлдөп оң жагынын.
Жыйырма сегиз жашында жылас болуп,
Жыла басып ооруунун от жалынын.
Өзү менен насыят нускаларды,
Өңүп кетти башында оор жарымын.

Ат-Башыда чоң жайллоо Четкелтебек,
Атпай журтка казалчы берген делет.
Ал Казыбек окумал болгон экен,
Арман жазып азаптуу эзген жедеп.
Жаш өмүрү өкүттөп саймаланбай,
Жалган жалаа түрмөгө болгон себеп.
Кырчын курак түпкүрдө сыздоо менен,
Кырк экиде акырет кеткен жөнөп.

Адабиятта кыялкеч алгачкы эле,
Алдыңкынын Күсейин фантасты эле.
Ата-Мекен коргоого эр боз улан,
Аттаныптыр окусак жапжаш неме.
Жыйырма үчтө батышта жанчылыптыр,
Жылас фашист отуна кайран дене.

Таң арноолор ичинде кошо кетти,
Тагдырына ушундай жазган беле.

Бал тамызып үйлөгөн кеп соболун,
Сабалата күп тарткан сөз боёгун.
Эл куудулу Термечик уулу Шаршен,
Эрте барып төшөптүр көргө боорун.
Кырк жетиге келгенде ташып турган,
Тили буулуп токтотуп жорголорун.
Кайран талант чоң Токбай айыл берген,
Кайрылыптыр калтырып жолдогонун.

Ыр кубантса жүрөгү жошо туйлап,
Ыр муңдайтса ыр менен кошо ыйлап.
Ордолуу Ош жергеси Кара-Кулжа,
Опол акын жараткан өтө кымбат.
Ошол Эргеш туягы Тургунбайдын,
Оомат келип турганда баары сыйлап.
Отуз уч жаш жадырап гүлдөгөндө,
Омкорулган оорууга жаны кыйрап.

Ата-Жүрттун жараган керегине,
Поэзиянын жол салган теренцине.
Жазмақерлер ыраазы ыроосуна,
Чүйдө Каптал-Арыктын белегине.
Отуз беш жыл жарыкта желбиреген,
Ошол аскар Алыкул желеги эле.
Жайрап кетти бир топ кенч ачылбаган,
Жете алbastan дагы көп берерине.

Мезгилинде кадыры бийик болгон,
Менменсинбей жүрүптур сылых бойдон.
Кетмен-Төбө кулуну улуу Жоомарт,
Көл күнгөйдө анда кууш кыйык жолдон.
Отуз төрттө кабылып жол кырыкка,
Сұспак ажал өмүрүн кыйып койгон.

Аз жашады бирок көп куруп кетти,
Адабиятка урагыс бийик коргон.

Агай дешип атаган замандашы,
Артык көргөн талантын каламдашы.
Сыйда тизген жорго тил термесинен,
Сынчылар да чийки сап табалбасы.
Ал алпейим Райкан чыгаан экен,
Окуя айтса куйкүмдүү баяндашы.
Кырк тогузда узаптыр дүйнө салып,
Кылчактабай баш ийип жан аргасы.

Таланттарга окшобой ар кимдеги,
Тартып турган күчкө ээ ар бир кеби.
Чаек айыл, торпу тоо арасында,
Жаралыптыр мизи курч ақын шери.
Ошол Мидин кербездүү, шайдоот жигит,
Орошондоп турганда акыл кени.
Эшик каккан шум ажал муундурса,
Кырк әкиде токтооптур алган деми.

Чебер залкар комузчу кайран Атай,
Чабытtagан ажалды майтаралбай.
Кырк тогузда жабышкан ооруу толгоп,
Алсыз болуп адамзат кайтара алгай.
Таластагы Көк-Кашат айылында,
Өчкөн экен шыңгыр үн кайра жанбай.
Жыйырманчы кылымдан бери карай,
Келе жатат бул талант кайталанбай.

Ооруу аздап мүлжүшү билинбеген,
Опурталга ким калган илинбеген.
Ушундай дарт кырк жети курагында,
Мусаны да оп тартып жүлүндөгөн.
Өлкө эли чыйрыгып ыйлагандыр,
Өчкөн кезде арген үн дирилдеген.

Ак-Талаада Байгөнчөк айыл боздоп,
Калбагандыр жүрөгү тилинбеген.

Аялзатта асылкеч сулуу, жалын,
Аруулуктун чогулткан тунук балын.
Көздүн жоосун арбаган ай келбетти,
Асыл сапат, сымбат көрк ыйыктарын.
Бир шербетке бир кудай жууруп туруп,
Бир денеге берген бейм сыгып баарын.
Ал гулбурак ажарлуу Таттыбүбү,
Ажал кантип алды экен кыйып жанын.

Майез тура табигат жаратканы,
Матырды да тырмагын карактады.
Жер үстүндө ойнотуп суктанганбы,
Жеке кулптап кабырга абактады.
Отуз алты жашында кыя өтпөй,
Орой ажал араандап аяк жагы.
Өлүмүнө себепкер болгондордун,
Өктөм эмне болду экен талаптары...

Ата-Жүрттун адебин аңдаганы,
Көпүрөлүк милдеттен талбаганы.
Жаш муунга илимди өткөзөм деп,
Жанын үрөп оор жүкту тандаганы.
Бүйрө усул насаатын бабалардын,
Бүт дөөлөттү мээсинде кармаганы.
Ата-Бейит мүрзөдө жапжаш жатат,
Ач топурак жамынып канчалары.

Томогосуз шаңшыган алар бүркүт,
Тоолуктардын мурасын турса бүркүп.
Наалат айтып тыптыйпыл кырыш үчүн,
НКВД атыптыр катуу үркүп.
Кыйла эле болуптур илим учу,
Кыйындады мына әми кириш сүңгүп.

Аалам сыры, аба ырай кубулуштар,
Ар түйүндү жатабыз жыра тинтип.

Алар билген акыл-эс парасатты,
Анда кесир айбандар карапатты.
Бир улуттун каймагын дити барып,
Бир ок менен дөөлөттү жара атты.
Жүтулган ой чаржайыт болду дагы,
Коңшу өлкөлөр илимди талап жатты.
Кыргыздарды үшүтө көндөйлөтүп,
Түбү жыртык куу дүйнө жарапатты.

Ооз комуз, чоорчу, сөзгө чечен,
Оюлгус мүлк Токтосун төкмө экен.
Туума өнөр жөндөмү бир кылка эмес,
Турчу дешет суурулуп өзгөлөрдөн.
Талантына карабай таш боор ажал,
Карамуртөз дарт менен жәрмөлөгөн.
Элүү беште әчкиртип тындырыптыр,
Элдин баарын ыйлатып өлбөлөгөн.

Калба деген чоң айыл күш багыптыр,
Козубекке Тобо аны ыйгарыптыр.
Кыз Мейилкан таңшытып «Бакыт» черткен,
Кырк экиде оорууга чырмалыптыр.
Комуз менен козуткан ич дүйнөнү,
Конур добуш коштобой күү талыптыр.
Кошкула деп жалдырай чым астында,
Конгуродой мукамдуу үн калыптыр.

Күлүк чыгып төрт аяк тыбыраган,
Күлк турпаты кыргыз өң нукурадан.
Ал Сүймөнкул окубай актёр болгон,
Артык сейрек тубаса учураган.
Элүү үчтө эңшерип сараң ооруу,
Эр ортонун эске албай кычыраган.

Баасы кымбат жашоону шөкөтүнөн,
Баскан турға Азреил сугун арткан.

Бир Кудайдан шыбага бөлүнүптур,
Эңчисине соң талант берилиптири.
Сейдакматтын Бекинин сыркоо бирок,
Шайырдыгын эске албай кемириптири.
Өмүрүнүн акыркы жылдарында,
Тұнта ажалалдын белгиси көрүнүптур.
Талашаарга айла жок, кайран жигит,
Тайыз таалай тағдырга әңилиптири.

Ийкемдүү деп жалпы әл аздектеген,
Иш өмүрү балетти нак беттеген.
Шүүдүрүмдөй дүйнөсү, көзү бал-бал,
Бүбүсара турбайбы айнектеген.
Сугун артып сук ажал кырк жетиде,
Сууруп жанын жутуптур жаш көксөгөн.
Жараткан ай, кыргызга шоола болуп,
Жаралбады мындай кыз калк көксөгөн.

Ал балетте дагы улуу уул бар әле,
Кечээ күнкү мен билген жылдар әле.
Туулган жери Кочкордун Кум-Дөбөсү,
Тубаса шык суусунан жуткан беле.
Аты айкашып жылдызга ал Чолпонбек,
Ардак наамга бүт әлден сыйланды әле.
Элүү үчтө әлесин әстеликтеп,
Эми турат колодон куйган дene.

Декадалық бүткүл әл жарышына,
Жарап берген кыргыздын намысына.
Атайды улап даңқ алған Чабалдайдын,
Жапары экен өнөргө нагыз уста.
Белге жетпей ал дагы бет келиптири,
Өмүр-өлүм әлдешкис кагылышка.

Мисирейген ажалдын чеңгелине,
Керек боло калгансып жаны мынча.

Жел кыягы сыйдаган, созолонгон,
Чагылгандай Рыспай оболонгон.
Кайып уулу Жолдубай жана Мукан,
Асанкалый, Жолдошибек обон толгон.
Отуз үчтө эң жашы Чубак болуп,
Бир чоң мектеп толкуну конок болгон.
Көтөрдү да кетиши ширин үндөр,
Кыргыз теле кадырын жомок бойдон.

Азық берген котормо көйгөйүнө,
Ак сын жазган акындын көндөйүнө.
Аман тура туягы Токтогулдун,
Атаганат андай аз сөзгө бүйрө.
Кырк сегизге чыкканда ооруу апчып,
Курчу куруп ажалга бөктөрүлө.
Кеткен экен кейиштеп бу жалганды,
Кайыл болуп оомалы төкмөлүнө.

Көркүү айыл чоң Сары-Булактагы,
Ширеткенсип жуурутуп Кудай камы.
Кожомберди атага уул берген соң,
Мына ал жерде атыптыр Турар таңы.
Аны дагы кырк сегиз жашка алыш барып,
Акын дебей кырды ашкан курактагы.
Ажал чапчаң такымга баса салып,
Акка моюн сундуруп тузактады.

Үлөштүрүп жамактын сыр маржанын,
Үлпөттөгөн өзгөчө ыр каймагын.
Сармерденди жараткан Керим кызы,
Саптары эле артыкча бир Майранын.
Кыргыз-казак элине данек болуп,
Кошуп жүрүп үрп-адат, кут байрагын.

Бергенинен көп кезде берелеги,
Таштап кетти жашоонун бул жалганын.

Бала кыял сөзүнөн, басканынан,
Бапыраңдап кетчи эле айтканынан.
Жөнөкөйлүк генийде ушундайын,
Окуганбыз тарыхтын жазганынан.
Элүү төрткө чыкканда чырак болуп,
Улуу ойлор табылып саптарынан.
Акимаалы туягы Алик кетти,
Алсыз болуп ажалдын капканынан.

Эстелгендер кыргызды байрактаган,
Эне тилди, насили ардактаган.
Ала-Тоону, Манасты бийик тутуп,
Арбалбаган башкага айдактаган.
Азыр эми өз өлкө болсок дагы,
Калп патриот көбөйдү нарк таптаган.
Чын намыскөй журт сүйгөн киши болсо,
Ушулады билбейби арбактаган.

Жандуйнөнүн бешигин терметкени,
Жакут болгон маданият берметтери.
Көкүрөктөн сызылган керемет сыр,
Жаратмандык иш менен төлдөткөнү.
Сый-ургаалдан кәэлери четтесе да,
Калк ичинде кадыры өрлөп келди.
Өкүнткөнү көп жаштар билбей азыр,
Өнөрпоздор салмагы кертмектеди.

Компьютерди аңтарган арстан жандар,
Дүнүйөлүк жаңылық айткандар бар.
Көбөйгөнү албетте жакшы дечи,
Тетир кеткен бирок көп айбан малдар.
Бөкөнбаев деген бул көчө дешип,
Акын десен талашып таңгалгандар.

Акчадагы Алыкул кызматкер деп,
Аттиң кайда баратат айран балдар

Азыркынын обончу, ырчылары,
Актёр, акын, бийчинин курчу дагы.
Қайталанғыс ирмемди улантууда,
Аргамжыдай үзбөстөн турчулары.
Улап кетсе экен дейм бар чыйырды,
Урпактарга тургузган туу сыңары.
Анжы бирок аттиң ай, күмөнү көп,
Андай болбой күдүгү тумчулады.

Нарктуу элде өнөрлүү түмөндөгөн,
Накта иргелсе ой тараар күмөндөгөн.
Өлбөй турган тириүү жан болбойт дечи,
Өксүгөндө ичээр суу үнөмдөгөн.
Бирок Алла сыноосун узун берип,
Алыс кылсын ажалдан жүгөндөгөн.
Түбөлүк иш изгиге чексиз таазим,
Маданиятка кенч берген түгөнбөгөн.

Балким бардыр алардан ашкан талант,
Зоболосу мерчемсиз жайган канат.
Көрөңгөсү жетиштүү, наамы шайкеш,
Жамынбаган жасакер жалганчы атак.
Кандай болгон күндө да азыркылар,
Қайталанғыс өткөндөн алган сабак.
Маданиятта зымырап учту кетти,
Атаганат алтын доор, атаганат.

11.10.12

ЭНЕ – ТИЛСИЗ ЭЛ БОЛДУК

Сайма болуп салаалап жаракадан,
Сайга түшөт тунук суу тараң анан.
Тұтұн көөлөп қаңыр жыт чаңды кошо,
Түрө айдайт тоо шамал таза жактан.
Угут урук булғабай бул табигат,
Улут қылды илгертен баба баккан.
Мәэрманы қыргыздың сен Ала-Тоо,
Мекенимсиң көп қылым заман арткан.

Тұбөлүктүү чокусу мөңгү кийип,
Түркүк болуп турат ээ көкту чийип.
Анын берген заттарын жуткан әлим,
Аша чабат әмнеге көп түйүлүп.
«Киргиздиктен» кирдеген аң-сезимдер,
Кине болсо пейилге жекти илип.
Эс-туюмдун ээрчиши өстү дагы,
Эне-тилдин жарымын кетти жырып.

Мен макулмун көп тиілдин өктемүнө,
Жеткинчек муун үйрөнүп өскөнүнө.
Әңшерилип жатпайбы бирок баары,
Эне тиілди чайнашып өзгөрүлө.
Кокус келсе тирилип көп залкарлар,
Өкүнүшмөк сөз түрмөк, кеп жөнүнө.
Арабаев алиппем аттиң десе,
Тыныстанов сөз тантып кеткенине.

«Тыныстанова токtot» деп күрсүлдөгөн,
Сөз ыргытса маршрут жүргүндөгөн.
«Арабаева өткөндө токтотом» – дейт,
Аттигининң айдоочу билгир немен.
Сүйлөм жылдаап мәсенине сиңе берип,
Суроо берсен, - «atalыш бул ким» – деген.

Аял го дейт кызматчы бир кездеги,
Азыркылар эки анжы киргилдеген.

Ал әмне әкен кәэлер бар килендеген,
Ақчасына чиренип түгөнбөгөн.
Президенттик шайлоого өзүн тандап,
Тоскоолдуктан өтөм деп түмөндөгөн.
Эне тилин жарытпас ошол билгич,
«Билбейт» деген баа алып күмөндөгөн.
Балык өзү башынан сасып жатат,
Баарын сатып алуучу билем деген.

Мындаі мисал толтура жамай берсек,
Сан да жетпейт четинен санап келсек.
Же таптаза чет тилин шатыратпайт,
Жетеси жок ушулар карап көрсөк.
Ортозаары дұбара болдуқ ал чын,
Айыга албай ырбаган жара көптөп.
Бешиктеги баладан баштайлы эми,
Кетелекте «баю-бай» таза тепсеп.

Аман болсо ал балаң choйгондо,
Ойлонуусу кыргызча торолгондо.
Касиети өз тили болгондуктан,
Каршы турар улуту жоголгонго.
Эне-тилсиз әл болдуқ дил өзгөрүп,
Сырт оқшоштук болсо да торпу тоодо.
Ошондуктан оң болсун орун басар,
Ошол әмгек туура нук жогорлоого.

11.11.12.

ТИЙЕШЕСИЗ МАЙРАМ КӨП

Эптемейден таалимдеп уул-кызыңа,
Элим кутуң четинен учту мына.
Эс алуунун жолдорун түздөй берип,
Эңилдиң го жалкоолук туткунуна.

Дүнүйөлүк өнүгүү ушул заман,
Шыбагабыз бул доорго учурлаган.
Эпчилдиктен башка да әмгек керек,
Эркин өлкө болгонго кысылбаган.

Эң кызығы жыл эсеп чеккен күнү,
Ээлеп калса майрамдар жекшембини.
Таң калтырат дүйшөмбү, шейшембиге,
Тарс которуп тууралап кеткендиги.

Жалкоолукту биз качан унутабыз,
Жамбаштоого мынча әмне тырышабыз.
Мите болуп күнүмдүк бул агымда,
Минте берсек өлкөнү курутабыз.

Майрамдоодон болсо эгер биринчилик,
Биз алмакбыз дүйнөнү бүтүн жыгып.
Желегибиз желбиреп, гимн заңқылдала,
Түбөлүк наам чемпион такка минип.

Эл мүнөзүн өзгөртүп туюнганды,
Эң бир сонун болмок го муундарга.
Ыңгайлаган өзүнө календарды,
Ырастоочу бир кеп бар «кыйындарга».

Эсеп-кысал тармагын күтүрөткөн,
Өлкөлөр бар дүйнөнү титиреткен.
Бар майрамы жылына эки-үч эле,
Болгон әмес беделин кичирейткен.

Угуп эле калдыкбы арданбайбыз,
Улут салтка келбейт деп карманбайбыз.
Ала коюп тууралап үрп-адатка,
Анын-мунун майрамын майрамдайбыз.

Алгач майрам жарнагын билгизебиз,
Анан жылдап акылга сиңгизебиз.
Қадыры күч болгондо мезгил кечип,
Қалендарга нык шықап киргизебиз.

Алтымыш жыл аң-сезим аралаган,
Анык сиңген мәэге Аяз-Атаң.
Сагынгансып «Рождество» дагы келди,
Санта-Клаусун жетелеп жабалаган.

Үч жаңы жыл үч башка майрам конуп,
Үч-төрт күнгө узарып қалған жорук.
Арт жагында айкашып арак-чатак,
Араң токтоп жатпайбы айбан болуп.

Билбейм кайсы жүрөктүн кабы какты,
Бир добуштан таңуулап жаңы салтты.
Валентинге боору ооруп кыргыз жаштар,
«Сүйүшкөндөр күнү» деп аны тапты.

Кээ бир жаштар эскини кайкы дешет,
«Сүйүү күнсүз» тагдыры тайкы дешет.
Өзү кайдан жааралды ойлонбайбу,
Өзгө болгон сагызчан жаңыкы көчөт.

Ар бир сайтты «ноутбуктан» айдагандар,
«Агенттерге» карегин байлагандар.
Арт жагында армандап «сүйүү күндин»,
Арта түшөт бир-бирин каргагандар.

Деги койчу кайсы дин карманбагын,
Дээрлик ыйык тутунган майрамдарын.
Баарысына катышып турат кыргыз,
Байкабастан башынын айланганын.

Эмгек күнү, Жеңиш күн, Аялдар күн,
Ар бир кесип ардактуу жааралган күн.
Дагы быт-чыт эсеби эбөгейсиз,
Татыктуусу бир-экөө алардан чын.

Бирок бизде иргелбейт кызыл-көгүш,
Белгиленет белсенип баары тегиз.
Айбы жок шылтоолор турган кезде,
Арак болсо болгону жанды жегич.

Эски майрам баарысын чукубайын,
Эмкилердин түшүнбөйм ушул жайын.
Эсил кайран СССР өчсө дагы,
Эмнеге «Улуу Октябрь» күчү жалын.

Орус өзү майрам деп атабаган,
Календарга кызартып такабаган.
Эптең эле эс алыш калыш үчүн,
Эрен кыргыз турбайбы аталаган.

Кайсы майрам эмне деп аңыздалат,
Кандай тарых мааниси маңыздалат.
Көп пайызы кыргыздын билбесе да,
Көөдөнүнө кытуюп кабылданат.

Макул деймин эгемен алган күнгө,
Манас атам келгенсип жангап дүйнө.
Ак калпактуу нагыз бул майрам күндө,
Ала-Тоону ардактап салган күүгө.

Революция экөө төң әлдик белем,
Резерв бийлик алдык дейт әрдик менен.
Кара баскыр такталып бүтпөй келет,
Қайсы деги соң майрам жеңдик деген.

Болбогон соң бир да күн тоңуп калган,
Жай мезгили қыргызда толук майрам.
Жыйнайм деген отун-сүү эстен чыгып,
Қыш келбестей кербездеп оюн салган.

Календарсыз соң майрам күз айлары,
Жаз әртелеп жыннаган бүт айлаңы.
Чыпчыргасын коротпой төгүп берген,
Чылк шапардын мөөнөтү бир айдагы.

Эки-үч майрам байкасаң ар бир айда,
Эртесинде зыңылдан башың сайда.
Өлүп кетет ошентип он беш күнүң,
Өксүк болуп қылчайбай өмүр кайра.

Майрамдаба дебеймин мен башканы,
Бирок аша чапты го кертартканы.
Шыкак берген аларга теле дагы,
Айтса болмок болгон соң терс жактары.

Эмгек гана адамга бүткүс таям,
Көп эс алсаң аябайт турмуш сараң.
Сен иштесең өлкөнүң өскөнү ошол,
Сезе жүргүн намыскөй қыргыз жаран.

06.11.12

ИЛБИРС ДАЛЕ ТАБЫШМАК

Ай апчыган зоолордун чолпусунда,
Асман чийген тоолордун торпусунда.
Алтай, борбор Азия, Пакистанда,
Алпуруша шарты жок оор учурга.
Ак илбирстер жашашат тукум кууп,
Алмустактан моюбай чоң кысымга.
Анын толук турмушун бере албаган,
Азыр дагы өнүккөн доор тушунда.

Чагылдырган дүйнөнүн жаныбарын,
Айтсам канал «BBC» тагыраагын.
Көрүп жатып таң бердим тартканына,
Кадимки эле илбирстин кабыланын. (дөбөтү)
Пакистандык журналист мыкты экен,
Жаламадан үңқүрүн таап анын.
Он жыл арнап максатка кырк мүнөттүк,
Ойго ашырган ынтаа албай карыганын.

Анан айтат баңги-зат жазмышынан,
Согуш бүтпөй тобонун каргышынан.
Мекенимди уккандар үркүп бүттү,
Дүнүйөлүк каналдын айтышынан.
Какаганга муштаган боло бербей,
Жалкындар билүүгө жалпысынан.
Жаналектеп тарттым дейт ажайыпты,
Жаныбардын сейрегин камтып улам.

Каттар түшүп жатканын анан көптөп,
Турист болуу максатта жайга төптөп.
Жер шарында үч миндей болжол менен,
Ак илбирсти көпчүлүк даана тескеп.
Жылт этсе да сулууну табигаттан,
Бир көрүүнүн күдөрүн аяр чектеп.
Өлкөмө эми жигердүү көз карашта,
Сурамжылап жатат дейт алар беттеп.

Байкап көрсөм бүт эле жырткыч ацын,
Баарысынын билебиз турмуш алын.
Канча жашап, канткенде набыт болот,
Кантип жарат чаап туруп ыргытканын.
Илбирс мында табышмак сырдуу экен,
Изилдеткен аз гана кыртыштарын.
Уч жүздөйүн билсе да биздин жерде,
Билээр бекен башкасын кыргыздарым.

Айылдагы чабандын жалпылары,
Айтканынан эшиткем алгыр аны.
Кыргын болуп бүт эчки, койдун көбү,
Кыркырашып калды деп жарты жаны.
Бирок даана көргөнү жокко эсе,
Бир ирмемин айта алат аңдыганы.
Көк жарака аскадан өткөндүгүн,
Көлөкөдөй кара чаар таргыл агы.

Эмнеге анда илбирсти жалмалаган,
Төрт түлүгүн сойсо да каргабаган.
Курчта жүргөн беренге баа беришип,
Кудайы бар дешчү экен калкалаган.
Себеп кыргыз сыйлаган эрки чулу,
Жандыктарды эркиндик аркалаган.
Баатыр шерлер жараткан эрдиктерди,
Барска теңеп айтышып баптап анан.

Колдо бардын баркын бир тактап койсок,
«Кызыл китең» чектелбей максат топтол.
Зоодон учкан сыяктуу сезимибиз,
Зоодо жүргөн асылды тапсак болжоп.
Режиссерлор түбөлүк дарек үчүн,
Сериалды азайтып аттап жойсок.
Журналисттен эмнең кем Пакистандык,
Тынч өлкөдө жүргөн соң тартсак болмок.

07.12.12.

БИР КЕТСЕ ДОСТУК КАЙРЫЛБАЙТ

I

Кан бөлөк бирок карк дилге,
Кайрымы шайкеш жан бирге.
Дем болчу карайлаганда,
Дос болот экен ар кимде.

Брыскы түшсө өбөк чон,
Ызаны кууп өзөктөн.
Доорону кайсы болбосун,
Дос деген бийик сөз өктөм.

Үңүлүп көрсөк тарыхка,
Үлгүсү тирек жарыкта.
Бир-экөө, калган тааныштар,
Аталган өз нук багытта.

Курманбек, Аккан улуктар,
Токтогул, Өтө тунуктар.
Райкан, Мидин дагы көп,
Достошуп өткөн ыйыктар.

Андагы ал сөз салмагы,
Алгачкы баркын жалмады.
Кайрылуу кепке айланып,
Кадырын сактап калбады.

Ырсактоо солуп чөл болот,
Ынактуу толуп көл болот.
Откөндөн шербет өрнөк сөз,
Эш тутсаң сезим ойгонот.

Эң сейрек эске түйгөндөр,
Эсепсиз дос деп күлгөндөр.
Ишеним деген башатты,
Иргемиш этип күйгөндөр.

Жанаша калып айгакка,
Жапшыра түртүп тайгакка.
Жең ичи «акча дос» болуп,
Жеткедер көп го майнапка.

Беймаза чаңқап көнүшкөн,
Достор бар тилди эмизген.
Эртеси энөө ырылдап,
Элдешкис болуп сөгүшкөн.

Көчөдө «арак жортор» деп,
Көпкөлөң «талак топтор» деп.
Көрүнөө «олжо чоктор» деп,
Көмүскө «карак достор» көп.

Тириүлүк ушул өмүрдө,
Тилемкөш болгон көңүлгө.
Аңгеме куруп берейин,
Анда бир доступк жөнүндө.

Катарлаш жүргөн жандары,
Каныбек, Сайран жайдары.
Жоролор эле студент,
Жогорку окуу жайдагы.

Экөө тең калбай уятка,
Экзамен берип сынакта.
Эңсеген диплом алышкан,
Эң алгач жетип муратка.

Коомдо баркы салмақтуу,
Мугалим болуп ардактуу.
Андан соң ишке орношот,
Арыштап жаштар кайраттуу.

Ушул кез туюк кептелип,
Улув СССР тепселип.
Ыдырап анан башталат,
Ысырап жашоо бет келип.

Өлкөдө токтоп өндүрүш,
Өчөйсө кашаң кем жүрүш.
Өкмөттүн келбейт колунан,
Откөөлдү ыкка келтириш.

Баардык эл анан кам уруп,
Базарды кирет сапырып.
Оймоктой буюм болсо да,
Он сыйра колдон сатылып.

Борборго толуп көчмөндөр,
Бозгондор жана безгендер.
Аралаш болот ал жерде,
Интеллеккт, шылуун, көпкөндөр.

Каныбек, Сайран айлыгы,
Карманган ошол байлыгы.
Батирге жетпей өксүтүп,
Башталат жашоо тар нугу.

Үйлөнүп үй-жай күтчү ой,
Үлөнүп күмдай түпкү ой.
Досторду сүйрөйт агымга,
Демократия деген үстү жоор.

Мандайга чийген чийин бейм,
Аргасыз кетип илимден.
Экөө эми чабат соодага,
Эл менен селдей түрүлгөн.

Сооданы Сайран так билет,
Соодага сүңгүп бат кирет.
Каныбек тапет болбостон,
Калыбын таппайт жанды үрөп.

Сайранда кынык амал жық,
Мезгилге шайкеш талант шық.
Каныбек какайт эби жок,
Канында туулбай тапандык.

Калbastan бирок талаада,
Билинет достук балаада.
Жолдошко болот чын жөлөк,
Дос Сайран кыйын абалда.

Каныбек «устөк» илинип,
Калаарда мөгдөп ийилип.
Камыр кыл сууруйт Сайраны,
Кан достук катуу билинип.

Ал кезге болбос таң калып,
Аңкоолор бурап акча нык.
Бер жагы эле кандидат,
Берендер чыгат баркталып.

Акылы бөксө эрендер,
Акчасын төгүп «кеменгер».
Борборду бөлө менчиктейт,
Боорсоктой көндөй эчен жел.

Катаалдуу ишке ой солоп,
Каныбек анан ойлонот,
Залалым тийип зак жүрсөм,
Досум да өспөй кор болот.

Андыктан кетип айылга,
Түптөйүн тирлик тайымда.
Мен казган билим заманга,
Дал келбей турган чагында.

Ошондой өкүм чыгарып,
От жүргөн достор кубарып.
Коргошун боло айла жок,
Коштошот шартка ылайык.

Өйдөлөп мезгил тепкичи,
Төмөндөйт бир жыл эскиси.
Чарчатат калкты эки эсе,
Чаалыкпас заман тепкиси.

Илгерки пейил кепкенен,
Бир жылда қулап бет менен.
Тескери коом жетиilet,
Тездикте нуска тепсеген.

Табылгы өндүү буралган,
Табышкер турса сыланган.
Айдакка көнөт калган эл,
Аракка жанын сугарган.

Бул заман битке кан куйган,
Бузулса пейил ант урган.
Эмнелер гана өтпөдү,
Эл кесир болуп тантуудан.

Байлыгын додо үймөлөп,
Бул жылы Сайран үйлөнөт.
Өз журту, тага, кайынга,
Өзгөчө тойдо гул бөлөп.

Аброю менен акчалуу,
Айкүрү конуп банталуу.
Тарс анда кайын белектейт,
Тактыны аймак башкаруу.

Кубанып чындал жүрөктөн,
Куттуктоо айтып тилектен.
Каныбек келет досуна,
Калаада беш жыл бир өскөн.

Ак үйдө, аймак борбордо,
Ал-жайды сурап болгондо.
Ыраазы болбойт Сайраны,
Каныбек дыйкан болгонго.

А көрөк кел дейт бул жакка,
Алтындай жашоо курмакка.
Өз кишим болуп жанымда,
Олкө учун кызмат кылмакка.

Бурулуш жасап жаш жигит,
Бук болбой эсеп жакты илип.
Кан досу менен иштешет,
Дөөтүн абдан так билип.

Мезгилди айлар кубалап,
Арадан жылдар уланат.
Жоопкер Каный жооштугун,
Сак Сайран жатка куп алат.

Дүнүйө деген азгырык,
Дагылайт тура аз кылып.
Көрсөтпөй котур көк ташты,
Көөдөнгө шыкап каттырып.

Байкатпай акт иш кагазга,
Койдуруп колун алат да.
Ишке арыз жазып андан соң,
Изи сууйт Сайран заматта.

Туура эмес чыгып бир барак,
Каныбек жалгыз булганат.
Күнүгө сотто кайран баш,
Күйүттө жаны кыйналат.

Болбогон учун тили каар,
Көрүнбөй Сайран ичи заар.
Кан досун кантип сатты экен,
Каргыштан коркпос дити чаар.

Морт болуп шыптан чатырап,
Кулаган муздай чачырап.
Жандүйнө өлөт Каныйда,
Жан доско жүргөн асырап.

Долу дос тириүү мууздаган,
Жалаадан бөөдө туздаган.
Каныбек араң суурулат,
Жүрөгүн басып сыйздаган.

Арийне пейил бузулса,
Асти эле ажаат утулса.
Наадандык жеңет турбайбы,
Напси ичтен такаат чыңырта.

Дос эле коон үзгөндө,
Кас болду бозо сүзгөндө.
Деген сөз эми илгерки,
Дал келип турат бул жерде.

Көмүскө саткын ыкма бу,
Көптүрүп жуксуз чыкманы.
Курутуп рухту өттү го,
Куулуктун күчөп утканы.

Ичеги менен карындай,
Ит жебес быткыл чарымдай.
Илгери энем айткан сөз,
Иләэшкөр адат азыр бар.

Заманга көндүк док коюп,
Заңдаган «митаам дос» толуп.
Адамзат жоопкерчилиги,
Бараткан окшойт жок болуп.

II

Канимет билген дос жомок,
Каниет канаят зоо болот.
Ишенич чыйыр төшөйт да,
Ийгилик изги жолдонот.

Ташка мөөр оюк ойгондой,
Так койсо чолуп сойгондой.
Кол жууган достук кайрылбайт,
Мәэри дат закка тойгондой.

Мүдөөгө жетсе оолактап,
Жүрөт да чумкөө оолак жат.
Кокустан кийин жолукса,
Кокуйлар кылат жолдо акмак.

Ушуга мисал туш белем,
Борборго келип иш менен.
Каныбек кийин жолугат,
Сайранга шаарда иштеген.

Заматта Сайран маашырлайт,
Болдуң деп катуу таарынчак.
Сөздөрдү айтып арзыбас,
Дооматка өтөт аңкылдал.

Ылаажы таппай минткенин,
Жогорлоо кызмат түшкөнүн.
Борборго пара берүүчү,
Акчаны айтат тинткенин.

Урдуруп эле күргүштөй,
Уяттын жигин билгизбей.
Намысқөй болуп мыкчылат,
Тим эле шаңшып бүркүттөй.

Белгилейт нукуп ар жагын,
Бир кезде сактап калганын.
Түшүнтөт эгер соттолсо,
Баары бир сууруп алмагын.

Ишенүү сарптап дагы да,
Азыр да кел дейт жанымга.
Мартаба күтүп эгедер,
Нур жаарын чексиз багына.

Дос - деген кудай бир аты,
Жандуйнө учкун кубаты.
Өзүмчүл гана өзгерөт,
Аңдабай арды уяты.

Каныбек калпты тим бөлдү,
Мындайга чара ким көрдү.
Натыйжа далил эскертип,
Наадандан түшкөн түнт сөлдү.

Ойлонсом мындай «мыктылар»,
Олжо әмес ырыс жуктурар.
Жаралган жаңы ныгыргыч,
Ала-Тоо ыркын бузчулар.

Эл менен алар түк дагы,
Эсептеш болбойт бүт жагы.
Акчаны туюп калса эле,
Адалга жолтоо ыкторы.

Ал билбейт сабыр азатты,
Көрсөтөт запкы-азапты.
Бушайман кылчу ушундай,
Бузуктар заман жаратты.

Ачкөз көп нысанп тутпаган,
Азыгын сарптап уучтаган.
Колдонуп көнгөн өткөөлдө,
Кой кылып калкты жуушаган.

Текебер болуп телчикип,
Көнүгүп майллуу жерди илип.
Коркунуч болуп мурасы,
Коомду жатат өлтүрүп.

Ырайым кетти, ырк кетти,
Ындыны өчүп тырп этти.
Адамды мындай өлчөмдөө,
Арамза кылып үйрөттү.


Жосунсуз алдоо үйүр алышп,
Жоюлбай жүрсө булганышп.
Ким билет илдет өтөт го,
Кийинки муунга курч алышп.

Кыргызда мындай чуут жорук,
Көбөйсө түркөй туут болуп.
Манастан калган улуу журт,
Жоголот ойлон күнт коюп.

26.12.12.

АЛА-ТОО КЫРГЫЗ МЕКЕНИ

Бишкек-2006.





ИЙГИЛИК КААЛОО

Жашыл арча, жаш кайыңдай, чексиз кыял, тааныш жол менен бараткан иним, – Мундузбек Кунасов жөнүндө өз оюмду баш сөз катары ортого салам, урматтуу окурман.

Чыгармачылыктын жолуна түшкөн ар бир адамга мүнөздүү, татаал дагы, мүшкүл дагы акыл-эсти талап кылган акындык өнөр Мундузбекти өзү жетелеп келе жаткандай сезилет.

Ыр дүйнөнүн кумарына терең батып, толкуп-балкып, сүйүп-кейип, кубанып-ыйласпап, буулугуп ар бир жан-сезиминен, жан-сырынан, жан-дүйнөсүнөн сзызылып жаткандай элес калтырат.

Ата Журтун ардактап, журт даанышман мезгил карыткан инсанды, байыркы уламаларды, икаяларды, өзгөчө көркөм тил менен абалтадан айтылган элет калкынын казынасынан сузуп алгансыйт.

Талант дарамети, өнөр кудурети Мундузбекти өжөрлөнтүп, басса-турса баш көтөртпөй издеткенсийт. Ырдын көркөм ыргактары, айтылбаган жаны сөз, айтыла элек ой, образдуу сүйлөмдөр, ийкемдүү илберицки, музыкага бап келгендей так жана элпек кайрыктар мага ырчы катары айрыкча таасир калтырды.

Ураматтуу окурман, колунуздагы китеп Мундузбектин биринчи ыр китеби.

Бул китепчеде Мундузбек ой-тилегин, үмүтүн, эсте калган жаштыктын ар бир күнүн гүл аңкытып, жыпар жыттантып, шагын ийген алма бактай


гүлдөп турган мезгилин эске салат. Гүлдөгөн алма бак мөмө түйүп, шагын ийип Мундузбекке чыгармачылык ийгилик алып келсин.

Пайгамбарыбыз Мухаммед Алейхи Салам адамдын артыкчылыгын дөөлөттөн эмес мээнеттен көргөн экен.

Мундузбекке чыгармачылык мээнет каалайлы. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун иним Мундузбек!

Ырларын окуп жатсам Мундузбектин,
Учугун чубагансыйм укмуш кептин.
Ырдан бүткөн ырыссыны бөпөлөгөн,
Ыр тапкан акыны бол келечектин.

*Дарика ЖАЛГАСЫНОВА,
КР Эл артисти.
05.07.06.*




Автордон:

Бар экен кыргыз жөлөгөн,
Багымды тайкы дебейин.
Баш сөзүн жазган эжеме,
Башымды ийип өтөмүн.

Ак жолтой жолуң шыр болсун,
Алгачкы жыйнак кителим.
Ак кызмат кылып эриткин,
Адамдын жумшак жүрөгүн.

Суу агат аккан арыктан,
Сүйлөмүн элим байкашар.
Сүйүшсө жүрөр каастарлап,
Сүйбесө жатып чаң басар.



ПОЭМАЛАР, ТЕРМЕ ДАСТАНДАР, АЙТЫШТАР

ТАЛАС

Саймалап көркөм жараткан,
Сөзүмдүн башы Таластан.
Жалпысын жазыш эң кыйын,
Жармысын жаздым аз-аздан.

Барсаң сен жерди көрмөккө,
Башталат ашуу Өтмөктө.
Көңүлүң эргип көз тойбойт,
Көрпөдөй шашыр көк чөпкө.

Какайып турган асканын,
Кар басып жатса баш жагын.
Көгөрүп андан ылдыйда,
Кийикот капитайт капиталын.

Таң калып сулуу капиталга,
«Тай жорго» белин ашканда.
Байдылда айткан бүркүттүн,
Баласы жүрөт асманда.

Кайымдын уулу Касым да,
Жакыпбек уулу Ашым да
Келтирип жазган бул жерди,
Чыгармалардын башында.

Токою мындан башталат,
Торгою сайрап такшалат.
Кыргый күш жокпу жөжөм – деп,
Кыргоолу аңдып баш багат.

Бутагы чанда бош болот,
Булбулдар сайрап топтолот.
Ичинде издеп жаш тамыр,
Иликтүү каман оркоёт.

Билгизип учтуу курчтугун,
Кабыкка кагып тумшугун.
Тоңкулдак урат барабан,
Уктатпай үкү түн күшүн.

Коёну кабык кемирген,
Элиги жүрөт семирген.
Жийде, тыт, өрүк, карагат,
Жемиши жерде төгүлгөн.

Турпагын таптап жакшылап,
Иреге жасайт кашкулак.
Эмгегин текке кетирип,
Борсолдой бузат казылап.

Токайдон четте чачырап,
Тоо этек жактан кабылат.
Көтөрүп бир топ найзасын,
Кирпилер жүрөт шагырап.

Сагызган белги билдирет,
Сан малы качат дүркүрөп.
Бекинип калды баары – деп,
Бөрүсү кангыйт шимшилеп.

Түндөсү чыгып жумушка,
Тумшугун салып туюкка.
Түбүнөн чыгып калар – деп,
Түлкүсү издейт жумуртка.

Учушуп жаштар уядан,
Жолугуп ээрдей кыяңан.

Райкан жазган кыз-жигит,
Бир бириң сенде сынаган.

Көк токой бутак бириnde,
Кайраның Атай күүндө.
Көк тамак менен Ак тамак,
Келишкен достук бүтүмгө.

Ортоңдо катуу кайраты,
Оргуштайт Талас дайрасы.
Жулат – деп коркуп титирейт,
Жээгинде кайың, тал жашы.

Кыргызга тутка болот – деп,
Тууруна акыр конот – деп.
Семетей кечсе уулунду,
Сагынып жуудуң шолоктоп.

Уурттаган сенин суундан,
Улуулар өткөн туурдан.
Чоронун калган урпагы,
Чолпонбай сага жуунган.

Толкундум үнү шырылдап,
Таш-ташка тийип ыр ырдайт.
Шекербек черткен күүгө окшоп,
Ыргагы такыр бузулбайт.

Айлампа жерин чуу түшүп,
Чардактар сууга чүмкүшүп.
Чаңытып кемер жарынды,
Чабагың жүрөт үркүтүп.

Чардактар учса чаркылдап,
Кебелбейт соно каркылдак.
Сел болсо деле макул – деп,
Санаасыз сүзөт калкылдап.

Чукчулдук тапса үлүлдөн,
Чукулайт чык деп үйүндөн.
Тойгожо тарткан сурнайдай,
Тумшугу менен ийилген.

Оң жагың белги туу турган,
Ойрону кетип кыргыздан.
Каныкей арнап бир кезде,
Баатырга күмбөз кургuzган.

Кароолчу койгон чоку ошол,
Кең-Колго кирчу жол ошол.
Айкөлдөн элес калтырып,
Айкели барсаң тогошор.

Ар жакта жайлоо Кең-Колун,
Ал жерде «Терек» жер сонун.
Тарыхта мындай айтылат,
Тыңдап жүр кандай болгонун.

Турпакка сүртүп оң колун,
Кырк чоро алып томпоюн.
Калмакты минтип чертет – деп,
Калтырган бизге «ордо» оюн.

Башталып ушул корумдан,
Эчкили Тоосу созулган.
Күмүшту күрөп алчу экен,
«Күмүштак» капитал зоондан.

Калай-Кен этек кырда көп,
Кана, сал мени ырга – деп.
Чубагың созгон обондой,
Чубаган зерлер мында көп.

Капчыгай кеткен кырды улап,
Кайрылыш жерде Нылды жак.

«Каныкей булак» ичинде,
Кайгылуу агат шылдырап.

Мекендеп Манас жүрдү – деп,
Мазарың тарых билдирет.
Кабылан сөөгүн жашырган,
Кара-Зоо турат күнгүрөп.

Эчкили миздүү кырындан,
Эчкилер кумдай куюлган.
Кожожаш кеткен куушуп,
Сурәчки менен ушундан.

Алымкул залкар бир балаң,
Эстебес залкар бир балаң.
Эчкили сенин көркүндү,
Экөе тең төгүп ырдаган.

Чогулуп ар бир сайлардан,
Дайралар барып байланган.
Эчкили бүткөн Мойнокто.
Көк көлүң көлкүп байыр алган.

Секирип балык ээликсе,
Өрдөгү илет кээ бирде.
Алкымы куржун бирказан,
Акырын басат жээгинде.

Мойноктон Кызыл-Адыр бар,
Этеги кызыл адырлар.
Бөкөндөр өтсө чубаган,
Көрүнбөй жүргөн мадыл бар.

Адырдын угуп кеп-жөнүн,
Атайын казып көп жерин.
Илимпоз жүрөт изилдеп,
Илгерки мамонт сөөктөрүн.

Бул жерде терең сыр жатат,
Айдакең баскан чым жатат.
«Кейрөң күү» чертип көпчүлүк,
Күлкүдөн көзүң ыйлатат.

Эчкили-Тоонун ар жагы,
Айтсам мен Кара-Арчаны.
Ал болот жердин каймагы,
Ал болот кооздук аймагы.

Жок чыгар мындай жалпыдан,
Жем жебей семиз тай, кунан.
Тоодогу жыты гулүнүн,
Айылга чейин аңкыган.

Кан-Жайллоо жатат жайкалып,
Бейишке бети айланып.
Оттобой малы турганга,
Оролот шибер май басып.

Толтуруп барак беттерин,
Оң жагың чала эптедим.
Кагаздын бети түтпөйт – деп,
Калтырып кеттим көп жерин.

Сол жакта Ала-Тоолорун,
Белгилеп жердин борборун.
Ак калпак кийип турушат,
Асманга созуп зоолорун.

Башталган төрү Жер-Үйдүн,
Башаты алтын кениндин.
Береке берген жериме,
Белеги тура Тецирдин.

Катарлаш Беш-Таш бел жатат,
Табигат берген төр жатат.

Чарчанып чыксаң чокуга,
Чайпала толкуп көл жатат.

Мергендер билет жөнүндү,
Аралап барып төрүндү.
Кеселге таап келишет,
«Кара өрүм» деген чөбүндү.

Эстесе жаңгак бел ашуун,
Элестеп отуз беш жашын.
Эргүүгө түшүп сүрөттөп,
Эшмамбет айткан Беш-Ташын.

Аба жол кылган турналар,
Ашуудан Кара-Буура бар.
Ағыны күчтүү суусуна,
Аккан дейт атан, бууралар.

Бийигиң аска бой тиреп,
Этекте колот-кокту көп.
Ичинде Жети-Төрүндү,
Изилдеп жазса чоң китең.

Бир жерде токой капиталың,
Бекитет тоонун таштарын.
Кармашып өскөн чытырман,
Долоно менен ак кайың.

Жалама болуп бир жериң,
Жалтырап далай күн жедиң.
Быдыры, бирок темгилдүү,
Билгизбейт илбирс жүргөнүн.

«Сүлөөсүн» деген жер бизде,
Сүлөөсүн жүрөт тектирде.
Сүрөтчү калем кулагын,
«Радар» кылып жел тийсе.

Жер экен эстеп билип жүр,
Жетимден мундуу угуп сыр.
Женижок кетсе коштошуп,
Жалгыз тал ыйлап туруптур.

Кекилик жүрсө жөө чубап,
Кайтарып короз олтурат.
Аркайып карап өрөөндү,
Ар жакта Манас-Тоо турат.

Бооруна тарых батырып,
Бул тоонун бизге аты улук.
Чынгыздын чыгармасындай,
Чыңалып бийик жатыры ук.

Күн батыш жагын аралап,
Күркүрөө суусу шар агат.
Ажыдаар жатчы «Үңкүрдөн»,
Адамдар азыр дары алат.

Кулжалар бийик топтошот,
Аркарлар кенен оттошот.
Маралды кармап алам – деп,
Мамалак аңкоо жол тосот.

Бутунда канжар куралы,
Ителги, тунжур, тынары.
Атылып чыкса асманга,
Бекинет байкуш улары.

Жеткирбей кетсе булгуну.
Жебедей сызып туйгуну.
Салпактап бекер учпайм – деп,
Сайратпай илет сууруңу.

Жергебиз Талас алтындай,
Жазалбайм толук калтыrbай.

Жайкалып жаткан бир нече,
Жайлоолор калды айтылбай.

Сол жагың созуп бүтүрдүм,
Жардамы менен үтүрдүн.
Айтпаган жерлер айтылар,
Арышы ушул күчүмдүн.

Капталын айтсам Таластын,
Калаасы жатат казактын.
Эзелки жерин кыргыздын,
Эстесем мени басат муң.

Таарынып кетип капырдан,
Калкалаар жер жок жашынган.
Алманбет тууган издесе,
Таласым болду батырган.

Таарынган дөөлөр көп барган,
Ушундан лакап көз жарган.
Таарынсаң кет – деп Таласка,
Тамаша-чындан сөз калган.

Ажыбек уулу Нурагың,
Бургөдөн Калча туягың.
Кулаткан дешет бул жерден,
Кокондун коргон дубалын.

Таразга барчу чек ошол,
Канатташ казак эл ошол.
Эрениң Теке кыл чайнап,
Эр сайыш курчу жер ошол.

Желесин бирге байлаган,
Жер эле тууган жайнаган.
Чогулуп өтүп аш-тойлор,
Чоюлган Чонду сайраган.

Ар сөзү салмак сары алтын,
Ардагы болгон алардын.
Анаштын элин толкуткан,
Айтышы Эсенамандын.

Элеси калып тартылган,
Эчендер өтту кайгырган.
Раймалы менен Бегимай,
Сүйүүдөн мында айрылган.

Аталаш элек тең өскөн,
Азыркы турган Кеңештен.
Чет жагың Маймак, Кайнарга
Чек ара чийген «чеп» өткөн.

Чоңойгон сенин төрүндөн,
Сөз кылсам эгер элиңден.
Көкбөру тартса жигити,
Кыздары уздар керилген.

Дымакты алып Қудайдан,
Аттокур, Сартбай, Сулайман.
Үмәтаалы дагы көп,
Санасам түтпөйт чыгармам.

Карааны тоодой өңүндө,
Карысы балдар төрүндө.
Неберем билип жүргүн – деп,
Санжыра айтат көбүнчө.

Жетенди дайым бил деген,
Жетиптириз бизге тил менен.
Учугу узун, түрү көп,
Уят го бирин билбесен.

Түбүбүз өнүп көбөйгөн,
Түбүнөн баатыр жөрөлгөң.

Таалайым ушул жерден – деп,
Таласта жашап көгөргөн.

Узартпай айтсам санап ал,
Ушунда сырттан Қаратал.
Тегинбек менен Тентекбек,
Балдарга чейин барат ал.

Саруусу, кутай, күшчусу,
Жетиген, басыз, мундузу.
Урпагы болуп алардын,
Уланып келет турмушу.

Таалайын элдин сүйөп жүр,
Таласым көкту тиреп тур.
Кубанып сени жасаган,
Кудайдан бизге белек бул.

Атайлап жаздым баласын,
Алымча жаздым арасын.
Тууган эл менен аман бол,
Тууган жер асыл Таласым.

13-май, 2006.

БОРБОР ЖАНА БОРБОРДОГУЛАР

Кечээги тарых изинде,
Кецири Чүйдүн ичинде.
Кыштакча Пишпек өзгөрүп,
Кыргызга борбор түзүлсө.
Курулуп кабат үйлөрүң,
Куушуп илим-билимде.
Кулпунуп чыктың акыры,
Кут даарып сулуу Фрунзе.

Жашыл бак кептап маалында,
Жашардың гүлдөп ар жылда.
Программа күндө акталып,
Прогресстин естүң алдында.
Пландуу завод, фабрика,
Проспектти кенен салдырса.
Пегасы туйлап сага арнап,
Поэма жазган Байдылда.

Он чакты окуу жай эле,
Тажрыйба анда бай эле.
Калькулятор жок кезек,
Калемиң, бирок так эле.
Көчөлөр күндө жуулуп,
Көз көргөн баары жаңы эле.
Сезимде сүйүү селт этип,
Сен элең бизге шаар эне.

Ал кезде бийик маданият,
Адамдын баарын аралап.
Автобустардын ичинде,
Аксакал орун ала алат.
Ай кыздар чылым чекпестен,
Аракты ичпей чакалап.
Айгайды салбай жаш жигит,
Астейил жүрчү азamat.

Он беш өлкө бириnde,
Керемет эле Фрунзе.
Жашыл шаар деген атагы,
Жалпыны ичен сүйүнтсө.
Жабалактап туристтер,
Күндүздөй дешип түнүндө.
Гүлбакта китең окучу,
Жарыктан тамга билинсе.

Кемтиктүү, бирок ар заман,
Кеминди болбойт айтпасам.
Жорубай түштү орусча,
Жогору эч ким барбаган.
Таланты ташып турса да,
Таптакыр ишке албаган.
Серептеп койсо Москва,
Сен же мен эмне айта алам.

Эгемен болуп акыры,
Бишкек деп атап атыңы.
Кулдуктан эми чыктык – деп,
Кубанып баары жашыды.
Демократия деген бат сицип,
Карабай кары-жашыңы.
Апыртма айткан көп болду,
Ашынып кетип акылы.

Байыса кээ бир ишкерлер,
Башканын иши бүтөлдү.
Бирөөдө бекем «басмайыл»,
Бириnde бошоп «үзөңгү».
Тушоонду чечип жетелеп,
Турмушуң салды жүгөндү.
Алдастап турган кайран эл,
Араңдал барып түзөлдү.

Бишкекти менчиктештирип,
Бир топтор, бир топ жерди илип.
Бат эле ыптыр көбөйүп,
Базарды салды келтирип.
Заманың ошол болгон соң,
Замандаш сени эл сүйүп.
Көөдөндө уюп баары бир,
Көркөмүң турду көрк түйүп.

Жалтырак кылып өгөйбү,
Жакуттай үйлөр көбөйдү.
Бишкекте бийик имарат,
Кубантты чыны көп элди.
Түрктөр менен кытайлар,
Көрсөтүп кургуч өнөрдү.
Кооздошуп «соода түйүн» – деп,
Кооздукту кыйла көтөрдү.

Башка улут ишкөр көп келип,
Бийик үй курса көрктөтүп.
Бааларды, бирок өстүрдү,
Батирге «баксы» көп берип.
Баккандар араң бүлөсүн,
Байкүш эл кетти теңселип.
Башында неге келдим – деп,
Башы маң ойго кептелип.

Башка айла қалбай олуттуу,
Басышып четтен конушту.
Баштады анан айла жок,
«Баскынчы» деген согушту.
Бишкекте минтип айылдар,
Билинбей бир топ болушту.
Бозоргон бакса дубалдар
Борборду кенен созушту.

Кайран эл алга алгалай,
Каттатып маршрут байма-бай.
Казышып кудук, суу тартып,
Көчөгө таш сээп талкалай.
Карагай куруп, зым тартып,
Кылса да эмгек жайлата ай.
Электр өчүп, суу тоңуп,
Кышкысын болбойт шайма-шай.

Жана да айтсам түз сөзүм,
Жалпайып өстүң Бишкегим.
Бир жагың Кантка чоюлса,
Сокулук жакта бир жериң.
Түбүндө кыргыз жери – деп,
Кордойго эми кирбекин.
Казактар чыгаар кубалап,
Кырк байтал кеткен билчи элим.

Өзүмдө деле конуш жок,
Өзөрүп мен да ачкамын.
Борбор деп какшап жатсам да,
Пенделек жайым айтайын.
Өз жерим деп әл менен,
Өлөрман болуп баскамын.
Жетелеп койгон бирок да,
Жегендер дайым «калк камын».

Төп келбей башчы көңүлгө,
Төңкөрүш болду өзүндө.
Зыркырап турдуң Бишкегим,
Зырт этип жалын өңүндө.
Ала-Тоо аянт бүлүндү,
Айнектер сынып көбүнчө.
Арманың борбор ал түнү,
Асманга айттың менимче.

Асманда жылдыз кыймылдалап,
А жерде кыргыз кыймылдалап.
Алаамат анан башталды,
Саясат деген ырды ырдалап.
Кыйналган эл-журт ансыз да,
Кыл чайнап турса кырчылдалап.
Ким билет жатты сайгылап,
Килейген кәэ бир «шиш тырмак».

Эки дөө тишин кайрашса,
«Эл үчүн дешип кармашса.
Сериал болду пикеттер,
Сегиз күн сайын ар башка.
Балекет эми басты – деп,
Башында дайым таң қалса.
Көнүп да калкым бүтүштү,
Көпкөлөң тентек балдарча.

Көчөндү айтсам борборум,
Көп әмгек менен ондодун.
Убагындағы ылайык,
Унаага баткан чоң жолуң.
Көп келип четтен машина,
Көрдүң го өзүң толгонун.
Кеменгер болуп эми сен,
Кеңейтүү жагын ойлогун.

Көп кабат үйүң асты бүт,
Көбүнчө кафе-бар турат.
Кәэ дубалын алышкан,
Кең болуп ичи жаркырап.
Акылга салып чечкендир,
Акчасы арбын ал чунак.
Биле албай түркөй мен корком,
Басат деп бир күн там кулап.

Көрүнүп кыргыз жарк этсе,
Көп жерде түнкү банкетте.
Көңүлүн элдин алат – деп,
Көбүнчө обон тарс этме.
Экинчи кабат элдери,
Эстери обот албетте.
Айла жок качан бүтөт – деп,
Кадалып турат айнекке.

Кеп курсам эски фонтандан,
Кез-кезде эле атпаса.
Көпчүлүк маалы дем алыш,
Кечкурун бир аз баштаса.
Бир сааттан кийин чорголоп,
Билинбей токтойт таптаза.
Аттин ай кайран мезгилди,
Айланса дейсис әркага.

Чуурутуп жатсам билем – деп,
Мисалдар бир топ түгөнбөйт.
Ала-Тоо өндүү шаарымды,
Анда да айтам сүйөм – деп.
Эл деле ойлоп жаткандыр,
Экономиканы үнөмдөп.
Өнүгүп кетсек болгону,
Өлкө өзү коёр түгөлдөп.

Жетишкендик, кемчилдик,
Айтсам, балким, ойлошор.
Акылдуу болгон бул ким – деп,
Ачуусун мага орнотор.
Жөнөкөй жаран катары,
Көргөнду жаздым ойдо ошол.
Жетишкендик белгилүү,
Кем жерди бир аз ондошор.

Кошуулуп жашоо агымга,
Жүрөбүз дүйнө шарында.
Баатырдык деги калкымдын,
Бар эле түбү канында.
Жоголсо бүгүн бир нерсе,
Эртеси болор табылга.
Туттугуп калар биз эмес,
Тукумуң кыргыз барында.

Жыйырма биринчи кылымдын,
Куралы шаарга келген кез.
Жогорку окуу жай түгүл,
Мектепте сабак берген кез.
Үйүндө дагы окуучу,
Үйрүлүп ойноп көнгөн кез.
Компьютер билбейт деген аз,
Ишенбесең кел мелдеш.

Биз үчүн шаар эне – деп,
Билимдүү чыгат келечек.
Жалпайган борбор өзүндү,
Жаңы муун дагы көтөрөт.
Билгич көсөм болушса,
Биз үчүн олжо өтө көп.
Көз көрбөгөн кооздукту,
Көрсөтөр далай жетелеп.

Жуткан сен аба тазасын,
Жуткан сен суунун тунугун.
Бакай, Кошой, Манастын,
Баккан сен баптап кулунун.
Жердеги улуу шаарларга,
Жетпесе дагы бийигин,
Ак калпак элге ааламда.
Асыл шаар өзүң биз үчүн.

Өсө бер, Бишкек шаарыбыз,
Өсөлү сенде баарыбыз.
Буйруса дагы жазармын,
Болгондо адам тааныгыс.
Түндүгү бийик өзүндө,
Түк болбой адам бактысыз.
Асманы ачык тынчтыкта,
Аранда жүрсүн калкыбыз.

13-сентябрь, 2006-жыл.

ЖАҢЫ КЫЛЫМ ЖАШТАРЫ

(Terme)

Кыргыздын шаары Бишкегим,
Кыйылбай айтсам ичтегим.
Көп жылдар ойноп ичинде,
Көп мезгил окуп, иштедим.
Араңда жүргөн жаштарга,
Арнайын дедим ыр кебин.
Сүйүнүп калам билимдүүң,
Сүйлөп жатса түз сөзүн.
Сөөгүмө жетет сөздөрү,
Сөгүнүп турса түркөйүң.
Көсөм жагың билинсе,
Көкөлөйт көркүң бүт сенин.
Кемтигиңди көргөндө,
Кысылат дайым ич демим.
Араңда жашап жүргөн соң,
Айтайын анда бирткесин.

Жалган әмес көз көргөн,
Жашоонун түрлүү чайкамын.
Жөнөкөй эле сөз менен,
Жаңы кылым жаштарын.
Жаманын әмес бириńчи,
Жакшы жагын айтайын.
Сүймөнчүк элдин уул-кызын,
Сүрөт кылып тартайын.
Үйдүрап кеңеш кеткенде,
Үлаалап кәэ бир балдарын,
Калдастап эле калдык го.
Кыйындал мында жан багуун,
Көтөрүп жалгыз баштыгын.
Көрөм деп башка салганын.
Өлкөдөн чыгып кетти эле,
Өзүнүн сүйрөп арбайын.

Айтсам мен ошол жаштарды,
Ар жерде жүрүп тақшалды.
Айылында ата-энеге,
Ай сайын акча аш салды.
Акылы менен иш жасап,
Ал жактан «уюм» башкарды.
Ала-Тоо үчүн мынакей,
Алынча жумуш аткарды.

Азamat чыккан ал жаштар,
Азаптуу белди баскандар.
Саргайып күткөн мээнеттин
Кызырып балын таткандар.
Инилер барса калкалап,
Иш тапса кээ бир март балдар
Кыргызга кызмат жасашып,
«Инвестор» тартып жаткан бар.

Элинде деле эстүүсү,
Эл сыйлаар иш жүргүздүн.
Коюлбай жургөн эстелик,
Кожомкулга тургуздуң.
Жексен болуп бараткан,
Женижокту билгиздин.
Төртөө эле калганда
Төкмөлүгүң тиргиздин,
Космоско жетти акыры,
Кыргызстандык уул биздин.
Элиң үчүн жаштарым,
Эмгегиңди сиңгиздин.
Жаш болсоң да мекеним,
Жарыгын көрдүң уул-кыздын.

Эл оюн калган астында,
СССР баскан текөөрдүн.
Тарп экен деп койгондо,
Такалып сөзүң жөтөлдүң.
Өзүнчө өлкө болгону,

Өнөрү өсүп өз әлдин.
Көпчүлүкүн көөнү әкен,
Көк бөрү, ордо көтөрдүң.

Баткенде жаткан созулуп,
Тооду тосту жаштарың.
Өзбекке барып кол салар,
Жолду тосту жаштарың.
Тишине чейин куралчан
Колду тосту жаштарың.
Семетей баатыр өндөнүп,
Жоону тосту жаштарың.

Ошол балдар бардыгы,
Осуятың жат билген.
Мекен деген ыйык сөз,
Мээсинде сактап алыш жүргөн.
Ооганда болгон агам да,
Сурабай жардам ар кимден.
Чолпонбай атам сыйктуу,
Майданга кирди кан күйгөн.

Күмөн болуп турса да,
Эртеңки күндө жашашы.
Эсен болсо болду – деп,
Элимдин бала-чакасы.
Чымчыктай бала үйүндө,
«Чеп» болуп журду атасы.
Баарыңды кут жылоолоп,
Бакайдын тийсин батасы.

Жакшыңды айттым алымча,
Жаманың эми терейин.
Көбүртүп эле ырдабайм,
Көргөнүм айтып берейин.

Ар жерди сүзүп коркутуп,
Ашынып кеткен баштар бар.

Тагдырын элдин ойлобой,
Таң атпай жүргөн мастар бар.
Жакшына тукум улайт – деп,
Жакшылық күтпөс жаштар бар.

Күндүзү уктап үкүдөй,
Күн батсын деп кеч күтөт.
Эл мында жашап жатса да,
«Европеец» болуп көчтү – деп.
Маймылга окшоп кыймылы,
Майлайдай болсом деп тилейт.
Уулум тур десе атасы,
Ушунуку өттү – деп.
Апасын жумшап чылымга,
Айласын алты кетирет.
Экөөң төң баләэ болдуң – деп,
Тириүүлөй анан «өлтүрөт».

Жарыгы күндүн батканда,
«Жарганат» чыгат күүлөнүп.
Тез келгин кайда жүрсүң – деп,
Телефон тынбай үндөшүп.
Жамаат болуп чогулат,
Жексонду туурап бийлешип.
Сөйкөсүн жигит тагынат,
Сөгүнүп кыздар сүйлөшүп.
Киндиғиң неге жабык – деп,
Арты ачык көйнөк кий дешип.
Маманды укпай караңгы,
Моданы жашсың бил дешип.
Мадонна болуп кыздарың,
Мальборо турат тиштешип.
Чөк түшүп тартпайм дегенди.
Чөйрөгө кошуп күчтөшүп,
Айылдан келген жаштарга.
Тескери тамыр түптөшүп,
Таамайлап жыттап «порошок»,

Тартынбай арак ич дешип.
«Қаларың» менен «чиктерин»,
Көбөйөт минтип «биттешип».

Түн бою кафе, ресторан,
Түп көтөрө түрүштөт.
«Интернет» ойноп калганы,
Илмийип таңда бүрүштөт.
Шашылып ишке баратсаң.
Шарактап сени сүзүштөт.
Жигит-қызы билинбей,
Жалашып эле жүрүштөт.
Чамасын байкап көрөм – деп,
Чал-кемпир өтсе тишишет.
Өлкөнүн эркө балдары,
Өздөрүн эркин билишет.
Колунда пиво түгөнсө,
Бөтөлкөсүн талкалап
Көк чөпкө чачып иишишет.

Байкелер деле бир кезде,
Бапылдап ичиp жүрүшкөн.
Кезинде өткөн-кеткенге,
Кеп чымчып сүйлөп күлүшкөн.
Аксакал көрсө асылбай,
Аталар баркын билишкен.
Газонго сынық ыргытпай,
Таза бол деп борборун
Фрунзе шаарын сүйүшкөн.

Ордомдун кээ бир жаштары,
Отуруш дайым басканы.
Окуу жай билет тизмесин,
Оорубайт алтын баштары.
Адилет заман келди – деп,
Акчасы окуп жатканы.

Акыры алат күбөлүк,
Аталбай жүрүп так саны.

Токтогул деген ким десен,
Эстелик деп какшашат.
Курманжан датка энени,
Акын деп жеңип ташташат.
Билбейсиң түркөй неме – деп,
Билгенин айта башташат.
Башыңды ачып аңтарып,
Башкача кылып жаттатат.

Кыргыз эле өндөрү,
Кыялы, бирок ооп кетет.
Урууң ким деп сурасаң,
«Козерог» деген жооп кетет.
Тил жөнүндө сөз кылсаң,
Тикирейип чорт этет.
Улут тилин мынакей,
Ушулар эле союп кетет.

Кәэде туруп ойлоном,
Сымап чыгат жериңден.
Алты дубан кыдырсаң,
Алтын чыгат төрүндөн.
Менимче бир топ бар экен,
Мрамор, нефть, көмүрдөн.
Берген экен кудурет,
Берекелүү кениңден.
Мурас кылып калтырган,
Манас-Ата, Тецирден.
Алма быш деген заман жок,
Ал ооруң кеткен эринген.
Азыр баары иштерман,
Алдыга чу деп теминген.
Сайрап деле жатпайбы,
Санжыра айткан кебиңден.

Каяктан жүрүп ушундай,
Келесоо чыгат элинден.

Музыка жазган бирөө бар,
Сөздөрүн өзү бүтүргөн.
Сайраган дагы менмин – деп,
Сахнаны көздөй жүгүргөн.
Жылдызга өзүн айлантып,
Жылаңач бийлеп түйүлгөн.
Маданият бир топ өстү – деп,
Менталитетиңе түкүргөн.
Эчендер жүрөт әлимде,
Әл артист наамын күтүнгөн.

Ит баккычтар дагы бар,
Итим чоң дейт торпоктон.
Бала ойноочу аянтка,
Бөрүбасарын ойноткон.
Чылбырсыз жүрсө жалаңдап,
Тамшанат бири Мойноктон.
Оюнчугун ташташып,
Ойношуп алар бүткөнчө
Оолактайт балдар корккон соң.

Тобунаң көбү қыздардын,
Тобо қылар кеп сүйлөйт.
Тоголок болуп турса да,
«Топ модель» болом деп сүйлөйт.
Уулун болуп, «киллердей»,
Үкмуштуу қылып өстүр – дейт.
Маалын күтүп жүрүшөт,
Максатыма жеткир – деп.

Атадан калган Ала-Тоо,
Абалкыдай турасың.
Өзгөрүп турчу замана,
Тизгинди кайда бурасың.

Билим берген мектепте,
Ишенбес шумдук угасың.
Бир жаш улуу-кичүүсүң,
Бычактаптыр жыласың.
Убагында акчаны,
Уурдал тап деп кубасың.
Кыпындайдан ушинтип,
Кыргызды кыргыз кырасың.

Азыр токtot калайык,
Адамдын айбан жектерин.
Өчөшүп жүргөн класстар,
Өзөгүн элдин өрттөдүң.
Ата-энең кийим кийгизет,
Айрысың көйнөк, кемселин.
Баш жарылып кан кусуп,
Бириңди бириң тепседин.
Кыргызым кылда турганда,
Кыр ары кулап кетпегин.
«Дедовшина» дегениң,
Сөөктөн өтүп чучуктап,
«Детсадга» чейин жетпесин.

Чөкө-таандай быжырап,
Чөнтөкчү ууру көбөйдү.
Таптыrbай эле жатпайбы,
Таш менен уруп төбөндү.
Он төрт, он беш жыл мурун
Ошолор кайдан төрөлдү?
Акылдуу жаштар чыкса экен,
Айбандарды чөгөрчү.

Жаңылык болбой калды го,
Жанын саткан термелип.
Уйпаланып турушат,
Упчулуу желин желдетип.

Улуттук циркти айланат
«Уй базар» – деп тергешип.
Капыстан өтүп баратсан,
Кана тандап көр дешип.
Окуучу өтсө жанынан,
Оштонот үлгү көргөзүп.
Жан алы калбай сойкулар,
Жайылтып оору жатышат,
«Тирилик» кылып тердешип.

Корей менен бир жашап,
Ит союп тамак бир жасап,
Табагын алдың жаштар ай
Орус менен бир жашап.
Чочконун этин бир ашап,
Арагын алдың жаштар ай.
Жаралган жалгыз таксырдай,
Жакшы жагын жактыrbай,
Жаманын алдың жаштар ай.

Айтканга уста жаштарым,
Азыртан баарын баштайлы.
Шылтоолоп айткан заманды,
Шылуундар жасап жатпайбы.
Намыска келип эртерәек,
Наалыган жолго баспайлы.
Энелер берген ак сүтүн,
Эки эстүү болбой актайлы.
Бабадан белек Ата Журт,
Баасы чыкса сатпайлы.
Балдарга биз да беребиз,
Бардыгын күтүп барктайлы.

Аркырап соккон шамалдай,
Ар мезгил, ар бир учур бар.
Туурай бербе бирөөнү,

Тұбұң терең, учуң бар.
Башыңды көтөр, намыстан!
Баатырдан калған тукумдар!

14-март, 2006-жыл.

АРАК МЕНЕҢ АЙРАНДЫН АЙТЫШЫ

*Тил бутүп арам аракқа,
Тийишет айран тарапка.
Жиндинин оозун жап кылышп,
Жооп берет адад тамак да.*

Арак:

Айраным бери карагын,
Арзансың менден жаманым.
Балтам бар көзгө көрүнбөс,
Баштарды бөлө чабамын.
Дүйнөгө кетип атагым,
Дүйнөнү басып жатамын.

Таткандар мени эришет,
Тартылып келе беришет.
Башында ичсе аз-аздан,
Бат эле адам көнүшөт.
Байланып анан өбүшөт,
Балкышып барып чөгүшөт.

Айран:

Тиштеттим деп бармагын,
Такылдайсың кайраным.
Тоголок жерди күп айттын.
Топон суу кылып салғаның,
Тең бөлсөң башты түзөгөн.
«Тез жардам» болот айраның.

Эркисизге тушоо байлаган,
Чууңа мынча мактандың.
Ден соолукту жайлаган,
Сууңа мынча мактандың.
Жаштарды арбап алдаган,
Ууңа мынча мактандың.

Арак:

Эрдигимди болжогун,
Эзип боорду ойнодум.
Вино досум сол жакта,
Конъяк болсо оң колум.
Башсыздарды мойсадум,
Барктууну да кордодум.

Көпчүлүк мага кана албайт,
Көрдү да менсиз каза албайт.
Өздөрү ойлоп табышкан,
Өзгөчө мендей жаралбайт.
Сыртыман тергейт: «Мүрөк» – деп,
Сый-урмат койгон мага арнап.

Айран:

«Шериги» болуп адамдын,
Шимирип кайра кан алдың.
Чынжырың тушап эркекти,
Чыры да сенсиң аялдын.
Өпкөлөй бербе көп эле,
Өзүмдөн кийин жаралдын.

Калкыма каймак тараттым,
Курутту дагы жараттым.
Термоско куюп дыйканым,
Пайдасын көрөт чалаптын.
Баасы кымбат болсо да,
Баркы жетпейт конъяктын.

Арак:

Шише идишке куюшуп,
Сыртымды таза жуушуп.
Кор кылбай , туюк термоско,
Кош колдойт баркым билишип.
Ачуунун дили ак делип,
«Алкашты» жүрөм сүйүнтуп.

Айтышам дейсиң ким менен,
Дыйканың айтам билбесең.
Айдоосу дагы аныңдын,
Айланып менсиз бүтпөгөн.
Менчикке алган ал жерди,
Мендеги айбан күч менен.

Айран:

Бирөөгө барып байлансан,
Бал ордуна айлансан.
Жалпы эл мага ээрчийт – деп,
Жарабайт минтип жар салган.
Ак болдуң эле качан сен,
Атагың менен «баш жарган».

Бирөөнү койсоң тойгузуп,
Бир шилтем колун койгузуп.
Жерди да чечип жатам – деп,
Желпиндиң неге обдулуп.
Көзүндү ачкын көйрөңүм,
Көпчүлүк жүрөт жоо тутуп.

Арак:

Байкасан мендей «жоо» сонун,
Баш салып ичет соргогум.
Барганда эле ашказан,
Байкатып коёт коркконун.
Бат уруп жатса башында,
Басандайт жүрөк сокконун.

Ашырып ичсе «айбандар»,
Аракта кандай арман бар.
Чегилет анан бат-баттан,
Чылымга дагы пайдам бар.
Ыйлатып, кайра жыргатып,
Ырдатып турчу айлам бар.

Айран:

Жүгүртүп тамыр кандарын,
Жүрөккө уунун барганын.
Кыйытып туруп сүйлөйсүң,
Тийгенисип бир топ жардамың.
Түбүндө өмүр кыят – деп,
Түз эле айтчы ар жагын.

Күйгүзсөң өңдү тазартам,
Карайтсаң өпкө аgartам.
Мүрөкмүн дейсиң урганым,
Мүрөкту айран жараткан.
Карөзгөй мүртөз жайыңды,
Кыйытпай эле так айтсаң.

Жигитти далай кызарттың,
Кыздарды кордоп уялттың.
Жыргаткыч болсоң эмне үчүн,
Өзүндөн дайым чыгат мун.
Айландын кантип бүтөөрүн,
Апыртпай каны чын айткын.

Арак:

Бактыны кысып койчу мен,
Бүлөнү бузуп сойчу мен.
Ачыгын айтсам апыртпай,
Адам аз мени кой деген.
Айран сен бара албаган,
Аша чаап жүрөм тойдо мен.

Ак кызмат кылсаң сен эрен,
Ақылды бузам мен эрен.
Ширесин соруп қурутуп,
Шимирем күчтүү дөнеден.
Кулкунга кирсем болгону,
Кулатам чертип чекеден.

Ачысаң сени жекирген,
Ағызып суун қетирген.
Сарыгып ыйлап турасың,
Сары алтын деген элиңден.
Чынында байкуш пенделер,
Сага әмес мага берилген.

Айран:

Сүзүлсөм коюу агым бар,
Сүзмөгө өткөн жаным бар.
Балага барган май болуп,
Башынан менин багым бар.
Пайда деги апкелген,
Сенин кайсы жагың бар.

Айткың жок такыр башкасын,
Аксаган азыр таскагың.
Айылымдын көбүн байкачы.
Айранга көчүп жатканын.
Азыраак сүйлө мактанып,
Азайган сенин акмагың.

Атырылып мен дейсиң,
Азайганың сезбейсиң.
Жүгүрүп жүрсөң башында,
Жакында такыр желбейсиң.
Канча жыл кыйнап келди элең,
Каргышты сага эл берсин.

Арак (кеийит):

Ачыгын айтсам дурустап,
Азайдым ойдон чыгып бат.
Майрамдар эле болбосо,
Мага түк көңүл бурушпайт.
Жок болуп кетпес жолдорду,
Өйрөтчү «досум» сунуштап.

Айран (кубалайт):

Досум жок сендей жексирим,
Дайыма сени кесчимин.
Куйтулук жагың көп эле,
Кууланып бурба кеп нугун.
Өзүңө айтаар сунушум,
Өлкөмдөн чыгып кеткиниң.

30-май, 2006-жыл.

ЭЖЕ-СИНДИНИН АЙТЫШЫ

Эжеси:

Аманбы, синдим аманбы?
Айтышка тилиң даярбы.
Алым-сабак ырынан,
Айталы бир аз баянды.
Акылдын ээси аялзат,
Алалы даңқтап аялды.
Ар түрлүү собол таштайын,
Ак таңдай текшер чаманды.

Энелердин алпы дээр,
Эчендерди айтып бер.
Элин коргоп жаа тарткан,
Элечекчен кайсы шер.
Эң эле көргүч датка – деп,
Ээрчиген кимди жалпы эл.
Эки эли тилиң курч болсо,
Элиң да жакшы айтты дээр.

Таалайы жанып эмгектен,
Талаада иштеп тердешкен.
Желбиреп кызыл байрагы,
Женүүчү болгон мелдештен.
Батырдан айтчы эки-учту,
Бар болсо ашкан эркектен.
Тез тапчы жообун канакей,
Терменди айтып термелткен.

Сиңдиси:

Айт десең әже ырымды,
Айтайын эне кыйынды.
Ар дайым бийик турсун – деп,
Ата Журт сенин туунду,
Ала-Тоо жерин коргогон.
Айкөлдү берген Чыйырды,
Алп эмей анан әмине,
Айтсам мен эгер чынымды.

Каныкей жана Айчүрек,
Кандарын жөлөп жанды үрөп.
Катыра тиккен аколпок,
Кабыландар үчүн кайғы жеп.
Кабагын ачкан жолборстор,
Капталда турса ай тиреп.
Күш болуп учту энелер,
Кут эле алар ак жүрөк.

Калың жоо келсе кыркаладай,
Калкымдын кымбат кыздары ай.
Жалындуу андай аз экен,
Жаа тарткан Жаңыл мырзадай.
Ал эми Алай ээрчиген,
Акылы артык бир далай.
Апабыз датка Курманжан,
Аброюн өттү булгабай.

Эмгекчил элдин улуусу,
Эмгектин болгон сулуусу,
Кайназар кызы Зууракан.
Эмгекке элди буруучу,
Садыктын кызы Сыйнатчы,
Сан элди багып туроочу.
Суроон дагы бар беле,
Суранып әже угуучу.

Эжеси:

Абага ырды үйлөгөн,
Ақындар өткөн дүйнөдөн.
Жетектеп ойдун тунугун,
Жеңилүү әмне билбegen.
Көсөмдүк, чечен, сынчылык,
Көп көкжал кетти кыр менен.
Түбөлүк тураг жандык жок,
Азреил баарын сүрөгөн.

Колуна комуз кармаган,
Кошоктоп кепти айдаган.
Алабарман ырдабай,
Акагын сөздүн тандаган.
Көп кыздын атап ысымын,
Көп болгон десе таң калам.
Кайсы айым өткөн, санап бер,
Кана синдим сайраган.

Сиңдиси:

Жараткан Умай энемден,
Жардамды сурап келем мен.
Жандырам әже суроонду,
Жааса да терим чекемден.
Ақындык жүкту артынып,
Айымдар болгон көтөргөн.
Айтышты мыктап салбаса,
Айтылбайт эле бекерден.

Айтайын анда таң калба,
Акын көп өткөн жалганда.
Акырын качкан жамакчы.
Акшербет ырдай калганда,
Ал заман айтпай кыз ырын.
Аттиң ай кетти арманда.

Алымкан менен Ырыскүл,
Айтышта төгүп туруптур.
Талым, Акыш, Чата кыз,
Балкы, Шекер чыгыптыр.
Аксаткин, Сейде дагы көп,
Нөшөрлөп ырды куюптур.
Айымдардын билбесен,
Актаңдайын билип жур.

Эжеси:

Сөздөрдүн терип тазасын,
Суроону чечип жатасың.
Сурасам эми кантесиң,
Сулуудан кептин башатын.

Кыргызда сулуу көп болгон,
Көөдөнгө жагып өрт койгон.
Ыргалып баскан назына,
Ылаачын жигит бөк конгон.

Кирпиги жаадай ийилген,
Тубаса кашы чийилген.
Деги эле жалпы гүл жыты,
Деминен бир аз билинген.
Кылыктуу таштап кадамын,
Абага сүзүп киринген.
Ак куудай мойну, ай алкым,
Атайсың азыр кимин сен.

Ала-Тоодо басты деп,
Аркар төшүн жакшы төк.
Өткөндү эле эстебей,
Өлкөдө барын айтып өт.
Ошонун куту сүйүнсүн,
Оозуңдан чыкса татты кеп.

Келбеттүү, кымча белдүүсүн,
Керемет ырдал эргиткин.
Кыргыз кыз кандај жалпы эле,
Ырга кошуп черт сиңдим.
Чечмелеп өтчү ойлонбой,
Чечендингиң эл билсин.

Сиңдиси:

Эсиме түшө калганын,
Эжеке тыңда сайрайын.
Ак Мөөр, Үкөй, Көксулуу,
Алардын оку дастанын.
Бүбүсара, Алымкан,
Билсин деп сизге айтамын.
Таттыбыү, Арзыкан,
Тарыхта болгон тактагын.
Сүрөттөп өзүң өткөндөй,
Булардын баары накта айым.

Таланты сулуу бир далай,
Таланттан өткөн Зуура бар.
Сабира жана Кайыргүл,
Гүлсара, азыр Мира бар.
Дарыйка менен Самара,
Алар,
Кылымдар бою ырдалар.

Кыргыздын кызын сиз тактап,
Айт дедиңиз ырдал бат.
Кызы бар кыргыз бактылуу,

Кыздуу үйдө кыл жатпайт.
Көрүнгөнгө жарылып,
Күлө бербейт ырсактап.
Кантели азыр кээ бири,
Кареги жүрөт чылпактап.
Бир кумалак айынан,
Биз турабыз ыйлактап.
Эжени көрүп, синди өсөт,
Үлгү берсөнз сиз баштап.
Апа болчулар кубанып,
Анда эле гүлдөп турган чак.

Эжеси:

Түшүмдүү минтип синди өсөт,
Түрмөгүн ырдын түрдөтөт.
Акылы тетик сендей кыз,
Ата-энесин гүлдөтөт.
Бир жаңылбай чечтиң го,
Берсем да суроо түймөлөп.
Эжендин тилин буудун да,
Эңип кеттиң бул кезек.
Бакытың баштан кетпесин,
Атыңды атап жар салам,
Алтындай кыз бар бизде – деп.

1-сентябрь, 2006-жыл.



АЙДАРААЛЫ ЖӨРГӨЛӨКТҮ ЭСКЕРИП

*Чоң атам Конокбай уулу Абдраим (Кунас) чоң
энем Абдылда кызы Абианын жаркын элестерине
арнаймын.*

Ала-Тоо Кара-Буурасы,
Аралап көрсөң сыр катат.
Айтылуу анда Жети-Тер,
Аскасы көк муз жылгаяж.
Аталар баскан жайллоолор,
Атайын санап кыскараак.

Баарысынан ылдый жер,
Башталганы Кыргый-Төр.
Экинчисин Чийли дейт,
Ээрчишип жүргөн кийик мол.
Ары еткөндө Саячак,
Ак илбирс баккан бийик бел.

Төө еркөч өндүү көп жери,
Төртүнчү төрү Көк-Секи.
Кийинки Казы-Төрүнүн,
Килемдей сайма көк бети.
Булутка тийген Жайллоо-Төр,
Буралат бутка чөптөрү.

Жетинчи төрү Кууганды,
Жер борборун камтыган.
Жараткан жаратылышын,
Жасаган анда жалпыдан.
Кар кийген зоока түбүндө,
Гүл жыты урат аңкыган.
Көзү мен төрдүн дегенсип,
Оргуса булак астынан.
Тоо күүсү болуп дайрасы,
Токтобой чертет ташты улам.

Аталган ушул төрлөрүм,
Айтпасаң дагы көргөнүң.
Ак бешик болуп кыргызды,
Алпачеп багып термедиң.
Теңирден берки адамга,
Тендешсиз болду әмгегиң.

Санжыра түпкү булагы,
Саруудан Қенек бил аны.
Күркүрөп баатыр жараган,
Күркүрөө экен туягы.
Алғырдан Бекман төрөлүп,
Арбыган мында уясы.
Кечэеки ошол элди айтам,
Кетсе да кылым убагы.

Кызыгы кылга байланган,
Кыйыны күүнү чалгандан.
Кыскарткан тилин даткасы,
Кыйналып өткөн жалгандан.
Кысылган тагдыр эрди айтам,
Кыйчалыш жашап чайналган.

Чонду менен Сартбайдын,
Замандашы кайраның.
Эшмамбет, Коргоол, Нурмолдо,
Катарлашын айтайын,
Уламыш кылбай эмесе,
Улайын сөздүн ар жагын.

Кара-Буура өр келет,
Калың көч барат өйдөлөп.
Кыркма сакал, кызыл өң
Кызыктуу сөздөн термелеп,
Комузга колун ойнотот
Комуз-кол бирдей терде деп.
Кемпирден качып дөңгөлөп,

Келин-кыз жакка жөрмөлөп.
«Қөнчү» – деп барып жабышса,
Көргөндөр күлөт «өлбөлөп»,
Каткыртат әлди ошентип,
Бердишүкүр түягы
Айдааалы Жөргөлөк.

Айтылуу кооз Жети-Төр,
Алкымдал барып токтошот.
Чөк түшүрүп төөлөрүн,
Чөбүнө жылкы оттотот.
Бассын тер дешип ээр албай,
Басмайылдар баш көёт.
Эс алгыча малдары,
Эл уй мүйүз топтолот.
Ырдатканы Айдакең,
Ырга күлкү коштолот.
Көңтөрүп кийген тебетей,
Төбөдөн жонго жорголоп.
Бошбай колдор комуздан,
Баш кийим белди ортолоп.
Чычанга чейин жеткизип,
Бүгүлгөн бойдан ойдолоп.
Жолуна кайра түшкүн – деп,
Жогору көздөй жойлотот.
Тебетей түшпөй калтырап,
Төбөгө кайтып орнолот.
Эл-журту ыкшып куласа,
Эргулун жалгыз мостоёт.
Боорун эзип, кыйратып,
Башын чолуп томсорот.

Эс алып малы калганда,
Эл жапырт жөнөйт жолду улап.
Айдакең артта бастырып,
Акылга келип ой турат.
Кыймылга күүнү жарат – деп,

Ич дүйнөсү ой тубат.
Эргүүгө түшүп шайырың,
Элеген күүдөн соктурат.
«Көйрөң күү» атап анысын,
Көчтү көздөй обдулат.

Чу коюп көчкө жеткиче,
Чыгармасы күчөптүр.
Күлкү арнаган кыймылын,
«Көйрөң күүгө» түзөптүр.
Жупташ деп күүгө кунанын,
Жуушаң менен күзөптүр.
Кыналды эми баары – деп,
Кызыталак күү өткүр.
Кыска убакыт эргүүсүн,
Кыргый-Төр гана билеттири.

Көк-Секиге жеткенде,
Көпчүлүк дагы токтошот.
Бүркүп-бүркүп күлкү кеп,
Бүткөн бойду козго – деп.
Айдакеңди айланып,
Айылы дароо топтошот.
Кыйкырып ырчы куудулун,
Камбаркан эми колдо – деп.
Ачылыш жасап «Көйрөң күү»,
Атынан түшпөй ойнотот.

Эки ууртун сорунуп,
Эрди чормоюп ышкырып.
Курулдаган чанач – деп,
Курсагын тартса кымтынып.
Ээр кашынан оң-солго,
Эрийт кайра былтыйып.
Оңуттап аттын жалына,
Оң бутун арта ыргытып.
Кунаны дагы күлкүгө,

Күп жараашып бир кызык.
Күбө жеген жүнгө окшоп,
Куйрук-жал кеткен кыркылып.
Кубалашып манжасы
Күүнү кирет шыңгытып,
Кайран ырчы қуудулун
Каткырып кайра тултуюп.
Көз тостоюп, кол ойноп
«Кейрөң күү» турса урдуруп.
«Соктура көрчү дагы» – деп,
Сүрөө коштойт кыйкырык.
Болгон эл албай абаны,
Боору әзилсе тумчугуп.
Алда кайда бир барып,
Араңдан орнoit тынччылык.
Каз-катар элге аңгыча,
Казы-Төр жактан чуу түшүп.
Далылуу жигит ээрчитип,
Даткасы келет ыткытып.

Тигилип боз үй бүткүчө,
Күү черт дейт датка буйруп жай.
Маңызын терең сыздатып,
Манжалар эми куушпай.
Айдакем чалат алгачкы,
Армандуу күүсүн «Турумтай».
Бир чай кайнам болгондо,
Билерман өңүн бузуп жай.
Башкасын чертчи дегенсип,
Баш чайкайт сөзүн угузбай.

«Ак байбиче» шар күүсүн,
Айдатат анда Айдакем.
Абада сүзгөн аял – деп,
Атайын чертет шаң менен.
Журт башы тиктеп комузду,
Жибиген боуп аз ал немен.

Айткын дейт эми ыр кылып,
Абасыз күндү, ай менен.

Акының ырдап киргенде,
Айтыш кыйын чек коюп.
Көпчүлүк түгүл ар жакта,
Көң тартпай балдар токтолуп.
Казанда буудай күйсө да,
Келиндер кетет нес болуп.

Тапшырма эки кылбастан,
Таман асты ыр тапкан.
Билгенин кыштай кынаптыр,
Бир эт бышым тынбастан.

«Буйрукчул» көксөө канган соң,
Буюруп сүйлэйт обдула.
«Аксыда тойго чакырган,
Азыртан дароо жолду ула.
Кайышып денем ооруксуйт,
Калсаңчы менин сообума.
Салам айтып, жакшы ырдал,
Баргын – дейт, – менин ордума».

Ат – адамдын канаты,
Айдакем жолго салыптыр.
Жанына датка жигитин,
Жандоочу кылып алыштыр.
Корум таштуу Корум-Тер,
Таң аткыча ашат да.
Чак түш маалы болгондо,
Чакмактын белин басыптыр.

Сурма чыккан Чакмактан,
Өйдө өрдөп онго кайрылат.
Авлатум аска ал жерде,
Аркайып көзгө тартылат.

«Кожожаш үцкүр» түбүндө,
Коркунуч ичи каңгырап,
«Зулайканын көз жашы».
Мөңгү сууга айланып,
Мөлт-мөлт дейт анда тамчылап.
Аскадан ары ашканда,
Алаканга салғансып.
Астында турду Аксы жак.

Атына: «Чү» – деп камчы уруп,
Аш болчу жакка бастырып.
Чекчендең чертип кириптири,
Чертмекке колу маш жигит.
Ышкыбоз замат чогулат,
Ыр-күүгө жакын аксылык.
Жер жарылып кетчүдей,
Жергени капитай каткырык.
Биртке ары жакта олтурган,
Бий-булуш жерден так туруп.
Иликтеп ынтаа барышат,
Дүңгүрөп жаткан жакты угуп.
«Көйрөң күү» черткен кишини,
Көргөндө баары жактырып.

Калыс бийлер ошондо,
Кай жерден келип калдың – дейт.
Айдакең анда жооп берет,
Амансыңбы жалпың – деп.
Таластан келген ырчымын,
Даткамдан салам алғын – дейт.

Болушу собол таштаптыр,
«Тазасын сөздүн терерсиң.
Ыр чубаткан, эр болсоң,
Үч ырчы турат жеңерсиң.
Жарсаң эле жарышта,
Жарчы болуп берерсиң».

Откур кыраан Жөргөлөк,
Өзү жалгыз туруптур.
Эки ырчынын бат эле,
Эки эли тилин бууптур.
Чыйрагы эле сенсиң – деп,
Нурмодлого тийиптири.
«Укуругум» уккун – деп,
Узун ырга кириптири.

«Кокондон келген Нурмодлом,
Койкондобай тур жолдон.
Ташкенден келген Нурмодлом,
Тамтаңдабай тур жолдон.
Артымда жүргөн чобурсун,
Алдыда менмин сур жоргоң».
Капталтып койсо күлкүгө,
Каткырык турса дуу койгон.
Ыпылас сөздү айтат – деп,
Ылдыйлап кетет Нурмодлон.

Жарчы болуп Айдакең,
Жааган экен нөшөрлөп.
Эки күн өтүп той тарап,
Эсен бол эми чечен – деп.
Узатат курсант жакшылар,
Дагы бир келип кетер – деп.

Жандооч болгон жигити,
Жолдо мындай кеп курат.
Жамандап коём даткага,
Башкадан алган олжонун
Баарын бергин деп сурайт.
Жармысын берип Жөргөлөк.
Жаян ооз болбо – деп тыят.

Кең Таласка келгенде,
Баскысы келбей сылтыған.

Даткага келип жолугат,
Дардайган үйдүн сыртынан.
Кандай барып келгенин,
Калк башы сурайт ырчыдан.

Жигити озуп жооп берет,
Мени уккун башчы – деп.
Ырысы болуп кызыл тил,
Ырдаган шыгы жакшы – деп.
Обдулуп анан күү чертип,
Оңко-чоңко атты – дейт.
Беделицизди түшүрүп,
Бектерден минтип кайтты – дейт.

Датканын заары чачылат:
«Атаңдын көрү жаманым.
Жайлапсың менин баркымды,
Жашабаган арамым.
Бир жерде узун ырдасаң,
Тилинді кесип саламын.
Бергеним араң уруксат,
Ойрон болчу жалгыз күү,
Ошону гана чаласың».

Ошондон акын көп айтпай,
Оозунда ыры калып бат.
Ыдық жеп жүрөк соккону,
Жүргөн дешет чалыштап.
Арманга чөккөн акын шор,
Ал заман аттиң табышмак.

Күнгөйү Кызыл-Адырдын,
«Күйгөн-Чал» менен «Ак-Бака».
Беөт-бөөт бөксө жер,
Бөлүнгөн эки капкада.
Туюнуп өнүп-өскөн жер,
Бара албай ырдап башкага.

Угулбай чоң-чоң күүлөрүн,
Унутта кетип таптаза.
Карманып калган «Көйрөң күү»,
Карааның тураллашы.

Карыя болгон кезинде,
Калкында тойго келиптири.
Калыктын «Баскан жолунда»,
Кыска ырдайт деп бериптири.
А бирок элден сөз келип,
Оозеки бизге жетиптири.
Кара жаак кептап токтобой,
Калык чыны төгүптур.
Алым-сабак айтканда,
Айдакем катуу челиптири.

Калыктын ыры чыгып бат,
Жериңди айт деп сунуштайт.
Анда Айдакең айдатат,
Каткырып коюп күлүп шат.
«Жогору жагын сурасаң,
Үрмарал менен Күмүштак.
Төмөнкү жагы Чоң-Капка,
Адыр-адыр кызыл чап».
Узун жоопту дилгирлеп,
Уламасын дурустап.
Өзүнө собол таштаптыр,
Айтыштын көркүн кызыктап.

Токтогул түшүп арага,
Тоорушкан экен эр немен.
Торгойлор айтпай көп ырын,
Топтобой калды эл деген.
Тоо булбул, бирок баа берген,
«Өнөрлүү сендей көрбөгөм.
Өзгөчө күлкү ыр менен,
Өнөрпөз өлбөйт сен деген».

Калк сүйлөбөйт калп жерден,
Калык анда таң берген.
Кадырлашып кайткан – дейт,
Катуу кетпей ал жерден.

Жаш кезинде ырчылар,
Жандабай жүрүп өзүндү.
Шагың сынып калганда.
Шакирттериң кезикти,
Кара сөз чымыр кыскартып,
Калк айтып калды сөзүндү.

Бар болуп куудул өлбө – деп,
Баа берген кыргыз ейдөлөп.
Батасы журттун көгөртүп,
Баракта калдың Жөргөлөк.

Кыргыздын жерин кыдырып,
Кырааның өзү барбаган.
Көл, Нарын, Чүй, Ош жакка,
«Көйрөң күү», бирок таркаган.

Комузун сүйлөп кыл таккан,
Курсагың бийлеп тынбастан.
Кежирди дароо жибитип,
Кереңди дагы ырсайткан.

Бекемдеп комуз буроосун,
Булөдүң ырдын кылоосун.
Жабылса дагы жалпы ырчы,
Жандырып турдуң суроосун.

Кыйындар болду бут тоскон,
Кыска күү, бирок күч болгон.
Дүйнөдөн өттүң кыйкырып,
Сөзүндүн мизи курч бойдон.

Оң, солдо аты жүрчү әкен,
Отурган жери күлкү әкен.
Бир киши ырда десе да,
Билегин дароо түрчү әкен.
«Көйрөң күү» өлбөс белеги,
Көсөмдөн бизге мүлк әкен.

Жүрдү шайыр жанында,
Жунусаалы сурнайчы.
Өзгөчө аш-тойлордо,
Өзүң менен бир басты.

Чойбектин уулу Сооронбек,
Чоюп тарткан жел кыяк.
Әгеден келген алгачкы,
Эргүүнү койбой кулпулап,
Әэрчиidi сендей агасын,
Элпек жамак ыр курап.

Айт дегенде Айдаке,
Атай алды үлгүндү.
Алты-жети күүндөн,
Арзып тандап бир күүнү.
Акыры барып Москвадан,
Ар улут әлди дүң кылды.

Таалайың кыска кайрыкта,
Тарыхка таамай кирипсин.
Өлсөң да бул күү Москвада,
Чертилет деп билипсин.
Олуюядай ой жоруун,
Олжосу болгон улуттун,
Бүт күүлөрүң чертилбей.
Бүтөлдү көзү кудуктун.
Балдарың чала келтирген,

Бир күнү қантып унутсун.
«Көйрөң күү» жашап турганда,
Айдақем тириүү күлүксүн.

30-август, 2006.

ЖЕҢИЖОҚ

*Ала-Тоо аты өчпөс уулдарыңа,
Акындын алдыրбаган шумкарына.
Баштадым Жеңижокту дастан кылып,
Батасы тийсе экен деп урпагына.*

Билинбей мезгил ирмеми,
Биле албай кайсы жыл деги.
Бирөөгө бирөө аш берип,
Бир жарым кылым илгери.
Таасындаш ашты башкарат,
Таластын даңктуу бийлери.

Кадиктеп баарын башкара,
Кадимки чоң бий Ташкара.
Камчысын бүктөп карманып,
Кемеге жакка арбалып,
Көң жаккан көрүп баланы,
Көңүлү кирдейт арданып.

Эски доордун жарасы,
Эки колдун аласы.
Ташкаранын тууганы,
Көкөнүн улуу баласы.
Көң жактырып алпарган,
Көр турмуш салган салаасы.

Чакырып эки жигитти,
Дайындайт манап бир ишти.
Көрсөтүп сары ооз баланы,
Ушул дейт ишти иритчү.

Жүгүштуу болуп жүрбөсүн,
Чогуу ичсе суудан биз иччү.

Коноктор көрүп күлбөсүн,
Кыңк этип адам билбесин.
Кытайдын «Чоодан» уруусу,
Кырылып кетип жүрбөсүн.
Кара-Буура суусуна,
Көмөлөтө түртөсүң.
Өлбөй калса кокустан,
Өлөрчө шагыл бүркөсүң.
Өзөндүн жайык жеринен,
Өлүгүн кузгун, ит жесин.

Боор ооруп жолдон жигиттер,
Боштууп оозун сен ким – дейт.
Тумчуккан бала дем тартып,
Тууганың Өтө менмин – дейт.
Апамдын эле төркүнү,
Аксыга коё бергин – дейт.

Маңдайга тагдыр жазганын,
Мал эмессиң көргүн – деп.
Жигиттер,
Качырып иет баланы,
Кайра келсең өлдүң – деп.
Ташкара барып жооп берип,
Ташбараң кылышп келдим – деп.

Жетимсиреп жалгыз тал,
Желпип турду кашында.
Жалгыз тал менен коштошуп,
Жабыркаган жетимче
Жамагын созду акынча.
Туугандан качты ошентип,
Туурунан он беш жашында.

Кара-Буура киргенде,
Кайраты укмуш суу экен.
Шишидэй урчук ташы көп,
Шилбили деген бул өзөн.

Ажалым жетсе өлдүм – деп,
«Алла» – деп жатып кечкендир.
Айласы курган жетимдин,
Аллага үнү жеткендир.
Аман болсо бул жетим,
Алты күн мени айтат – деп,
Аккан суу алыш өткөндүр.

Ар жагында Доскайың,
Аюулар журчү төр экен.
Арыган жөө чоң адамга,
Алты күн журчү жер экен.
Ал жерден кантып өттү экен,
Алтын баш кайран деги эсен.

Аскасы бийик Миң-Теке,
Ак илбирс журчү жер эле.
Жөө кишини Тәцирим,
Жөлөгөн чыгар деги эле.
Жем кылбай көк жал бөрүгө,
Жетелеп Кыдыр Өтөнү,
Жети күн мени айтат – деп,
Жеткирсе керек Жер-Эне.

Өзөрүп жаны кыйналып,
Өзөгү гүлдөй солгондур.
«Аккан суу» ырдын башаты,
Ошондо пайда болгондур.

Кара-Арча менен аска зоо,
Карааны укмуш темир тоо.
Капаска салыш койгондур,

«Балалык» ырдын баяны,
Балким,
Ошондо пайда болгондур.

Ала-Тоо ашып өткөндө,
Айласы кетет кайрадан.
Өлбөгөн жанга себепчи,
Соодагерге жолугат.
Ош жакка малын айдаган,
Токочун алышп белинен.
Томпондогон соодагер,
Чайын сунат кайнаган.
Отура калышп жанына,
Мал айдашып барсам, – дейт,
Соодагерге жалына.

«Дүнүйө» менен «Замана»,
Дүйнөндө шамдай жангандыр.
Баарысын кийин айтам – деп,
Ошондо кендир кесилип
От алган чыгар балбан сыр.

Кара сууга жеткенде,
Кайрып малды көктөмгө,
Ажал жокко өлүм жок
Тобо дейт баштан өткөнгө.

Аскасы миздүү бычактай,
Арчасы алты кучактай.
Атагы ашкан Аксы жер,
Асылы арбын турак жай.
Ак төөнүн карды жарылып,
Береке суудай агылып,
Кара күш көктө кайрылган.
Афлатундай ыйык тоо,
Кайберен оттоп жай кылган,
Семирип жылкы шиберге,
Соорусу жара айрылган.

Өзүнөн өзү көбәйүп,
Өзөнүң кайың, тал жыйган.
Сары-Челек, Аркыт ыйык төр,
Айланам Аксы айыллындан.

Бактысына жетимдин,
Жароокерлер кабылат.
Айыга турган сыркоонун,
Дарысы чындал табылат.
Айыке кемпир таластык,
Асырап аны алыптыр.
Далычы аттуу дарыгер,
Тамырын кармап талыптыр.
Энеси бизден экен – деп,
Экөөлөп эптеп багыптыр.

Алладан жардам болгон соң,
Аладан Өтө оңолот.
Аркасында ар түрлүү,
Ак союл тактар жоголот.
Асыранды бул жетим,
Таланты өрчүп чоңоёт.

Андижандык «ичкилик»,
Жеңдүү күрмө үстүндө,
Белине жоолук түйчү экен.
«Аркалыктар» ал кезде,
Ак жакасын булайтып,
Жеңи жок кемсөл кийчү экен.
Айыке тиккен көйнөкту,
Ар дайым кийип жүрчү экен.
Жаштар оюн курушса,
Жаш Өтө ырдап турчу экен.

Бир күнү базар ортосун,
Жардаган көп эл басыптыр.

Таш-Көмүрдүк, Ақ-Суудан,
Нурмолдо ырдан жатыптыр.
«Эки дүйнө» ырына
Эл үндөбөй катыптыр.
О дүйнөнү айтканда,
Кожолор коркуп жашыптыр.

Бастырып атын ортого,
Тизгинин тартып имерет.
Саламдашып Өтө ырчы,
Суроо салып жиберет.
Атагы ашкан Нурмолдо,
Чууруган кумдай үлөнөт.
Ошондо жооп таба албай,
Оозунда ыры түгөнөт.

Каруусу жеңсиз Өтө ырчы,
Каухарын ырдын териптири.
Калк алдында Молдонун,
Катыгын чындал бериптири.
Баабедин айткан Молдону,
Баш көтөргүс кылыштыр.
Ошондо карк эл Өтөнү,
Женижок деп билиптири.

Көп мактоо сөзгө семире,
Дем кошуулуп демине.
Көңүлү түшөт бир күнү,
Көксулуу деген периге.
Куллурган жаштык алоолойт,
Кубанычы батпай териге.
Булбулдай тилин сайратып,
Жетиптири акын тецине.

Жашашып өмүр өткөнчө,
Жалындал күйүп ойноптур.

Талпынтып колго көтөрүп,
Балалуу, бирок болбоптур.

Таш жарып чыккан булактай,
Теңири аны колдоптур.
Периште менен бир жашап,
Перзенти анын болбоптур.

Аксакалдар көп айтат:
«Ырларды китең қылсам» – деп,
Казанга барган – деп айтат.
«Балам жоқту» ошондо,
Арман қылып ырдаштыр.
Таңыркап турган татарлар,
Шолоктоп эле ыйлаптыр.

Айласы кетти түгөнүп,
Арт жагы бизге бүдөмүк.
Ак куржун толо ыр кайда?
Айрылдык андан түбөлүк...

Өйдө-төмөн ар түрлүү,
Көп жылдар өтөт суу ағып.
Кадимки болуш Ташкара,
Короздонуп сыланып.
Төрт дубан элге той берет,
Атагын, даңын чыгарып.

Сулайманкул датканы,
Ээрчиң барат Жеңижок.
Жүрөк қылын чың толгон,
Чертиң барат Жеңижок.
Өрөөнүнө Таластын,
Өрчүп барат Жеңижок.

Эски дарттын жарасы,
Ырбап турат арман күү.

Жалгыз талды кучактап,
Ыйлап турат арман күү:
«Өзүндөн бутак апкелип,
Чөөлөргө турдум тап берип.
Тал да болсоң адамдан,
Артық болуп жааралган.
Сен да жетим, мен жетим,
Сенделдим сенек арамдан.
Ала болуп кетти элем,
Айыгып келдим жарамдан.
Ташкара тууган зыянкеч,
Калбады сенин ыйманың.
Байлыкка башың көмүлүп,
Адамдык атты булгадың.

Талаада жалгыз бир түп тал,
Ыйламсырап сен турсаң.
Ыйык деп сени кеспептири,
Жанашкан күндү эскерип,
Ырымда дайым көктөп жүр.

Бир кезде куулуп кетти элем,
Киндик кан тамган жеримден.
Тууруна конгон күш өндүү,
Кайрылып келдим бүгүн мен.
Айланайын Таласым,
Жети атамдын арбагы,
Жеринде сенин көмүлгөн».

Женижокко Ташкара,
Желпинип сүйлөйт башкара.
«Жерим Талас – деп ырдаپ,
Аксыдан келдиң жаш бала».
Женижок анда жооп берет,
Шаанисин бузбай шаттана.
«Тууганым туура иш кылбай,
Куулуп кеткем башкага».

Болуштун башы шылкыят,
Болгонун эстеп маскара.
Көп күнөөм болсо кечир – деп,
Жагалданат актана.
Алдына жорго тарттырат.
Үстүнө кымкан жаптырат,
Таптыrbай кынтык шап кана,
Кечиримдүү болсун – деп,
Жар чакыртат мактана.

Ошентип,
Орошон айтыш болгондо,
Эсенаман эстелет.
Биринчи жолу Жеңижок,
Эсекең менен бет келет.
Түмөндөгөн көп элден,
Туурдук шарт деп тилинет,
Ыр берметтүү кыраандар,
Ыр дайрага киринет.
Болжолу мындай чоң айтыш,
Болбогону билинет.
Өмүрүндө Эсекең,
Алдырган экен бир ирет.

Таруудай сөзүн ақындын,
Терип кетет, Жеңижок.
Ээрден түшпөс эренди,
Әңип кетет, Жеңижок.
Кайран чалдын катыгын,
Берип кетет, Жеңижок.
Чийкирээк кәэ бир суроосун,
Челип кетет, Жеңижок.
Жеңилбеген Эсенди,
Жеңип кетет, Жеңижок.

Ошондон бери билебиз,
Женижок төкмө жаранды.
Өзбек, казак, кыргызга,
Атагы толук таралды.
Оозунан ыры төгүлгөн,
Олуядай көрүнгөн,
Орошон төкмө жаралды.

Заманында Женижок,
Алдыга акын салган жок.
Жетимиш жыл тумчугуп,
Жылдызы көктө жангап жок.
Ак ийилет, сынбайт – дейт,
Тагдыры ырдын тайган жок.
Айтыштарың туу тутуп,
«Аккан сууну» ырдаган,
Азыркы,
Акындарда арман жок.

Тоо булбулу Токтогул,
Өтөгө өзү келчү экен.
Замандаш бир топ ырчылар,
Барпы, Коргоол, Эшмамбет,
Устатындай көрчү экен.

Туягың жок болсо да,
Тутунуп өзүң айткандай
Тууң сенин кыргыз эл.
Сулуулап төkkөн алты күн,
Сууң сенин кыргыз эл.
Ызааттап көмгөн өзүңдү,
Ырың сенин кыргыз эл.

Аздан жыйнап ырынды,
Асырап кыргыз тапты эле.
Акындардын арстаны
Ар улутка жакты эле,

Тобо деп кылдык буга да,
Кетелек кезде жалл өчө.
Жалпы кыргыз барында,
Жашай бер биздин алп Өтө.

Жеңижок атагы таш жарып калганда Таласка келип жашайт. Ташкара ошондо кубат. Ал эми бала курагында Жеңижокту Ташкара болуш эмес башкалар кууган деп айтылат. Дагы бир жерде Кытайташ Карабий деп да айтылып жүрөт.

Тарыхты тактап койсок жакшы болмок. Ал эми чыгарма китең булактарына таянып жазылып калды.

8-март, 2006.

БАЙДЫЛДАГА

Чебердин болгон чебери,
Кыргыздын кымбат медери.
Эстелик болдуң сүйлөбөс.
Элинде жүрбөй сен эми.
Төрөсү ырдын Байдылда,
Төрөлүп эми келеби.

Чыт курсак бала кезинде,
Турмуштун көрүп азабын.
Табигат тартуу кылган соң,
Болсомчу дедиң таза акын.
Коштотуп жамак ырынды,
Комузуң менен жашадың.

Жаралып жашоо жалганда,
Жашында жүрдүң арманда.
Жетсем деп кооз борборго,
Жомоктой болуп шаар анда.
Жанынды жеген турбайбы,
Жетимдик салаа салганда.

Анdagы сары ооз сен пенде,
Айылдан шаарга келгенде.
Алыкул, Мидин, Райкан,
Агалар жолун көргөндө.
Жамактын жайын токtotуп,
Жазма акын болдуң әл-жерге.

Чагылтып жаштык жолуңду,
«Көк-Арық» ырда берипсиң.
Көркөмдөп ырдын түрмөгүн,
Көнөктеп эле төгүпсүң.
Ыраазы болсун арбагың,
Ырымда бир аз эшиттим.

Ырларың түркүн тармактуу,
Жөнөкөй, бирок салмактуу.
Бирөөнү жатса күлдүрүп,
Опуза кәэге айбаттуу.
Чал-кемпир черин жазчу экен,
Чапкансып кытай, калмакты.

Куйкумдуу ырды курду – деп,
Күлбөстөр дагы «бырс» күлөт.
Кулагын төшөп укчу эле,
Курчтардын болду мурчу – деп.
Көпчүлүк сени сөз кылып,
Көңүлүн элдин бурчу – дейт.

Дагстан үчүн Гамзатов,
Дарысы ырдын болупсуң.
Топ жарып Пушкин, Есенин,
Токоюн жазды орустун.
А биздин бийик Байдылда,
Акыны кыргыз конуштун.

«Ак калпак» жыйнак чыкканда,
Ак калпак элиң укканда.

Улутчул дешип билбegen,
Уялбай илген кылтакка.
Кайгырып кайран керт башың,
Капалуу бастың гүлбакта.

Себеби кыргыз жигитин,
Чокудай бол деп сүрөгөн.
Ырыстуу келин-кыздарды,
Ыймандуу бол деп тилеген.
Чогулгун элим деди эле,
Чачылбай кумдай улөгөн.

Сөз менен сабап таяктай,
Сөгүштөн бейтап жадатмай.
Сары акын жаның сокку жеп,
Саргайсаң суусуз дарактай.
Жашы улуу, бирок жан курбу,
Жанында болду Саякбай.

Топтолгон эле ыр жыйнак,
Тоолордон жана тоолуктан.
Орошон ойлуу ырыңа,
Одолгон дешет оорукчан.
«Ак чыны» ырдап жигиттер,
«Бозойду» созгон жоолукчан.

Ак көңүл жаның билген соң,
«Ак моюн» билек түрүндү.
Алтындај ар бир саптарың,
Ар жерде жатып бүлүндү.
Ала албай койду бирок да,
Ата Жүрт деген сүйүүндү.

Тагдырды калчап ким билет,
Такымдап арак минди – дейт.
Көпчүлүк бөөдө айтчу эле,
Көп жылдар жазбай жүрдү – деп,

Ошондо айткан жамактар,
Жыйнаса болмок бир ките!

«Таш коргон» анда басканың,
Таш болду оордоп мас жаның.
Тубаса талант жоголбай,
Туу болуп турду саптарың.
Толуктап эгер жыйнасак,
Том жыйнак болмок айтканың.

Ашкере кылат капыстан,
Ооруну эгер жашырсаң.
Талантың күчтүү турбайбы,
Тайбастан кайра атылган.
Жашыrbай жазып болгонун,
Отчетту бердиң ашуудан.

Тууган жер суусун булкунтуп,
Тулаңын жаздың кулпунтуп.
Кой, эчки, уюн калтыrbай,
Кунанын жаздың жулкунтуп.
Ырында жүрөт көл тургай,
Тоодогу ар бир кыр жыртык.

Сүттөй ак айдын алдында,
Сүйүнү жазган Байдылда.
Биликтей күйгөн сезимди,
Билүүнү жазган Байдылда.
Кайталап окуп жатсан да,
Көрктөнөт кайра ар жылда.

Өнерүң кызыл тилинде,
Кат жаздың эле Мидинге.
Жараткан алды айла жок,
Жатасың көрдүн түбүндө.
Бүтө албай Мекен ырларын,
Бир тобу кетти тириүндө.

Эл билбейт, бирок «эл ақын»,
Әчендер жүрөт койкондоп.
Чогулуп айдал алышкан,
Чоңдордун коюн чой-чойлоп.
Жашынан элге бат сиңген,
Жазма ақын сендей болгон жок.

«Кеменгер» кәэ бир чоңдорго,
Кеч жетсе керек таланттың.
«Эл ақын» деген наамыңа,
Әлүү жыл кечтеп жанаштың.
Жүрүп бир кетип жалгандан,
Жүрөгүн калктын канаттың.

Карысаң дагы бир тынбай,
Бут сынса дагы, тил сынбай.
Калайык калкка кайрылдың,
Кадимки эле курчундай.
Айрыды, бирок Азреил,
Аярлап сени тим турбай.

Кең Таластын сырттаны,
Эр Манастын урпагы.
Жашырып сөөгүң Жер эне,
Чым менен сени күлптады.
Тоо салмак болгон ақындың,
Торко бол деймин турпагы.

Үйкашы сенсисң улуттун,
Урпактар үчүн улуксусң.
Уламыш болгон адамын,
Улутуң кантип унутсун.
Булгабай ичиш жүрөлү,
Ыр менен берген тунук сууң.

8-май, 2006.

ЛИРИКАЛАР

СЫРДУУ СҮЙҮҮ

Сүйүү деген караңгыга камалып,
Жер сыйпалоо, тапсамчы деп бир жарык.
Сүйүү деген бүт денеге тараплып,
Мастыгындан жүрүү экен ыргалып.
Сүйүү ширин түгөнбөгөн ыр болуп,
Турат экен жүрөгүндө ырдалып.
Сүйүү күчү ичибизге бук толуп,
Жүрөгүбүз жыргал кайра кыйналып.
Тириүү жашоо калбасын деп токтолуп,
Сырдуу сүйүү жатпайт тура тынч алыш.
Сезүү орган кетпеген соң жок болуп,
Сүйүү күчөйт кайра жаңы сыр салып.

1991-жыл.

ЧҮЙЛҮК КЫЗГА

Көпкө сени көрбөй калсам сагынам,
Көңүл чөгүп капа тартамabyдан.
Басып кетсең баасын билбей сезимдин,
Баарын көрөм тагдырымдын тарынан.

Арзуу күчөп, колго алдым каламды,
Атып чыккан жаздым сүйүү казалды.
Ачуу-таттуу кыйын тура махабат,
Арбап туруп ақын кылган адамды.

Кетем десем алыш сени Таласка,
Кetenчиктеп басып кеттиң заматта.
Кептин жообун тил катында берипсиң,
Кетирбейт деп мени алыш тарапка.

Ким укпасын ата-энесин, тууганын,
Кантет әлең сен өзүңчө туурасың.
Ошентсе да мен эч качан каалабайм,
Ортобузда сүйүү гүлү куурашын.

Бишкек. Жатаканада. 1991-жыл.

БИРГЕ БОЛЧУ

Сезим таза махабатка бөлөнүп,
Сен ийнime, а мен сага жөлөнүп.
Жай түнүндө олтурдук биз сүйлөшүп,
Жүректөрдөн ар кыл сырдуу сөз өнүп.
Суранарым түбөлүккө ушунтип,
Бирге болчу, көңүлүмдү көтөрүп.

Кызыккансып карап турду ай дагын,
Кыялымда айды барып кармадым.
Жылмайгансыйт экөөбүздү кубаттаап,
Жылтыраган жүзү дагы дайранын.
Билбесек да кандай биздин келечек,
Бирге болчу, күрөң көздүү жалжалым.

Күркүрөө, 1987-жыл.

ТАГДЫРЫҢ ТАЙКЫ СЕНИН ДА

Бир кезде сени сүйгөнмүн,
Бирок сен мени таштадың.
Багымдын тарын билмепмин,
Бактысы болдуң башканын.

Көркөмдүү болуп әлесин,
Көңүлдөн дале кетелек.
Каршымдан чыгып келесин,
Кайгыга салып жетелеп.

Саламдаштық, көрүштүк,
Сагынычтар таркалыш.

Сырларды айтып бөлүштүк,
Сезим сезим арналып.

Арманың сенин аныктыр,
Айтасың өмүр өткөндөй.
Алганың сени чаныптыр,
Сен мени чанып кеткендей.

Тагдырын сыры туюк сыр.
Турмушуң чұңқур тунгуюк.
Жараланған угуп сыр
Жазып койдум ыр қылып.

1995-жыл.

СЕНИ ЭСТӨӨ

Басып жүрдүм көл жәэгинде,
Калгам сенден кур болуп.
Самайм, бирок чын көөнүмдө,
Сүйүү бийи бийленип.

Көңүлүндүн жылуулугу,
Мени сага шаштырат.
Келбетиндин сулуулугу,
Көз алдыма тартылат.

Көзүң жангандың жылдыз эле,
Тартып алган адамды.
Чачың кара кундуз эле,
Ойго салган аралжы.

Кәэде мени карап калсаң,
Калар элем буйдалып.
Сүйлөчү деп қылыштансан,
Сөз таба албай қыйналып.

Кечки асман, аба таза,
Кечтик жашоо кумарын.
Түгөтө албайм ырга жаза,
Көңүлүндүн ынагын.

Катка салчым ар бир күнү,
Казалдарды ойлонуп.
Жүрөгүмдө дайым сүйүү,
Музыкасы ойнолуп.

Ал кездеги жаз күндөрүн,
Айланса дейм кайрадан.
Эргип чыккан наз үндөрүн,
Эстеп алыш жай басам.

Kirov suu сактагычы, 1994-жыл.

ЖОЛУКЧУ ЖЕР БАЙТЕРЕК

Ал мезгилде он беш жашар баламын,
Ак-Кыяга кетмен алыш барамын.
Аялдар көп, келин-кыздар, балдар көп,
Аралашып тамеки-жөөк чабамын.

Бир күну эле биздин топко кошуулуп,
Бир кыз келди сулуу жүзү созулуп.
Эс алымыш болуп жээкке олтурдум,
Эленбеген чоң кезекти токунуп.

Кайра-кайра тиктеп жатсам кайталап,
Кара тору жүзүн бурду жай карап.
Баамдасам дили таза экени
Балбылдаган жоодур көздөн байкалат.

Кетмендеги колум анда калтылдап,
Кебетем да кеткен окшойт балкылдап.
Эмне экенин өзүм билбейм, эриймин,
Эрким деле бекем болчу алдуу сак.

Эмнегедир көмөкөйүм тумчугат,
Эркин болбой денем тердейт ныксырап.
Жүрөгүм да катуу согуп жулкунат,
Жүргөнбү деп мурда ошол кыз сынап.

Мин қубулду мукам сүйүү кылдары,
Жадырады тун махабат дилбары.
Улуураактар күйүп-бышып жүрүшкөн,
Ушул тура анын кыйноо жыргалы.

Сүйүү чиркин, мынча күчтүү, мынча ынак,
Өңүң турсун түшүндө да чымчылайт.
Жалынына табындырып кетирбей,
Бир сезимге коёт экен кулпулап.

Ала качуу катуу эле элимде,
Аттиң кылча карабачы сезимге.
Үч жыл «жүрдүк», эсте элес сүртүмү,
Үй-бүлөлүү болдуң анан өзүңчө.

Атаганат, жолукчу жер жаш терек,
Айтчык эле ага сырды айтпа – деп.
Анда-санда сени эстесем аны эстейм,
Арааланбай турган чыгар байтерек?..

Бишкек.

БАЙТЕРЕК

Айыл ичи, биз он сегиз жашта элек,
Алгач сүйүү жаратты эле ал кезек.
Аруулаштар жолугуучу жай элең,
Амансыңбы, сырдаш курбум байтерек.

Отургучту жасап сенин түбүндө,
Отурчу элек жараткандын түнүндө.
Булуттардан, ай, жылдыздан бекитип,
Бутактарың күбө болгон сүйүгө.

Көп жыл өттү, эстегенде кайгырдым,
Көрөйүн деп сени атайын кайрылдым.
Эки жүрөк айрылбайт деп эч качан,
Эсиндеридир биз антташкан айлуу түн.

Билесиңби акыркы түн жорукту,
Бото көздүн досу келип жолукту.
Ала качып жеңесинин жердеши,
Аның азыр болгон деди колукту.

Көкүрөгүм кетти ошондо чайналып,
Көз тумандап араң турдум кармалып.
Жараланып жарым мүнөт ичинде,
Жаным калды тоң арманга айланып.

Кан басымы коюуланып бөгөлдү,
Кайы өгөөгө кайран жүрөк өгөлдү.
Жалооруган түр керсөтүп, жоошутуп,
Жалбырагың сылап турду төбөмдү.

Кабыгында күнгүрөнүп үн турду,
Кайрат кыл да унут дедин бул түндү.
Аяганың, сооротконуң сезгенде,
Аз да болсо бугум сыртка бүркүлдү.

Бир өзөндүн суусун ичтик байтерек,
Бир топ келбей кеткениме бар себеп.
Сөңгөгүңе кол тийгизип түшүндүм,
Сураганың, жүрдүң досум кайда деп.

Ал убакта мен да, сен да жаш кезек,
Андан берки сырымды ук айта элек.
Колуктум бар, сүйүү жанган кейибе,
Кош бол эми курдаш-сырдаш карт терек.

Чолпонбай, Тельман.
6-июнь, 2006-жыл.

АРНООЛОР



ЭНЕКЕМ

(*Энем Абдылда кызы Абиага*)

Эзилип жытtagан чекемен,
Эртерээк узадың энекем.
Эскерип, эс тартып калганда,
Эстелик ыр жазды неберең.

Буйрукка тиругү жан жеңилген,
Беш жашта өзүндөн бөлүнгөм.
Бир келип, бир кеткен тараза,
Бешене жазыптыр Тәңирден.

Күн өтүп, ай өтүп, жыл агат,
Күтпөстөн кайдадыр куланат.
Ээрчиткен жерлерин көргөндө,
Чыйрыгам, ичимден зил агат.

Оозанткан талантты сен элең.
Орошон козголгон делебем.
Түгөнгүс айтылчу жомогун,
Түбөлүк мага азық кен экен.

Кыргыздын көбейтүп катарын,
Жоош, момун жалганда жашадың.
Какшансам келбейсиң, кантейин,
Канымда, ырымда жашагын.

1995-жыл.

АТА

Атаңдан сен алсаң, тилем батаны,
Арбыйт экен жакшы иштердин катары.
Аалым болуп атырылып чыксаң да,
Айткылачы ким ойлобойт атаны.

Тердеп-кургап менин ысық-суугума,
Тентектенсем урушчу элең буулуга.
Анын баарын азыр ойлоп түшүнсөм,
Адам бол деп жүрүптурсун уулуңа.

Арбып кетти бырыштары бетиндин,
Арыктапсың майы качып әтиндін.
Аман болуп балдарыңдын төрүндө,
Ақыл айтып неберенди жетилткін.

Жұрсөм дагы ақыл менен, эс менен,
Жакшы-жаман сапаттарым текшерем.
Иштин башын баштаар кезде олтуруп,
Санат нуска лакаптарың эскерем.

Аттиң өттү балалыгым шок болуп,
Азыр болсо калган кезим токтолуп.
Ата Жүртқа калем менен сулуулап,
Ата көргөм, олтурамын ок жонуп.

2002-жыл.

АПАМА

Айдай нур төгүп турған бала-кызга,
Апанын аты улук арабызда.
Талығып күндө мени күтөт дебей,
Талаалап жүрө берчү балабыз да.

Келечеги кең деген борбордомун,
Эл катары жүрөмүн ойлонбогун.

Карааныңа окшошкон неберендин,
Кандай болот экен деп ойлоп жолун.

Көтөрүп, тогуз айы күтүп жүрүп,
Төрөгөн, берген мага сүтүн ийип.
Тумшуктууга чокутпай каастарладың,
Камчылуууга чаптыrbай чимирилип.

Кусалык көрсө катуу кыйнайт экен,
Күү турмуш баарын сонун кылбайт экен.
Күүлөгөн канат болсо капиталымда,
Күнүгө учуп барып турбайт белем.

Арадан жылдар жылат сыйдырыла,
Алланын айланкөчөк сырь тура.
Актайм деп күн-түн берген ак сүтүндү,
Апаке, балаң дале тырышууда.

Алып кубат нур жааган сүйүүңүздөн,
Амандыкты тилейбиз үйүбүздөн.
Алла узун берсин деп жашоонцузду,
Апа дайым жашарып жүрүңүз дейм.

2002-жыл.

БИРИНЧИ МУГАЛИМИМ

(*Көкөнова Күландаага*)

Жетиден жашым ашканда,
Жетелеп эжем келди эле.
Өзүмдөй көрүп жүргүн – деп,
Өзүңө эжей берди эле.
Жылмайдың кодо боюма,
Жетсемчи теңтүш элге же.
Кийинки жылды келсин – деп,
Кетирген жоксуң эмнеге.

Колумдан алсаң жетелеп,
Көпчүлүк турду таң калып.
Эң алдыңкы партаса,
Олтургуздуң алпарып.
Ал ансайын дердейем,
Артымды карап шаттанып.
Отуздай кыздар-балдарга,
Ошондо турдум мактандып.

Алиппени ачканы,
Арипти бат жаттадым.
Айтсам керек ошондо,
Алыкулдун саптарын,
Аман жүрүп алтыным,
Ақын бол – деп мактадың.
Алкаганың чын экен.
Айланып келди айтканың.

Эне тилди ачканы,
Эжелебей жаттадым.
Эптең окуп жүрчү элем,
Элдин майда дастанын.
Эсен жүрүп әр жетип,
Элдик бол – деп алкадың.
Элжиретип жүрөктү,
Эстен кетпейт айтканың.

Чымчыктый кезде тарбия,
Чыйырын өзүң салгансың.
Чынардай бол – деп билимдин,
Чырпыгын өзүң сайгансың.
Ала-Тоонун балдарын,
Агартып әлге жайгансың.
Калтырып элес артына,
Кайрылбай кетти кайран күн.

Кантели, кетти убакыт,
Калгандай суусуз гүл солуп.
Көзүмдө жашым кылгырат,
Көңүлүм кетет суз болуп.
Жылт әтип өттү ал күндөр,
Жылгадан учкан күш болуп.
Олтуруп кайра партана,
Окусам деймин кунт коюп.

Өзүнду эстеп ыр жазган,
Баягы бейбаш балаңмын.
Арадан көп жыл өтсө да,
Азыр да келет бата алгым.
Ааламда канча жан болсо,
Асылы сенсис адамдын.
Эжекем карып калсаң да,
Ырымды окуп жашаргын.

Апрель, 2006-жыл.

ЖАРЫМА

Көңүлү жүрөк айрылткан,
Көйнөгү көкмөк баркыттан.
Көпкөлөң жигит кезимди,
Көлдүк кыз болду чалкыткан.

Ажары айгүл гүлүндөй,
Алкымы айдын жүзүндөй.
Бараткан жорго сыйктуу,
Басканы жеңил билинбей.

Бук кылып ичте сырларды,
Уугуп жаным ууланды.
Атайын барып сүйлөшсөм,
Акылың тунук турбайбы.

Жалынга барып кептелип,
Жанында бастым өрттөнүп.
Өлкөмдү эле байкабай,
Өзүмдү жүрдүң текшерип.

Унутпайм такыр сени – деп,
Жолуккан сайын берилеп.
Туурума кондуң акыры,
Турпатым жакты көрүнөт.

Ачам деп менин багымды,
Ак куусу көлдүн кабылды.
Атайын учуп келгесип,
Арт жакка таштап айылды.

Кош жүрөк болуп ою түз,
Коштолуп ага тоюбуз.
Кудайдан буйрук турбайбы,
Кармашып калды колубуз.

9-май, 2006-жыл.

СҮЙМӨНКУЛ АГАНЫ ЭСКЕРИП

Желпинип учкун улан бийиктерге,
Жетимиш өнөр аз дейт жигиттерге.
Өмүрү кыска, бирок өнөрү узун,
Өлкөмдө жеткен эр бар бийик жерге.

Кишенеп алп дайрада Сүлүкара,
Кош дегенсип угулса үнү сага.
Жаш кылгырып көк ташта турганында,
Жабышкан дешет сыркоо жүзүкара.

Жылкынын сырын билген саяпкери,
Жылт этти сүрөтчүнүн калам шери.
Жыйырманчы кылымдын жылдызысың,
Жылган дебейт жалгандан адам сени.

Кыргыз өң, Сүймөнкулдун келбети эле,
Жараткан алса кайра тендечи эле.
Жүз жылда бир төрөлчү сейрек талант,
Кантели, пайда болбойт эртеси эле.

Жашай бер элестерде, ыр нугунда,
Жашай бер жашоо тасма сыйкырында.
Ким билет жарагабы, жарагабайбы,
Кинодо сендей каарман бир кылымда.

15-сентябрь, 2006-жыл.

ШАЙЛООБЕК ДУЙШЕЕВГЕ

Келтирип туруп ыргагын,
Кынаптап коюп ыр сабын.
Шар айткан оюн ортого,
Шакебиз азыр мыкты акын.

Окуса күлүп ар жерден,
Окуучу дагы таң берген.
Чоң-кичүү бирдей түшүнгөн,
Чоң жолду таптың кай ј жерден.

Көбүрүп чыгып ыр өнгөн,
Көмөкөй турса бүлөнгөн.
Коргондо калыш калба – деп,
Кошойдун эли жиберген.

Ыр менен әлди башкарды,
Ыр менен жумуш аткарды.
«Байдылда» сыйлык өзү эле,
Байкемди издеп таап алды.

7-май, 2005-жыл.

АЛИК АКИМАЛИЕВГЕ

Аликем тоонун тынары,
Аликем ойдун чырагы.
Атайлап кармап алгандай,
Артынан түшүп ыр аны.
Аягы жерде жүрсө да,
Асманда акын кыялы.

Кыйын ой келсе чыдап баш,
Кыйын го сендей кынапташ.
Тоорулган акын кантсе да,
Токтогул менен булакташ.
Ышкылуу сенден кырк эсе,
Ырларың сүрсүн узак жаш.

Айга учуп Айдай кетти, деп,
Аликем турат желбиреп.
Жылдызга барып келгендей,
Жазгандар аздыр сенчилеп.
Жүз жаштан аш деп ойчулду,
Жүрөмүн иниң мен тилем.

Алтындай ар бир терими,
Ақактай тунук сезими.
Ачыгын жазган ырында,
Ақында жүрөт эл үнү.
Атылган жебе өзүңсүн,
Аман бол ойдун генийи.

2005-жыл.

ЖАШ АКЫН МИРЛАН САМЫЙКОЖОГО

Жонуна такыр камчы ургус,
Жоргодон болоор айнылгыс.
Назарың сал деп элиме,
Нарындан келет жаш кыргыз.


Эл катар журөт бир адам,
Эр ошол көчтү улаган.
Ырысцы бөлсө жараткан,
Ыр тура сенин шыбагаң.

Канаттуу атты кармаган,
Калемге дитин арнаган.
Кара өң болсо сыртынан,
Канттай ак ичи ал балаң.

Жандүйнө козгойт тили – деп,
Жайылса мүрөк иничек.
Сезимге келген булактан,
Сен ичпей анан ким ичет.

Көпчүлүк жүгүн артынса,
Көккө учаар иним талпынса.
Көз ымдал кыздар турса да,
Көз тийбей жүрсүн алтынга.

20-июнь, 2006-жыл.



АР КЫЛ ҮРЛАР

ӨСКӨН АЙЫЛ

Сүйсалган Кара-Ойдо, Турпак-Белде,
Суктанам кичинекей мекениме.
Жай кылып ата-бабам өскөн айыл,
Жайгашкан Кызыл-Адыр әтегине.

Жаратылыш сулуулук толтургандай,
Жеринә карап туралбайм толкунданбай.
Азыр дагы сайында күүсүн чертип,
Айдааалы, Сооронбек олтургандай.

Чолпонбай, Женижоктой кулундары,
Чоңойду чоролордун тукумдары.
Тагдырдын жазмышы экен көк жалдарга,
Топурак тууган жерден буюрбады.

Убакыт учкан күштай шукшурула,
Уул-кызың уяңдан көп учту мына.
Өзүндө тарбиянын чыйыр жолу,
Өрнөгүң өбөк болсун улутуна.

1987-жыл.

АТА-БЕЙИТ

Кыргыздын кыраандары кырылганын,
Кыйла ишмер бу жалгандан сызылганын.
Кичинемде мен угуп ойлоочу элем,
Ким атса да аны ун, туз урганын.
Азыр эми так эле сезип турам,
Акыл жактан элимдин буулганын.

Билимдүүлөр кеткенсип аша кечип,
Бир заманда иштерин ката дешип.
Буйрук менен тез учуп атылган ок,
Бүркүттөрдүн жүрөгүн жара тешип.
Бир үңкүрдөн таап чыккан сөөгүңөрдү,
Биз үчүн чоң үшкүрүк Ата-Бейит.

Кыйган кезде НКВД кылтактары,
Кырды ашып чоролор урпактары.
Анда апа колунда «кара кагаз»,
Ала-Тоонун арасын курчап зары.
Алл аталар көмүлгөн көрүстөнгө,
Айтам торко болсун деп турпактары.

Арча-Бешик. 20-август, 2006-жыл.

АТАЛАРДАН БАТА АЛДЫМ

*Кош сөздүң чоң атамдан,
Колду жайып бата алгам.
Жамактаткан атамдан,
Жайып колду бата алгам.*

*Атам Болотбектин чоң атам Шейрендин (акеси)
80 жаш тоюнда, жамактап ырдаган ыры.*

Алладан буйруп жалганда,
Мен,
Арстанбек болуп калганда.
Алты миң саптуу ыр арнап,
Алты күн ырдап турганга,
Азыраак менде арманда.

Жараткан буйруп жалганда,
Мен,
Женижок болуп калганда.

Жети миң саптуу ыр арнап,
Жети күн сайрап турганга,
Жетине бербейм арманда.

Карасам артты кылчайып,
Каректе турат сыр салып.
Күркүрөө жери Кара-Ойдун,
Көк шибер сазы нур чалып.

Азыр да турат сезимде,
Ал жылдар менин эсимде.
Аскерге сизди узатып,
Айылга кайткан атакем,
Апакем экөө кечинде.

Кан кечтиң аке жашындан,
Каргашалуу согушта.
Кайгырып көзгө жаш алган,
Карындаш иниң орукта.

Бүдөмүк жылдар чубуруп,
Бүтпөстөй болуп туюлуп.
Эки эле көздөн аккан жаш,
Ээктен ылдый куюлуп.

Кыйналды ата-апалар,
Көр турмуш менен кармашып.
Ташыган-тапкан бар болсо,
Заемди салып күч менен
Согушту көздөй арнашып.

Тамеки чапкан аялдар,
Чогулса мени ырдатчу.
Кат-сабат менде жок эле,
Катыра арнап ыр жазчу.

Төрт жашар бала болсом да,
Бат эле илчим ыр сапты.
Кыйкырып ырдап берчү элем,
Жаттаткан апам ырларды.

«Сарала чымчык болоюн,
Сайрап (бир) талга коноюн.
Согушта жүргөн акемдин (мен),
Садагасы болоюн.

Өлсө экен немис, өлсө экен,
Согушту Совет жеңсе экен.
Аскерде жүргөн жан акем,
Аман -эсен келсе экен»...

Кудайдан тилеп үч убак,
Кез жаштан карек бычылат.
Кайрылбас сапар узаган,
Чоң атам, таэнем, атама,
Сала албай калдың топурак.

Энелер байкуш калдактап,
Женделер кулап тал кармап.
Көтөрүп кара кагазды,
Көпчүлүк анда зар какшап.

Урушту жеңип акыры,
Уулдары кайткан улуттун.
Эсимде калган жат болуп,
Элице келген Улуу күн.


Салаасы болот турмуштун,
Салты бар экен кыргыздын.
Сүйүнчү айткан Сайкалга,
Шапкемди алыш ыргыттым.

Келаттың айыл четинде.
Көп атчан чогуу бастырып.
Көчөнүн төмөн жагынан,
Көрүштүм аке бакырып.
Көп киши чыккан тоскону,
Көбүнөн ашып атылып.
Кудайым чындап бергенге,
Кучактап мойнуңа асылып.
Чалынып апам куласа,
Чыйылдап жаттым чакырып.

Убакыт учкан жагалмай,
Токтобой кетти шамалдай.
Чөп башы көрөт буйруса,
Чөбүрө көргөн агам бар.

Ак сакалың жайкалган,
Тиштерин сары чай салган.
Кан ордоң түптүү, тагыңда,
Карыя болдуң сый алган.

Торколуу тойдо басасыз,
Токсондон ашып жашаңыз.
Жүрмөлүү майдан ашаңыз,
Жүз жаштан ашып жашаңыз.
Болбосун такыр капаңыз,
Балдарга тийсин батаңыз.



АЛЛА ЖОЛУНА ДААВАТ

(Атайын ажыларга жолугуп, даават эстрадага же дагы бир обон чыгарып ырдаганга болбосун, ал эми ыр кылып жазып окуганга, даңазалаганга болорун тақтап туруп жаздым.)

Сураймын Аллам уруксат,
Пендеңмин даават угузмак.
Сыноого койгон өзүңсүң,
Ушунчалык Улуу зат.
Айтылып дайым жүрсө да,
Айтыш парз экен сунуштап.
Аалымга жетпейм бирок а,
Алымча жаздым дурустап.

Он сегиз миң ааламды,
Орду-орду менен кармалтты.
Илимде сырын чече алгыс,
Иреттеп кабат катмарды.
Ар бири катар кыналып,
Алладан жалгыз таркалды.
Айланы курчап бир бирин,
«Аалам» – деп аты катталды.

Биз жүргөн аалам чулгап бай,
Билинсе биртке сыр катпай.
Экинчи аалам чоңунан,
Бириңчи аалам тырмактай.
Бириңен бири ушинтип,
Чеги жок кеткен курчап бай.
Атагы ашкан кооз жер,
Ааламда күкүм турпактай.

Айланы курчап бай аалам,
Алладан жер да жай алган.
Ал жерге жууруп турпактан,

Адам ата жараган.
Алынып кабыргасынан,
Апабыз Обо жан алган.
Аларда болгон сүйүдөн,
Ааламда адам тараалган.

Көбөйсө элдер утурум,
Келди деп элчи учурун.
Адамдан тандап пайгамбар,
Айттырды сырдын учугун.
Атайлап китең жиберип,
Адалдап Адам тукумун.
Арада кызмат периште,
Аткарып турду жумушун.

Парз, милдет эмне иргеген,
Пайгамбар өткөн миңдеген.
Алладан келди жалганга,
Ақыркы «Ислам» дин деген.
Мухамед алейхи салам,
Курандын жолун бил деген.
Жакшылап окуп түшүнгөн,
Жаман жол менен жүрбөгөн.

Кеминди билбей кутурсан,
Кесирчи болсоң күт урган.
Каргышы чыгат турбайбы,
Калтырган укум-тукумдан.
Кечирет баарын бир Аллах,
Келмеге өткүн ушундан.
Келгин да жыгыл намазга,
Келечек десең мусулман.

Ақырет ақыр келүүчү,
Адал жүр дегин элинди.
Таалай бар чыны Исламда,
Тазалап турган сезимди.

Курандын жүрсөң жолунда,
Кубаттайт аалам жер үстү.
Боорукер жаша сыноодо,
Болгон соң дeneң өчүүчү.

18-иуль, 2006-жыл.

ЭСКЕ ТУШӨТ БАЛА ЧАК

Эске түшөт
Эрте туруп элеңдеп,
Жайытына койду кошот элем – деп,
Жашсың, койгун десе апам, мен эргул,
Көнбөй турчум ооздон чыгып чечен кеп.

Эске түшөт,
Эски тамдын четинде
Табабыз деп ак чөлмөктү кечинде.
Ойноп жатып отун чырпык тебелеп,
Оң бутумду тилдиргеним четинге.

Эске түшөт,
Энем жүрчү жетелеп,
Бутум десем колуна алыш көтөрөт.
Кулунум деп маңдайымдан жыттачу,
Көкүрөктөн анын баары кете элек.

Кайран күндөр,
Келбейт кайра самасак,
Жылдан -жылга алыш болуп баратат.
Көзүбүзгө жаш толтуруп эстейбиз,
Күнөөсү жок сүттөй таза бала чак.

1993-жыл.

КОМУЗУМ БАР

Коштоп жүр деп болсо эгер кенен термен,
Комузум бар Мунара эжем берген.
Өзүң гана дайыма эстеләэрсің,
Өмүрүмдө мен алган белектерден.

Карагайдан капкагы, чарасы өрүк,
Каалап кәэде чертемин «чала төгүп».
Кайрығынды таза кайрый албасам да,
Кармаганда кайран жан калат эрип.

Кылымдан жашап кыргыз эли менен,
Кыйналганда, сүйүнгөндө деми әлең.
Көктөн түшүп келгесип бул өмүргө,
Көбөйдүк го билбеген сени терең.

Москвада Атайды алкап турдун,
Муратаалы, Ыбырайга бал таттырдың.
Тоодой эле кылбастан көп талантты,
Токтогулду өлүмдөн сактаптысың.

Көлдөй чалкып ар дайым кеми толуп,
Көп жашасын жасаган сени оюп.
Үч кылың күүдөн жанбай тура берсин,
Үйүмдүн Туусу, Гимни, Герби болуп.

4-июнь, 2006жыл.

ЧЕК АРАЧЫНЫН ТҮНҮ

Капыстан кан ичкичтер чыкпасын – деп,
Калайык ызы-чууну укпасын – деп.
Жегени желим болуп турат жоокер,
Жергемдин пейили ток уктасын – деп.

Адамдын аягансып жаш баласын,
Ай дагы жарық кылат айланасын.

Ала-Тоо, ата-энем – деп турат жоокер,
Асынбай даяр кармап автоматын.

Жылдыздар кубат берип карап турат,
Жел дагы боору ооруп аяйт сылал.
Күзэттө ити менен турат жоокер,
Бир гана үкү үнүнөн кулак тунат.

Мойнуна Мекендин оор жүгүн жүктөп,
Мелжиген чек аранын чегин тиктеп.
Ичкени иirim болуп турат жоокер,
Тынчтыкта түн да бейкут өмүр сүр – деп.

13-июнь, 2006-жыл.

ӨТКӨН БИР ОКУЯ

Илгериден жомок башы ырдалат,
Илгериден урп-адатың тыңдалат.
Илгерини илип калғын уқканда.
Илгериде түгөнбөгөн сыр жатат.

Жолуктурса мендей жаман акынын,
Шейрен атам сөзүн баштайт акырын.
Кулунума тийсе экен деп пайдасы,
Кулагыма куюп турат акылын.

Чоюп сөзду олтурғанмын тыңсынып,
Чоң атамдан калды мындай сыр чыгып.
Аз да болсо жүрсө экен деп айтылып.
Азын оолак жаздым кыска ыр кылып.

Тамшанчык дейт камыш кулак айғырга,
Тору үйүрү, көбөйүптур ар жылда.
Тулпар дайым байге алып даңталып.
Түрү анын түрк элине таанылма.

Аңгычакты үйүр жылкы тапырап,
Аңыз жактан үркө качат чачырап.
Жоболондуу үнү менен күркүрөп,
Жолборс чыгып арыш кере атылат.

Тулпар тору шарт бурулуп токтоптур,
Туйлап өзүн кыраан жакка октоптур.
Жаралганы коркуш керек эле да,
Жалын болуп жаныбарым коркпоптур.

Ошол замат эки кыраан кезигет,
Оңтойлото жолборс мурун секирет.
Үйүрү үчүн, кулуну үчүн аргымак
Өмүр отун, өлүм менен өчүрөт.

Аксакалдар ооздон-оозго калтырып,
Ара-чоло кәэде жүрөт айтылып.
Азыркылар ишенбестен угабыз,
Ал мезгилден элес гана тартылып.

1996-жыл.

ФУТБОЛ

(*Футболдун дүйнөлүк кубогуна беттешүүсүн
көрүп жаткандағы ойлор.*)

Адамдар баары топтолуп,
Алтындан кубок топ коюп.
Төрө деп футбол спортто,
Төрт жылда бир соң той болуп.
Доордун чындал тынчтыгын,
Достуктун ойну ойнолуп.
Дүңгүрөп алты материк,
Дүйнөдө болсо соң жорук.
Телмирем үйдө мен кыргыз,
Телени тиктеп бойтоюп.

Улакта аттай элирип,
Уландар чуркайт керилип.
Булт этип бүйтап баратып,
Бут шиши кетсе тери илип.
Балтырым десе бирөөсү,
Башкасы кирет берилип.
Намыскөй кайран жигиттер,
Көрбөгөн өндүү жеңилип.
Көсөмү барып «гол» тепсе,
«Көргүч» мен турам семирип.

Женцилген тартса ызасын,
Женгени жайып кулачын.
«Самбаны» бийлеп жатышса,
Дүңгүрөп элден чыгат ун.
Бизбиз деп футбол өлкөсү,
Билгизет минтип кубатын.
Той болду дешип күйөрман,
«Толкундун» жасайт кыраатын.
Аттиң ай, бирок айтылбайт,
Ала-Тоом сенин урааның.

Теңсинбей топту тоголок,
Тердешке бизде чоло жок.
Кыйкырып турган үйүндө,
Кыргызым качан оңолот?
Дүң кылышп чыкчу күн кайды?
Дүйнөгө биз да оболоп,
Утуучу дүйнө «кубогун»,
Убагың билем боло элек.
Талпынса жаштар деп жүрөм,
Тамактан мен да тоё жеп.

21-июнь, 2006ж.

СЫНЧЫ ЭКЕН

Көкүлү тыкан шүйүлгөн,
Куйругу кыска түйүлгөн.
Кырк ашык атты жайдактап,
Кылыштай балдар чимирген.
Кызытып бир аз туйлатып,
Кыя өтпөй, бирок чийинден.
Күтүшүп бата байгеде,
Күлүктөр турду тизилген.

Кулагы камыш кыйгандай,
Куу башы кууш кумгандай.
Көмкөргөн казан соорусу,
Көкүрөк чынжыр жулгандай.
Кынтыксыз тунук таягын,
Кыт кылып эле куйгандай.
Кыйындан кыйын кыркы тең,
Кырк чоро минген тулпардай.

Арада бир чал турду эле,
Аттарды сынап кирди эле.
Алжыган деди «бирөөлөр»,
Аныгын таап сүйлөсө.
Аңгыча бата берилип,
Атылды аттар дүрбөлө.
Алдыда жээрде келет – деп,
Аксакал айтты бирдеме...

Карыя дагы тынч турбай,
Катарын созду сыр кылбай.
Кийинки келер чабдардын,
Кыймылын берди кыргыйдай.
Куйрук улаш чабдарга,
Кашканы айтты жылгындай.
Кайрандар учуп келгенче,
Какшанып жатты бир тынбай.

Токмоктоп уруп жеримди,
Топ жылкы анда көрүндү.
Токтобойм бүгүн дегенсип,
Тобунан үч ат бөлүндү.
Тостойгон элге томук чал,
Толубай болуп сезилди.
Тайраңдап жаткан «бирөөлөр»,
Таш тиштеп минтип жеңилди.

24-май, 2006-жыл.

КЫРГЫЗ ТАЙГАНЫ

Тоготпогон кырды, жонду, бийикти,
Тобу менен камап көнгөн кийикти.
Туулгандан төрт аягы төп келген,
Туйбаганмын шарт бурулгуч күлүктү.

Көргүч, уккуч, too артынан жыт билет,
Көрсө сени аюу токтойт күркүрөп.
Аркарлар да тушалат дейт арбалып,
Алыс жактан кумайык ит үрдү – деп.

Шакек куйрук, чарчабасы айбандын,
Таманында жүнү болот тайгандын.
Бели тегиз, узун тумшук, кайчы тиши,
Ичке, бирок тарамыштуу балбансың.

Таза кандуу табамын деп ар жерден,
Тунуктарын билет дароо ар мерген.
Доор карыткан кыйышпасы кыргыздын,
Достугуна Манас атам баа берген.

23-май, 2006-жыл.

ДАРЫЯГА КАЙРЫЛУУ

Күнөсү тоого жайыла,
Күн жебе атса сайыла.
Күзөтүм менин бүттү – деп,
Күрткү кар эрийт жарыла.
Күкүктөп анан жарагалат,
Күркүрөп аккан дарыя.

Карыя акыл акканы,
Комуздун күүсү какканы.
Энедей тунук агымы,
Эралар тарых басканы.
Боордошу болсо жер шары,
Боёгу өндөш асманы.

Курч жигиттей жулкунат,
Кутуруп ойноп булкунат.
Көк бүлөө ташты тазалап,
Көбүгү чыгат буркурап.
Кыз төшүндөй толкуну,
Кылыктуу болуп бултуят.

Алты кургакта агыла,
Адамдын бүткөн багына.
Деги эле жазып түгөткүс,
Дем берген жашоо шарына.
Кыбыраткан дүйнөнү,
Кызматың сенин дарыя.

Түркүн эл тирлик сабына,
Түркөгү болдуң дайыма.
Суу өмүр берген нугуцан,
Сураныч чарчап байыба.
Эгемден келген өзүңсүң,
Электр берген дарыя.

10-сентябрь, 2006-жыл.

ЫСЫК-КӨЛ

Ысык-Көл келиштирип шоокумуңду.
Алыкул жазган сенин толкунуңду.
Ақындар калтырбастан айткан әкен,
Ак куу, суу, балык, чардақ, тоо, кумунду.

Бар әкен көрсө күчтүү касиетин,
Барганда көркөмүңө баш иемин.
Эргитип, чын сүйүүнүн жебесиндей,
Толтосун жүрөгүмдүн жарып өттүң.

Жел тийсе конур добуш үн салгансып,
Чыбырың бизди карап кылчайгансыйт.
Бошотуп муунуңду Карамолдо,
Боздотуп «Көкөй кести» күү чалгансыйт.

Шамалга көтөрүлүп кайра чалкып,
Шарылдал жээкти көздөй канат талпып.
Баарына кайыл болуп Саякбайдын,
Байгеде Тайторусу бараткансыйт.

Түндөсү түнөп жылдыз коюнуңа,
Түн бою сыр айтышып отурууда.
Таң атса күндүн нуру саламдашып,
Ар күнү көк жүзүңө жолугууда.

Ысык-Көл бүт дүйнөлүк сыйдын жери,
Ысык-Көл ақындарга ырдын кени.
Ысык-Көл жараткандын керемети,
Ысык-Көл кыргыз элдин сыймык көлү.

10-май, 2006-жыл.

КОЖОМКУЛ АЗЫР БОЛГОНДО

Чоң атаң Самак биринчи,
Өз атаң Каба кийинки.
Үчилтик эпос сыйктуу,
Кожомкул дагы сүйүннүү.

Кылымдын күчтүү балбаны,
Кыргыздын кетип кайраны.
Кыр ашкан атты көтөрүп,
Кыйындар азыр калбады.

Саз жерге төөлөр чалынса,
Өркөчкө чейин малынса.
Бир тартып жерден сууруган,
Болбоптур башка тарыхта.

Жол тосуп күрөш-эншиштен,
Жок экен сени жеңишкен.
Байкабай тийген манжацан,
Балбандар кулап эки-үчтөн.

Жаралсаң азыр кокустан,
Чыкмаксың күрөш, бокстан.
Дүйнөдө болгон дөөлөрдү,
Бир кыргыз жүрмөк чочуткан.

Алп деген атың жар салып,
Атагың кетмек таш жарып.
Кожоке дешип Тайсондор,
Кошмо штат турмак таң калып.

Уламыш ти्रүү аталып,
Украин күтмөк жасанып.
Киндик кан тамган жердеш – деп,
Кличколор жүрмөк бата алыш.

Орустар кел деп кат жазып,
Карелин чуркап кат ташып.
Күн жүздүү желең үкмүш – деп,
Кытайлар турмак мактاشып.

Алптардын алпы бул эр – деп,
Ансыз да дүйнө билер – деп.
Олимпиадага чакыrbай,
Орденди берип жибермек.

Кочкорду мыкчып өлтүрүп,
Кошоктоп жүрсө Бөлтүрүк.
Гиганты көп деп әлимди,
Гиннеске жазмак көпчүлүк.

Бош жериң әлим толоттур,
Болду эле, дагы болоттур.
Төрөлүп турчу кыргыздан,
Төрөлсө экен Кожомкул.

20-май, 2006-жыл.

АЛА-ТОО

Ала-Тоо кыргыз мекени,
Ааламда сендей жок чыгар.
Илгерки үйү әлимдин,
Ичинде колот-коқтулар.

Мал-жанга тынч деп Ала-Тоо,
Манжууну сүрүп калкымдан.
Мамлекет куруп өзүнчө,
Манас шер бизге калтырган.

Арстаның дүйнө салганда.
Ала-Тоо өзүң коргодуң.
Асырап турдуң кулатпай,
Айкөлдүн түзгөн коргонун.

Кыргызым түшпөй тегизге,
Конушуң болуп аска жай.
Моло таш турса бекитип,
Монголдор өттү байкабай.

Түзүңдү басып үч кылым,
Түп-тамыр жоё албады.
Айланып сени жүргөн соң,
Атабыз Манас арбагы.

Кылымдал канча суу акты,
Кыймылсыз болуп сен турун.
Кыйратып кырың жазсак да,
Кызматың жазыш эң кыйын.

Булуттар сага жолукса,
Бул дагы курчтун бири деп,
Мизине тийип тирилет,
Мине албай жара тилинет.

Капталдан бекер өткөрбөй,
Калк камын көрүп белендеп.
Эмесиң суусун калтыrbай,
Эгинге жазда берем – деп.

Булуттар буусу суунун – дейт,
Байланыш тура ай-аalam.
Эстебес айткан суу өмүр,
Мөңгүндөн барып жараган.

Суу болуп тердеп ак карың,
Аралайт сугат жактарын.
Ала-Тоом сенин мөңгүндөн,
Адамдар алат ак нанын.

Жети күн тынбай нөшөрлөп,
Жеңижок айткан аккан суу.

Жамактын башын байкасак,
Жаралып сенден жатпайбы.

Ылдыйда отун кенинди,
Ыкчамдап казып көмүрдү,
Суу ысық чыгып турсун – деп,
Сулуулайт адам өмүрдү.

Кабагын бүркөп түрүлүп,
Каптаса түтүн караңғы,
Үп болуп кетти шаарым – деп,
Үйлөйсүң таза абаңды.

Айга да аты жүгүргөн,
Айланса болот илимден.
Ала-Тоом алып өзүндөн,
Ак көйнөк үйлөр кийинген.

Иштесе адам чамынып,
Илимдин өскөн жолунда.
Чарчаган кезде эс альш,
Чабышат курорт, корумга.

Аралап барып асканды,
Арылсын дешип шайтанды.
Арчаңды кесип кургатып,
Аластап үйүн жатпайбы.

Аллага колун созгонсуп,
Асманга зоока тирелет.
Аныгын ченеп толуктап,
Альпинист дале бүтө элек.

Көк асман менин досум – деп,
Көкүрөк кере чиленет.
Күмүшүали арбын – деп,
Күрөкчөн жүрөт геолог.

Өгүнкү эле кылымда,
Өйдөгө чыгып нетем – деп,
Элигин чаарчык ээрчитип,
Этегин жүргөн мекендер.

Берениң кара бүркүтүң,
Белинде кылып тирлигин.
Аюу, суур жүргөн ортоңдо,
Аңдышып коюп бир бириң.

Балдарың кени көп дешип,
Байкабай кәэде баркынды.
Кашайтып көзүң оюшат,
Казылап тапса алтынды.

Апчыма тиштүү бульдозер,
Айгайды салса күркүрөп.
Аркарлар көзү алайып,
Аскага качты дүркүрөп.

Чочулап чыккан добуштан,
Чок көздүү илбирс тарланып,
Чочоюп ары кете албай
Чокунду калды айланып.

Кулжалар турса корголоп,
Калктын да камын ойло – деп,
Кастарлап турдуң малынды,
Кайберен каргап койбо – деп.

Көөдөнүн тосот Ала-Тоо,
Көп көргөн кыргыз шорду – деп.
Өлкөбүз байып дүйнөдө,
Өнүгүп кетсең болду – деп.

Кайылмын элим дегенсип,
Кайрадан койнуң ачасың.

Батырып баарын ичиңе,
Бапестеп келе жатасың.

Адамдар өтөт дүйнөдөн,
А сени Тәцир жылгызбай
Аркайып карап турасың,
Ак калпак кийген кыргыздай.

Айланам сенден Ала-Тоо,
Ата-эне болдуң калкыма.
Кылымдал сени жердеген,
Кыргыздын багы бар тура.

6-май, 2006-жыл.

ҮЗҮЛБӨГӨН ҮМҮТ

Ыр сүңгүп кирип ақылга,
Ыр жаздым он үч жашымда.
Ырдадым тоодо, токайдо,
Ырдадым булак башында.

Кыялым менен кырды аштым,
Кыргызым бир топ ыр жаздым.
Ыр менен уктап ойгонуп,
Ыр менен дайым бир бастым.

Қатары күчөп күнүгө,
Казалдар кирсе түшүмө.
Толгонуп калем кармадым,
Томуктай кездे кичине.

Жашымда жазсам чийкирээк,
Студент болдум ыр бүлөп.
Күндүзү окуп сабакты,
Түндөсү жаздым үргүлөп.

Бапырап каттап арага,
Балдар көп жатаканада.
Бапестеп жыйган барактар,
Жок болуп чыкты арада.


Сегиз жыл жыйган жоголсо,
Солк этип жүрөк ошондо.
Андагы издөө күндөрүм,
Айланып жүрдү «топонго».

Эзелки түрмөк калган жок,
Эстеймин, бирок айлам жок.
Денгээли төмөн болсо да,
Деги эле тапсам арман жок.

Бар болсоң эгер катылып,
Берилбей жүрсөң жашынып.
Телмиртпей жалган үмүттү,
Тез келсең боло шашылып.

6-сентябрь, 2006-жыл.





МУКАМ ЎН

2011



ПОЭМА, АЙТЫШ, ДАСТАНДАР



МУҚАМ ҮН

(*Кыргыздын кымбат кызы, эжебиз*

Д. Жалгасыновага арналат)

I

Көркөмдүү сөздүн салмагын,
Көрсөтүп турган ар дайым.
Толкуткан ички дүйнөнү,
Токутуп ырдын чарбагын.
Ташыркап калсам такалап,
Таптырган кептин таамайын.
Үзүрун берген устатка,
Үзүндү бир аз арнайын.

Жамакчы деле эмесмин,
Жамактап ийген бай ырды.
Жандуйнөм, бирок шар ырды,
Жазгын деп ичтен жаңырды.
Кээ жери кетсе чийкирээк,
Кечиргин, эже, тайынды.
Аралаш жүргөн өндөнүп,
Анда айтам уккандарымды.

Кан күйгөн согуш аяктап,
Кайран эл, бирок кыйналып.
Каатчыл заман кез экен,
Кайғыга көбү чырмалып.
Кайратын айтып өзүнө,
Калкым ай белди курчанып.

Кайра эле эмгек майданга,
Кажыбай кирет чыйралып.

«Ак-Кыя» менен «Кара-Сай»,
Сокого алгач тилинген.
Ал жерде чаап тамеки,
Аялдар билек түрүнгөн.
Башкарма келип аңгыча,
«Кыйынсың кимиң-кимиңден,
Биринчи чыккан жөөгүнөн,
Байге ал – деди – бүгүн сен».

Аялдар жана жаш балдар.
Ансайын бат-бат чабышып.
Аягы алыс жөөктөрдө,
Аянбай жөнөйт жарышып.
Кәэ бири бир аз эс алса,
Кетменге колу карышып.
Он эки жашар сары кыз,
Обдулуп барат каны ысып.

Чайыттай күнгө туурулуп,
Чарчаса көбү куурулуп.
Биринчи болуп намыскөй,
Сары кыз чыгат суурулуп.
Калгандар артта байгеден,
Калл эле токтоп суу жутуп.
Алаксып калдык дегенсип,
Арандан келет буулугуп.

Байгесин алып үйүнө,
Баратса анан кыз ырдап.
Булбулуң сайрап үн кошуп,
Булак күү чертет шырылдап.
Аргендей кыз, күш, табигат,
Айкалса минтип үч ыргак.
Аларга болуп кайырма,
Чымчыктар коштоп чырылдайт.

Көчөгө келип калганда,
Дүкөнгө кирет элеңдеп.
Байгеден алган тыйынга,
Бал токоч, таттуу жесем – дейт.
Токтоолук кылып бирок да,
Токтотуп акыл тереңдеп.
Оймокту алат белендей,
Апама белек берем – деп.

Астана аттап киргенде,
Апасын барып кучактап.
Алгачкы белек сизге – деп,
Арноосун сунат ызааттап.
Сөөмөйү күмүш уз эне,
Сөз таппай бошоп бышактап.
Карманып, аарчып көз жашын,
Кайратын жыйнап муну айтат:

«Балекет басып өлкөнү,
Батыштан түшкөн чагылган.
Алты жүз ашык азамат,
Аттанган биздин айылдан.
Төрт жүздөй кайтпай, атаң да,
Капканга анда чабылган.
Көрсө деп азыр Артымбай,
Кайыша түштү кабыргам.

Жердин жарымын кул кылып,
Жайлап кирген ал согуш.
Титиретип адамды,
Жалмап кирген ал согуш.
Азалуу кылып тагдырыды,
Байлап кирген ал согуш.
Азап менен мун-зарга,
Айдал кирген ал согуш.

Ай, күнүм кызым ак алтын,
Ардагы сенсиң апаңдын.
Ақылың бышып калганга,
Азыраак бошоп жаш алдым.
Азапка көнгөн курган жан,
Айталбай саамга такалдым.
Асти эле көрбөй жамандық,
Асылым эми бата алғын.

Кыз да болсоң Дарыйка,
Артында калдың атанын.
Узун болуп өмүрүң,
Улуу иштерди жасагын.
Бакытың тайбай башыңдан,
Бакубат кенен жашагын.
Алакан жай да, кабылда
Апаңдын ушул батасын».

Атадан ал кыз жеке эле,
Алтынга, бирок тете эле.
Каргаша согуш атасын,
Кайрыбай койду кече эле.
Аттиң ай, бири кем дүйнө,
Арманы арбын өтө эле.
Аргасыз көнгөн тагдырга,
Андайлар анда көп эле.

Бир орус кемпир сай жакта,
Ал кезде жалгыз жан багат.
Апасы менен Дарыйка,
Боор ооруп каймак алпарат.
Патефон деген немени,
Секелек көрүп таң калат.
Бураса жеңил ыргакты,
Бул укмуш дароо аткарат.

Кайтканда үйгө жол катар,
Кана, эми сынап берчи – деп.
Жаңы эле уккан обонду,
Дарыйка таамай келтириет.
Дал өзү болуп калганын,
Апасы айтат делбиреп,
Берекем сага талантты,
Берген дейт Аллам энчилеп.

Тубаса шыгы бар кыздын,
Тула боюн ыр басат.
Обондуу эми чыгарма,
Орошон оюн туйлатат.
«Сайрагын сары чымчык» – деп,
Коңшулар күндө ырдатат.
Ошентип өсөт короодо,
Сармерден менен бул талант.

Коёндой окшош күн кетип,
Ай артта калып, жыл көчүп,
Бой тартат сулуу Дарыйка,
Билими менен бирге өсүп.
Бүркүттөй өткүр уландар,
Бир көрсөк дешип сүйлөшүп.
Бек болуп кантип жагыштын,
Белегин камдайт түрлөтүп.

Мергенчи менмин дегени,
Кыргоолдон жасап кеп берет.
Бакчачы болгон немеси,
Гүл сунат андан эртелеп.
Арманда дагы башкасы,
Айта албайт сырын бетме-бет.
Жаштыктын оту кыйын да,
Жалыны жатса эркелеп.

Ал кезде ширин Дарыйка,
Акак тиш, нур жүз суйкайып.
Үйгөңсүп Теңир баарысын,
Үнү кооз дешип мынчалык.
«Күркүрөө» әли кечте эле,
Күмүшайдын үйүн курчашып.
Кызыңды ырдат чарчадык,
Угалы дешет тынч алып.

Тубаса мукам Дарыйка,
Туугандын көөнүн калтыrbай.
Сахнага чыгып жаткансып,
Секиге чыгат тартынбай.
Кумарын әлдин кандырып,
Кубулжуп турса жаркылдай.
Ыраазы болот баарысы,
Ырчыбыз бар деп алтындай.

Дарыйка өскөн айылдын,
Чечени арбын жер эле.
Жамакчы, күүчү, обончу
Жамаатка бир топ дем эле.
Оозеки әлдик чыгарма,
Ошолор түзгөн деги эле.
Берем деп кызга үн жагын,
Берген бейм берен Жер эне.

Канжардай учтуу асканы,
Кармаган мөңгү жалтырайт.
Ак куудан аппак Улуу кар,
Аз-аздан эрийт тамчылап.
Этектен булак кошуулуп,
Ээ бербес дайра алп чыгат.
А балким, үндү бергендир,
Аккан суу баары жалпылап.

Аяктаپ айыл мектебин,
Аруу кыз бир күн эне – деп.
Алысса барып окууга,
Акылын салып көнешет.
Апасы анда кеп айтат:
«Билимде азыр келечек,
Насыят сөзүм кенч сага,
Насибиң тартса жөнө» – дейт.

Узатат анан энеке,
Узакка жоолук булгалай.
Унаага түшкөн Дарыйка,
Умсунуп тиктеп бир далай.
Апасы, айылы көрүнбөй,
Калганда күйүт куйкалай.
Акырын сүртүп көз жашын,
Азыраак минтип ырдады ай:

«Кызгалдак чөбүн кеччү элем,
Кымыздык, ышкын терчи элем.
Кылчактаپ турам кете албай,
Кызыл кум куйган жер сенен.
Эстесем әлди киндиктеш,
Эки анжы болуп теңселем.
А бирок аалам кең дешет,
Алайын билим мен терең.

Чалгынчы күштай кыраакы,
Чарчабай канат күүлөйүн.
Аздектеп баккан апамдын,
Ак сүтүн актоо милдетим.
Кан Манас атам жылоолоп,
Талантты тартып сүйрөйүн.
Өзгөртүп азыр оюмду,
Өкүнүп кийин жүрбөйүн.

Өргүп жаткан төрт түлүк,
Өзөнүң менен эсен бол.
Гүл жапкан белес Қара-Ой,
Төшөгүң менен эсен бол.
Жүүшабас ак жал толкуну,
Жүунган көлүм эсен бол.
«Кончужок» уруу тамчың мен,
Туулган әлим эсен бол.

Жыш бадал булуң «Кара-Суу»,
Жылгаң түгөл аман тур.
Кызыл-Адыр мизи курч,
Кыркаң түгөл аман тур.
Манас, Бакай әгиз тоо,
Мал түгөлүң аман тур.
Токою толо чылк жемиш,
Тал түгөлүң аман тур.

Апчыган көкту Ала-Тоо,
Алпың менен эсен тур.
Караталдан төрт бала,
Калкың менен эсен тур.
Сактап келген бабалар,
Салтың менен эсен тур.
Жандан артык кең Талас,
Жалпың менен эсен тур».

Жеткенде Фрунзе калаага,
Жомоктой болуп сезилет.
Шурудай окшош тизилген,
Көп кабат үйлөр кезигет.
Тилинип майда тамчылар,
Тик өйдө фонтан себилет.
Жаш кыздын жумшак жүрөгү,
Жактырып баарын эзилет.

Музыка окуу жайына,
Текшерүү анан тапшырат.
Өзүнө өзү негедир,
Ишенбей бир аз аптыгат.
Анткени ага олуттуу,
Алгачкы эле ал сынак.
Такалбай, бирок так сүйлөп,
Татыктуу бааны алып чыгат.

Бир күнү аваз устаттар,
Кароо сынак өткөрөт.
Жогорку борбор Москвага,
Жолдомо берер кез келет.
Өнөрлүү бир топ болсо да,
Сыноодо көбү четтелет.
Опера жактан барбы – деп,
Калыстар дыкат текшерет.

Кезеги келип Дарыйка,
Мукамдуу үнүн созгондо.
Сейрек үн экен үнү – деп,
Жалпысы алат колдоого.
Ишенич менен эми кыз,
Кол булгап кыргыз тоолорго.
Айылдан кеткен алыссы,
Аттанат билим чоң жолго.

03.06.08. Чолпонбай айылы.

II

Түркүн-түрлүү жолу бар,
Сыры көп турмуш мектеби.
Жашоодо үч-төрт келет – дейт,
Бак деген кечпи, эртеби.
Моюбай окуйт Дарыйка,

Нотага толуп дептери.
Дем болуп жүрөт кол бошто,
Кошо ала кеткен чертмеги.

Студенттик күндөр ай,
Бирде ач, бирде ток болуп.
Ашканы жатаканада,
Картошка, шорпо, борш болуп.
Бышырган кыздар кароосуз,
Бөлмөгө кетсе топтолуп.
Тийишип кыргыз жигиттер,
«Уурдачы» экен оштонуп.

Бир күнү эле картошка,
Жоголот кыздар буулаган.
Чырылдап жатса курбулар,
Бир жигит чыгат туурадан.
Керилип анан кеп айтат:
«Таанышыш үчүн уурдагам,
Жүргүлө биздин бөлмөгө,
Торт менен күнөөм жууп алам».

Эзелтен бери кыргыздын,
Отуруш куруу салты улук.
Таанышкан жаштар каткырып,
Такмазалар айтылып.
Башкаларга байкатпай,
Сезимтал, жалын жашчылык.
Жайлообек менен Дарыйка,
Бир бириң тиктейт жактырып.

Чагылып табы сезимге,
Чабуулун коюп ак сүйүү.
Энчиси күчтүү маҳабат,
Ээ бербей жүрөк аркылуу.

Гүлбакта эми гүл болуп,
Ээрчишип жигит, жаш сулуу.
Кечирет далай кечтерди,
Керемет, шербет, бактылуу.

Эс алууга кыз-жигит,
Келишет Чүйдүн бооруна.
Жайлообекке жар болуп,
Дарыйка барды ордуна.
Апасы кыздын баш болуп,
Таластан келди топ куда.
Жарашыкуу үлпөт той,
Каадасын кылыш толтура.

Беш жылы бирге окушуп,
Дипломдорун колго алып.
Москвадан келип Фрунзеге,
Кесипке мында жол салып.
Операда ырдашты,
Багыты туура болду анык.
Элине сыймык жаратып,
Эмгектен тапты зор бакыт.

Татына аруу дүйнөсү,
Таалими үлгү кенч эже.
Адамдык асыл сапатын,
Камтысам батпайт термеме.
Ал эми тунук талантын,
Түнөткөн кыргыз эл деле.
Болбосо боордош казак да,
«Калк» наамын бермек эмнеге.

Дүйнөдө улут жок чыгар,
Талантка таазим кылбаган.
Кыйла өлкө туруп кол чапты,

Кыргыздын кызын сыйлаган.
Себеби эже Дарыйка,
Жасады әмгек тынбаган.
Беш жүздөн ашуун ырларды,
Таңгалам кантип ырдаган.

Аяктап жатып ырымды,
Ойлорум кетти алыска.
Бейиштин өзү эне – деп,
Айтылып келет тарыхта.
Күмүшай эне толгонуп,
Апкелген ушул жарыкка.
Алпечтеп берген ак сүтүн,
Актады эжем Дарыйка.

18.12.09. Бишкек.

ЖЕРГЕМДИН ЖАПАЙЫ ЖАНЫБАРЛАРЫ

Айттырды мени ой жоргом,
Айбанат бизде болгондон
Мечини, пили, кериги,
Мекендер Ала-Тоолордон.
Илгери кеткен жок болуп,
Индия тарап оогон соц.

Канаттуу төө күш зорлордон,
Акыра моюн созгондан.
Андардан бөрсө дайынсыз,
Арстандар жүрбөй жон-жондон.
Жолборсу, шери терилип,
Жолбундар жортпой жок болгон.

Биздеги азыр жүргөнүн,
Беш жүз кырк ашык түрлөрүн.
Баарысын санап бере албайм,
Баяндайм, бирок билгеним.

Бир аз да болсо ага-ини,
Билсин деп жандык түр жөнүн.

Казал кылып маштайын,
Канаттуудан баштайын.
Караандатпайт сан жактан
Кантсе дагы башкасын.
Кайыштыра мыкчыган,
Карылуусун тактайын.

Кабыланга чейин үркүткөн,
Кабагы чөйчөк бүркүт чоң.
Кара өң келсе каарына,
Желкеде жүнүн тикчийткен.
Чеңгелдүү андай жан болбойт,
Жүлүндү үзө бир силккен.

Шумкарлардан уруусу,
Ителги кыраан жеткенде.
Аңды тилип курч тырмак,
Айрып өтөт тепкенде.
Алгырдан бөгөт баарысы,
Асманда канат серпкенде.

Жыйибаган чөлдө кулачын,
Жырткыч күштән ылаачын.
Желге каршы учканда,
Жебедей сыздап чыгат үн.
Колго үйрөтсөң бат кирет,
Колдонуп таптын кыраатын.

Кууганы өрдөк, кашкалдак,
Куткарбай илип кайыган.
Сүү бүркүт ченде кездешип,
Суюлду саны абыдан.
Билинип турган белгиси,
Бир тутам куйрук ағынан.

Өтө сейрек кезигет,
Өлкөмдө *кара шакылдак*.
Изилдеп эч ким жазбаган,
Илимин ага багыштап.
Жок болбой калган бул күштүн
Жашоосу бизге табышмак.

Каракүш дагы азайды,
Кара тоонун кырааны.
Жыйылды бирок сайларда,
Жыланчы күш, кулаалы.
Катыргансып музейге,
Калкып желде тураары.

Кызып сызган шамалдай,
Кыргыйлардан *жагалмай*.
Жаман сары, бөктөргү,
Жарат желди аярлай.
Айры күйрүк, күйкөсү
Аңдыйт чычкан табалбай.

Каз сымалдар түркүмү,
Терейин эми сүзгөнүн.
Бийкеч дидар *ак күүсуу*,
Балырдын тандап түрлөрүн.
Элестеп карап жан-жагын,
Ээлеген көлдүн тун жерин.

Көгөргөн өнү куп келип,
Көк каз көлдүн кайыгы.
Топтошуп ағыш аралаш,
Toо каздар анда жарымы.
Калактай болгон буттары,
Каздардын сүзгөн арымы.

Кайрыма, борчун, чоң чүрөк,
Өрдөктөрдүн түрлөрү.

Жашыл, күрөң, көгүш, ак,
Өзгөчө кооз жүндөрү.
Көк чумкуур, аңыр баарынын,
Көл болот өмүр сүргөнү.

Үстүндө суунун алар бар,
Астында балык *жаяндар*.
Алтын чабак, чортону,
Асман жана *сазандар*.
Кашкалдакты чочутпай,
Кайырмак салсаң аяр сал.

Калкылдай качса кашкалдуу
Кара-көгүш *кашкандалак*.
Кум аралаш жээгинде,
Конот *чулдук* таш тандап.
Чарк айланат баарысын,
Чабакка чалгын *ак чардак*.

Буттарын созуп артына,
Булутту жиреп талпына.
Жазында келгин келээри,
Жаңылык эмес жалпыга.
Кыргыздын суусун сагынып,
Кыруулап келет *каркыра*.

Илек-илек кунас да,
Шалбаалдуу сазды төрдөгөн.
Кызыл канат *кытаны*,
Шабыр жээк тайыз көл менен.
Уялап басып жумуртка,
Уядай жерим жердеген.

Коюу ёскөн бадалды;
Коругучум менин деп.
Күүгүмдө гана кырылдалап,
Тартар чыгат жем издеп.

Эркинче учуп жүрө албай.
Эрмеги бирок тегиз жәэк.

Өлкөбүз менен аралаш,
Өткөргөн өмүр күндөрүн.
Талдайын әми такалбай,
Талаа, тоо, токой жүргөнүн.
Кыргыздын уулу болгон соң,
Кыйналбайт чыгар сүйлөмүм.

Айыл чарба кеңейсе,
Акырын ооп тоо жакка.
Акыркы кезде көрүнбөй,
Азайды боз өң *тоодак* да.
Ак бараң, балким, чочутту
Айгайлап чачма окту атса.

Улuu тоонун *улары*,
Улuu күштан бу дагы.
Ағыш төштө сызық бар,
Айланган шакек сыңары.
Жүзүн сулуу көрсөткөн,
Жүнүнүн тарам уяңы.

Ага коңшу *кеқилик*,
Таштан-ташка секирип.
Бир аз жерден өйдөлөп,
Бийик учпайт чечилип.
Кыркаларда кыйла – деп,
Кырба, бирок эсирип.

Токой чулдук чырылдақ,
Кочкул күрөң өң келет.
Чилдин айтсам тирлигин,
Чий каптаган дөңдө өтөт.
Жүгүрүп терип көбүнчө,
Жүргөн куртту жөрмөлөп.

Кыйла өңдү жамынган,
Кыргоолдор кооз асылдан.
Бытпыштык атып бедеде,
Бөдөнө жүрөт жашынган.
Айылдан чыксаң угасың,
Алардын үнүн чакырган.

Кара өңдүү *каракур*,
Карааны барат солгундай.
Ийилген четки ак куйрук,
Илгендей эки чоң куурай.
Чоңдугу биздин кадимки,
Чарбанын бакма тоогундай.

Күндүзү шактуу багындан,
Торгой же булбул жаңырган.
Кайчы тумшук, тоңкулдақ,
Шакылдаса *сагызган*.
Баары тынчып, түн кирсе
Баштайт үкү *бабырган*.

Чабалекей учканда,
Чагылгандай күлүк шер.
Ар кимдин жашын санаган,
Акмактардан *кукүк* көр.
Көбөйдү жылда бүркөнсүп,
Жылкычы чымчык, үпүптөр.

Алагүц, мүкур, эрсынар,
Чыйырчык, чымчык, көгүчкөн.
Таркылдақ, таан, кыш куйрук,
Таранчы, бактек өнүксөң.
Барак бети түт келбейт,
Баарын талдап бериштен.

Сазда аптап күндөрү,
Саратан, чаян өтө көп.

*Чиркей, чымын жабылып,
Чирик жерди төтөлөйт.
Аралашпай аларга,
Гүлдөрдө жүрөт көпөлөк.*

*Күүгүм талаш айланат,
Кулагы бар жарганат.
Кармай алган манжалуу,
Канат жаргак айбанат.
Күндүз көрсөң шып чычкан,
Көргөн адам таң калат.*

*Куу жыгачтуу талда бар,
Кузгундар, ала каргалар.
Таштанды, конуз, чычкандар,
Тамагы анын жан багар.
Жашоосун көрүп жүргөн сон,
Жаңылык эмес таң калар.*

*Жер шарында тарпчыдан,
Жорунун он беш түрү бар.
Желке, башы таз келип,
Жеп ийчүдөй үнү заар.
Бизде жүргөн беш түрү,
Бирден санап билип ал.*

*Балта жутар көк жоруу,
Баарысынын эң зору.
Ээрче тумшук, агыш так,
Канат үстү, жондору.
Сары чөптөй күн жеген,
Сарыч жүнү боордогу.*

*Бозомтук-агыш көрүнгөн,
Болжоп билсең ак кажыр.
Куйрук, канат карайып,
Көзү күрөң таптакыр.*

Айланып учкан жерлери,
Апчыган көкту аска кыр.

Ак кажырдан айрыма,
Бозураак *кумай* тактаса.
Өңү күрөң, көгүш баш,
Өзүнчө түр *таз кара*.
Бешинчи чакан *журтчу* экен,
Белимчи болгон башкага.

Жалпысын санап бербедим,
Жамадым колдон келгенин.
Кағазга эми баяндайм,
Канатсыздардын келбетин.
Менимче жаман болбостур,
Мәэмден алыш тергеним.

Он жылда толук чоңойгон,
Оор буттуудан *аюулар*.
Олчойтуп жайда жыйнаган,
Ошондо майпаң майы бар.
Ойгонот кышкы кар кетсе,
Опол тоо өндүү жаныбар.

Ақылдуу келген бул айбан,
Аарчып жейт чөптүн тамырын.
Аш кылган түрлүү тамактын,
Арыс, суур түзөт жарымын.
Айрыдай тырмак мокобос,
Айбалтасы аныңын..

Казган жерин омкорот,
Кара тоонун *каманы*.
Катылганды канжары,
Дайын бөлүп салары.
Таап жеген казылап,
Тамыр, бирок тамагы.

Айбаты артык абыдан,
Азайды азыр *кабылан*.
Кан-Жайлоо же Кабылан-Төр,
Кара чаар жүргөн жайынан.
Айкырган үнүн укканда,
Аюу да качат аныңан.

Илбирстин дагы эркегин,
Кабылан деп атait ар жакта.
Астында айтып өткөнүм,
Андап кал чыны ал башка.
Экөө төц сүрдүү чок көздөр,
Экиге жыртат кармашса.

Карышкыр менен аюулар,
Кармагансып күнөөсүн.
Негизги тоодо душманы,
Келте куйрук *сүлөөсүн*.
Жумур дene талда да,
Жуушарын иним билерсин.

Өзгөчө мышык уруудан,
Өнү көгүш каралжын.
Чымыр дene *мадылдар*,
Чыгат ууга каран түн.
Көрүнбөй жүргөн көмүскө,
Көлөмү чакан алардын.

Жылт-жулт деп күнгө күндүзү,
Жылтырап сулуу жүн жүзү.
Жердеги кымбат териси,
Жеримдин суусар, кундузу.
Азайса дагы сан жагы,
Айланып жатат турмушу.

Кызгылт-сары жалпы өң,
Кол сырттары каралжын.

Жайыттуу жерде *суурлар*,
Жайылгансыйт сары алтын.
Тоодогу сейрек чөптөрдөн,
Жегени дары алардын.

Арыс чычкан, ач күсөн,
Денеси узун субагай.
Изине түшүп издешип,
Ийиндеринен кубалай.
Өздөрү чычкан болсо да,
Чычканды жешет булар ай.

Кемиргендөн *кемчети*,
Жер тешер *сокур чычкан* бар.
Кошаяк, талаа, үй чычкан,
Туру көп данды кыркандар.
Жараткан өйдө чыгарып,
Жаңгакта *тыйын чычкандар*.

Конуз, курт же кумурска,
Жазганым жок майдалап.
Тепсеп кәэде үйлөрүн,
Тээп өтөбүз талкалап.
Там-уюк тургай өздөрү,
Таманда калып жалпаят.

Соруп ийген оп тартып,
Сойлогондор биздеги.
Ажыдаар деп аталып,
Питондор болгон илгери.
Сойлок, келте жыландар,
Азыркы жүргөн түрлөрү.

Эки ача тили капкара,
Эсинди алып үркүтөт.
Солкулдай түшүп жүрөгүң,
Дененди капитйт дүркүрөк.

Оолак жүр чагып албасын,
Ойрондун уусу бүркүлөт.

Жыландардан айырма,
Кескелдирик буту бар.
Кектеп куусаң күйругун,
Кесип кетип кутулар.
Талаада дагы *калмыштөк*,
Ташбака, кирни учураар.

Какырап жаткан жерлерде,
Кескелдирик чоңунан.
Күрөң таң туура сыйыктуу,
Эчкиемер күйрук жонунан.
Боз өндүү чөлдө жан баккан,
Боортоктогондор тобунан.

Коктуда болсо абайлап,
Коён шалпаң аярлайт.
Коркоктуктун далилин,
Көз кыйшыгы баяндайт.
Көлөкө түшсө кокустан,
Көгүш өң байкүш алаңдайт.

Ит тукуму ичинде,
Көрүнүшү жүдөгөн.
Үнү ачуу ыйлаган,
Көгүш тартып күрөң өң.
Тобун топтолп *чөөлөрүң*,
Топтошуп жүргөн бүлөдөн.

Түшүнүктүү чөөлөрдөн,
Түлкү жүрөт ыраактап.
Акырын жөнөп сай менен,
Ак уч күйрук булактап.
Сагызгандай сак келип,
Сарғычың баарын түят бат.

Көбүнө душман *карышкыр*,
Көк жал келет тайбаган.
Кың этип улуп койбостон,
Капкандан бутун чайнаган.
Карыса дагы карылык,
Кайратын ийе албаган.

Татып көрсөм кандай – деп,
Тал сөңгөгүн каккылап.
Мыктай тырмак кайра эле,
Жерди казып апчылап.
Суур, аюудай кышкысын,
Чээнге кирет *кашкулак*.

Тоңгон музда төлдөгөн,
Топоз тоодо өрдөгөн.
Талаа тегиз жеримди,
Бөкөн-сайгак жердеген.
Чөл сыйктуу өрөөндү,
Кулан экөө ээлеген.

Ошол жерде аралаш,
Кургак сөксөөл тергендер.
Как күлүктөй какчыят,
Кара куйрук *жейрендер*.
Өз ордун таап баарысы,
Өлбөй жашап келгендер.

Кайра эле жашыл аралдан,
Казалдайм *элик, маралдан*.
Ача туяк ичинде,
Ашпаган сулуу алардан.
Анча-мынча калса да,
Арчалуу төрдө таралган.

Ал эми *аркар, кулжасы*,
Мекендер кокту-колотту.

Табигат берген чөпту жеп,
Козуларын чоңойтту.
Коруктан, бирок адамдар,
Коркутуп көбүн жоготту.

Тоо эчки, тоо текелер,
Бир жерде көпкө турбаган.
Түбөлүк мөңгү асканын,
Капталы менен чуркаган.
Мүйүзүндө быдыр жаш санак,
Канча кар баскан кыркадан.

Көрүнүп калчы *бугулар*,
Көп болду ооп келбеди.
Үмүттү эми күтөлү,
Эне эле биздин элдеги.
Ак сүтүн берген асылдан,
Аяктайм анда термеми.

Жалпысын эмес билгеним,
Жамак кылдым муну эсте.
Көрүнбей калган жандыктын,
Көптөрү кызыл китепте.
Жетиштүү эт-май заманда,
Жегендин чегин түй эске.

Байкаганга айткандар,
Байлыктын бир тармагы.
Жашоого бар укугу,
Жаныбарлар андагы.
Кийик да болсо ал биздин,
Киндиктеш жердин балдары.

Көрсө эле таш же ок менен,
Көмөлөтөт ким болсо.
Алгансып сурап Төцирден,
Аябай кырат тим койсо.

Азбыз деп айбан арманын,
Айтмак го сүйлөм тил болсо.

Айбанатка боор тартып,
Ага-инилер сүйгүлө.
Айылы жок болсо да,
Аларың деле үй-бүлө.
Аткылабай, үркүтпөй,
Асырап коргоп жүргүлө.

9-май, 2007.

ЭКИ АЖОНУН АЙТЫШЫ

(Жийиркеничтүү какышык)

1-ажо:

Эсептешпей жүрчү элең,
Эдирендеп күлчү элең.
Эки көз алды богоクトойт,
Эсенби деги бүт денең?
Ээрчилиң эски шакиртим,
Экс ажоң баскан из менен.
Эмнеге айтчы токтолуп,
Эсинде калса бирдемен.

Кыргызга каның кайнабас,
Өгөйлүгүң билдиби?
Салыштырып же мага,
Дөдөйлүгүң билдиби?
Сөзгө турбас алдамчы,
Сөрөйлүгүң билдиби?
Арамдыгың ачылса,
Аナン қууп ийдиби?

Москвада жатып кеп уктуум,
Минскге качты деп уктуум.
«Күжүрмөн» болуп кыргызды,

Кырганыңды көп уктум.
«Кокон хан» сезип өзүндү,
Кокуюм чектен өтүпсүң.
Таманы эстен чыккан го
Такасыз «чокой өтүктүн».

Айтайын азан атындан,
Артымдан келген Закиржан.
«Аксы окуя» болгондо,
Ашачык аш бир акырдан.
Андан да сабак албастан,
Адаштың неге ақылдан.
Кез-кезде сурап турбапсың,
Кеңешти «капыр» катындан.

Чыркырап элдин талабы,
Чыктыбы эстен баягы.
Жетти эле менин түбүмө,
«Үзөңгү-Кууштун» аягы.
Калбаптыр мээнде кыпындей,
«Каркыра» жайллоо баяны.
Тапшыра салып казакка,
Таапсың го өзүң жараны.

Артында токол, кайныңды,
Аларды кошо алдыңбы?
Калтыrbай жыйнап келдиңби,
«Үй-бүлө» деген айылыңды.
Менден көп байлык жыйдыш – дейт,
Айтылган сөздөр ал чынбы?
Митаамым «бовоит» дебестен,
Тизмектеп өтчү айыбыңды.

2-ажо:

Кыйынсың куулук жагынан,
Кыйытып сурап байлыкты.
Карманып коюп жургөнсүп,

Кашайып эле айлыкты.
Жедик го болгон нерсени,
Билгиздиң ичиң тарлыкты.
Сен «киллэр» – а мен акмын – деп,
Күнөөсүз боло калдыкпы?

Өлгөндү эми неге айттың,
Сен атпай кетсең мен аттым.
Дүйнөдө билсең андан көп,
Запкысын тарткан теракттын.
Обдулуп койсом «манту» жеп,
Суу жүрөк, орус бел аштың.
Кебелбес өзүм шермин да,
Кетээрде «плов» жеп аттым.

Өгөйсүң дедиң кейбиреп,
Дөөпөрөс дедиң дөөдүрөп.
Айтасың катуу белгилеп,
Бычакка саптар өлдү – деп.
А көрөк үйүм күйгөнүн,
Айтпайсың көңүл әлчилеп.
Жүргөндүр канып моокумун,
Жүрөгүң ичтен әлжиреп.

Койгулап катуу желкеге,
Коколоп кирдиң эмне эле.
Жол кире менен сен эптеп,
Жолго түшкөнсүп сенделе.
Фонд ача койгон аялың,
Бийлиktи алды эмнеге?
Күйгүзүп анан кеттиң го,
Күйөө балаң баарың термелe.

Уул, кызга өткөн тарбия,
Утулган «Алга» партия.
Арткалас кайра кеткени,
Ансыз да маалым жалпыга.

Айланып алар «Ак жолго»,
«Кеңешип» бердик «Каркыра».
Өзүмө жалгыз жүктөбөй,
Жөн-жөнү менен тантыра.

1-ажо:

Тылтыйма жайың карматпа,
Тымпыйып туруп айдатпа.
«Бизнесмен» туулган тубаса,
Билебиз уулуң кай жакта.
Бир тууган баарың чогулсан,
Бизде сан жетпес жандашка.
Бир бириң атып иет дейт,
Бирөөлөр байлық алмашса.

Бизди го алдап көнгөнсүң,
Эл сынында кыркылдың.
«Тандемдин» эле артынан,
«Матрешкадан» күп сындың.
Кыйшайып минген ээриндөн,
Кызуураак болуп кылтыйдың.
Ой-тоону дөөрүй берген соң,
Ошондо толук жыртылдың.

Жан сакчың жайнайт коргончу,
Жакшыбы ошол ойлончу?
Көп сырды дагы ачпадым,
Көзүндү ачып ойгончу.
Тоң моюн болуп алышсың,
Токтоолук кылып соорончу,
«Интернет» менен болсо да,
Кечир деп элге койсоңчу.

2-ажо:

Кечирим сурайм мен неге,
Күнөөм жок болсо кыпындай.
Сыртымдан соттой беришсин,

Чечимим менин ушундай.
Сала кет барсаң башына,
Каш коюп алган тукумдай.
Күбө да болуп каларсың,
Тергесе кокус кысылбай.

1-ажо:

Корогон сага кайран сез,
Кой эми үйгө жылайын.
Кадырым баткан оруска,
Кантсе да «физик» дымагым.
Бүйрұса өттү убакыт,
Ала-Тоо, балким, сыйзамын.
Кечирим дагы сурайм да,
Ырысқым калса сузамын.

10.12.10. Бишкек.

АТА-БАЛА АРМАНЫ

*(Шаарга келген атасы ичин кеткен уулун көрүп
кеңийт)*

Атасы:

Кетти элең балам жашайм – деп,
Кең Бишкек шаардын койнуна.
Кекире жуткан өндөнүп,
Келе албай турам ордума.
Шишимек тартып келесиң,
Ичимди туздал кор кыла.

Ак-караны ылгаган,
Акылың тунук түз элең.
Аң-таң болдум күтпөгөм,
Ажарың көрүп жүдөгөн.
Айланып актан башкага,
Алыптыр киптап күрөң өң.

Аябай сенден жанымды,
Каруумду казык урду элем.
Барсан сымак алымды,
Башымды токмок кылды элем.
Жогорку билим алсын – деп,
Жонумдан кайыш кырды элем.

Окууну бүтүп жогорку,
Алгансың билим-кесипти.
Азгырып сени талаага,
Албарсты кайдан кезикти?
Татыксыз кылып урматка,
Ырысқың мынча кемитти.

Арак менен достошкон,
Акылы менен коштошкон.
Ичкилик дайым көргөн күн,
Ит жашоого окшошкон.
Акмакка дароо айлантып,
Алыстаткан боордоштон.

Көрүп туруп байланган,
Көзөмөл болбойт турмушта.
Билип анан жайланган,
Бийик учпайт кыргызда.
Оопасыз дүйнө мындайы,
Отургузат ным сызга.

Ийри жылан соймолоп,
Ичимден чыккан, сен атан!
Илимдүү уул болот – деп,
Ишenchээк киши – мен атаң.
Жакшылык түбү болсун – деп,
Үмүтүм үзбөй келатам.

Көргөндө сенин түрүндү,
Көзүмдөн жашым кылгырат.

Ичимди капитап өрт жалын,
Ичеги майым сыйзырат.
Жүлүнүм капитап ошол от,
Жүрөгүмдү кыстырат.

Ырысқыңды жайначы,
Ылдылабай муңайым.
Уулундуң уулун жетелеп,
Урмат-сый көрчү ылайым.
Үкчу эле болсоң атанды,
Ушуну сенден сурайын.

Баласы:

Сасыган уулун көргөндө,
Сай-сөөгүңүз сыйзаган.
Акырет жайга жакындал,
Араң жүрөт тун балаң.

Дөөмүн деп күндө шараптан,
Дөөпөрөс болуп жутундум.
Караңгылап акылым,
Каргышка катуу тутулдум.

Чыйрак элем кезинде,
Чынчылдык жүргөн артыман.
Чыр чыкса азыр бир жерден,
Чыркырап дайым жанчылам.

Суктанып турчу дидарлуу,
Сулуулар дайым бир кезде.
Суйкайбай азыр негедир.
Сұспак, суз болдум бул кезде.

Нускалуу терең ойлорум,
Көрөңгөм куруп баратат.
Зоболом жерге тепселип,
Зордугу жүрөк канатат.

Түрүн да кел деп келгис жай,
Түшүмдө күндө айткан кез.
Карышкыр көргөн эмедей,
Кадыркеч адам качкан кез.

Айтайын баарын башынан,
Кечиргин ата жаманды.
Ээрчиткен кантип ал шүмшүк,
Эрки жок мендей баланды.

Жакшы эле жашап жатты элем,
Карыз акча алыш иштедим.
Ишенчәек жаным бирөөгө,
Алданып бармак тиштедим.

Окуя болуп ушундай,
Боздоп улуп боздогом.
Байоо сезим моколуп,
Бат келди арак ортодон.

Азыраак ичсем унутуп,
Ал-жаным жыргал тапканым.
Анчалык сезбей калыпмын,
Акылды айбан басканын.

Түбөлүк ак кар чокусу,
Аскадай болсом дечү элем.
Байкабай барып чөгүпмүн,
Башымдан качып берекем.

Кулакка ар сөз угулуп,
Куугансып бирөө аркаман.
Күт ургур күчтү алган соң,
Куладым бир күн чалкаман.

Бараткан жолуң кыйшык – деп,
Башымда бир ой тық деди.

Булутсуз турган асман да,
Мисирейгенсип тиктеди.

Белимди бекем буудум да,
Баарысы жакшы болот – деп,
Өпкө-өпкөмө батбастан,
Өкүрүп алдым шолоктоп.

Дасыгып калган мен элем,
Даанышман атам сен элең.
Керилген балаң мен элем,
Кеменгер атам сен элең.

Өзүм да билбейм, атаке,
Каякка барып камалдым.
Эми да адам болсом – деп,
Мүдөөсү ушул балаңдын.

04.12.07. Көк-Жар.

ЧЫҢГЫЗДЫ КЫДЫР ДААРЫГАН

(*Адабият алпы, кара сөздүн балбаны Чыңгыз Айтматовдун балалык кезинен бир учур*)

Уңгулуу сөздөн терейин,
Удургуп айтып берейин.
Улуудан уккан бир кеп бар,
Уламыш экен дебегин.
Үйкашка салдым баянды,
Уруксат этсең эгерим.
Улпактап кетпес деп ойлойм,
Үюган талант ченемим.

Балалык баёо курактан,
Бабабыз Чыңгыз муну айткан.
Каргаша согуш маалы экен
Калайык журтту муңайткан.

Алышка кетип агайын,
Азайып түтүн булаткан.
Айылында ошол мезгилден,
Анда мен сөздү улантам.

Айылдын ичи куржалак,
Ачкадан баары буйдалат.
Сарамжал гана Нагима,
Сарала саан уй багат.
Боз улан Чыңгыз тун уулу,
Боорукер чыгып тирикарак.
Боордош элге күндө сүт,
Болгонун бөлөт тууралап.

Капчыгай ичин жамынган,
Качкын көп анда жашынган.
Калкта эгер быдыр бар болсо,
Карактап тоого жашырган.
Саарлап эле бир күнү,
Сарай коо сынып капыстан.
Азына жалғыз жандык жок,
Айрылат айыл сары уйдан.

Кашайгыр ууру кан ичме,
Каргыштар тиер ал итке.
Энеден эмчек сүт чыкпай,
Эчкирсе айлык наристе.
Абышка, кемпир, мунжуулар,
Аргасыз камтып зар ичке.
Кеңешип акыл токtotot,
Издейли деген таризде.

Кууралып бүткөн эл жедеп,
Куугунчу издейт эртелеп.
Каяша кылар айбанга,
Карманаар Чыңгыз сен дешет.

«Тешкен-Тоо», «Маймак» тарапты,
Тегиздеп тинтип кел дешет.
Кайратын жыйып боз улан.
Канкорго жөнөйт бетме-бет.

Жүрөгүн калктын канатчу,
Жүргөнүн эстеп каракчы.
Намыскей Чыңгыз табууга,
Ичинен коюп талапты.
Байкоосун салып бар-жокко,
Баамдап туш-туш тарапты.
Табигат айтса кана – деп,
Талаада жалгыз баратты.

Асманга чаңды булгутуп,
Айдар жел камгак ыргытып.
Аныгын ачык билсе да,
Айталбайт, бирок сыр кылып.
Тоо-талаа дагы бозоргон,
Тободон тилсиз кыркылып.
Толугун билип турса да,
Томсорот аттиң бултуюп.

Күүлөнүп тоодон аксаң да,
Күргүштөп күндө жатсаң да.
«Күркүрөө» суусу тартылбас,
Күйшөлгөн элди баксаң да.
Кыргыздан өтүп казакка,
Кыйла жер нугун бассаң да.
Кыпындай, бирок сөзүң жок,
Кыйытып чиркин айтканга.

«Туюк-Жар» Чыңгыз жеткенде,
Тууралап кыя өткөндө.
Жанаша учкан турналар,
Жар салып өтөт чөлкөмгө.
Ышкыбоз бала кыйкырат,

Ыраазы болуп көргөндө.
Жаз алды жакшы жыشاана,
Жалгызга жар дейт өлкөмдө.

Аларды карап ой басат,
Апааттуу батыш чоң казат.
Чолпонбай шердин көөдөнүн,
Кеткенин эстейт ок талап.
Атадан түяк кыргыз ай,
Сагынып Ала-Тоо тарап.
Турнага жаны айланып,
Келгендей кагып кош канат.

Дем басып бир аз кургап тер,
Бет алат анан, «Турпақ-Бел».
Чак түш маалы болгондо,
Көрүнөт кызыл кумдак жер.
Уй түгүл анда жампа жок,
Жуугандай жазгы куйган сел.
Айлана тыптынч, бир гана
Аймалап салкын жумшак жел.

Ал жерден жөнөп өрлөргө,
Ээрдей белден өткөндө.
«Жоон-Дөбөдөн» карпа-курп,
Жолугат бөрү бөрткөнгө.
Мүлжүгөн сөөктөй сөлөкөт,
Аз калган өндүү өлгөнгө.
Эмчектен сүтү тамчылайт,
Күйүтү бардай көөдөндө.

Байкаса канчык карышкыр,
Кумсарып алдан тайыптыр.
Дүйнөсү бүлүк болгондой,
Кан-сөлү качып калыптыр.
Бөлтүрүк издеп жүргөнбү,

Бөрү эне жашып алыптыр.
Илкиткен арман кыямат,
Ичинде бар бейм жабык сыр.

Карекке карек тиктешип,
Кайгыны көздөн бил дешип.
Жалганда ууру дегенди,
Жарыктык экөө иргешип.
Адамзат, айбан баарында,
Аттигиң дүйнө бир кемик.
Андан соң кайчы жөнөшөт,
Ар кими жогун издешип.

Тагдырың эки айрылыш,
Жолунда чукул кайрылыш.
Жакшылык болсо тобо де,
Жаманга күнөө кайгырыш.
Энеде болот от сезим,
Бала үчүн жанды карч уруш.
Эгемден баары тараза,
Эң кыйын таалай-бак куруш.

Көктүккө салып жаш бала,
Кайтпастан эми аркага.
Күүгүмгө калбай кыдырып,
Кирем дейт «Кичи-Капкага».
Оозунда «Курман-Чокуну»,
Айтты эле ага Калпа ата.
Эстесе дагы жолду улайт,
Эт жүрөк бир аз апкара.

Маалында катуу чуулаган,
Мындайча болгон бул баян.
Түлкү, бөрү, торгой – дейт,
Түбү жыртык куу заман.
Улуту тургай уруу жок,

Укуксуз кулдар куураган.
Илгери өткөн бул жорук,
Ақылга такыр сыйбаган.

Кыргыздан чыккан бир манап,
Казакка барып сыйланат.
Кайтаарда хандан белекке,
Карасур жапжаш кызды алат.
Кул болгон ата-энеси,
Кыңк дебей ичи туздалат.
Карагы жалгыз болсо да,
Кантишмек эле кысталак.

Шарапка тоюп келжиrep,
Хан казак дагын элби – деп.
Жолмо-жол манап күпшөлөт,
Өңү серт кызды берди – деп.
Шылдыңдап бектер күлөт го,
Ээрчитип барсам энчилеп.
А көрө кузгун-жоруга,
Таштасам он дейт кескилеп.

Азезил мээсин иликтеп,
Айбандык жагын тирилтет.
Шайтандуу манап шордууну,
Шамшарлап мууздайт жиликтеп.
Аскага чыгып маңкуртча,
Күн жесе ылдам чирийт – деп,
Чокуга саят кыз башын,
Арбагың турсун бийик – деп.

Каран түн ошол жер менен,
Кайталап бат-бат келмeden.
Топтошуп анан басчы экен,
Тоо өрдөп өтчү эл деген.
Себеби жалгыз-жарымга,

Кепинсиз арбак келчи экен.
Ошондон «Курман-Чоку» – деп,
Эсси бар атты ээлеген.

Аркада күндүк жер калып,
Жеткенде Чыңгыз бел талып.
Ыргытып чоку найзасын,
Мылгытат булут көк сайып.
Туюлат аска алдыртан,
Тургансып ага көз салып.
Күңгүрөйт сырдуу чын эле,
Боорунда бардай жөө кайып.

Келген соң күндүн батмагы,
Карабай кара асканы.
Чын болсоң Алла колдо – деп,
Чыңгыздын қучөйт басканы.
Жылоолоп Манас, Бакайдын,
Жөлөгөн чыгар арбагы.
Айбыкпай андан өткөн соң,
Көрүнөт капка сай дагы.

Тармалдуу анан коо-колот,
Сапары айлуу жол болот.
Саманчы саман чачкандай,
Асманда жылдыз ойгонот.
Жетелеп жүргөн сыйктуу
Жер-Эне сүйөп боолголоп.
Жараткан бөөдө кырсыктан,
Жаткандай өзү корголоп.

Аңгыча шоола жайылта,
Таң атат Кызыл-Адырга.
Тескейде Чыңгыз бет алат,
«Долоно-Жылга» чабырга.
Чымчык да учпай негедир,

Чычкан жок чыккан жарыкка.
Капыстан барып селт этет,
Капталда турса абышкa.

Жылуу нур жүзү атанын,
Жылытат ичин баланын
Адеби менен жаш Чыңгыз,
Кош колдоп берет саламын.
«Ак-Терек» жактан келатса,
Билээр деп биртке кабарын.
Салмактуу айтат артында
Сандалткан иштин баянын.

Аксакал салаа салдыра,
Сакалын сылап санжыра.
Табылбайт уюң шер жигит,
Кайт эми дептир артыңа.
Улантсаң жолду укпастан,
Тарпчылар тоёр тарпыңа.
Ак батам ушул сен кийин,
Атактуу бол дейт жалпыга.

Коштошуп артка кайтканда,
Он чакты кадам басканда.
Артына Чыңгыз кылчайса,
Окуя мындай таңгалма.
Периште сымал бир келчү,
Пейилин салып таң саарда.
Жок экен нурдуу карыя,
Кеткендей сиңип ааламга.

Асманды ээлеп буулугуп,
Аңгыча капитайт сур булут.
Жабырап андан тамчылар,
Жарыша чыгат суурулуп.
Топурап келип ийлешип,

Топурак жатса жууруулуп,
Ак жаанда Чыңгыз баратты,
Аксакал сөзүн туу кылып.

8-март, 2007.
Кара-Буура.

БӨРҮБАСАР

(Жомок)

Эсимден кетпей орногон,
Энемдин кебин ойлоном.
Уютуп уккан адамды,
Уламыш айтчы ондогон.
Бирөөсүн анын кыскартып,
Баштайын жомок жоргодон.

Илгери өткөн заманбап,
Илбээсин тили салаңдап.
Айылды аңдып бөрүлөр,
Айласы кетет адамзат.
Алыска сапар жол жүрсө,
Төрт-бештен чыгып абылап.

Жумуштап Мурат жолоочу,
Жалгыздап өрдү таянат.
Аңгыча туман аралаш,
Айлана дагы карайт.
Боштуп айга күн ордун,
Батышка барып камалат.

Тумандан ыраак көз жетпей,
Тушала түшөт жолоочу.
Болжогон эле көрүнбөйт,
Мырзанын конуш-короосу.
Калкалаар анан жер издейт,
Бөрүдөн өзүн тороочу.

Санаасы санга бөлүнүп,
Кайгыга катуу чөгүптур.
Колдоочу колдоп Муратты,
Чоң чынар терек көрүптур.
Маңдайга жазган экен – деп,
Даракка чыгып өңүптур.

Түн бир оокум болгондо,
Теректин түбүн шимшилеп.
Шакылдатып тиштерин,
Шердигимди билчи – деп.
Жылтырап эки кызыл көз,
Жогоруу карап тикчиет.

Айды карап карышкыр,
Узакка созо улуптур.
Өз тилинде жырткычтар,
Чакырык үндү угуптур.
Тез эле каптап кашабаң,
Теректи курчап туруптур.

Амалын издең бөрүлөр,
Азыраак турат тынчышып.
Жабылып анан ырылдай,
Теректи кирет кырчышып.
Матыра чайнап сөңгөкту,
Араадай эле кыркышып.

Муратты муздак тер басат,
Капканга түшүп бердим – деп.
Солкулдап терек киргенде,
Дүкүлдөйт жүрөк, өлдүм – деп.
Кайталайт келме ичинен,
Кудайым колдой көргүн – деп.

Аңгыча дөңдүн артынан,
Арсылдайт күчүк үргөнү.

Бөрүлөр тиктеп ал жакты,
Бошондой түштөт сурлөрү.
Тынчыбай жаткан ырылдаپ,
Тып эле токтойт үндөрү.

Өмүрү итти тоготпос,
Карышкыр күчтүү түбүнөн.
Кыпчышып эми күйругун,
Тайышып сүрдүү жининен.
Туш-тушка тарап жоголот,
Күчүктүн үргөн үнүнөн.

Боз торгой сайрап саар менен,
Боз туман тарап таң аткан.
Теректен түштөт жолоочу,
Кутулуп түнкү азаптан.
Конушту табат андан соң,
Үргөн үн чыккан тараптан.

Сүр эттен туурап иттерге,
Секиде Мырза олтурат.
Шаанисин жасап жолоочу,
Саламын айтып кол сунат.
Келген иш онго чечилип,
Кетээрде мындај жок сурайт.

«Өткөн түн үргөн үн менен,
Берди эле өмүр энчилеп.
Мал тургай үрөр итим жок,
Күчүктү жаткан берчи» – дейт.
Мырзадан жооп чыкканча,
Тартынып Мурат терчигет.

Жакшы чыгат деп жүрсөм,
Жаман чыкты темселеп.
Байлан койбой бош койсон,
Бутка иләэшип тепселет.

Жогото албай жүрдү элем,
Алгын – дейт Мырза – эртерәэк.

Турпатын карап күчүктүн,
Жакшылык тилеп ырымдап.
Ичинен Мурат кубанып,
Жолуна түшөт кыңылдап.
Олжолуу болдум дегенсип,
Озондоп келет ыр ырдан.

Күлмүндөп үйгө киргенде,
Күчүккө балдар үйүлүп.
Береке келди дегенсип,
Бүлөсү түгөл сүйүнүп.
Көңүлдү кәэде көтөргөн,
Ушундай тура тириүлүк.

Бөрүгө калса бет келип,
Жүлүнүн үзүп алар – деп.
Үйрүлүп турган жеринен,
Үйүрүнө мүшкүл салар – деп.
Тандашып жатып ат коёт,
Күчүккө Бөрүбасар – деп.

Арадан айлар чубуруп,
Убакыт жылга айланат.
Күчүгү өсүп бат эле,
Арстандай болуп жалданат.
Төшү чоң дөшү, мойну жоон,
Куйругу шакек чамгарак.

Каарданып ити алганбы,
Бир күнү Мурат байкаса.
Токтобой эле жыт алыш,
Басыгы дагы башкача.
Кыркалай кетип баратат,
Кылчайып койбой аркага.

Таң супасы атканда,
Алачык Мурат ачканда,
Берүнү көрүп селт этет,
Астында өлүп жатканга.
Жанында Бөрүбасары,
Барбаптыр бекер капталга.

Терисин сыйрып берүнүн,
Этин итке салыптыр.
Соодагер көп каттаган,
Базарга анан барыптыр.
Айырбаш кылышп териге,
Эки кой сатып алыптыр.

Жортуул жагын көп тиктеп,
Жоготконсуп бирдеме.
Бөрүбасар чыгаан ит,
Тоо тарап кетип түндө эле.
Өлтүрө талап берүнү,
Көтөрүп келет күндө эле.

Энчисин мезгил керткен соң,
Арадан дагы жыл короп.
Кеңейип Мурат короосу,
Жампа, коргол, кык болот.
Чачыла чачып ийгенсип,
Чарбасы малга жык толот.

Жамаачы эски алачык,
Арданып Мурат жыйнаптыр.
Алты канат ак боз үй,
Апкелип тигип жыргалтыр.
Сүйүнгөн байкүш аялы,
Шолоктоп эле ыйлаптыр.

Шырдагы кооз саймадан,
Үйүнүн ичи таң калар.

Балдары ток, көңүлү ток,
Малчысы бар мал бағар.
Астында жорго мингенге,
Абзели күмүш ал да бар.

Өлбөгөн алтын аяктан,
Суу ичет деген чын белем.
Жакшыга эгер бак консо,
Жаңылбайт туура иргеген.
Көпсө эле тагдыр аябайт,
Көп болот аны билбegen.

Дөөлөттү, бирок көтөрүп,
Көппөптүр Мурат азамат.
Күндөрүн эстеп алаамат,
Жүргөнүн эстеп талаалап,
Көп шорду көргөн көсөм, – дейт,
Ушуга кылат канагат.

Жуушаган малды кайтарып,
Кетпестен эми кечинде.
Дебөгө чыгып комдонуп,
Конуштун капитал бетинде.
Бөрүбасар жатчы экен,
«Чеп» болуп короо четинде.

Тоо жактан анда түшчү экен,
Карышкырлар уу улап.
Өздөрү кайра мертинип,
Өлүмгө келип урунат.
Сүрунөн иттин бөрүлөр,
Сүрүлүп жүрүп тыйылат.

Бир күнү Мурат байкаса,
Чыгаан ит дөңден качыптыр.
Бир нерседен корккондой,
Бир түндө өндөн азыптыр.

Дайыма жатчы дөбөдөн,
Ылдыйлап келип жатыптыр.

Кийинки кечте негедир,
Кайыл болуп баарына.
Бөрүбасар бөк конот,
Короонун келип алдына.
Сестенип калчу нерселер,
Сырттанда деле бар тура.

Түшүнө бербей эр Мурат,
Тоо жакка дүрбү салыптыр.
Көрүнүшү тайдан чоң,
Бөрүнү көзү чалыптыр.
Табышмак болуп жатты эле,
Ачылды минтип анық сыр.

Байкап көрсө бөрүнү,
Тарамыш, жаагы карышкан.
Куйругу чолок, тик кулак,
Көөдөнгө мойну жабышкан.
Бу чөлкөмдө жок эле,
Келгендей издең алыштан.

Иттерден сырттан туулса,
Бөрүгө болот батынуу.
Бөрүдөн тайбас жааралса,
Буурага тишин матыруу.
Качырса баарын кайсаган,
Аталган «Көк жал» аты улуу.

Түшүнүп эми эр Мурат,
Камдады албарс кылышын.
Бөрүбасар ит учүн,
Айрыкча бүгүн түн узун.
Ирмебей кирпик эки дос,
Тосотко чыгат тымызын.

Айланып күндүз жүрсө да,
Ал түнү бөрү келбептири.
Эртеси Бөрүбасары
Боз үйгө кирип өрлөптүр.
Босогонун сол жагын,
Суз басып келип әэлептири.

Даярдык көрүп короого,
Чыракты Мурат күйгүзөт.
Кынынан сууруп кылычын,
Башталат дагы түн күзөт.
Бир маалда көк жал келгенин,
Ырылдап ити билгизет.

Тартынбай бөрү боз үйгө,
Кириптири тишин мык кылып.
Мурат шылып чапканда,
Тумшугу кетет кырт сынып.
Ошондо анан тиш салат,
Көк жалга ити тик чыгып.

Эртеси көк жал терисин,
Сыйрып Мурат текшерет.
Түндүккө илсе тумшугун.
Куйругу жерде тепселет,
Кутулдук мына дегенсип,
Ити да турат эркелеп.

Сергиген өңү билинип,
Ордуна дөбөт барыптыр.
Ээси да аны аздектеп,
Бир бириң жакшы багыптыр.
Ит – адамдын досу – деп,
Элде айтылыш калыштыр.

«Айкөл Манас» эпосту,
Кызыксаң ачып карагын.

Билесиң иттиң төрөсү,
Күмайык чыккан баянын.
Окурман эми эсен бол,
Бұтүрдүм жомок аягын.

25.01.08.

АЛП ТАЛАНТ ЭЛЕ АШЫКЕ

(*Ашиналы Айталиевге*)

Бүйтқага чейин ақмалап,
Булутта бүркүт байкалат.
Беренден андар бекинип,
Бейкүттайт замат чар-тарап.
Илеби атыр жел жүрсө,
Шибери кетет чалкалап.
Эмнени тиксөң баары өскөн,
Кең Чүйдүн ичи жайкалат.
Карааны көркөм ал жерде,
Кант аймак жатат кайкалад.

Жайылма айыл тоо жагың.
Жайылат улар, тоодагың.
Аюу, суур, аркар аралаш,
Анда көп түркүн тоо малың.
Мөрөйлүү кийик баккандан,
Мөңгүсү калың Чоң-Далың.
Атайлап чалып дайрага,
Айылга айдайт тоо балын.
Андагы уруу жедигер,
Айтайын элдин чоо-жайын.

Жаманкул төксө жамактан,
Кеч кирип кайра таң аткан.
Таамай күрч миздүү сөздөрү,
Таңдантып калкты караткан.
Осмонкул төксө жамактан,

Ок экен сүйлөм ал айткан.
Оозунда сыйкыр сырлары,
Ооздуксуз аттай бараткан.
Ой багып калган Ашыке,
Ошолор берген сабактан.

Кечээки фашист тырмагын,
Келбесе дагы ырдагым.
Күйгүзүп жердин жарымын,
Күл болуп өткөн жылдарын.
Айла жок айтат экенсинг,
Адамды адам кырганын.
Тарыхтын мындай энчиси,
Соолутуп жаштык гүлзарын.
Жеткинчек Ашыраалынын,
Армандуу кылды ырларын.

Кемпир-чал, келин айылда,
Чогулса ырдап берчи экен.
Казатта жүргөн уулунун,
Кайгысын күүгө терчу экен.
Атаган сайын аттарын,
Аялдар бошоп эркинен.
Куюлуп жашы токтобой,
Кусанын жаккан өртүнөн.
Ойлонуп чалдар турчу дейт,
Оюнан кетпей ой күмөн.

Үйлатып баарын өттүм – деп,
Учкундуу сөздөн төктүм – деп,
Чоң сезип өзүн турчу экен,
Чоң акын болуп кеттим – деп.
Каргаша турса ансыз да,
Албайын деп бүлдүрүп.
Дөө сөзду талтым мына – деп,
Домбура күүсүн урдуруп.
Кабакты ачкан кеп сүйлөп,

Кайрадан әлди күлдүрүп.
Он беш жашар жаш бала,
Күйгөндөн созуп зымпыйып.
Жамгырдай жаап төгүлүп.
Жамаптыр узун ыр кылып.

«Элик сур минип ойнотсом,
Эл билбес жерден болжошсом.
Элиң бир билип коёт – деп,
Эмчектен чымчып ойготсом.

Жалооруй карап тиктешип,
Жаңыла түшсөк сиз дешип.
Күнөө кимден кетти – деп,
Көзүбүздөн издешип».

Башталып ушул саптардан,
Башаты ырдын түптөлүп.
Бешене бөлгөн шыбага,
Бекемин кептин сүйлөтүп.
Бериптир белек жараткан,
Береңге уйкаш үйлөтүп.

Акыры фашист жецилип,
Ала-Тоо шаңга бөлөнүп.
Алп Манастан калган әл,
Аalamга кайра төрөлүп.
Атылып чыгып ал кезде,
Ақындан дагы сөз өнүп,
Арстан болуп жүргөндө.
Ай кыздарга жөлөнүп,
Артисттер келет бир күнү,
Айылынын көөнүн көтөрүп...

Салабаттуу Осмонкул,
Сайра дейт мукам торгойдой.
Сай күлүк анда Ашыкем,

Саламдан баштайт ойлонбой.
Көкүрөк тепкен таланты,
Көктөгү жанган чолпондой.
Кынтыксыз жецил сөздөрү,
Кыш кынап эле койгондой.
Ойлонуп калат Осокем,
Ордунда бир топ козголбой.
Анан,
Борборго жур дейт биз менен
Бозокорлорго кор болбой.

Арадан эки-уч жыл өтүп,
Анда да барбай Ашыкең,
Айланып айыл кыздарын,
Ал жакта жок деп жашы тен.
Океан деген Осмонкул,
Чакыртып зорго алыштыр
Бир келип кет деп жаш үкөм.

Ошондон барып башталат.
Орошон ойлор термеси.
Топко ырдаган жанында.
Токтонаалы жердеши.
Токтосун менен Ысмайыл,
Эстебес түгэй тендеши.
Чоң залкарлар дагы көп,
Чогулган кыргыз бермети.

Кыска сөздүү кайран күү,
«Карагул ботом» балбан күү.
Какшатып ийген укканды,
Кайрыгы анын армандуу.
Ашыраалы укканда,
Дене-бою дүр дептир.
Элестетип олтуруп,
Абага дастан үйлөптүр.

Жан бергенин ал күүгө,
Өзү деле билбептир.

Бир жолу жүрсө Өзгөндө,
Мырзаке экен айылы.
«Салам-Алик» дегени,
Ал айылдын жарымы.
Кара деген кызматчы,
Үйүнө конок кылыштыр.
Өзгөчө чыккан дастанды,
Өз оозунан угуптур.

Аяктап дастан баратып,
Аткан жерин укканда
От келип айрып журөктү,
Ок баланы тутканда.

Уккандын баары шылкыят,
Каранын зайыбы буркурап.
Үйүндөгү мылтыкты,
Ташка чапса быркырап.
Апаптап жатып алганы,
Араңдан-зорго тынчытат.
Ақында көрсө чеберлик,
Аралаш жүргөн угуучу.
Арбап бир койчу сыр турат.

Ак калпак Ашыраалысын,
Адашпай баары таанысын.
Элдики болуп көп ыры,
Элдерде жүрөт баары чын.
Татар, өзбек билет – дейт,
Сураба анын кайсы ырын.
Казагым дагы талашат,
Калкымдын мурас байлыгын.


Шекербек менен Ашыке,
Таласка барып туйладың.
Сооронбек менен бир жүрүп,
Сонун сап таптың, ырдадың.
Унутта кетип бирок а,
Жазылбай калды ырларың.

Ар сөзү салмак санаттай,
Карамолдо, Саякбай.
Ээрчишип Қөлгө барғанда,
Эл кетпей турған таң атпай.
Эстелбей калды көп ырың,
Эскирип кеткен барактай.

Астейил жаап чепкенди,
Ашыкең баскан сексенди.
А бирок оору айынан,
Ажалга барып кептелди.
Ақырет кетти айла жок,
Артына таштап кенчтерди.

Таланттан бүткөн атабыз,
Таш сыңдырган тakaңыз.
Артыңызда шакирт көп,
Аларга тийген батаңыз.
Көкөлөп жаның учса да,
Көп кылым элде жашаңыз.

Бишкек, 2006.



АР КЫЛ ҮРЛАР

ӨЛГӨН СҮЙҮҮ

Көл жээгинде калды элес көп сүрөт,
Көңүлүмдү көбүнчө ал чөктүрөт.
Тоодой эле ошол сүйүү көк тиреп,
Толкун эле жээкти жаткан өпкүлөп.

Ошол сүйүү асмандағы ай эле,
От жылдыздар кучагына бай эле.
Оюн-кумар кайрылбасын билсем да,
Ошол сүйүү эсте турат дагы эле.

Ал махабат чынчыл эле таптаза,
Алтындардын алтыны эле башкача.
Алыс сүздү бөлөк жээкти мекендер,
Ак куу болуп кылчайбастан аркага.

Чебелентип жула качып бир күнү,
Чеңгелдептир ал жақ жээктин бүркүтү.
Бугун сыгып жатты ошондо шолоктон,
Булганч болуп толкундардын бүркүмү.

Өлдү сезим, устараға тилинди,
Өлдү сүйүү, өзгө жанчып шимирди.
Баткакталды аппак дене, ич дүйнө,
Башкы жээкке келбейт эми киринчү.

Сүйүү, сүйүү! Сенде санаа күйүттөр,
Сүйүндүрүп бирде кылат үмүткөр.
Сүрдүктүрүп сүрсө кайра аркага,
Сүрүнө да адам кайыл, кириптер.

Кара-Жыгач, 14.12.10.

БИР СУЛУУГА

Кырдач мурун, кара тору, бели ичке,
Кылыгы наз, сыны сулуу эликче.
Субагай бой, жашоомдо бир келип,
Кайра учуп кетти ошол периште.

Ыйманы бар этек-жецин кымтылап,
Алпейимдүү, кээде күлчү шыңгырап.
Мөлмөл болуп үнү дагы жагымдуу,
Мөлтүр булак аккан сымал шылдырап.

Кирпиги узун, өйдө ийилип тарамдай,
Чөйчөгүндө көзү бал-бал жанардай.
Баскан кезде бар келбетин маралдай,
Аздек кылат балтырлары аярлай.

Оозу оймок, чачы жибек көрүнгөн,
Таштап койсо ай далысы көмүлгөн.
Чийме кашын кагып туруп жылмайса,
Чырайынан нур илеби төгүлгөн.

Учуп кетти өкүнбәймүн мен ага,
Учкун жүрөк айланган жок жарага.
Бир кемчили ич дүйнөсү жарды эле,
Билбейм азыр кайда ошол садага.

14.12.10.

АЙЫЛДАГЫ ДОСТОРГО

Сагынганда жүрөгүмдү чымчылап,
Санаа-оюм айыл жакка жулкунат.
Кулундарды сугаруучу сайдагы,
Куса кылат кум ойногон тун булак.

Кыр чөп басып адырларың жаткандыр,
Кырды бойлоп Кара-Сууң ташкандыр.

Анда жүргөн амансыңбы досторум,
Айылымдын унун, тузун таткан бир.

Барайын дейм тирлик тура бүтпөгөн,
Борбор ушул, иштер чыгат күтпөгөн.
Сагынганды көкүрөгүм мыкчылат,
Сары эски гезит өндүү бүктөгөн.

Биз өзүнчө кичинекей калайык,
Бирге өттү эле кирсиз таза балалык.
Аттиң ошол мезгил кеткен закымдал,
Артты карай ай-жылдарга таланып.

Эсте дале биз ойногон «таш казан»,
Эсте турат тайлар анда таптаган.
Энчисине ээлил кылып убакыт,
Эми достор орто жашты аттаган.

Кемибесин короодогу малыңар,
Кертилбесин шалбаадагы багыңар.
Кереметте түгөл бойдон бүлөңөр,
Кейиши жок аман жүрсүн жаныңар.

Бишкек. 18.01.08.

МЕКТЕПТИ БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРГӨ

Мектептен алып кат-сабат,
Мектептен бала такшалат.
Мелжиген дүйнө кезсең да,
Мектептен мекен башталат.

Теригип калсаң тердеткен,
Теманды билсең терметкен.
Тарбия-таалим жолдорун,
Тааныткан чыны мектеп сен.

Алиппе баштап сабагын,
Ачты эле билим баштатын.
Аттигиң жаштар мына эми,
Аяктап мектеп жатасың.

Куушуп күн, ай, жыл кетер,
Куугансып замат жылт этер.
Курбуңду эстеп, классташ,
Кусадан жүрөк зырп этер.

Эсебин мезгил аткаар,
Эч күч жок аны башкаар.
Эстесенә эже-агайды,
Эзилип көздөн жаш тамар.

Тил алып мезгил уксачы,
Тизгинди артка бурсачы.
Токумун алып күлүктүн,
Токтотуп бир аз турсачы.

Ушундай тура энчиси,
Убакыт кетсе мейличи.
Өлкөгө тийип керегиң,
Өспүрүм өскүн дейличи.

Аябай күчүн калкымдан,
Ала-Тоо жүгүн артынган.
Алтындай жерге ээ бол – деп,
Айкөл шер сага калтырган.

Алдыда далай учур бар,
Асмандал бийик учуу бар.
Мараага сайган желек бол,
Манастан калган тукумдар.

Ташыркап калбас кадам кой,
Таалайлуу бол, аман бол.

Таамайын айтсам жашоодо,
Татыктуу инсан адам бол.

*С. Садыкова атындагы мектеп.
Чолпонбай айылы, 25.05.08.*

KURKURӨӨ ТОБУНА

Камтыган булак шекерин,
«Кара-суу» тунук өзөнүң.
Жакуттай белес «Кара-Ой»,
Жамынат шибер төшөгүн.
Адырдан төмөн көк көлүң,
Аздектеп келет мекеним.

Асылдан тамчы тамган жер,
Асырап күткөн кайран жер.
Токтогул, Шаршен, Жумабек
Торолуп сенде жанган жер.
Батырып баарын ичице,
Бапестеп бактың балбан жер.

«Ак-Бака» адыр кумдак бел,
Аймалайт анда жумшак жел.
Айдаңең, Талип, Сооронбек,
Ашырбұбы көзүн жумган төр.
Аргендей мукам Дарыйка,
Алптарды берген тууган жер.

Бейишим берген берметтен,
Бешигим бул жер терметкен.
Ыроолоп Алла амирде,
Ынтымак деген шербеттен.
Күркүрөө чоро урпагы,
Көбөйүп мында эл кеткен.

Күркүрөө журөк жылдыткан,
Курултай өтсө улуттан.

Так билбей көбүн унуткан,
Таанышсын тууган-туушкан.
Өзүндөн салттуу дагы көп,
Өспүрүм чыксын улукман.

Түзүлгөн уюм желек бол,
Түйшөлсө элге өбөк бол.
Ашсызга толгон көнөк бол,
Үйсүзгө устун терек бол.
Айкөл шер Манас жылоолоп,
Ала-Тоо үчүн керек бол!

Чолпонбай айылы. 30-июнь, 2008.

КҮКҮН АПА

(Атамдын эжеси. Биз Күкүн апа дечү элек)

Ажары качып жамалдын.
Азреил тартып каран түн.
Араанын ачып келгенде,
Асты тар тура ажалдын.

Такымдап тартса жер аймак,
Талашып эч ким жеңе албайт.
Кусадар болуп бул жайга,
Кутулуп кайра келе албайт.

Күкүн апа, барса келгисиз,
Күнөссүз жайга көндүңүз.
Буйругу экен Алланын,
Бурулуп акка төндүңүз.

Жаш алыш әлес күндөргө,
Жалдырап турам мурзөндө.
Берч болуп жүрөк алсызмын,
Бешенең жыттап сүйгөнгө.

Өзүңүз көргөн куу дүйнө,
Өзгөчө сыноо бул дүйнө.
Бат эле өтөт турбайбы,
Баарына үлгүр-үлгүрбө.

Куранда биздин алыйыз,
Кудайда сиздин жаныңыз.
Жараткан алды өзүнө,
Жаннатта болсун жайыңыз.

Чолпонбай. Күркүрөө. 20.11.10.

ҮУЛУМА

Өзөгүмдөн көктөп чыккан бутагым,
Өмүрүмдү улап жаткан туягым.
Арнайм сага ушул кыска жакшы ырды.
Акылыңа түйүп алғын чырагым.

Алтын баштан әмне гана өтпөдү,
Оомал-төкмөл дүйнө далай өкчөдү.
Менден бийик, жарық болгун данегим,
Чолпон өндүү жанып турган көктөгү.

Тецир үчүн жарыкчылык көз ирмем,
Тез жылганын байкайм азыр өзүмдөн.
Бак тоголок, мээнет жалпак турбайбы,
Баарын калчап пайдалангын өзүң сен.

Бар-жогунда жетелесе кур үмүт,
Бапыраңдап кетпе балам бүлүнүп.
Орду менен убакытты сицирип,
Сабыр кылсаң, түзүк болот тирилик.

Айбан ишке өмүрүндө малынбай,
Арам кепти кектеп жүрүп жарылбай.
Адам болуп жаша белек жашоодо,
Алла берген жүрөгүндү аруулав.

Аласалып бөөдө-кырсық баспасын,
Аткарылсын ойлогон ой-максатың.
Адептүүлүк азыртадан уялап,
Аброюнду жаштайыңдан сактагын.

Кагылайын артымдагы тай-кулун,
Кенен болсун деги дүйнө таанымың.
Ден соолукту жана тилейм өзүңө,
Дүйнөдөгү жакшылыктын баарысын.

23.01.11.

АТА-БЕЙИТ

Кыргыздын кыраандары кырылганын,
Кыйла ишмер бу жалгандан сзылганын.
Кичинемде мен угуп ойлоочу элем,
Ким атса да аны ун, туз урганын.
Азыр эми так эле сезип турам,
Акыл жактан элимдин буулганын.

Билимдүүлөр кеткенсип аша кечип,
Бир заманда иштерин ката дешип.
Буйрук менен тез учуп атылган ок,
Бүркүттөрдүн жүрөгүн жара тешип.
Бир үцкүрдөн таап чыккан соөгүңөрдү,
Биз үчүн чоң үшкүрүк Ата-Бейит.

Кыйган кезде НКВД кылтактары,
Кырды ашып чоролор урпактары.
Анда апа колунда «кара кагаз»,
Ала-Тоонун арасын курчап зары.
Алп аталар көмүлгөн көрүстөнгө,
Айтам торко болсун деп турпактары.

Арча-Бешик. 20-август, 2006-жыл.

ӨТӨТ ЖАШТЫК

Байкалбай эле бат жылып,
Баратат баёо жашчылык.
Шамалдай тытып кетти го,
Жылдарын мезгил шаштырып.

Алтындай болгон жаш курак,
Алгач ал туруп жаркырап.
Алоосу өчөт турбайбы,
АЗайган өндүү шам чырак.

Түшкөңсүп сары жалбырак,
Түгөнөт әкен бал курак.
Өзгөчө жаштык учурду,
Откөргүн жаштар жакшылап.

03.01.2011.

БУУДАЙЫК ТУРА АЛ КӨРСӨ

Буудайык күштүн төрөсү,
Бүркүттөн туулган төл өзү.
Жалгыздап кезип дүйнөнү,
Жанында болбойт жөлөгү.
Айтчы эле энем сырттандан,
Жетпейт деп ага бөлөгү.

Кабыланды кайрып алганын,
Аюуну аткып жарганын.
Айрыкча укмуш келтирчи,
Арстанга бүлүк салганын.
Узарта түш деп кыйнасан,
Улачы ойдон калганын.

Каманды кантип апчыган,
Илбирсти кантип жанчыган.
Аттиң ай жаттап калбапмын,

Ушуга бир аз жанчылам.
Ойлосом азыр жомоктун,
Каймагы тура калкыган.

Берилип угуп жатсам да,
Ишенбей эле жүрчүмүн.
Апыртып айтат энем – деп,
Кыткылдап кээде күлчүмүн.
Кайрадан муюп кунт коюп,
Жомогун, бирок сүйчүмүн.

Жаралат дечү алгырды,
Бир-экөө эле дүйнөдө.
Бүйтка жер издеп шерлерин,
Буудайык жүрсө күулөнө.
Чагылган түшөт дегенсип,
Чачылчы экен дүрбөлө.

Бүтөрдө жомок аягы,
Ошондо мындай кеп айткан.
Буудайык шаңшып тим болбой,
Чыңырат ачуу деп айткан.
Жанынан укса жан жүрөк,
Жарылган жерин төп айткан.

СССР кезде кээ бирөө,
Жазыптыр тарых бурмалап.
Түшүнсө болот аларды,
Түз айтса Москва сындаламак.
Жалпы эл билет мен дагы,
Жазайын аны тууралап.

Изилдөөчү чөйрөнү,
Пржевальский келгенде.
Кыдырып көрүп таң берген,
Кызыгып сулуу төрлөргө.

Илими балким тийгендир,
Кымбатым кыргыз эл-жерге.

Жанында әки-үч шакирти,
Көтөргөн күрөк-казыгын.
Дүйнөдө сейрек кездешчү,
Казышып чөптүн тамырын.
Жаныбар, кум, тоо, таш тургай,
Ченешкен суунун агымын.

Илимпоздо адатка,
Айланып калган салт экен.
Айбанат эгер көрсө эле,
Мылтыгын колго алчы экен.
Баласын кошо кабаттап,
Баарысын атып салчы экен.

Бир күнү түштө баарысы,
Чайнекке чайын кайнатып.
Үй мүйүз тартып олтурса,
Көрпөдөй чөптө жайлана.
Күн нурун тосуп үстүнөн,
Кара күш өтөт айланып.

Каалгып барып конуптур,
Ар жакта аска чокуга.
Пржевальский билсем – деп,
Түшүптур анын соңуна.
Адаты атып текшермей,
Артынган мылтык жонуна.

Жакын барып атканда,
Көөдөнү окко тилинип.
Айланган таштай чоң бүркүт,
Айланып кулайт чимирик.
Акыркы ачуу үн менен,
Алыптыр катуу чыңырып.

Алыста калган шакирттер,
Ачuu бир үндү угуптур.
Жете келсе аска түп,
Жетекчи өңү сууптур.
Тили келбей күрмөөгө,
Тизесин бүгүп туруптур.

Түшүнө бербей келгендер,
Түйшөлүп эле калышат.
Ийиндең экөө көтөрсө,
Илимпоз кайра карышат.
Шап эле оорукаңага,
Шашылыш алып барышат.

Текшерип көрүп додурлар,
Жүрөктөн ооруу дарт табат.
Жүгүрүп таап дарысын,
Мүмкүндүк баарын аткарат.
Оорулуу, бирок оңолбой,
О дүйнө сапар аттанат.

Ысык-Көлдүн жээгине,
Ардактап сөөгүн кооптур.
Гранит таштын бетине,
Сүрөтүн чегип оюптур.
Үстүндө жайып канатын,
Эстелик бүркүт конуптур.

Буудайык тура ал көрсө,
Отуна октуун күйгөн бир.
Балапан калса артында,
Бакубат өмүр сүргөндүр.
Эл барбас жерде көрүнбөй,
Эркинче учуп жүргөндүр.

31.01.08.

БИР АРМАН

Кечиккен деп тасма жөнүн андасам,
Келген дешет көп билгендер капкачан.
Кожоундар тартылыптыр андагы,
Кожомкулду теле неге тартпаган?

Мезгилинде борбордогу аянетта,
Дөө кишибиз төө көтөрүп баратса.
Эки мүнөт арнап койсо болмок да,
Эл билет деп жазып койбай баракка.

Комуз кылга мизи тийип койбогон,
Колу тургай бычак менен ойногон.
Атай үчүн аяп коюп лентаны,
Айныгандык кылдыкпы деп ойлоном.

Жарыштырса декадада алптарды,
Жарып чыккан ошол кыргыз залкарды.
Карлыгачтын канатындай манжасын,
Тартып туруп кайра басып салганбы.

Көрүп калдык элдин болгон ардагы,
«Мыссыл жана тамашанын» балбаны.
Кечээки эле Шаршен уулу Асанкул,
Кетиптири го бастырылып ал дагы.

Дагы көбүн айтканым жок кыркылтып,
Далай эле чекиликти биз кылдык.
Сүрөттөрүн көрөт дечи урпактар,
Сүмбөттөрүн көрбөйт эми бул чындык.

Болбойт эми мезгил кайт деп суранган,
Жүргөн чыгар коркпогондор убалдан.
«Жакшыларың» кенчке, балким, кайдыгер,
Жалпы журтка орду толгус бул арман.

19-июнь, 2007-жыл.

ШАШМАЛЫК

(*Tamasha*)

Ак халат кийген доктур кыз,
Аттигиң ашық болдук биз.
Артыңа укол жасайм – деп,
Алдыма келдиң жоолуксуз.

Илгирден элем боз улан,
Ийменип жандап отурам.
Ийнице колум илсем дейм,
Ийненден, бирок чочулайм.

Жообуңду сурап сыр салдым,
Жобурап кирсем күмсардың.
Жонуңа колум илгенде,
Жоон санга ийне бир сайдың.

Жолдошуң барын айттың да,
Жасалма күлдүң калпынча.
Жышымыш болуп ийне ордун,
Жооштууп койдуң артында.

Өпсөм деп тургам эринден,
Имерсем дегем белиңден.
Ак никесин аттабас,
Айланам сендей келинден.

Шашмалыгым болгон соң,
Шадаңдапмын олдоқсон.
Сабырсыз дайым жаңылат.
Салмактап анан ойлонсон.

30.10.2007.

АМЕРИКА МУЛЬТФИЛЬМИ

Мазмунун бөбөктөргө ылайыктаپ,
Мультфильм тасмалары чыгарылат.
Жаш муунга тарбия мааниси соң,
Жакшы менен жаманды турат ылгап.

Бир кездерде маңызы терең болуп,
Биз көргөн мультфильмдер алтын эле.
Америка тасмасы каптаган соң,
Бара жатат балдар да тантып эле.

Биле аладым жатканбы сабак кылып,
Бирин-бири бычактап адам кырып.
Тарбиясы кескилөө, кыкындыруу,
Мындан ашкан жок чыгар айбанчылык.

Ракета минтип алып жүгөндөгөн,
Согуш күчөп кусканы түгөнбөгөн.
Көрүп бала ошону туурап кирсе,
Келечектен ой кетет күмөндөгөн.

Кошмо Штат өтө өсүп кеткениби,
Балалык сезимди же жектедиби.
Жаңы сүйүү, стриптиз киргизиптир,
Мектебици эски деп тепкениби.

Мисалы, көрсөң эски «Мауглини»,
Тасманын маанисинде бекемдиги.
Дардайган аюу, жолборс, бөрүлөрдөн,
Далилденет адам артык әкендиги.

Ал эми азыркынын «Мауглиси»,
Аюу экөө «реп» бийлеп талда жүрөт.
Кабыланды ашатып кууп ийип,
Маймыл менен пиво ичиш барга кирет.

Жаш муунга укмуштуу сезилеби,
Же шоусуна ушунча берилеби.
Башаламан маанисиз мультигине,
Билбейм дагы кошушат эминени.

Кандай болот балдардын түбөлүгү,
Чоңойгончо же күтүп жүрөлүбү.
Заманына жараша десек эгер,
Анда ошол келечек бүдөмүгү.

05.02.08.

ЖАРНАМА ДЕГЕН ЖАДАТТЫ

Болгону кыргыз эгемен,
Жарнама жайнап теледен.
Уятыз кээ бир жарнагы,
Уяллат ата-энеден.
Беш мүнөт сайын кайталап,
«Бергендер» деле эр экен.
Кууратып көргөн адамды,
Кутулбай турат жемеден.

Көнүмүш салтын койбойбу,
Көрүнөө мынча кордойбу.
Көп акча түшөт деп жүрүп,
Көрөрман көөнүн сойбойбу.
Телеберүүсүн шалдашып,
Тешкилегенин ойлайбу?
Кинодон кийин же мурда,
Кырк мүнөт созсо болбойбу.

Ташкындал турса чыгарма,
Табылат дешет бир арга.
Эл такыр жадап бүткөнүн,
Эшитсе болмок булар да.

Эркелей бербей эргулдар,
Эгерде бир аз тил алса.
Жарнама жайган күнү-түн,
Жарыя канал чыгарса.

04.02.08.

ТИЛИБИЗДИ ШЫЛДЫНДАГАН ЖАРНАКТАР

Бишкектеги көрнөк, ураан, үгүттөр,
Түшүнүгүн байкап-талдап билип көр?
Жаздык мына кылкыргызча дешеби,
Жарнагы бар имаратка кирип көр.

«Кымыз сүтү» деген атты тиркептири,
Сүттөн кымыз чыгаарын ал билбептири!
«Бүт кийимдер» сатылчу жай «Бут кийим»,
«Үй сатылат» деген жайды «Үй» дептири.

Көмөч эмес «лепёшка» деп текчеген,
Курулушту «стройка» деп кепкенен.
Булар эмне, тилиң сынган аттар бар,
«Шылдың уюм» ачылганбы деп кетем.

Дагы толо «клип» болгон урааны,
Байге койсо башка улуттун чыгааны.
Кыргыз тилин шылдындалган жагынан,
Айдан ачык мыкты «кино» чыгаары.

Каршылык жок жүрсүн башка улуттар,
Мурас жагы кандай болот угуп кал.
Селкинчекти «качели» деп жүрүшкөн,
Сенин дагы балаң бардыр улуктар.

12.12.10. Кара-Жыгач.

ЖАЛГЫЗДЫК

Жалғыздық башка түшкөн кезде деги,
Жараткан ойлобойсуз эмнелерди.
Жабышып жатып калсаң қабыр барып,
Жарыктық жер үстүндө эстелеби.

Жалғыздық жүрөкту әзип турат экен,
Жаналғыч келсе деп ой тубат экен.
Жанынды қыйғың келбей, коркуу келип,
Жаназа тушпөсүн жан туят экен.

Жакшының әркин ийип, камап жарга,
Жаманды түртүп жаман адаттарга.
Жашоону муздак кылган, мерес кылган,
Жалғыздық болбосо экен адамзатта.

Кара-Жыгач. 2008.

КЕЛ ЭСТЕЙЛИ КЛАССТАШ

Алтын мектеп узап сенден такшала,
Андан бери олтурбадык партаса.
Көр тирлик деп калыптырыз байкабай,
Жыйырма жылдын кеткендигин аркага.

Өтүп жатат билинбестен узап жаш,
Өскөн элек бир айылда булакташ.
Өмүр гүлүн ачкан кезді әскерип,
Өткөн жолду кел эстейли, классташ.

Айгай салып танаписте ойногон,
«Ак теректи, көк теректи» ойлоном.
Көп оюнуң, сабактарың, тарбияң,
Көкүрөккө өчпөс болуп орногон.

Жакшы күндөр келбей кайра эртеси,
Жашоо жылат чеги келер чектечи.

Жараткандын өтөт экен мезгили,
Жалаң гана элес калып эстечү.

18-иуль, 2007.

САЙДАГЫ БУЛАК

Күндүзү эл үзүлбөс жалгыз булак,
Күүгүмдө калар эле жалгызырап.
Жалтырап ай нуруна кемер нугу,
Жаткансып алп дайрага алтын чубап.

Түстүү таш сан жетпеген көп түрүнө,
Түбүндө ойноп турчу көркүү үйө.
Тазалап көзүнө чөп түшүрбөчүм,
Таарыныч кетпесин деп мөлтүрүнө.

Күмүш суу биз өзүндүн бөбөктөрүн,
Күнүбүз шаарда өтүп бөлөктөдүм.
Кубанып жутсам дагы «легенданы»,
Кусадан сени эстесем чөгөт көөнүм.

Тартылбай тармал аккан булагымда,
Талант чачкан зат бар дейт курамында.
Акындар көбүй ичкен мазар мүрөк,
Айдараалы баш болуп убагында.

Орун кылып түбөлүккө сайды мекен,
Оо, булак, канча кылым актың экен.
Чолпонбай сени ичип баатыр болгон,
Чок кармап ар-намыстуу анты менен.

Ата-бабам, өзүм ичип өскөн булак,
Айылымда жаткандырысың өмүрдү улап.
Балалык баёу көзди элестетсем,
Байкалбай тамчы тамат көздөн кулап.

Сайдагы суу ташыган булак эле,
Сан элди жалгыз багып турар эле.
Бараармын баламды да тааныштырып,
Байыбай оргуй бергин Булак-Эне.

8-апрель, 2007.
Бишкек, Түштүк-2.

ШАЙТАН ГҮЛ

Чагылткан жүзү жылдызды,
Гүлбактан көрдүм бир кызды.
Жалт карап жарым мүнөттө,
Жалынга мени ыргытты.

Абаны жиреп бараткан,
Периште арбап каратсаң.
Жалтактай түштүм негедир,
Жалжалды тике караштан.

Ак куудай болуп канатчан,
Ак көйнөк желде баратсан.
Баарысын бузуп алам – деп,
Батынып баруу каяктан.

Бар сырын берип жараткан,
Балыктай дене жарашкан.
Басканда бийлеп олоң чач,
Балтырга барып жанашкан.

Көздөрү көркүү сулууну,
Көргөндө көңүл бурулду.
Кубулт деп сыйкыр махабат,
Кыялда бир ой туулду.

Кызарсаң күндөн чүрөкчөм,
Кызганып сени күнөстөн.

Көз айнек болуп ортодо,
Көзүндү өзүм тұнөтсөм.

Чарчанып кетип сулуучам,
Чаңканып сууга бурулсаң.
Аттин ай, мұрәк мен болуп,
Алқымга барып куюлсам.

Аярлап басып асыл жан,
«Алтынга» кирсең капыстан.
Билегиң дароо менчиктеп,
Билерик болсом жакуттан.

Шуруга келсең арбалып,
Шуруга кетсем айланып.
Тубаса жытың мен искең,
Төшүндө турсам байланып.

Берметти карап телмирип,
Белдикке барсаң сен жылып.
Белбоого дароо кубулуп,
Бек кыссам канда белди илип.

Теңеп мен турсам алтынга,
Сумкаңдан сууруп алдың да.
Оймоктой оозго тамеки,
Ойсоктоп тиштей калдың да.

Жарака кетип көңүлдөн,
Жаңылган экем дедим мен.
Жомоктой кыял заматта,
Жок болуп кетти сезимден.

Бир көрсөң кыздын тазасы,
Бийкечтин жоктой катасты.

Суу сепкен ички дүйнөңе,
Сулуунун шайтан сапаты.

4-март, 2007-ж. Бишкек. Түштүк-2.

СҮЙҮҮ ДЕСЕ

Махабаттын жазсам деле жыргалын,
Мага айтышат аз деп сүйүү ырларың.
Жалын сүйүү билсең досум кымбатын,
Жалаң эле айтпайт кыздын сырларын.

Келиштирип келбеттерин мактагам,
Кээ бир кыздын үмүттөрүн актагам.
Аттиң анда гүлгө айланткан ырлар бар,
Аз болсо да саз жаздым деп мактанам.

Азыр жашым отуз бештен ашканда,
Арзуум кызга чыгып калды аз санда.
Эмнегедир жүрөк кетет ээлигип,
Эл-жеримдин сулуулугун жазганга.

Сүйүү асыл атам менен энемде,
Сүйүү азыр менде Ата Мекенге.
Сүйүп жазган ырларым көп калкымды,
Сүйүсү аз деп айтасың бекерге.

18-январь, 2008-ж.

СУУЛАРДА ӨЛКӨМ КЕЛЕЧЕК

Элиме берип сууну бай,
Аралап агып тургудай.
Жашоондор өнүп-өссүн деп,
Жараткан тура бир Кудай.

Чокусун тоң муз бербеген,
Этеги сына тердеген.

Жети дубан тамырлап,
Жергемди тоолор ээлеген.

Ал мөңгү суунун атасы,
Ал мөңгү дайра башаты.
Асылып ташта түбөлүк,
Асмандал турат аязы.

Актыгы аппак куулардай,
Ак жибек өндүү булганбай.
Ажарын жаап шөкүлө,
Айчүрөк кийип тургандай.

Ак жалтаң жактан жаракат,
А балким, көрсөң кара так.
Ала-Тоо калы дебегин,
Ал илбирс кыраан баратат.

Чак түштө кылт деп эшилсе,
Чайыттан кырт деп тешилсе.
Тондурууп нымды жыртыкка,
Толуктайт мөңгү пешинде.

Астыртан тамчы үн курап,
Аскадан төмөн шылдырап.
Булагын кошуп бир кезде,
Буурадай дайра жулкунат.

Кыргыздын кымбат суулары,
Кубулуш шумдук сырлары.
Кичине болуп башталып,
Киргенде күчөйт куйганы.

Таш-ташты сүзсө тырс сынат,
Талкандал акса кылдырап.
Туюкта токой-чер булун,
Туруштук бербей жыртылат.

Өзгөчө ошол аккан суу,
Өмүрдүн отун жаккан суу.
Өзөгү тура өлкөмдүн,
Өзөндө туйлап жаткан суу.

Эгемден бизге арнаган,
Энчини айтып дайрадан.
Тамчысы алтын кыпын – дейт,
Так сарптап калкым пайдалан.

Тантытпай кептин казалын,
Таамайын айтат таза акын,
Ири сууларды эмесе,
Иликтеп туруп жазайын.

Чүй жердин болуп белеги,
Чүй, Шамшы, Ақ-Суу, Кегети.
Тамчысы кетпей бекерге,
Сугатта мереп этеги.

Ала-Арча тоодон бой уруп,
Аламудүн жана Соқулук,
Жакага түшкөн бай суулар,
Жалбырап ағып отуруп.

Кара-Балта суу алпынан,
Ысык-Ата кооз шаркыранц.
Кубанта адам сакайтып,
Курамы дары камтыган.

Табигат тарткан кубулуш,
Чоң-Кемин толкуп тири укмуш.
Бийиндей Бұбұсаранын,
Бийлесе бүркмө бир укмуш.

«Кыргыз-Тоо» дайраң калк жанын,
Камтыдым багып жатканын.

Ашуудан ашып эми мен,
Айтайын аркы капиталын.

Үч-Кошой келсе сабалап,
Каракол ага шар агат.
Экөөнөн талды сууруган,
Талас суу балбан жарагат.

Алп Манас минген Аккула ат,
Аргымак өндүү алкынат.
Жээгинде кайың калтырап,
Жебедей агат шаркырап.

Ак тулпар минген Семетей,
Ал сууга кирген кенебей.
Агызбай Айкөл арбагы,
Алып өткөн дешет кемедей.

Бакай кан келип жортуулдан,
Агытса тулпар Бозбуудан.
Күнүгө жуунуп бойду урган,
Күмүштак деген чоң суудан.

Өзгөчө ири жылгалар,
Өзөндүү Қалба, Үрмарал,
Бириккен Кызыл-Мойноктон,
Беш-Таш суу, Кара-Бууралар.

Толкунга Сыргак кептелип,
Кеччи экен кәэде текшерип.
Нылды-Суу, Кен-Кол айтмак го,
Тил болсо бизге эскерип.

Күн батыш жакта үн сүрөп,
Күркүрөө агат күркүрөп.
Чыңгызың жазган атагын,
Дүңгүрөп дүйнө бүт билет.

Тал, данды дайраң сүйүнтүп,
Талааны турса тирилтип.
Жана жыш башка сууларың,
Жайытың жатат киrintип.

Ал эми ээлеп алабын,
Аткарган Мекен талабын.
Алтындай кыргыз жеринин,
Айтайын чыгыш тарабын.

Ыроолоп ырыс буюрган,
Ысык-Көл сулуу сулуудан.
Денгээлин сактап турооуга,
Дайра көп ага куюлган.

Кайдасың, Улуу көл деген,
Каркыра агат селдеген.
Жаш Айдар чапкан Мааникер,
Жарышкан чыгар сен менен.

Барскоон акса жалтырап,
Жети-Өгүз, Тосор жалпылап.
Чогулуп куйган куймадан,
Түп дайра деген алп чыгат.

Жыргалаң дагы ашкан суу,
Жылгасы көлдү тапкан суу.
Жылына турист көбөйүп,
Жыргалы элди баккан суу.

Алладан амир кымбатым,
Айтсам көп, Нарын сымбатын.
Атпай журт кантип билбесин,
Ал берген токтун кызматын.

Өзүңсүң зору баарынын,
Өркөчтөп аккан Нарыным.

Коңшу өлкө дагы биз тургай,
Колдонуп жатат жарығың.

Сабалап аккан бууданың,
Сары-Жаз менен Жумгалың.
Ажары Таттыбұбұдәй,
Ак толкун болгон сууларың.

Көкемерен, Суусамыр,
Көгөрүп түбү суу балыр.
Коркутуп үстү бирок да,
Кожомкул дөөдәй сүр жатыр.

Туптунук болуп кептешты,
Түбүндө ойноп ак ташы.
Эл баккан Кошой сыйктуу,
Эл багып жатат Ат-Башы.

Түштүктө Чаткал, Ак-Буура,
Талантым жетпейт тартууга.
Ташкыны жатса тармалдаپ,
Таң бердим көркүү ал сууга.

Кара-Үңқүр, Кара-Дарыя,
Калкымдын бүткөн багына.
Эр Төштүк, Чубак кезинде,
Жуунган суулар дайыма.

Жер-жемиш канып суу ичкен,
Жээгинде күрүч бул ичкен.
Өлкөнүн баарын сүйүнткөн,
Өмүрдү жаккан билик сен.

Баарысын толук жазбадым,
Баарладым ойдо барларын.
Суулар дейт биздин келечек,
Сууруган байлык тармагын.


Белендең камын элимин,
Бериптир сууну Тәцирим.
Угарман кыргыз сенин да,
Узун суу болсун өмүрүң.

16-июнь. 2008.
Чолпонбай айылы.



Күүнү чертсөң
айтып черт

2012.



Күү баянын билмек тургай уккусу келбegen кыргыз баласы ата-журтун сүйөру күмөн.

Күү тууralуу сөз болгондо бала чагымдагы айыл аксакалдарынын сөздөрү күнү бүгүнкүдөй кулагымда. Азыркы изилдөөчү аталарыбыздын ки-тептерин да окуп калам. Салыштыра келсем бир өнүттөгү ойлорго кетесин.

Комуз өнөрү кыргыз элинин илгертен бери келе жаткан мурастарынын туу чокуларынын бири. Бабаларыбыз сөз менен айтып жеткизе албаган маҳбатты, кубаныч-салтанатты, же тескерисинче арман өкүттү, муң-зары күч азапты, турмуштун же ажалдын өктөөсүн үч кыл комузга сициришкен жана туюмун чечмелеп келишкен. Күүлөрдүн жолу узак жана тематикага өтө бай. Маданияты, идеялык маани-маңызынын таржымалы ар кырдуу.

Аттиң! Ал замандын аламанынан атырылып чыкса да айтылмак турсун ара жолдо калып, жого-луп кеткен күүлөр канча.

Эски күүлөрдүн жолу узак дегеним, чертилип жүргөн күүлөрдүн автору катары кийинки өкүлдөрдү тааныйбыз. Алгачкы жаратмандары аз гана кайрыктан турган ыргак өзөгүн жаратса, ал комузчудан комузчуга өтүп отуруп өздөштурулгөн.

Мисалы: «Көкөй кестини» Капал чыгарган жана аз гана кайрыган. Эстафета катары муундан-муунга жүрүп отурган. Аны тогуз толгонуп туруп көркүнө чыгарган, жеke адамдын кайгысын жалпылап бир доордун үнүнө айлантып элге жеткирген улуу инсаныбыз күү сүрөткери Карамолдо. Демек ал күүнү Карамолдонуку деп айтканыбыз талашсыз.

Мындай күүлөр оголе көп. «Бурулчанын сел-кинчек» Осмонбек кызы Бурулчаныкы. Анын калтырган мурасы күү алптары Муратаалы, Ыбырай, Токтогул жана башкалар тарабынан аткарылышы

даражасын дагы бийиктеткен. «Сынган бугунун» баштапкы ээси Байгазы экени айтылат.

Кадимки Айдараалынын күүлөрү булактын көзү бүтүп калгандай жок болуп кеткен. Бирок бир топ башка залкар күүлөрдүн өзөгүн түзүп кеткени сыр бойдон калды.

Ниязаалы комузчы Жеңижок менен Көксулууга күү арнаган делет. Атай аны салыштыруу жолу менен ар кайрыгын кайрадан ийнине жеткире ийлеп чыгып алп күү жараткан. Ал «Актамак менен Көктамак».

Албетте, мындай күүлөр күүчүдөн күүчүгө жеткиче иштелилип, өркүндөтүп өстүргөн жана өлбөс кылышып элге калтырган биз окуп жүргөн залкарларбыз автор болуп калары шексиз.

Ошентседа уңгунунучун баштаган күүчүлөрүбүздү билип жүргөнүбүз абзел. Изилдөөчүлөр ийне-жибине өздөрү жетээр. Мен жөн гана чоң аталарыбыз «мен бала чагымда аксакалдар мындай айтаар эле» – деп айткандарын эстеп ыр түрүндө кээлерин баяндоону чечтим.



КАМБАРКАН

Уламышта Камбар хан, ал эми илимий тақтыкта Камбар Жаныбек хандын жардамчысы дөлет. Демек, кандай болгон күндө да экөөнүң төң эстетикалык табити күч болгон. Ой тутуму терең жана чыгармачыл. Ал экөө комуз аспабын ойлоп тапкан. Эл кыска гана Камбаркан деп атаган.

Илгери өткөн заманбап,
Изденүү жолун кабарлайт.
Жан шерик жандуу комузду,
Жасаган кантип адамзат.

Алгачы Камбар хан делет,
Ал эски доорго дал келет.
Аңгеме куруп мен эми,
Айтайын колдо Алла деп.

Жанында коштоп жигиттер,
Атсак деп болсо кийиктер.
Аң уулап Камбар токойдон,
Бир үнгө болот кириптер.

Айдар жел жортсо желдетип,
Ал конур добуш терметип.
Акырын үндү чыгарган,
Артылып турат керме жип.

Жакындал барып караса,
Жарыктык мындай тамаша.
Ичеги кере тартыптыр,
Чарт сынган бутак жарака.

Көрсө бир мечин секирип,
Бутакты калпыс эти илип.
Ошондо карды жарылып,
Ичеги калган бекилип.

Аз коңур чыгып атты эле,
Атайын Камбар какты эле.
Катыгүн мукам зыңқылдайт,
Камчы учу менен чапты эле.

Табигат берген кубулуш,
Таасирлеп ушул угулуш.
Табитин козгойт Камбардын,
Талантка жасап бурулуш.

Үмүттө кыял ой жоруп,
Үйүнө келет ойлонуп.
Чыгарратат ичегилерин,
Чыгарма үчүн кой союп.

Жыгачка мыкты шарт урат,
Ичеги кере тарттырат.
Купулга толук толгучा,
Кургатат таза жакшылап.

Салаасы менен тарткылап,
Салмактап чертсе каккылап.
Толкуткан сонун үн чыгат,
Токойдон дагы жакшыраак.

Чыгарма чымырканганы,
Чылк ою эми андагы.
Илүүчү кылдын аспабын,
Издентүү иши арбады.

Чаралап жайык түптөнтүп,
Көөдөнүн терең үч кертип.
Жыгачты чоттойт ыңгайллуу,
Кармагыч мойнун ичкертип.

Башына оюп бурагын,
Батыра жасайт кулагын.

Анткени Қамбар билиптири,
Ар бир үн түрдүү чыгарын.

Аспапка капкак желимдеп,
Кулакка кылды керип бек.
Өжөрлүү өркүндөтүүсүн,
Бүткөндө калат жеңилдеп.

Андан соң учкул кыялы,
Комузду күүлөп бурады.
Жаратман Қамбар ыргагы,
Жазылтты жанды кумары.

Качанкы жолун үзбөгөн,
Камбар хан салган из менен.
Ар дайым кыргыз жанында,
Ал комуз жашайт биз менен.

11.02.12.

ШЫРДАКБЕКТИН БОЗ ЖОРГО

Элдик күц. Кайырыктарда Боз жоргонун келбети сүрөттөлөт. Бул кыргыз эл күңсү бүткүл Борбор Азияга таанымал. Азыр күңнү Дастан Сарыгулов кайрадан жаңыча өз вариантын иштеп чыккан.

Ай менен Күнду болжогон,
Асмандан кайып жолдогон.
Сөз болсун жылкы асылы,
Шырдақбек минген жоргодон.

Арстанбоб келип атайы,
Ат кийик жүргөн жапайы.
Айғыр-Қөл менен Тулпар-Қөл,
Андыктан калган атагы.

Мындағы жылкы курч чыкмак,
Боз жорго тегин ук тыңдал.
Атасы тоонун Тобурчак,
Энеси чөлдүн Музбурчак.

Шырдакбек чыкса кол курап,
Зәэри пас, жорго сом түяк.
Түйшөлүп дагы койбогон,
Түгөнбөй жүрсө жол чубап.

Өйдөгө батып калбаган,
Адырга чапсаң талбаган.
Дүбүртү катуу бул тулпар,
Чарчабас болгон Алладан.

Чарт гана куйрук түйүп бек,
Тик шүйүп көкүл күмүштөп.
Жел күүсу жортуп жетпеген,
Желбестен кетсе жүрүштөп.

Тайкы жал тарам тал кылып,
Эки көз турат шам күйүп.
Жонгондой жото жилигин,
Каккандай сымбат кар жилик.

Кулагы типтик куйгандай,
Күү башы кууш кумгандай.
Омуроо турат керилип,
Оросоң чынжыр жулгандай.

Кыймылы чапчаң кыргыйдай,
Кызыса учкан туйгуңдай.
Кыйналган өңү көрүнбөйт,
Кышы-жай жүрсө бир тынбай.

Төгүлүп жалы-куйругу,
Карсылдаң ооздук, суулугу.

Өзү эле боло берчүү экен,
Ээсинин сырдуу буйругу.

Таштакты көңүл илбеген,
Таноосу жеңил үйлөгөн.
Көмкөргөн казан соорусу,
Көк камчы уусун билбеген.

Алп дулдул узак жолдордо,
Айбыкпай кирип жоолорго.
Акылын кошкон ээсине,
Адамдан артык Боз жорго.

19.02.12.

БОТОЙ

Күчүлөрдүн ботойлору көп. Түпкүч чыгышы ар кандай уламыштар менен баяндалат. Ар башка чертилгени менен бир өзөккө барат. Ал уламыштардын эң эскиси Бокеш деген атактуу комузчуга такалалат.

Илгери Карамоймол деген инген,
Айрылып ботосунан ээрчиp жүргөн.
Айласын таба албай бышкырынат,
Армандуу бири дайым кемик дүйнөң.

Чарк айланып казыгын арга таппайт,
Ууз желини тамчылап ал да кактайт.
Эс алымыш болот да бир аз тынчып,
Эстегенде буркурап кайра баштайт.

Мал болсо да ал эне жогун жоктоп,
Сабыр кылбай, аябай өкүм боздоп.
Көрөңгөсү көндөйлөп, көз-жаш көлдөп,
Көмүлгөндөй дүйнөсү өмүр токтоп.

Бокеш деген комузчу аны көрүп,
Боору ооруп, өгөөчү кайгы келип.
Боолголоп армандуу күү жаратат,
Ботосу өлгөн ингенге жаны кейип.

16.02.12

МУНДУУ КҮҮ

Кадимки Байымбет Абдрахмановдун (Тоголок Молдо) чоң атасы Музоокенин күцлөрүнүн ичинен эң белгилүүсү «Мундуу күү». Себеби Музоокенин өмүрүндө бир маанилүү окуя болгон. Ошондогу өзүнүн абалын жана өзүнө окшогон карапайым элдин оор турмушун, замандын төңсиздигин күүдө чагылдырат.

Атагын угуп шайыр Музоокенин,
Чүйдөгү болуш Бошкой алдырыптыр.
Жанында бир ай конок алыш жүрүп,
Кулагын улуу сөзгө кандырыптыр.

Болуштун ата-тегин, бар байлыгын,
Музооке ырга салып жайган экен.
Таланттын күчү менен кайран шайыр,
Белекке үйүр жылкы алган экен.

Ат айдал ак-талаага баргычакты,
Айылына андан мурда кабар кирет.
Бирөөлөр чеке тердеп сүйүнүшсө,
Башкасы ичи тарып араң түтөт.

Бар экен ал чөлкөмдө карамүртөз,
Байлыгын батыралгыс Ысман деген.
Боору таш заманынын ичиндеги,
Болболтур деги мындай ыйман жеген.

Жигиттерин тукуруп буйрук кылат,
Комузчуну тоноого жарым жолдон.
Жигин дагы билгизбей ошол жактан,
Жулгула дейт не болсо барын колдон.

Жигиттери айткандын баарын жасап,
Музоокени бейпайга салып кетет.
Кудай сүйгөн пендени муңга чылап,
Ээн талаада чала-өлүк чабып кетет.

Оо армандуу мундуу күү күңгүрөнгөн,
Пейил тегиз болбогон заман экен.
Арам-адал тиреши түгөнбөгөн,
Аны өзү жасаган адам экен.

19.02.12

САРЫ БАРПЫ.

Ниязаалы бул күңдө балапандарын жыландан коргош үчүн аракет кылып сайраган Сары барпы чымчыктын элесин сүрөттөйт.

Бутакка боорун бойлотуп,
Тал менен өзүн сойлотуп.
Баратты жылан уяга,
Балапан эти ойлотуп.
Сары барпы уя ээси экен,
Безилдеп тилин ойнотуп.
Жырткычты алаксытууга,
Сайраптыр салып жорго нук.

Кубулта түрлөп алкымын,
Куюлта ыргак айтыймын.
Омогу катуу билинди,
Ошондо Сары барпышын.
Байкүш ал башка не кылсын,
Баланы баккан жан кыйын.

Эледи абдан аргендең,
Өз тилде мукам жалпы ырын.

Кубулжуп ар бир амалы,
Бұлқұлдөп жатты тамагы.
Токтоду жылан негедир,
Жеткендей чымчық талабы.
Ача тил адеп зыпылдаپ,
Арбала берди абалы.
Ақыры сынды зордукчул,
Арамза дити жанагы.

Ал көрсө чымчық ойлорун,
Аңдаптыр жыртқыч сойлогунц.
Айбандар гана түшүнгөн,
Айтышы тура жоргонун.
Ошондо жеңип канаттуу,
Кетирип жылан тостогун,
Сактаптыр бүтүн талдагы,
Кошуна-колоң досторун.

19.02.12.

КӨКӨЙ КЕСТИ

(*Капалдың арман күңсү*)

Бугу әлде көлдүн башында,
Булундун Тұп, Қоң-Ташында.
Айтылуу Капал комузчы,
Айдалган әкен жашында.

Бой сыны үлгү үйрөткөн,
Болсо да шайыр гүлдөткөн.
Каат заман салты кошпоптур,
Капалга қызды бирге өскөн.

Бир жерде айтат бир башка,
Бир уксаң такыр сыр башка.
Билгеним жетпейт сындашқа,
Бирок бар баян мындаайча.

Чыңалган мүчө сулуу кыз,
Чырайы ширин Урум кыз.
Сымаптай болуп жетилет,
Сыйпасаң колго урунгус.

Ашыгы Капал комузчу,
Ар кечте бирге болушчу.
Ак-бакан тепкен жаштардан,
Арыраак барып жолукчу.

Сүйгөнү Капал комузчу,
Сүйлөшүп бирге болушчу.
Сүйүүнү сыйлап тымызын,
Сүттөй ай үчөө жолукчу.

Ал сүйүү бүткүс ыр эле,
Адилет эле, чын эле.
Асманды апчып кыялыш,
Ала-Тоо болчу тимеле.

Бир-бирин катуу жактырып,
Бирдикте сезим тартылып.
Айрылбас үчүн шерт кылат,
Анташкан сөздөр айтылып.

Жаштардын эки ашыгын,
Жакшылар угуп жашырын.
Жайлайлы дешет Қапалды,
Жан таслим кылып акырын.

Себеби Урум эли бар,
Кудалап койгон жери бар.

Ынтымак кеткен ыдырап,
Иш эмес эле жецил ал.

Ушул түн тыңдым кылаарын,
Укканда Урум угаарын.
Капалга айтат качканга,
Кармашып кошо чыгаарын.

Урумга Капал муну айтат,
Оордугу сөздүн муңайтат.
Куугандар зөөкүр болчу эле,
Кыт дүрмөт бирдей тырайтат.

Секетиң кетем сен калгын,
Сен аман болсоң, мен бармын.
Сүртүмүң өчпөс эсимден,
Сүйгөнүм кайгым, эл кайгым.

Ак тилек максат үзүрлүү,
Аргамжы жиптей үзүлдү.
Көкөйдү кескен көп санаа,
Көөдөндү мыжып бүтүрдү.

Буулуга жанды кыйнашып,
Буркурап жатып ыйлашып.
Тириүлөй анан коштошот,
Жүрөккө жара ырбатып.

Көрөм деп башка салганын,
Көөдөнгө катып арманын.
Бешене чийген буйрук деп,
Бет алат Текес аймагын.

Салт катуу туткан эрендер,
Саргайып камды жегендер.
Кыз калып, куубайт качкынды,
Кыйын иш кылып кеменгер.

Кыйылып кырчын эркинен,
Кырк жылдай Капал тентиген.
Күү болот чачы, сакалы,
Кусанын жаккан өртүнөн.

Ысык-Көл жери керемет,
Ызасын бүркөт себелеп.
Келиптирип Капал улгайып,
Кешпириин бырыш чегелеп.

Эл-журту түгөл келишет,
Эсендеп баары көрүшөт.
Капалдын черткен күүсүнө,
Калайык анан төнүшөт.

Шумдугуң кургур ыргактыр,
Кайрыктар тербел ыйлаптыр.
Көп жылдык санаа туткуну,
Көз алды доорду чулгаптыр.

Көр дүйнөң жалган туйулат,
Көйгөйү мундуу угулат.
Калчылдап келип бир кемпир,
Капалды басып жыгылат.

Көрүшкөн үзбөй үмүтүн,
Көкөй так калган күйүтүн.
Эстелип бул күү чертилет,
Эстелик болуп биз үчүн.

07.02.12.

ТУРУМТАЙ

Айдараалынын «Ак байбиче», «Түрүмтай», «Ак күүнүн ойногону» сыйктуу беш-алты чоң күцлөрү болгон экен. Унутта кетип, башталгыч өзөктөрү башка күцлөргө дымак болуп кеткен. Түрүмтай жөнүндө аңыз көп. Авторлор бар. Тамсил да жазылган. Айдакендин аңдаганы тууралуу.

Шуулдаган куюндай,
Шукшурлат түрүмтай.
Болжоп жаткан мүдөесү,
Боз торгойду курутмай.

Тоорулса да жан-арга,
Торгой кирбейт бадалга.
Ыкчам буйтайт абада,
Ыкыс берип ажалга.

Чоңу жетсе эңип жейт,
Берки буйтап эңилбейт.
Кууган жашоо жемим дейт,
Качкан дагы өмүр дейт.

Жырткыч учкул шамдагай,
Жаза апчыйт кармабай.
Тырмак чийип торгойду,
Тытылат тыш канжалай.

Топу торгой шорголоп,
Кирет бадал корголоп.
Аны аңдыйт түрүмтай,
Алар жерин торголоп.

Байкап турган бир киши,
Баарын келди билгиси.
Бутактардан кааят,
Буртук уя үлгүсү.

Барпыраган баятан,
Бардай анда балапан.
Амалы го торгойдун,
Алыс учкан жанатан.

Мелжеп жырткыч тарапты,
Ыргытты адам таякты.
Келтек чала сермеди.
Кере учкан канатты.

Жырткыч андан иймелип,
Жылга карай жылт этип.
Учуп кетти жар ашып,
Канаты араң шилтенип.

Арачыны андагы,
Ар ой чулгап алганы.
Сары ооз ачка калгандай,
Турумтайдын балдары.

Бөксө жерин толуктап,
Кимисине болушмак.
Кайсы эми адал иш,
Кандай соопко жолукмак.

Түркүн сырды курчаган,
Түбү жыртык куу заман.
Баары тегиз таптаза,
Барбы кусур урбаган.

Жараткандан айланыш,
Жаралгандар байланыш.
Жандыралгыс сыр экен,
Жашоодогу жан багыш.

15.02.12

СЫНГАН БУГУ

(Байгазынын чүс сыйндым)

1958-жылы Москва шаарында экинчи декада өтмөй болду. Биз Райкан агай, аксакалдар Осокем, Алыкем, Сакем, Кара Молдокем, Ыбыкем бир вагон-дун бир бөлмөсүндө термелип бараттык. Аңғыча Молдокеме, «Сынган бугу» күнүң черттишишти. Ошондо Молдокемдин өтө чебердигине таң калдык. Себеби күнүң чертип жатканда комузунун чистинкү бир кылыш жанып кетти, ошол кылды бармагы менен басып туруп, калган эки кыл менен күнүң аягына чейин билгизбей чыгып кетти.

Эсептебес

Баатыры Балбай жетектеп,
Башында көлдүн «белек» дейт.
Айтылат Матай иниси,
Андан соң болгон желек деп.
Уулу анын султан Байгазы,
Ушуну даңттайт эл эстеп.
Мен жаздым учкай укканды,
Мезгилиин көзгө элестеп.

Ченемсиз талант түнөгөн,
Черткени чексиз күү экен.
Сырын бүт берип жараткан,
Сымбатын жасап ширеден.
Бүтпөгөн өнөр, эс тутум,
Бүт баарын ага шилеген.
Багына кел-кел келген кез
Байгазы жигит гүлү экен.

Бир күнү бугу элинде,
Тойчукка кечки серүүндө.
Байгазы дагы барыптыр,

«Кыз оюн» көрүп келүүгө.
Ышкыбоз жаштар чогулган,
Киргенде боз үй төрүндө.
Кадала түшөт чүрөккө,
Карашыуюп көңүлгө.

Шөкүлө кийген ал сулуу,
Шааркан деген ай сулуу.
Колунан көөрү төгүлгөн,
Уздугу элде айтылуу.
Узаткан аны күйөөгө,
Ушул той экен шат куруу.
А бирок кыздын маанайы,
Албыrbай, чөгүп кайгылуу.

Ошондо шайыр Байгазы,
Колуна комуз кармады.
Күтүүсүз жангап сүйүүсүн,
Күү менен түрлөп айдады.
Түшүнгөн сырды Шааркан,
Түпөйүл боло калганы.
Эң жакын жеңе аркалдуу,
Эңсөөсүн айтты ал дагы.

Карабай эркке чоңдордун,
Калыңын бычып койгонун,
Женеси гана билчи эле,
Шаарканын ички жоолорун.
Андатпай анан бир жанга,
Ашырып ишке ойлорун.
Ортомчу болуп качырат,
Ошол түн кошуп колдорун.

Ата салт күтпөй ардактап,
Ак бата, кызыл канды аттап.
Кеткени үчүн Байгазы,
Кептелет доого кат-каттап.

Чогулуп урук тууганы,
Чоң айып төлөп калдактап.
Бир сыннат катуу жашоодо,
Билгизбей ичтен зар какшап.

Андан соң орноп тынччылык,
Арадан узайт жыл сынып.
Маарышшат жаштар бакытка,
Мамбетсеййт деген уул күтүп.
Бактылуу бүлө үстүнө,
Бак шоола чачып нур тийип.
Байгазы багат баарысын,
Кесиби болуп күүчүлүк.

Жеткизе алгыс сөз менен,
Жеткилең талант көктөгөн.
Атагы чыгып Байгазы,
Аш-тойлор ансыз өтпөгөн.
Кылторко шайы үстүндө,
Кундузду кийип бөрктөгөн.
Оор күндөр калат аркада,
Онтотуп жүрөк өрттөгөн.

Жадыбал кылышпиргеген,
Жазмышты пенде билбеген.
Үч жылдан кийин дарт чалышп,
Шааркан узайт дүйнөдөн.
Экинчи сыннат Байгазы,
Тагдырга көнүп ийлеген.
Бүлүнүп жаңы бурдөгөн,
Бүлөсү жайрап гүлдөгөн.

Кыркы да бүтүп эл чубап,
Кеткенде Мактый кеп курат.
Аталуу жетим арсыз го,
Алып кетем уулун деп сурайт.
Таянеси менен бир болсун,

Катканча каруу бел кубат.
Кайрадан сага кайтарам,
Калганда өсүп эл сурап.

Байгазы айтат – «жан эне,
Жазмышы болду жаңы эле.
Кадырлаш бизде махабат,
Калганы ушул бала эле.
Жанымда жыттап жүрэйүн,
Жай таппай келем дагы эле.
Касиетиизге ишенем,
Кантейин бирок ажы эне».

Арадан күндөр зымырап,
Артынан айлар чубурат.
Аш-тойго кетип Байгазы,
Ар күнү уулу буйугат.
Табыштап кеткен жеңеси,
Караган болуп түйүнат.
Бирок да башы таз болуп,
Ылжарап бала кубулат.

Укканда мунун кабарын,
Улуу журт теги баланын.
Алып кетет келип энелер,
Арылтып запкы азабын.
Үйүндө жалгыз Байгазы,
Үйүрүп дайым кабагын.
Эш тутуп калат бир гана,
Эң жакын комуз жарагын.

Эңгиреп эле калыптыр,
Эрмеги комуз байыткыр.
Үңкүйүп болгон күптүсүн,
Үч кылга гана багыптыр.
Мундуу го күүң дегенге,
Азаптын күчү аныктыр.

Жомоктоп сырын чечмелеп,
Жооп берчи экен, жанып сыр.

«Кайындуу кызды алганда,
Үч айып жонго салганда.
Ошондо чиркин бир сындым,
Очоюп сызда жыртылдым.

Дүрт күйгөн сүйүүм кайрылган,
Түбөлүк андан айрылгам.
Ошондо барып бир сындым,
Оопасыз дүйнө кырчылдым.

Тоту күш сымал торолтуп,
Бага албай уулум чоңойтуп.
Ошондо катуу бир сындым,
От болуп жаным кыркылдым.

Ушул үч сынып калганды,
Угузат кылдар арманды.
Кеми бар дүйнө күү менен,
Кечирип жатат жалганды».

06.02.12.

АК БАКАЙ

Коргол меймандал олтурганда бир келинди көрөт. Ошол үйдүн байынын эрке токолу экен. Аты Токтобуц. Шоола жузунөн тамылжыйт. Ага арнап күц чыгарат. Күнүн атын Ак Бакай деп атап алам.

Батаар күн убак болгондо,
Баарар жер алыс болгон го,
Бириккен жоон топ уруксат,
Бир байдан сурайт конгонго.

Кубанып баары жоодурап,
Кудайы конок жолду улап.
Шайыры Коргол комузчан,
Шаанилеп ырдап олтурат.

Аңгыча кымыз куюлуп,
Айланта тартат сунулуп.
Астана жакка абайлуу,
Ак келин кетет бурулуп.

Коймолжун карек кактаптыр,
Корголду жалын каптаптыр.
Керемет болгон тамылжып,
Келинден көзүн тартпаптыр.

Атырдай жыпар илеби,
Аркар төш, жумур билеги.
Азгырса жүрүм-туруму,
Арбалат акын жүрөгү.

Кыялы бирге жүрчүдөй,
Кыйнаган сезим тилчүдөй.
Кымыздан мурда сулууну,
Кылчактайт жутуп ийчүдөй.

Көрсө ал байдын ортогу,
Көркөмдүү токол Токтобү.
Жадырап турган чагы экен,
Жаштыгы али токтолуу.

Сүйлөбөй туруп назданат,
Сүмбөттүү байдан жазганат.
Ыйманы бекем сезилет,
Ысыгы бирок жанды алат.

Ошондо Коргол таланты,
Орошон күүнү жаратты.

Сүйлөтүп ийди кишидей,
Сүрмөлөп комуз жаракты.

Бай баарын байкап жатты эле,
Көөнүнө жакпай шат неме.
Чыдабай кетип ақыры,
Ордунан турду шарт эле.

Үңкүйүп туруп тик карап,
Үй ээси болуп ит кабат,
Колунан алыш комузун,
Корголду башка бир чабат.

Эң жаман сезим жардылоо,
Эс-акыл байда жарды го.
Байлыгы әмес катынга,
Корголдун күүсү калды го.

16.02.12.

КОЙЧУЛАРДЫН КОНУР КҮҮ.

*Карамолдо бул күүдө ошол эски замандагы
байлардын койчуларынын азап-кордуктарын көрүп
баяндаган.*

Койчуларга кайыш тилген куурал заман,
Кор тутат байы жакын туугандаган.
Өзгөчө манаптарга ылайыктуу,
Өлсө да малай куну кундалбаган.
Кой менен кошо келет отун терип,
Чор бутун эптеп шилтеп жыйналбаган.

Топтолуп үй жумушу күн чыгардан,
Тоскону жүдөө жары күл чыгарган.
Бай катын сандарынан аткыса да,
Байкүшта болбойт ооруп үн чыгарган.

Жай-кышы тарткан азап, көргөн кордук,
Жалчынын түбөлүгүн тумчулаган.

Теңирдин элегинен эленгендер,
Тендешсиз жааралса да кеменгерлер.
Түбүү күл болсо болду жылдызы жок,
Түбүң түш, ушул бир сөз эзет көйгөй.
Короонун чети үйү, коргол төшөк,
Кор болот койчо дагы эсептелбей.

Жараткан чийсе керек маңдайына,
Жашаган макул жашоо майданына.
Жедеген турмушуна башын иет,
Жеткиче акыр ажал айдагына.
Кайыл ал баарысына, жалганыңа,
Кашайган тагдырынын тайганына.

Жарк эткен бул жашоонун баасы кымбат,
Жасаса Алла тегиз баарын ылгап.
Койчулар арылабы мун-зарынан,
Кош карек шорголоткон жашы кургап.
Буулугат мусапырлар малдан арзан,
Булганып Адам деген аты урмат.

16.02.12.



БОЗ ИНГЕНДИН АРМАНЫ.

Ошондо Карамолдокем «Ботосу өлгөн боз ингендин арманы» деген күңцү чертти. Эл кошо уюп калды. Комуздан башкача добуш чыгарып черте баштады. Күңцүн керемет сыйкырына сезимдерин байлатып жашыктар жашып кетти. Күң бүткөндө бир топ тунжурап анан баштарын көтөрүштү.

Ашыраалы.

Үстөмөн ашуу жон менен,
Үстүндө оор жүк ком кенен.
Төө келет тайлак ээрчитип,
Төбө тик кырка жол менен.

Капчыгай жолу бир таман,
Кайысаң кокус кыркадан.
Опуртал өмүр-өлүмдүн,
Ортосу анда бир кадам.

Жарыкка келген жаш тайлак,
Жете албай чарчап тайтандал.
Нугунан тайып жар ылдый,
Кыядан учат айбан зат.

Айбан да болсо ал бала,
Ажалды сезип арбала.
Абадан жерге түшкүчө,
Ачуу үн болот айлана.

Ошондо чапчып ургулап,
Боз инген катуу булкунат.
Буйласын ээси каккылап,
Мурдуна текнаак бургулайт.

Ал болсо калат ал болуп,
Бышкыра ыйлап жан тоюп.

Өз тилде боздойт энеси,
Тар жолдо заман тар болуп.

Кас тагдыр мынча кордодунц,
Какшата мүлжүп соргонунц.
Кашайтып эми каректи,
Каат белең турмуш тоң моюн.

Ботомду жулуп бооруман,
Боздотуп ажал тооруган.
Толтого батпайт эт жүрөк,
Тобо күн менмин ооруган.

Жашоонун сыры ойноткон,
Жарыгы ушул болгон соң.
Сүйүнткөн күнү аз экен,
Сүрү анын көбү боздоткон.

Колуман келсе ылайым,
Кош комго чыдалп чыдамым.
Үстүнө жүктүн ботомду,
Көтөрбейт белем кудайым.

Жан таттуу дечи жараткан,
Жан жүрөк бирок жаратчан.
Тириү-өлүк деген мен эми,
Титиреп жолдо бараткан.

Кантейин арман коштогон,
Какшанып жатып коштошом.
Карааның эми кошпогон,
Кайыр кош ботом, кош ботом.

12.02.12.

ИБАРАТ

Залкар комузчу Карамолдонун өз аты Токтомамбет. Жаш кезинде Ибарат деген казак кызына ашык болот. 1916-жылкы баш аламандык цркүндөн кийин издең таппай калат. Кусасына чыдабай күңчыгарат. Ал Ибарат.

Ысык-Көл күнгөй жагында,
Корумду деген айылда.
Эл көчөт Челек жайллоого,
Эп көрүп чилде жайында.
Токтомамбет деген боз улан,
Топтошкон жаштар сабында.
Жакшына комуз кыстарып,
Жарагы дайым жанында.

Бир болгон салттуу адаттар,
Биргелеш мүдөө талаптар.
Каз катар чогуу конушат,
Канатташ тууган казактар.
Аш менен тойлор бир өтүп,
Аралаш казан-аяктар.
Бөксөрбөйт көңүл чөйчөгү,
Бөлүнбөй эки тараптар.

Улуулар чогуу иргеле,
Шерине курса бирге эле.
Жаштары күндүз көкбөрү,
Кечкисин оюн, ыр кесе.
Токтомамбет бозой комуздан,
Токтотпой кылды ийлесе.
Ибарат селки ыр коштоп,
Ийкеми сындуу бийлесе.

Айлуу түн тынчтык уялап,
Андан соң айтыш уланат.

Комузун жигит сүйлөтсө,
Домбра тартат Ибарат.
Жөндөмдүү алым-сабактар,
Жөнөшөт уйкаш кубалап.
Кандырып шатман күлкүгө,
Кумарын әлдин сугарат.

Ошентип кыял талпынып,
Орошон сезим айтылып.
Кыт келип бири-бирине,
Кыз-жигит калат тартылып.
Жаа бербес сүйүү өртүндө,
Жалыны күчтүү жашчылык.
Жараткан белек махабат.
Жаткандай өзү тапшырып.

Тоо болуп ошол күндөрү,
Тоскоолдук эмне билбеди.
Жүз түркүн мукам чертилди,
Жүрөктүн жөнтөк күүлөрү.
Жадырап ойнооп алоолоп,
Жанында жүрсө сүйгөнү.
Аруулап ички дүйнөнү,
Ал сүйүү абдан гүлдөдү.

Аңгыча кырып атканы,
Аскерлер келе баштады.
Ак пашаа буйрук жиберген,
Аламан кабар капитады.
Залимден качып эл үркөн,
Запкыны катуу тартканы.
Беткелди чубап жөнөшөт,
Беделге Ақ-Чий жактагы.

Төрт-беш жыл согуш кармашкан,
Төңкөрүш заман алмашкан.
Женишке жетип кызылдар,

Эл кайтат актар айдаткан.
Жарымы келбей журтуна,
Өлүшкөн ар бир аймактан.
Калганы көрөт тууган жер,
Каржалып тайып кайраттан.

Калайык кайтып тынчтанып,
Калганда бир аз тынч алып.
Өксөөсү бүтпөйт жигиттин,
Өкүттүү куса курчалып.
Адашкан жубу Ибарат,
Ашыгын издейт кумсарып.
Айылдан-айыл кыдырып,
Айла жок, таппайт сумсайып.

Адамга жашоо бир келет,
Ар кандай жолдо түрдөлөт.
Айта албас Токтомамбеттин,
Арманы күүдө иргелет.
Алаамат деген ушундай,
АЗАПТЫ БАШКА ҮЙМӨЛӨП.
Андалы көксөө чыгарма,
Азыр ал шандуу күү делет.

09.02.12.

ӨЛҮМ АЛДЫНДА

1948-жылы Таласка бригад артисттер ба-
рып калдык. Атай каттуу ооруп айылында жүргөн
эжен. Баарыбыз көрүшкөндөн кийин жайланишиып,
Алымкул акем көңүлүн көтөрүп сүйлөп жатты.
Анан “Атай комуз алып бир күц чертчи, сагын-
дык” – деди. Атай акем “Өлүм алдында” деген күц
чертти. Ооруп журсө да укмуш чертти. Кылдарды
сүйлөтөт. Айрыкча жан чыгаардагы кезди бергенде
кишинин тимеле жүрөгүн түшүрөт.

Эстебес.

Бир тууган, жакын уруудан,
Бир үйгө баары жыйылган.
Ичинде жатат бир киши,
Ичээри токтоп тыйылган.
Жер үстүн таштап бүт жандык,
Астына кумдай куюлган.
Түбөлүк турбас жашоо да
Түгөнөт тура буйурган.
Жалдырап карайт баарысын,
Жаш агат көздөн сыгылган.
Билинээр карек алсырап,
Билинбей кайра жумулган.
Кусасын айтып тургансып,
Күү болуп өндү кубулган.
Акыркы мурас сөзүн да,
Айталбай тили буулган.
Окшуган кезде кыйналып,
Онтогон үнү угулган.
Азабын эстеп кабырдын,
Аллага болот сыйынганд.
Чыгаарда кетип өң-алет,
Чыркырап жатат чымын жан.

Аңгыча бир аз жантайып,
Ачылган көзүн аңтарып.
Жаагына көбүк ағызат,
Жарылган эрди кан чалып.
Каалгып көпкөн ичи да,
Капталга тартат жалпайып.
Көргөндөр түшүп журөгү,
Келме айт дешип айланып.
Бир-экөө калып калганы,
Билинбей чыгат шак тайып.
Тамыры бирге туугандар,
Тамырын кармал жаш чайып.
Кадалып ичтен сүйлөшүп,
Каректер гана арбалып.

Алсырап көпкө узабай,
Ачык көз артка каңтарып.
Ақырет жакын калган соң,
Ақыркы күчүн карманып.
Шыкалган үнү «апаа...» деп,
Шылк этти башы, жан тайып.
Кунарсыз дүйнө, куу жалган,
Кудайдан буйрук, ал да анык.

11.02.12.

КЫЗ КЕРБЕЗ

Залкар комузчулардын кербездери көп. Чоң кербез, кичи кербез, бала кербез ж.б. Кербез деген жеке адамга таандык мунөз же жалпылаткан мааниге ээ. Атай кербезденген кыздарга арнап чыгарган күц «Кыз кербез».

Бой тарткан чакта кыз бурак,
Этегин – жеңин кымтылап.
Абага атыр үйлөгөн,
Ачылган гүлдөй күлпурат.

Кызыгы жүрөк сурактап,
Кыймылы калтар булактап.
Кылыгы кыял чидерлеп,
Кызгантып чиркин чыдатпайт.

Терметип кылыш түркүнчө,
Теңелет шоола нур күнгө.
Билеги жумур, бели ичке,
Бийкечтин сыры түнт дүйнө.

Басканы кыска жорголук,
Балтыры балык жон болуп.
Түйшүгүн тартып жигиттер,
Түшүнөн чочуйт ойгонуп.

Жытынан аба аймалай,
Жел гана жүрөт кармалай.
Кызартып көздү жооруткан,
Кыз селки бышкан алмадай.

Жамалы турат жаркылдап,
Жан дүйнө ачпайт айкындала.
Жалжалдын ушул учуру,
Жазгы суу экен ташкындала.

Суйкайып карек сурмасы,
Сулуулайт мурун кырдашы.
Азая берет сырдашы,
Бир-экөө калып курдашы.

Кызылды кийсе кыналган,
Кылтылдап басса чыңалган.
Кыйын иш түшсө элине,
Кызматы тоодой чыдарман.

Кербездүү кыздын мезгили,
Керемет жаштык эпкини.
Бат эле аброй күтүнөт,
Баркы чоң болуп төркүнү.

Буктуруп тыкан чыпмасы,
Буралат кыздын кымчасы.
Уруулап алыс-жакынды,
Улуулук кылат кырк чачы.

Жыргалы койбай кылчайып,
Жылдызы ечкөн сумсайып.
Ушул кез өтпөс болсочу,
Улгайта салган нур тайып.

16.02.12

АКТАМАК, КӨКТАМАК

*Атайдын калчукташында жаралганда, чабалекейдин канатында дырилдеп көрүнбөй калчу.
Ал эми ыргактын жайлалган жерлеринде колу кайсы жакка кетсе, элдин баштары ошол жакка ооп турчу. Оозубуз ачылып калганын сезбей калчубуз.*

Көрүп калгандар.

Айтылуу Эчкүлүүнүн тоосундагы,
Атагы ашкан Кең-Кол оозундагы.
Айчүрөк ак күү кебин кийип конгон,
Ак терек, толо эмен, добулгалуу.
Токойдо өмүр сүрөт эки чымчык,
Актамак ургаачысы тобундагы.
Көктамак кара канат эркеги экен,
Көлөмдүү көрүнүшү чонураагы.

Бул токой арчалаган, кайыңдаган,
Чылк жемиш азайбаган, арылбаган.
Дүркүрөп өсүп жаткан жаш мөмө көп,
Дүйнедө мындай бейиш табылбаган.
Чытырман бутактары чыңалыптыр,
Чынардын эки чымчык байырлаган.
Түбүндө суусаганга мөлтүр булак,
Түнү-күн шыңгырынан жаңылбаган.

Чоң болгон жырткыч күштүн көп түрүнөн,
Чочулап илбээсиндин көптүгүнөн.
Актамак кенеш курат Көктамакка,
Акырын бура сүйлөп сөз бүрүнөн.
Аз экен бул чөлкөмдө мөмө-чөмө,
Араңдан дан табамын өндүрүнөн.
Көчөлү андан көрө түштүк жакка,
Көп арпа, баш адашат чөп гүлүнөн.

Аял десе арыңа келесиң деп,
Актамакка Қөктамак кере сүйлөйт.
Манас атам жактырган бул Таласты,
Макоо болуп сен неге көрөсүң жек.
Кыз жытындай жыпарлуу атыр жели,
Түштүк кантип ушундан көтөрүлмөк.
Барып алыш бараарын тобокелдеп,
Калбайбызы талаада бөлөк үйлөп.

Анда көн дейт Актамак бир шарт коюп,
Сайрашууга мелдешти курмак болуп.
Женгенинин максаты орундалып,
Женцилгени тынч көнүп турмак болуп.
Эркеги сен баштагын деген кезде,
Ургаачысы жол берет сыр сак болуп.
Көктамагы ошондо сайрап кирет,
Көмөкөйү бүлкүлдөп ыргак толуп.

Сайрагандын сазайы керекпи деп,
Сайран менен кубултуп элеп кирет.
Табигаттын белегин чачыратып,
Ташкындалган талантын келет үрөп.
Сармердендеп ичке-жоон, түркүн-турлүү,
Мукам үнду абага себет үйлөп.
Сайрап бүтөт алышын жетишинче,
Актамакка андан соң кезек тиет.

Актамагы жөн сайрап олтурбастан,
Кылык-жорук чыгарып толкуннаткан.
Шактан-шакка секирип үнгө төптөп,
Бүт кыймылын бий коштойт толуп жаткан.
Ар бутакта ар башка безейт чиркин,
Аргенделип миң кырлуу добуштаткан
Дирилдеген канаты ысыганда,
Түшөт жерге олтурган конуп бактан.

Канаттарын булакка чумкуп терең,
Малып сайрайт үн менен түркүндөгөн.
Чагылышат ал суудан кадимкидей,
Актамактын тамагы бұлқ-бұлқ деген
Таазим қылып ошондо Қөктамагы,
Таң бериптири өнөргө күттүрбөгөн.
Анан әкөө ээрчищип учуп кетет,
Аба жиреп бет алып түштүк өрөөн.

13.02.12.

КҮТӨБҮЗ

Ібырай бул күцдө әркектерди Ата Мекендиқ согушка узаткан аялдардын әрлери кайрылып келүү жөнүндөгү илгери үмүттөрүн чагылдырат.

Баргандын көбүн аймаган,
Батышта согуш кайнаган.
Айылда калган әлди да,
Азапты карай айдаган.
Заемдеп ташып тапканын,
Урушка алар арнаган.

Ээктен ылдый тамчылап,
Эки көз тынбай жаш сыгат.
Күтүүдөн жүрөк бөлчөктөп,
Күйүткө көөдөн жанчылат.
Курдашын күтүп миң ирет,
Кудайга жанын тапшырат.

Күл қылып жердин далайын,
Күйгүзүп кеткен кабарын.
Күткөндөр күндө сестенип,
Гезитген окуйт абалын.
Кара так үйгөн азабын,
Каргашып согуш залалын.

Ичине катып тұнт көйгөй,
Жакшылық гана тинткендер.
Абышқа, кемпир, келиндер,
Абага бугун бүрккөндөр,
Үмүттө талып жол карайт,
Үзбөстөн күдөр күткөндөр.

19.02.12.



ЫРЛАР

*Козголоңдогу шейит кеткендер жана
майып болгондордун ата-әнелери
менен жубайларына арналат*

ӨЛКӨНҮН ӨТКӨӨЛ МЕЗГИЛИ

Майтара алгыс улуулук,
Манастан калган Улув-Журт.
Эгемден азат эркиндик,
Эгемен нукка бурулдук.
Демократия деген бейтааныш,
Денизге барып куюлдук.
Чыланган чылгый саясат,
Чылага жалпы жуундук.
Абийирди саттық, жулундуқ,
Акчага гана сыйындық.

Атасы болуп булуттун,
Ала-Тоом өзүң улуксун.
Араңда бирок көз көргөн,
Арманы өттү улуттун.
Өткөөл деп кәэде мезгилди
Өзүмдү келет жибитким.
Айтайын ошол учурду,
Айбары болгон күйүттүн.
Азган жол изи аркалуу,
Адилет деген жигиттин.

Баткенде апаат өткөнү,
Байкеси шейит кеткени.
Бириңчи жолу бул үйгө,
Жакшылык келип термеди.
Адилет, Үмүт баш кошуп,

Сүйүнүп жашыйт көздөрү.
Тойчугу болуп кадимки,
Толукшуп тойго келгени.
Ак тилек бата беришти,
Ырымын жасап әлдеги.

Сүйүүдөн жүрөк өрттөнөт,
Сүйүүдөн өмүр көрктөнөт.
Сүйүлөр болсо көмектөш,
Сүйүүнүн гүлү көктөлөт.
Бир болсо багыт болжолдоо,
Бак-таалай, мүдөө өйдөлөйт.
Ырысы чалкып суйкайган,
Ысык-Көл сымал көйкөлөп.
Өмүрдүн оомал-төкмөлү,
Өзү эле барып жөндөлөт.

Бириксе экөө шериктеш,
Биргелейт ырыс терип жеш.
Туруктуу болсо махабат,
Талаага кетпейт өмүр бош.
Бөксөрбөй көңүл чайчөгү,
Бөгөткө дагы жецилбес.
Айтылып бүткүс чоң сүйүү,
Жаштарды койбой көңүл кош.
Акыры берип жемишин,
Аларды кылды өмүрлөш.

Эки жаш анан Бишкекке,
Келишти жашап, иштешке.
Эң арзан батир бир гана,
Жер үйлөр экен издешсе,
Даярдап алган акча бар,
Калбады бирок күн кечке.
Өнүгүп-өөрчүп жалганып,
Жашоонун түбүн түптөшкө,
Эртеси барып орношту,

Экөө төң чогуу биргө ишке.

Шамалдай болуп тытмалап,
Убакыт учат күш канат.
Арадан айлар чубуруп,
Энчисин кертет кысталак.
Таң ата кеткен Адилет,
Кечкисин гана тынч алат.
Кош бойлуу Үмүт кошо иштеп,
Жубайын кайра чыйратат.
Бир гана күдүк куу турмуш,
Максатсыз болуп кууратат.

Жетишилиз болуп бүт жаран,
Жемишилиз болду бул заман.
Арактан өлүү, ажыроо,
Ар жерге барсаң бир баян.
Кайдагы анан келечек,
Күнүмдүк турса кыйнаган.
Аскерге барбас чондордун,
Уулдары гана жыргаган.
Жөнекөй кыргыз балдары,
Жөтелгөн жана куураган.

Чыгаарын чыкты мыкты адам,
Кудайды бирок укпаган.
Коргонуп бири-биринен,
Коргогуч сакчы курчаган.
Кыргыз тил дешип эфирден,
Камкордук жасап тынбаган.
Өздөрү турса жулунуп,
Сөздөрү өткүр курч анан.
Сыртынан ишкөр әл үчүн,
Чыныгы жүзү чылк арам.

Арасы марал, эликтөр,
Токою толо жемиштер.

Түгөнгүс суза берсең да,
Суулары тунук өруштөр.
Төрт мезгил тобо төп жасап,
Ыроолоп берген бейиш жер.
Түркүн кен баткан мекендин,
Балдары неге кейипкер?
Күнөөсү мунун бир гана,
Эл билген ошол жегичтер.

Адилет кээде бир туруп,
Чөмүлөт ойго тумчугуп.
Өз орду менен ай батат,
Өз огун бузбайт күн тийип.
Жер-Эне балбан көтөрөт,
Жергенин баары бүт сыйып.
Аскасы асман апчыган,
Ала-Тоо турат зыңкыыйып.
Келечек жоктой бир гана,
Мамлекет туюк, туңгуюк.

Мындайда бекем эрк керек,
Жүрөөр кез эмес эркелеп.
Сабырың канча болсо да,
Топуктук деле чектелет.
Жан чыдам ачуу мыкчылса,
Жашоодо катуу экчелет.
Чет өлкө барып иштөөгө,
Кеткиси келет эртелеп.
Экикат жары Үмүттү,
Эстесе кайра селт этет.

Тецирим берген жарыкта,
Теминээр өмүр алышка.
Бүлүнгөн мүшкүл эсептер,
Жазылат кайсы тарыхка?
Азапка айдал киргендөр.
Аракет кылаар жабышка.

Ажобуз көрсө бийликти,
Бериптир ачкөз зайыпка.
Оо кыргыз, шорунг көп беле,
Ошондон көндүң салыкка.

Акниет болсо алганы,
Ажайып жайга барганы.
Акылсыз болсо ардагы
Аброю, багы тайганы.
Ажону байлап чидерлеп,
Аялы билди чарбаны.
Албетте калыс кыргыз эл,
Аны эмес эрин шайлады.
Эл жобо күткөн ырым жок,
Ээлигип түндүк кармады.

Болгондур башта курдашы,
Болгондур дайым муңдашы.
Баш багып көрүп казнага,
Баамдап анан кыйбасы.
Баарысы турса колунда,
Бат ўсуп суктук уурдашы.
Башкарып баарын сырдашы,
Башкача чыкты ырдашы.
Байлыгын элдин соргон соң,
Башталды бийлик ырбашы.

«Үзөңгү-Кууш» жер сатылды,
Аксыда балдар атылды.
Түз сезүн айткан атуулду,
Түрмөгө тыгып жашырды.
Белимчи жек-жаат, жердеши,
Беш колун кенге матырды.
Беделин бийик сезишип,
Бетбак топ бырча жапырды.
Зайыбы, уулу, күч күйөө,
Залалы калкты сапырды.

Көгөртсө элдин алкышы,
Көңтөрөт тура карғышы.
Тегине доо дейт батаны,
Тескери берсе жалпысы.
Парламент, соттор өлкөдө,
Парацы, зәөкүр, калпышы.
Кримдүйнө биргэ милиция,
Чыдатбай кетти жанчышы.
Шайлоодон-шайлоо тескери,
Шалпыйлдан жатты тантышы.

Эл курган тилеп бак-дөөлөт,
Кийинген «ак үй» ак көйнөк.
Акжолтой болбой караңгы,
Жетикат ичи чаң көөлөп,
Тил берсе кокус жараткан,
Тиленип мындай шарт коймок.
«Тазалап заар жыт ичимди,
Таздарын кошо алып кет» – деп.
Жаңырып анан жаны да,
Жаңыча чиркин жарк этмек.

Көтөрө албай көйгөйдү,
Көпчүлүк анан термелди.
Баркы эчак түшкөн ак үйгө,
Тоо бузар толкуп эл келди.
Жаракчан көрүп жарылды,
Жанчылган жүрөк берч элди.
Окумуштуу ажо ошондо,
Ордунан ыргый тенселди.
Аба учак менен жоголду,
Артына таштап эл-жерди.

Өзөгү супсак, дити суз,
Өттү го заман ичи муз.
Умтулуп жаңы багытка,
Кайрылды дедик кутубуз.

Азаттык кайра жылоолоп,
Албырып өлкө жүзүбүз.
Желбиреп желек-туубуз,
Жеңилдеп оор жүгүбүз.
Жакшылык күткөн үмүттө,
Жаңырып турду күнүбүз.

Шашылыш ажо улугун,
Шайладык ал жыл тунугун.
Жемиштүү болуп Үмүт да,
Жетилип айы-күнүнүн.
Көз жарыш уул төрөдү,
Адилет жасап ырымын.
Ажыга азан чакыртты,
Адал иш сүннөт бул ырым.
Мекенге кызмат кылсын деп,
Мекен – деп койду ысымын.

Арадан мезгил зуулады,
Эки эсे турмуш куурады.
Жыбылжып эзүү турбайбы,
Жаңы ажо көрсө кылганы.
Тажрыйба берген мурдагы,
Устатын эле туурады.
Андан да узун тилди го
Матырып ийген тырмагы.
Карамуртөз бир тегиз,
Көп дагын экен тууганы.

Үй-булө баккан Адилет,
Иштесе деле жан үрөп.
Батирден бир аз артканга,
Аллага кылат каниет.
Баланы берип бакчага,
Ойготуп намыс-ариет.
Үмүт да ишке чыксам деп,
Үмүттө козгойт жаңы кеп.

Үй салаар эптеп жер алуу,
Сөз кылат таттуу дагы көп.

Ал эми бала бакчалар,
«Шапкеси» доллар акчалар.
Өкмөттүн мектептерине,
Өлбөстөр гана башбагар.
Жогорку окуу жайлары,
Чечилген эчак канча алар.
Баарынан кийин майлуу жер,
Баалары жомок таңгалар.
Бузулуп әлдин пейили,
Булкунуп жатты нак базар.

Акча бар болсо наам алат,
Акча бар болсо тамды алат.
Акча бар болсо кыскасы,
Ден-соолук болот, жан багат,
Акчасыз ата балага,
Аргасыз барбай кармалат.
Акчада жалаң бал тамат,
Акчада сулуу ай тамак,
Таланттуу жана билимдүү,
Акчасыз өспөйт, жалпаят.

А, бирок нарк бар, усул бар,
Аңтарып урчу кусур бар.
Амири калыс тараза,
Аллада сыноо учурлар.
Адилет өңдүү көп бүлө,
Жашоосун кысып кысымдар.
Зомбусу жалаң зордоодо,
Зор болсо бийлик чычымдар.
Нааразы болду тилденип,
Манастан калган тукумдар.

Эгерде кудай кош колдоп,
Тирилсе Манас сот болмок.
Азыркы жүргөн кол тийбес,
Абыке, Қебөш соттолмок.
Сырнайза учу сыйыра,
Шишкебек кат-кат топтолмок.
Ачалбарс кылыш мизинен,
Арамдар замат жок болмок.
Азабын берип баарынын,
Ақыйкат Айкөл орнотмок.

Шайладык десе асылды,
Шалкы ажо кутту качырды.
“Каркыра” баба конушу
Казакка ыйлас сатылды.
Каяша кылган жарандар,
Кабарсыз окко атылды.
Алтымыш тыйын чалуулар,
Алдоо тарифтер ачылды.
Бекер сөз, куру убада,
Берген ант чымга басылды.

Электр күйбөй ырымга,
Эңкейдик таш доор кылымга.
Жыйырма биринчи кылымда,
Жылмышып баттык чыгымга.
Өлкөбүз өспөй өчөйдү,
Өнүккөн дүйнө тушунда.
Бөрк алгыч жандоочулары,
Бөлүшүп элди урууга,
Тұптөшүп жатты бийлики,
Тұбелүк туруп турууга.

Издери изги болбоду,
Иштери күзгү болбоду.
Ажырым әлден кетсе да,
Алкымы, көзү тойбоду,

Беш миллион кой – деп кыргызды,
Бети жок уулу кордоду,
Күргүштөп тууган соргогу,
Күчөдү кактап соргону.
Токтоткун деген эл сөзүн,
Тоготуп дагы койбоду.

Күчөтүп тирлик күйүттү,
Күдүгү басты үмүттү.
Күткөн күн келбей сүйүнтчү,
Күмөнү баарын бүлүнттү.
Адилет, Үмүт тиктешет,
Азайган чырак биликти.
Кыргызда ар бир үй-бүлө,
Кыйноону мындай билишти.
Жөөттөрү ошол бийликтин,
Жөн элди кайыш тилишти.

Айтылган көйгөй арманды,
Андабас чоңдор айбанбы.
Жүгүштуу «чоңдук» ооруудан,
Жуктуруп баары алганбы.
«Матрёшка» «тандем» дагы көп,
Машташып түрдүү жалганды.
Кептери токмок, өзү акмак,
Кетирип жашоо айланды,
Беш жылга жетпей оп тарткан,
Ажыдаарларга айланды.

Дүйнөлүк ойду тургузган,
Акылы аалам сыйгызган.
Түрк эли жүргөн түү кылыш,
Айтматов кетти турмуштан.
Узатуу Ата-Бейитте,
Сыйнаты ётту кыргыздан.
Бул бийлик турпак чакадан,
Чакага эптеп ыргыткан.

Эмне ошол «аяй» колдорун,
Тартышпайт оор кылмыштан.

Калп сөзү калкты иритти,
Кайгы-муң капитап чиритти.
Мамлекет катуу чайпалды,
Шайлапбыз дешип бир итти.
Азаттык тамыр байлабай,
Аңтарса күткөн үмүттү.
Түндүгү менен түштүгү,
Түпкүсү бир журт бирикти.
Кармоого анан жөнөдү,
Кан соруп жаткан сүлүктү.

Бириксе бирөө жөрөлгө,
Бир болуп мүдөө көрөңгө.
Борбордук аянт жык толду,
Бүркүттөй кыргыз беренге.
Адилет дагы чындык деп,
Адилет издеп көрөөргө.
Айгаксыз чыгып атайын.
Албарсты маңкурт төбөлгө.
Ағылып келди эл менен,
Ак үйдө жаткан өжөргө.

Ченемсиз күйүт капитаган,
Эл турду кыргыз какшаган.
Башыңды ийип чыккын – деп,
Бар болсоң мында накта адам.
Маңызын билбей турмуштун,
Малайдай эле кактаган.
Тамырын жулуп таалайдын,
Таманга салып таптаган.
Эр болсоң чыгып кускун – деп,
Эл турду кыргыз кайтпаган.

Эр өлгөн далай кабылан,
Эненин төккөн жашынан.
Көк асман жадап бүткөндүр,
Көз салган жерге башынан.
Аба да азыр корккондой,
Булгоочу заттан сасыган.
Эми эмне болуп кетет деп
Каргаша келсе дагы улам,
Бейкүнөө бейкүт табигат,
Күткөндөй тынчтыкabyдан.

Аңгыча кара үңкүйүп,
Чайналган чөөдөй шүмшүйүп.
Капыстан ак үй үстүнөн,
Шайтандар чыкты дүмпүйүп.
Биринчи оң жак бурчтагы,
Ок атты жарык дүрт күйүп.
Андан соң жалпы канкорлор,
Аткылап жатты бүт туруп.
Кулады эрлер ар жерден,
Арасы элдин жыртылып.

Атпай журт артка аттады,
Айбаты бирок кайтпады.
Аттигиң мизи мокобос,
Аламан кайра капитады.
Ачышып кетти ошондо,
Адилет айрык капиталы.
Алсырап барып кулады,
Асфальтка шалк деп ай далы.
Кыпкызыл болду басканда,
Кыйма ак кыргыз калпагы.

Кан агат тынбай көнөктөп,
Кайран жан жерде өбөктөйт.
Анда да акыл серептейт,
Алтын доор эми келет – деп.

Үзүрүн өзүм көрбөсөм,
Үмүтүм, уулум көрөт деп.
Жатканда уй боор кыргыздар,
Көтөрүп кетти кезектеп.
Көрүнөт асман бир гана,
Көрүнөт анан желек көп.

Үйүндө Үмүт мелтирейт,
Негедир жашы мөлтүрэйт.
Бүдөмүк болуп бир нерсе,
Жүрөгүн мыжып әзгилейт.
Айнекти карайт алаңдап,
Кечикпей эле келчи деп
Мекенин кысып бооруна,
Күйөөсүн күтөт әлчилеп,
Үмүтүн үзбөй телмире,
Үшкүрүп оор-оор әнтигет.

11.11.11.

МУНДУЗБЕККЕ!

О, Муке жакты мага
 курч туз кебинц,
Турмушта күжүлдөгүн,
 күргүштөгүн.
Өрөпкүп өрт ырларды
 жаз жалбырттап,
Өмүрдө Хандай жашап,
 Күлча иштегин.
Кыргыз деп жүрөгүндөн
 шоола жаасын,
Кыргыздын чырагы
 бол Мундузбегим!

Айтпаса, мейли жылдыз деп,
Алтын сөз ирге кыргыз деп.

Ырдатып кергин жүрөктү,
Музя, ыргак анда турмуш кеп.
Кунарлуу ырдын ээсисин,
Куну жок акын өзүңсүң
Кунасов, досум Мундузбек!

20.09.04.
Алик Акималиев.

КОШ АЛИКЕ...

Эртең менен эрте радиодон Алик Акималиев дүйнөдөн кайтты деген сүүк кабарды угуп селейе түштүм. Жоктоо ырын жаза салып өзү иштеп кеткен Кыргыз Руху газетасынын редакциясына алып барып бердим. Айла жок, Алла алдында алсызыбыз.

Жандүйнөм түшүп дүрбөлөң,
Жамандык уктум дүрбөгөн.
Жашы улуу, бирок жан курбу,
Жан ага өттүң дүйнөдөн.

Жаштарды кәэде издеген,
Жаналгыч мынча суз белең.
Жок жерден жолго салдыңбы,
Жоомарты кеткен из менен.

Толкундап тоодон суу аккан,
Токтогул деген булактан.
Тобунда күмүш тамчы элең,
Толкундуу ырың чураткан.

Жалп өчүп жүрөк учкуну,
Жардылап сөздүн учкулу.
Жалбарсаң дагы кайрылгыс,
Жалгандан гений учтубу...

Түгөнгүс кенчиң әлде әле,
Ханда жок байлық сенде әле.
Айттырбас мерез шум ажал,
Аликти жулду әмнеге...

Акыры барчу ажалга,
Азреил жанды алаарда.
Айдалат тура баарысы,
Алсыздық кылып жан-арга.

Көзөмөл болуп кудайдан,
Көз ирмем тура бу жалган.
Көк Тецир менен сүйлөшүп,
Көп өмүр сурап ким алган...

Кабырда муздак сыз жатар
Катарлап сурак сыйздатар.
Азабың жеңил болсо экен,
Алике не дейм бул сапар.

Ала-Тоо, Манас туурунан,
Алптарды ажал сууруган.
Алладан болгон таланты,
Айрылдык кыргыз уулунан.

Токтогул көлү уккандыр,
Толкунга бугун булкандыр.
Кумсарап Кетмен-Төбөдө,
Куурай да жашын сыйкандыр.

Кебинден мүрөк жуткандар,
Китебиң конок туткандар.
Кабарың билип селт этип,
Кайышкан чыгаар уккандар.

Күлүмкан жеңе алганың,
Күйгөндүр солуп ардагың.

Бүдөмүк болуп бар-жогуң,
Бүрккөндүр ачуу арманын.

Эгемден белек жылдызың,
Эми улап, калган турмушун.
Эччирип ыйлап алгандыр,
Эки уулун менен бир кызың.

Сөздөн-сөз чыгып чымчылап,
Сөөлөтту туурап ыр курап.
Ээрчишип жүргөн күндөрдү,
Эстесем жүрөк мықчылат.

Келечек, максат койчу элек,
Кыялга абдан тойчу элек.
Мээrimин өтөүп күлчү элең,
Менчелик эле болчу – деп.

Саадакта калган жебе элең,
Сакадай агам сен элең.
Сармерден болуп кетчисиң,
Сары ооруу болдум дебеген.

Түпәйүл жашоо өктөмдөн,
Түрү көп заман өткөөлдөн.
Өнүгүү турмуш жолунун,
Тоскоолун жеңип өткөн сен.

Өзүң түптөгөн жыйындан,
Өкмөттүк эмес уюмдан.
Миндеген кыргыз жер алыш,
Миндеген үйлөр курулган.

Арбагын сыйлап зорлордун,
Аталар Жоомарт, Корголдуң.
Дем болуп жаңы музейге,
Демөөрчү жыйгандын болдуң.

Поэзия жакта көбүнчө,
Прогрессте жолуң өзүнчө.
Поэмаң миздүү чыкчы эле,
Пегасың туйлап көрүнсө.

Калчаган куурал-жыргалды,
Калкыңа бир топ ыр калды.
Түбөлүк өмүр сүрөөрүн,
Түрмөгүң айтып турбайбы.

Эркинчө баскан жыргалдуу,
Эркиндик гүлбак тул калды.
Каттаган редакциялар,
Карааның эстеп бул калды.

Наалатты айтып көрбөгөн,
Наамына карап бөлбөгөн.
Нак Адам эми коштошуп,
Нагыз эр кетти эл деген.

Кыйылдың эми курч акын,
Кылымдык бирок ырларың.
Тободон буйрук болуптур,
Торко – май болсун турпагың.

Сулк түшүү акка жол анык,
Сууруулуп кеттиң жол алыш.
Жашоосу башка, бөлөк жай,
Жаннатта болгун, КОШ АЛИК!

23.11.2011.

ЖЕРДЕШТЕРГЕ БИР БАГЫТ

Жердештерде болсо эгер бир багыт,
Жерди муштап жүрбөйт элек кыйналып.
Гүлдөп, өсүп ынтымакта өлкөбүз,
Гүлзарларга турбайт белек курчалыш.

Тажик, уйгур, орус, казак, ингуштан,
Татар, дунган, өзбек, чечен, индустан.
Жана башка жашап келет көп улут,
Жалпысынын үйү болуп Кыргызстан.

Жалпыбыз деп айткан менен жик турат,
Жашайлы дос десең дагы тынчыраак.
Жаран согуш чыгарууга кээ бири,
Жыра тартып неге мынча жулкунат.

Бөлүнгөндү жактырбаймын мен деле,
Бөлүнүштө билбейм алар эмне эле.
Суусун ичиp, нанын жеген жеримди,
Сугалактар каастарлабайт эмнеге...

Чындык сөздү айтам анда кекенбе,
Чырылдайт деп чычалаба бекерге.
Ала-Тоонун мүлкүн соруп жүргөнүң,
Анык чындык биздин ушул мекенде.

Боор тартсак да биз улутчул болбостон,
Боордош болбой качат кайра колдоштон,
Атуул бирок аттигинин жокко эсе,
Аскер барып чек араны коргошкон.

Барбаса эми барбайт чыгаар коргоого,
Баш калкалап жөн жүрбөстөн борбордо.
«Түркөй эл» деп көп нерсени салт кылды,
Түртө салып кусур урчу жолдорго.

Жер сатылса чыкпайт бирөө күйүнгөн,
Жийиркенишет Манасыңды билүүдөн.
Кайра какшап капиталыңдан качырат,
Кайткын дешип расмий улут тилиндөн.

Мекенимде күчөп жөөттүк турмуштар,
Мерченин ашканда оор кылмыштар

Өлкөбүздүн өсүшү үчүн кыл чайнап,
Өлгөн дагы жалаң гана кыргыздар.

Туулган жерин билбейм сүйө албайбы,
Тууган дешке же ич дити барбайбы.
Илбериңки болгон менен байкатпай,
Иш жүзүндө ушунча да алдайбы?

Булгоо жактан Ысық-Көлдү өзөктөш,
Бурмалоого карт тарыхты өнөктөш.
Бузулганды кайра куруп чыгууга,
Бурадарлар келгин эми көмөктөш.

Кайсы улуттан болсоң дагы бир тагдыр,
Кайрып сени башка нукка бурбаптыр.
Кудай берген береке жер, мөл булак,
Кудугуна түкүрбөстөн сыйлап жүр.

Өзүң тургай атаң туулган эстесен,
Өз балаң да өмүр сүрөөр эсте сен.
Өзгөрүлсүн ошондуктан пейилиң,
«Өзгө» болуп көчүп эле кетпесен.

Чачыраган урууларды кыргыздан,
Чарк имерип Айкөл атам журт кылган
Келечекке максат бирге десендер,
Ташта жердеш жаман ойду умтулган.

11.12.11

АСМАН-ЖЕР ЭКЕН АЙРЫМА

Бат-баттан шашып бир жакка,
Баратат элем гүлбакта.
Алаксый түштүм негедир,
Алагүү эки ырсакка.

Анdagы шарак күлгөндөр,
Абийирин ача түргөндөр.
Оозго албас сөздөн шалпышып,
Олтурган экен сүйгөндөр.

Учурат үрөй кыз берки,
Ушундай азыр илдетпи.
Бетме-бет бекем чапташат,
Беренин минип бул селки.

Чырмалган тыгыз мойунга,
Чылымы түтөйт колунда.
Мээсине чогу түшсө деп,
Мен барам жаман оюмда.

Көчүкке колу артыла,
Көз салып койбай жалпыга.
Көрпөчө жигит ал дагы,
Көрбөгөн окшойт тарбия.

Жаркыны жатса койколоп,
Жарабайм азыр деп коёт.
Жабыша калып ансайын,
Жалжалы түшпөйт ойдолоп.

Тал чыбык кезде салаңдап,
Талтайып журсөк талаалап.
Курманжан, Жаңыл Мырзалар,
Кудай ур, кайдан жаралмак.

Күчөсө мындаи эрөөл көп,
Күлкүчү болсок сөрөндөп.
Кожомкул, Балбай, Байтиктар,
Кокуй күн кайдан төрөлмөк.

Ойлоном биздин куракты,
Онунчу класс убакты.

Ошондо сүйүү башка экен,
Ортодо сезим уяттуу.

Жарашып таккан бантиги,
Жарашык кофта, фартугу.
Эселек кыздар буралган,
Элеси эсте тартылуу.

Ортомчу таап кат берип,
Ошондон жооп кат келип.
Айлуу түн барып жолукчук,
Айрылбайм деген ант берип.

Индия кино болгондо,
Клубка кечте койгондо.
Узатып келип шерденчик,
Ууртунаан өөп койгонго.

Асман-жер экен айрыма,
Ар заман жиги бар тура.
Аттигиң бирок, баркы кор,
Ак сүйүү барат жанчыла.

Алланын айткан энчиси,
Ар заман келсе мейличи.
Тукумду таза бол десен,
Тун сүйүү өлбө дейличи.

24.01.12

АЙЫЛДАН БИР СЫР АЛЫП КЕЛДИМ

Бишкекте жашоо жылдарым,
Билинбей супсак зууладың.
Тууган жер гана барганда,
Туйлатат жүрөк кылдарын.

Мындайда оңдоп булгабай,
Мыкчылбай ойго бир далай.
Седептей тизип жазамын,
Сезимтал жанды кыйнабай.

Мына эми эңсеп айылды,
Баратам жазып жаңы ырды.
Ассалоом десем аскасы,
Алигин алыш жаңырды.

Сайма зоо ушул капканын,
Салаңдап турган таштарын.
Алып барып алгач там салгам,
Аттигиң әстейм жаш чагым.

Азыркы турмуш башка жай,
Асылым бирок капка сай.
Эрезе болгон милдетим,
Әмгегиң сенин актамай.

Эх чиркин, миздүү кылыш жар,
Экиге тилсе кыр учтар.
Әчкили тоону этектеп,
Әэрчише агат булуттар.

Өндүрү жолду сойлоткон,
Өткөндө Кызыл-Мойноктон.
Тартылбас дайра тармалдайт,
Ташкыны толкун ойноткон.

Алмустак бери тарыхтан,
Алдында мезгил карыткан.
Атактуу Манас-Зоо турат,
Айкөлдөй тиктеп алыстан.

Күлүктөй болуп учкаяк,
Күүлөнүп кийим тытмалап.

Жетээрде ата конуштун,
Жели да жыпар жыттанат.

Тикти эле атам серептеп,
Тизилген мырза терек көп.
Алдыртан карап құтқөнсүйт,
Акын уул бүгүн келет деп.

Киндигим кесип бууган жер,
Киримди чайқап жууган жер.
Турумұң мынча сөз жеткис,
Турпагы алтын тууган жер.

Эртеси басып демимди,
Эсендей көрдүм элимди.
Аксакал эски кишилер,
Аздығы катуу сезилди.

Айтканы асыл берметтен,
Айлымда тууган әлде өткөн.
Өнөрпоз бир топ болду эле,
Өнөрү менен терметкен.

Караңғы барып сыз жатып,
Кайрылғыс болуп чым басып.
Айтылбай келет өткүрлөр,
Аттин ай, изи сыр катып.

Ар сөзүн бүлөп кайраган,
Айдама күүсүн айдаган.
Олжоной Айдараалыны,
Ойлогон азыр калбаган.

Соолутуп бирөө жайлаптыр,
Сооронбек мұлку қалбаптыр.
Суюлуп аны көргөндөр,
Сук ажал көбүн жалмаптыр.

Сурнайчы Жұнұсаалычы,
Сурасам сүйүп баарысы.
«Ак токту» күүсүн бирок да,
Айталбай койду жалпысы.

Алдымдан анан сур карап,
Абышқа чыкты тууралап.
Кемшетип сыртын куу турмуш,
Кеткендей тытып жулмалап.

Аңғыча салмак кептери,
Аксакал мага беттеди.
Ээ балам, үрөй үркүткөн,
Эки ача тарых көп деди.

Өтөнүн жакын тууганы,
Чоодандын экен урпагы.
Жер тиктеп сөзүн баштады,
Женижок акын тууралуу.

Ташкара атам бир эл деп,
Өтөнү күткөн билем дейт.
Кардына эмес чынында,
Кадырын эстеп күйөм дейт.

Ташкара эмес туугандар,
Башкалар экен куугандар.
Аңдабай жазып жайган го,
Арбактан коркпос ургандар.

Кызыгы колпоч сайында,
Кыдырып чилде жайында.
Кылмурут кезде барыптыр,
Кырк-Казык деген айылга.

Көрүстөн дөңсөө ойдогу,
Көргөнүм бул дейт жолдогу.

Парз экен турпак салыптыр,
Узатып Сапар Молдону.

Ардактап имам дөнүндө,
Айтыптыр Сапар жөнүндө.
Өмүрү куулуп Аксыда,
Өттү деп Талас жеринде.

Жеңижок менен кош конуп,
Айтканын жазып октолуп.
Ақырет ақын кеткиче,
Жүрүптур бирге дос болуп.

Жердеги жандық азабын,
Жетикат дүйнө казалын.
Жеңижок төксө ар жерин,
Жетишке жазган Сапарың.

Молдонун өздүк буюму,
Бир сандық эски жупуну.
Ыр экен ичи шыкалган,
Коюптур кошо ушуну.

Илгерки ырым жоруктур,
Изделбей келет толук сыр.
Кабырга әмес сандыкты,
Чарага эле коюптур.

Буюгуп анан ал болсо,
Бурулуп кетти чал болсо.
Нагызын табаар деп коюп,
Намыскөй кыргыз бар болсо.

Аны угуп басты мун-кайғы,
Эт жүрөк ачуу туздалды.
Али да болсо алтындар,
Көмүлүп жаткан турбайбы.

Кан агым койуу бөрт-бөрттөп,
Кабынан журек бөлчөктөп.
Өгөлүп жатты бүт денем,
Откөндүн сырын чечсек деп.

Жүрөт го элде кайран кеп,
Татарстан Өтө барган деп.
Уурдаткан экен ырларын,
Ушундай тагдыр, арман көп!

Барганы китең бастырмак,
Баракта калмак ар кыл сап.
Жети күн жердин кыртышы,
Алты күн суусы айтылмак.

Айласы кеткен түгөнүп,
Арт жагы бизге бүдөмүк.
Ак куржун толо ыр кайда?
Айрылдык андан түбөлүк...

Көмүлүп жаткан түрмөгүң,
Көчүрмө болуп жүрбөсүн.
Кантсе да баары табышмак,
Кармайбыз качан чиймесин.

Аңызын билип алп эрдин,
Айылдан бир сыр алып келдим,
Бар чыгаар изилдөөчүлөр,
Батасын алчу жалпы элдин.

04.01.12.

Быйыл 41ге чыктым. Бир нерсеге толук ынандым. Адам баласынын көпчүлүгүндө 30–40 жаштын ортосу өзгөчө маанигэ ээ экен. Себеби бул учурда жашоонун оомал-төкмөлүнөн эленген турмуш өз мектебинде бурулуш жасап аң-сезимди алдыга секиртет. Бул учурда көңүлгө тийген сөздөрдү бат

сицирет да сыртынан билгизбегени менен ичинде салкындык саркындысы сөзсүз калат. Өтө жакындар айтпаса да ушундан алыстай берет. Табигый мыйзамдуу көрүнүш.

Ал эми өспөй, дүйнө таанымы токтоп калгандар болот экен. Албетте акча керек, бирок алардын көбү акчаны туу тутат да, адам деңгээлин байлыгына жараша таразалап көнүп алат. Опурталдуу, оцой менен айыкпас бул ооруу өзү менен гана кошо кете турган адат.

Акылын көп дейт да ар нерсеге атайын кыпчылып аралашып турат. Акыл үйрөтүп кирет. Туура эместиги далилденсе кайра беттен алат. Эч убакта өзүнөн күнөөнү издебейт. Нерв системага залалы тийгени тийген. Булар кийинки муунга үлгү болору күмөндүү жана коомго өтө коркунучтуу. Менимче билбegen күнөө деле эмес, үйрөнсө болот. Билбесе талаша бербей унчукпай койгондук – Адамдын улуулугу.

АМАН ЭЛЕ БОЛГУЛА

Мен бул ырды дат айтып жазган жокмун,
Менде калган кектөөнү казган жокмун.
Көңүлүмдү баары бир иренжитип,
Көкүрөктө кыт уюп каткан кептин.
Айтып койсом женилдеп каламбы деп,
Ал чындыктын азыраак айтам четин.

Алпейимдүү, сырт жүзу анык болгон,
Акыл калчоо деңгээли тайып жолдон.
Жакшы көргөн айрыкча дүнүйөнү,
Жаалы чыккан беттерин жанып чойгон.
«Тантыраган ырындан не пайда» –дейт,
Тантып сүйлөп бир сөрөй айып койгон.

Өзгөчө бир акынча тууганым бар,
Өзү гана түшүнгөн ырларын ал.
«Жапайы – дейт – жазганың эски нукта»,
Чындығында ал айткан сынга убал.
Осол ырын мен айтпайм окулбаган,
Окурманым жетиштуү сыйлап турар.

Уруумда болбоптур сыйкырчылык,
Урдура албайм башка ыр сыйкыр кылып.
Уруп-согуп ар ыкты бурганактап,
Уурдабайм да өзгөдөн кымтып туруп.
Болгон жөндөм нукура кыргыз көчү,
Жандуйнөмө жасабайм чыккынчылык.

Бушайманга салбагын келекелеп,
Бул Тецирден берилген жеке белек.
Нак акынга сөзү менен колу тийген,
Наалатылар тарыхта оголе көп.
Үрүп өткөн алардын тукумдары,
Үзүлгөн же бар болсо оцоло элек.

Сөз берметин мен гана терем деген,
Жолуктурдум бирөөнү элеңдеген.
Анча эмес дейт Алыкул, Байдылданы,
Алар жазган шедеврди өгөйлөгөн.
«А сеники андан да жаман» – деди,
Ала-Тоону данктап жүрсөм терең кенен.

Сөз коротуп мен ага сүйлөбөдүм,
Сөздүн кутун учурup үндөбөдүм.
Өңгөгө айтпас «тикенекти» айтып берсем,
Бакыт досум аларды үйлө дедиң.
Баары туура, тецилип эмне кылам,
Билип туруп башканы сүйбөгөнүн.

Сөзүм менен тепселеп кеттим деген,
Ушак менен бир уруп өттүм деген.

Аман эле болгула бурадарлар,
Өз акылың өзүңө көлкүлдөгөн.
Мына эми сынат деп күтпөгүле,
Сенден эмес Эгемден әрким бекем.

Адат болуп аксак жерин издегендер,
Адал баасын унукан тұнты немелер.
Тиешеси жок болсо да кийилишикен,
Тирүү бирок маңкурттагун тұптөгөндөр.
Бұтүн эле болсо экен көңгөй башың.
Бұдүрү жок акыл айтып бүтпөгөндөр.

25.02.12.





**УЛАМЫШ
ЖЕРДИН АТТАРЫ**

2012.



Мекенди сүйүү, Ата-Журтту ардактоо анын уламасын билүүдөн башталат. Уламыштар кыргыз элиниң оозеки чыгармачылыгында өзгөчө орунду ээлейт. Бул мурастар жакшы-жамандын ажырымын, ак-каранын тирешин өзүнө кылдат сицирген тарых. Өзгөчөлүгү, көлөмү жагынан чакан болсо да ченемсиз кубатка ээ. Адамзатты жогорку күчкө жетелөө менен ақылдуулукка, адилеттикке, адалдыкка, чебердикке, намыскөй баатырдыкка үндөө сабагы өтө жогору. Уюткулуу кыргыз эли өз заманын баатырдык күч менен куруп келген. Ошонун негизинде уламыштар, жомоктор, дастандар жараган. Уламыш жомоктордун чыгышынын себеби элдин көңүлүн өзүнө бурган бир окуя менен байланыштуу болуп, андан ары апырта мактоо (гипербола) менен жүрүп отурган. Албетте узак мезгилди камтыган. Ойдон чыгарылгандары да бар. Андан тышкary чыныгы болгон нерселер бара-бара жарымы төгүн, жарымы чын деген сөздөргө алмашкан. Окуя өткөн жерге күнөөкөрлөрдүн себептери же анын аттары коюлган. Илгертен бери уламыштар кыргыз эли кайгырса кайрат болуп, баатырдык күндердө намыска үндөп келген. Уламыштар эски доордогу жашошарттарды, үрп-адатты көрсөтүү менен биргө уккандарга кандайдыр кубат берип кызыктырат жана тарбиялык пайда берүү жагынан бүгүнкү күндө да өз күчүндө. Келечек жакшы болуш учун өткөн тарыхтын сабагы керек.

Мен өзүм өскөн айылдын тегерегиндеги жерлердин баарынын аты бар. Жаратылыш шартына жана бир окуяга байланыштуу. Ичинде кичине дөңсөө же белес болсо да баланчанын коргону, кыштоосу, сайы деп аталат. Абдан көп. Демек, биздин жергебиздин ар бир айылнын тегереги, кокту-колоту, капчыгайынан тартып өз тарыхый аты бар. Эскиле-

ри уламыш-жомокко айлана баштаган. Мен майда-лабай кыргыз эли бүт билген жер аттарынын ула-мыш-жомокторун ыр түрүндө баяндадым.

ЫСЫК-КӨЛ

Илгери жин карматкан,
Болуптур бир калмак хан.
Бийлиги ырайымсыз өтө зулум,
Кемирип калкты ыйлаткан.
Кембагал төлөй алгыс салып салып,
Пендеге кан жыттаткан.
Акырында жазалап башын алыш,
Айрыган жан кымбаттан.

Чеги жок жек уятсыз,
Чечими эч сураксыз.
Доорону бечараны мүлжүй берип,
Каржалат эл кунарсыз.
Ошол кезде мусапыр бир карыя,
Ордого кирип жалгыз.
Канкор хандан коркпой
даап айткан экен,
Келет деп катуу каргыш.

«Оо ханым каарың чексиз,
Амириң адилетсиз.
Эл дегендин убал-сообун карабасаң,
Эн болот кеги кеткиз.
Катуулардын катуусу болуп барат,
Бийлигиң жеңилдеткиз.
Кете берсең жумшарбай курут кылып,
Хансың сен кимге элсиз».

Алоолоп жүзү күйүп,
Арбайып түгү чыгып.
Зөөкүр хан мындай дептир абышкага:

«Каныңды бүгүн сыйып.
Кашайтып койсом болмок кечирейин,
Катаңды бириңчилик.
Аксарайым булгабай жөнө әми,
Аллаңа шүгүр қылып».

Ар кандай чыгымдардан,
Ахыбал қыйындалган.
Башчы ансайын күчтөт эзүү шартын,
Какшыта шимип кандан.
Чыдай албай карыя экинчи ирет,
Коркостон чымын жандан.
Ханга айтат кайталап мурункуну,
Калк сөзүн чырылдаган.

Тактыда наша чегип,
Хан минтет буйрук этип:
«Эртең менен өзүн кошуп дарга аскыла,
Тууганын кошо керип».
Күүгүм кирет түрткүлөп карыяны,
Жекөрлөр ура берип.
Коё беришет андан соң тыкыр қырып,
Бир көзүн таза оюп.

Байкүш чал үйүнө келип,
Бүлөсүн араң көрүп.
Балдарына тоо таяна качкыла дейт,
Кедейлерге кабар берип.
Ушул түнү шаары менен ханы кошо,
Жоголорун аяр сезип.
Кетмен алыш борбордогу чоң кудукка,
Келиптири анан өңүп.

Казықбоо үч-төрт чолоп,
Мамыга арканды оройт.
Калаадан бүт жардылар чыккан кезде,
Кудукка түшөт солоп.

Тұбұндө каканактай чанач кейип,
Туруптур сууну тороп.
Адилеттик издең ақыр жарылмак го,
Ал нерсе чыдамы короп.

Чал селдин кабығын бат,
Кетмендеп жара урат.
Ошол кезде чалды учкан тулпар алып,
Кудуктан атып чыгат.
Бул канаттуу тобурчак карыяны,
Тоо тарап алып сыйзат.
Себеби суу көлдөөсү улам күчөп,
Оргуштап катуу куят.

Ошентип шаардын ханы,
Казына, мұлкү баары.
Каптаган суу астына кеткен экен,
Өзү менен ачуу заары.
Тоңбос чоң суу көбөйүп көлгө айланып,
Керемет азыр жаңы.
Ысык-Көл деп аталып Кыргызстандын,
Бирден бир асыл жайы.

12.07.12.

ТОРУ-АЙГЫР

Ысык-Көл күнгөйүндө,
Илгерки күндөрүндө.
Карапайым жөнөкөй адам жашайт,
Камыштан үй кепинде.
Жалғыз малы Торуайгыр күлүк чыгып,
Кеп болуп эл сөзүндө.
Бай кишилер соодалап сурай берет,
Баа бычып деле өзүнчө.

Торуайгыр төрт түяктан,
Асыл мал көз кубанткан.

Сымбатынан башка да өтө баамчыл,
Кишинин оюн тапкан.
Кезиндеги тай-кулун тыбыраган,
Келген соң колго жаштан.
Үйүр алып көп жылдар биргеликте,
Ат экен ээсин тарткан.

Бир чети ууру кастан,
Бир себеп көрокаттан.
Ээси атты сатууга мажбур болот,
Көбөйүп сурап жаткан.
Көргөн сайын ич күйүп жүрбөсүн деп,
Көл аркы тескей жактан.
Бир бардарга соодалап жибериптири,
Жакшы баа алып аттан.

Кайран ат ээсин карап,
Көзүнөн жашы тамат.
Кадимкидэй бышкыра окуранып,
Кадамдал араң барат.
Жаңы ээсин келгенде оттобостон,
Беймаза ишке салат.
Бир топ күнчө суу да ичпей тиктегени,
Шам болот көз көл тараап.

Байынын көөнүн улап,
Аялы кеңеш курат.
«Көнгүчөкту жайлогоо коё бер – дейт,
Семирип алсын кубат».
Эп акылдан кошот да жылкычыга,
Ээсинин жаны тынат.
Бирок тору ыңгайлап ээндеп барып,
Денесин көлгө урат.

Ошондо өктөм күлүк,
Өтүптур көлдөн сүзүп.
Мал болсо да абай салып өз жерине,

Суктанат жээктен чыгып.
Бир кишенеп алган соң жан бериптири,
Биликтей көзүн жумуп.
Айбанга да тууган жер артык белем,
Аба, суу, чөбү ыйык.

«Тору-Айгыр» болуп азыр,
Аталат андагы айыл.
Ат адамдын канаты болгон үчүн,
Аздектөө өтө зарыл.
Тек тарыхка сереп сал, атты сүйгөн,
Деги эле кыргыз атуул.
Жылкысы жок жер сактап келмек беле,
Өлкөсүз болмок жакыр.

20.07.12.

КЫЗ-КҮЙӨӨ

Байлыгы кочуш күмдай,
Илгери болот бир бай.
Мекендеген жери Көл, Тоң тарабы,
Малына жайыт сыйбай.
Сулуу кызы бар экен аты Айпери,
Жамалы мөлтүр суудай.
Төп келтирип жараткан берген тура,
Төгүлүп жүзү нурдай.

Жалданып ишке кирип,
Жылкычы Жантай жигит.
Тартылышып кыз менен жүргөн экен,
Бир-бирин катуу сүйүп.
Бай баары бир томоякка бермек эмес,
Жүрсө да сырын билип.
Кудалашат андыктан бир манапка,
Калынды катуу илип.

Кыз-жигит аны угуп,
Кыйноого айдап күйүт.
Ардактаган ак сүйүү өкүттөнүп,
Жүрөктү туздайт тилип.
Жай таба албай калышат эки ашык,
Салт ошол, айла куруп.
Жандүйнөдө абройдун салмагынан,
Байлыкты өйдө кылыш.

Болтурбай күн болжолун,
Жетелеп бүт ком-чомун.
Кудалашкан бай уулу анан келет,
Алууга жуп ортогун.
Айла издеп кенешип ашыгына,
Жылкычы айтат ойун.
Кызы дагы макул деп бир качууга,
Издешет анын жолун.

Жылкыдан эки күлүк,
Табат да токуп минип.
Чү коюшат Чүй тарап бет алышып,
Сүрүшүп урук-жилил.
Качкандарды укканда куугун түшөт,
Кайындар ичи күйүп.
Күйөө тарап, кыз тарап жигиттери,
Күптүсүн ичке түйүп.

Эки жаш кудай бер деп,
Капчыгай Боомду өрдөп.
Калган кезде аркадан чаңды көрөт,
Кабынан жүрөк солк деп.
Эки аскадан бири оң, бири солго,
Чабышат ача беттеп.
Алды-артынан тосушуп бирок куугун,
Кылтакка алат көптөп.

Экөөсү түшүп аттан,
Аскага эки жактан.
Чыгышат да бир-бириң тиктеп туруп,
Сүйлөшөт аккан жаштан.
Анан ылдый учушат боюн таштап,
Кайтышпай берген анттан.
Бай буйругу баары бир өлтүрмөк го,
Кыянат чалма тарткан.

Сүйүүдөн армандалган,
Күнөөсүз тамган кандан.
Эки булак сзызылып ағып чыгат,
Таш-таштан тармалданган.
Сезимдери ак болсо беттегенден,
Махабат кайта албаган.
«Кыз-Күйө» деп аталып азыр ал жер,
Артында калган баян.

19.07.12.

БЕШ-КАРАКЧЫ

Белгисиз кайсы кылым,
Болуптур бир бай зулум.
Кембагалга этин да бербей көмгөн,
Козу өлүп болсо чыгым.
Баркы әлге күч менен болуп турган,
Малынын көптүгү үчүн.
Жүргөн жайы Беш-Таштын капчыгайы,
Жүргүзүп өлүк ишин.

Ыргалган беш баласы,
Ылжырап беш жарасы.
Эч жакшылык келбеген колдорунан,
«Зөөкүрлөр» каймана аты.
Жалгыз гана аялы жөн-билги экен,

Бирок жоош ибадаты.
Ошондуктан уулдарга өткөн окшойт,
Атанын бүт адаты.

Бир күнү дүрбөп бүлүк,
Жоголот бүт төрт-түлүк.
Бир кишинин колунан келбегенин,
Бай өзү турат туюп.
Мынча малды уурдаган ууруларды,
Кармоого тилек кылып.
Айыл түрө дүрбөтүп жигит тандап,
Алптардан алат жыйып.

Ызы-чуу түшүп жатса,
Көрүнбөй ушул тапта.
Беш баласы таптакыр дымы чыкпайт,
Безгендей күдүк жакка.
Баары сезип уулдары ууру экенин,
Бөлүнүп эки тапка.
Бири жөнөйт куугундап Терек ашуу,
Бир тараап төмөн Капка.

Беш-Ташка кеткен тараап,
Жайлоону тинте аралайт.
Баратышса өр жакта түмөн малды,
Беш караан сүрүп барат.
Чүмкөнгөндүн бирөөсү атын буруп,
Куугунга айгай салат.
Кулагы ачык чүмбөттөн меңди көрүп,
Курган чал таанып калат.

Атасын көрөт дагы,
Арткалайт Меңдибайы.
Төртөөсүнө айткан соң качып жөнөйт,
Туш-тушка эми баары.
Өз атага душмандык кылдыңар деп,
Сук байдын келип каары.

Өзгөчө мүлк малина берилгенден,
Өттөптур кейиш жанды.

Кыбыланы карап туруп,
Кык колун тетир буруп.
Жүрөгү суу сепкендей муздагандан,
Муну айтат кымырылып:
«Силер эми өз атага жасадыңар,
Кечиргиз каракчылык.
Бешөөң катып калғыла таш молого,
Ылайым карғыш уюп».

Айткандан уч кайталап,
«Айбандар» ташка айланат.
Аңыз болуп ошол жер Беш-Каракчы,
Айтылып элде калат.
Ата-энеге сый-урмат милдеттигин,
Ал баян эске салат.
Ар бир инсан дүйнөсүн агартсын деп,
Айтылып келет аят.

15.07.12.

БОО-ТЕРЕК

Илгерки жоокерчилик,
Заманда жерин сүйүп.
Боотерек деген баатыр болгон экен,
Коргогон журтун билип.
Дөө кишинин дагы чоң кудурети,
Даарыптыр кыргызчылык.
Доорун бирок аныкташ өтө кыйын,
Айтылбайт тарых сынып.

Боотерек өлгөн жерде,
Арбагын көмгөн белде.
Тикпесе да теректер өсүп чыгат,
Таң берип көргөндөргө.

Боолагансып буралып түрү башка,
Алыстан окшош дөөгө.
Табышмагы суу чыкпай өнгөнүндө,
Бозомук болгон дөңдө.

Кышында бирөө барып,
Кыям деп балта чабып.
Ден-дарексиз заматта мұрт кетиптири,
Оозунан кәбүк ағып.
Керткен жерден суу әмес, кан қызырып,
Теректен тып-тып тамып.
Жаткан кезде көргөндөр зорго оңолот,
Үч-төрт күн эстен танып.

Ошол жер азыр дагы,
Билинет дуба бары.
Өтүп бара жаткандар шүгүр дешип,
Әгеден суранганы.
Капталында отурук кылган айыл,
«Боо-Терек» болуп аты.
Касиеттүү мазарды ыйыктаган,
Жылоолоп Ата заты.

21.07.12.

ОЛЖОБАЙДЫ КЕРГЕН-ТАШ

Манастын мекенинде,
Таластын этегинде.
Бир кайгылуу окуя болгон экен,
Сүйүнүн эсебинде.
Ал махабат гүлдөбөй солуп кеткен,
Жаштыктын шекеринде.
Мен ошону баяндан ырга айлантым,
Алымдын жетеринче.

Сүрү чоң, өзү өкүл,
Сүйүнүн көзү сокур.

Таежесин Олжобай сүйгөн экен,
Сезими муюп эсил.
Кишимжан да чалдыгып ушул дартка,
Сүйүдөн куруп сепил.
Мунарадай бийиктеп турган менен,
Насипке бербайт кепил.

Себеби ызалаткан,
Жандүйнө чыдабаткан.
Кишимжандын бар эле баар жери,
Жашында кудалашкан.
Мына эми болжогон мезгил жетип,
Убакыт бура тарткан.
Шашкан төркүн эртелеп шаани көрөт,
Кам-чомдук ырахаттан.

Ошол түн эки ашық,
Ой калчап акылдашып.
Анан алыс көз көрбөс жерди эңсеп,
Таңата чыгат качып.
Чук-Терек деп аталган жерге жетип,
Келгенде арып-азып.
Сулк жыгылып, тырп этпей шайлары ооп,
Эс алыш калат жатып.

Ойгонуп байкоо салса,
Келишкен кооз жайда.
Токой толо бүлдүркөн, сууда балық,
Топтошкон кыргоол сайды.
Кырларында кекилик туландаса,
Кыймылдан жаткан сайма.
Булактары мөлтүрөп кошуулган жер,
Күркүрөп аккан дайра.

Жараткан сырларына,
Теңирдин курганына.
Суктанышкан эки ашық ылайыктап,

Жашоо-шарт ыңгайына.
Туруп калат өмүрдү саймалашып,
Эркиндик ыргагына.
Сереп салбай эртеңки келечекте,
Эмне азап турганына.

Ошентип жашоо куруп,
Сүйүгө тунук чумуп.
Жүргөн кезде карайып экөесүнө,
Каптаптыр сургулт булут.
Таякеси Кудаке Олжобайдын,
Жерлерди тинтип жүрүп.
Акыры таап, качыrbай басып калат,
Аскери бир топ жигит.

Олжону бекем кадап,
Чоң ташка керип салат.
Эл эсинде калсын деп боо тикенден,
Үстүнө таштап кабат.
Таптап жатып өлтүрөт кыйноо менен,
Кудаке өзү сабап.
Жолоттурбай тытынгган Кишимжанды,
Калганы турат карат.

Андан соң артка кайтып,
Өлүктү атка артып.
Баратканда билинип күн ысыктан,
Жыттанып сасыйт табыт.
Көр каздырып Куланды-Сай жерине,
Сөөктү кабыр салып.
Көмөрүндө уруксат сурайт Кишим,
Көрүүгө барда жарык.

Карманып калган күчүн,
Коштошуп калуу учун.
Мүрзэ түшүп мандайын өөп Олжонун,
Шолоктоп алат Кишим.

Анан сууруп канжарын катып кирген,
Жүрөккө такап учун.
Түбөлүккө жанында болоюн деп,
Толтого малат мизин.

Сезген соң жаңылганын,
Кудаке жаны жалын.
Ачууланып мүрзөдөн сууруп алат,
Жан берген карындашын.
Өлгөндө да силерди бир койбойм деп,
Каздырып башка жайын.
Эки бейит дөбөгө Чук-Теректин,
Сайыптыр чырпык талын.

Чырпыктар чынар делип,
Чырмала бутак керип.
Азыр дагы турушат айкалышып,
Өткөндөн элес берип.
«Олжобайды Керген-Таш» дале жатат,
Аталган жер эстелик.
Ошол төрдүн көргөнү мына ушундай,
Чоң сүйүү элестелип.

26.07.12.

ЖИЙДЕЛИДЕ АЖЫДААР-ТАШ

(Азыркы Сары-Үңкүр)

Күркүрөө дайра жээк чет,
Жийдели сайын жердеп.
Мекен кылып ажыдаар жашайт экен,
Жолдогу ташты ээлеп.
Жутуп коюп ары өткөн, бери өткөндү,
Суу белен кетсе чөлдөп.
Күндөн-күнгө чоңоюп соро берет,
Адамбы, малбы өөнөп.

Тегизге тоо тараптан,
Түшө албай калк каректан.
Карым-катнаш үзүлүп кан буугандай,
Үмүттөйт баары азаттан.
Кеңеш курат калайык үрөйү учкан,
Барбы деп эр жаа аткан.
Баатыр болуп өлтүрүп ажыдаарды,
Куткарчу элди азаптан.

Оп тарткан желмогузга,
Октолуп жол тосууга.
Дит багалбай жигиттер шылкыйышып,
Киришет коргонууга.
Аксакалдар өкүнүп бул жосунга,
Башка айла колдонууга.
Шер туулбай үзүлүп калганбы деп,
Өтүшөт ойлонууга.

Айланын жолу күдүк,
Табылбайт бир иш кыдык.
Ары-бери калчашып кыйналышат,
Баарынын башы сынып.
Ошол кезде Чөкөндүн кичи уулу,
Барам дейт атып чыгып.
Кары Чөкөн баш болуп калк сүйүнөт,
Өтөнү арка кылып.

Жүрт жерден баш көтөрүп,
Болсун деп эр Өтөлүк.
Күмүш сакал Тәцирге көз чаптырат,
Жашаган кылым көрүп.
Эл жарданып калганын сезген ата,
Ар сөзүн даана терип.
Колун жайып ак тилек бата берет,
Ыраазы болуп эрип.

Далилдуу өрт күндүгү,
Жаштыктын өткүрлүгү.
Эртесинде жөнөйт деп ицир күтөт,
Дилдежан сүйгөн кызы.
Ай чыкканда жолугуп эки ашык,
Үшүтүп жүрөк сыйзы.
Тирүү келип калышын суранышат,
Тилөөнүн түнөп куту.

Эртеси атын минип,
Кылышын кынга илип.
Жөнөөр кезде карыя Чөкөн келет,
Шакегин белек сунуп.
Эл көзүнчө баяндап айтып берет,
Касиет күчтүү кылып,
Тагынганда жеткенин жеништерге.
Душманды бүтүн жыгып.

Эр жигит жөнөп кетет,
Арадан бир күн өтөт.
Кабар болбой Өтөдөн эл деми сууп,
Эки анжы жүрөкту ойот.
Өкүнүүдөн тилмелеп Дилдежанды,
Сүйүүнүн күчү соёт.
Бүт денесин бийлеген коркуу илдеттен,
Бошоткон сезим болот.

Айтпастан жанга акылдал,
Жамынып түн бакырлап.
Дилдежан келет соргок жаткан жерге,
Уу окту түз дайындал.
Чоң ташында соргок жок болгондуктан,
Буктурма жайын тындал.
Каршылатып шамалды бугуп калат,
Дүйнөсү жанып-туйлап.

Болгондо түш оогон кез,
Жамандык көрбөсүн көз.
Тоодой болгон шумдуктуу жылып келип,
Ташына жатат жин боз.
Күн нуруна талыкшып тойгон неме,
Калганда жайлап үн бош.
Ушунчалык жектиктен атат окту,
Дилдеде болбой сүрдөш.

Баш-сөөкту өөнөй тешкен,
Ууланып тийген октон.
Ажыдаар капчыгайды бүт куйкалайт,
Оозунан чачкан оттон.
Токой кыйрап бүткөндө, Дилде чыгат,
От тийбес үңкүр ооздон.
Анан келип өлүктүн ичин жарса,
Чыгыптыр шакек соргон.

Өкүнүч мындай болмок,
Өтөдөн эч нерсе жок.
Калыптыр шакек таккан чыпалагы,
Сицире албай соргок.
Дилдежан көрүп алыш жашын төгөт,
Сүйгөнүн эстеп ойлоп.
Каниет кылат бирок айрылса да,
Калганга элин коргоп.

Эрдиги кайталангыс,
Эр жүрөк баатыр ал кыз.
Чыпалакты шакек менен урмат кылып,
Ырымдал сыйнат сансыз.
Жерге көмүп бүткөн соң күйүтүнөн,
Жер кезип кетет байкуш.
Канчасы чын, канчасы калп экенин,
Кадиктеп кыйын айтыш.

«Ажыдаар-Таш» аталган,
Ар убак ал мазардан.
Алигиче белгисиз керемети,
Касиет ак жараган.
Дене жара кеселдер, сөөлү барлар,
Суусунан нак дары алган.
Жуунушуп айыгып кетип турат,
Жугуштуу дарт абалдан.

31.07.12

ШАМШЫКАЛ

Улукман Самсы деген,
Улуту араб экен.
Пайгамбардын түздөн-түз сакабасы,
Диндеги аалым, кесөм.
Дават кылыш көп жерди жөө-жалаңдал,
Ар кандай элди көргөн.
Кетмен-Төбө өрөөндөн каза болот,
Буйуруп турпак көрдөн.

Көпчүлүк назар коюп,
Ошол жер мазар болуп.
Самсы калды деп жүрүп жатык тилде,
Шамшыкал сөзгө отүп.
Көнүмүштөп аталып кеткен экен,
Мурунку аты өчүп.
Ислам динде өлбөгөн изи баян,
Келсе да мезгил кечип.

21.07.12.

КЕТМЕН-ТӨБӨ

Тээ илгери Аваш аттуу дөө болуптур,
Жашоо жайы арчалуу too болуптур.
Туштугуп ал, өмүрүндө бир гана ирет,
Тузсуроодон эңсегени шор болуптур.

Анан жылып агарган «Жоркен» тоого,
Жетээр менен Алла чачып койгон шорго.
Жерди ээлеген Шамшыдан
минтип сурайт:
«Алайын туз,
көтөрүүмчө коюп жонго».

Аны угуп Шамшынын жаны чыгат,
Берсе Аваш бир тоону алыш тынат.
Бербейин дейт, каны тээп майда тытып,
Тарчыларга тартуулап азык кылат.

Абай сөзүн анда ал жетелетет,
Менин сага карызым жок эле деп.
Кеп аягын укпастан жиндеп Аваш,
Кетмен башын асманга көкөлөтөт.

Чабар-Тоого такандап опол таман,
Орток-Тоого таштаптыр зор он кадам.
Тогуз-Булак асканы жара урат,
Чоң кетмендеп ортосун оюп анан.

Керткен уңгу түбүнөн сынып сабы,
Кетет Аваш сап карап издеп жаңы.
Келбей калып ошондон дале турат,
Кетмен-Төбө аталаш азыр аты.

28.07.12.

ЖАЛАЛ-АБАД

Эне-Сайдан кыргыздар көчкөнүндө,
Темир тоого мекендей жеткенинде.
Бай-манаптар ээлешет жайыттарды,
Бөлүп-бөлүп тууралап мал келине.
Кембагалдар сүрүлүп чөлдө калат,
Сөксөөл менен жыландар бар жерине.
Айла жоктон көнүшүп малайлыкка,
Макул болот не десе бай жөнүнө.

Кедей Жалал келгенден намысына,
Көнбөй мындай жашоонун жарышына.
Кенеш курат ак сакал, көк сакалга,
Байдан оолак жандарын багышына.
Анда алар укусу келбей сөгөт,
Кооптонуп чөлдө тириү калышына.
Каалап эле бир ооздон жалчылыкты,
Кайыл болот тилген жон кайышына.

Жалал өзү көчүрүп үй-бүлөсүн,
Ай талаада кечирип күч күрөшүн.
Жер ыңгайлап адырдан арык казат,
Кайкы кылып колдонуп суу жирешин.
Эки уулу үчөөлөп әмгектенет,
Эки-уч жылдай унутуп үргүлөшүн.
Как талааны айлантып жашыл бакка,
Кубанышат көргөндө дүркүрөшүн.

Анда байдан кыйналган баягылар,
Аз да болсо чарбалык жарагы бар.
Акырындал келишип коңшу болуп,
Айланчыктап көчүшөт кабатылар.
Жамаатталып байышып жер иштетип,
Жалал болуп башчысы караан тутар.
Жалал-Абад атанып азыр мына,
Жашыл шаарга айланды карап турар.

29.07.12.

АРСЛАНБАП

Качанкы өткөн заман,
Камтыган мындай баян.
Төрө баатыр Арсланбап өткөн экен,
Төлгөсү берген аян.
Челәэр жоону илгиртпей билип турган,
Чегине кирбей караан.
Кокус согуш болсо да жеңип чыккан,
Колдоочу болуп таям.

Өмүрү найза тийбей,
Өнөгөн жебе чийбей.
Дарс касиет бар тура Арсланбапта,
Дайыма жандап жургөй.
Тегин жерден үркпөгөн душмандары,
Термелеп серек сүйлөй.
Аңдыганы алардын амал экен,
Алуунун жолун түрлөй.

Арсланбап баатыр улук,
Калбаган моюн сунуп.
Өздөн чыккан жат болуп кайын журтуу,
Өтүптур чабуул уруп.
Арачалайт кас тараал көп өлгөндөн,
Аялы орус улут.
Туугандардын калганын элдештирип,
Чакырат конок кылып.

Баатырдын ордосунда,
Эришип коргошунча.
Элдешишет жек-жааттар кечиришип,
Эжем деп боордошуна.
Орусчалап коноктор сыр тартышып,
Аялдан жолдошунда.
Эмне себеп касиет ок өтпөсүн,
Сурашат жөн жосунча.

Аялы түп туугандан,
Аянбай түнт сырлардан.
Ойу таза болгон соң айтат неге,
Ок өтпөйт бул сырттандан.
Бир гана учур намазга жыгылганда,
Болоттой бүт чыңалган.
Ырахаттан денеси жибий түшүп,
Бошойт дейт тынч кумардан.

Коногу сырды чечкен,
Коштошуп узайт кечтен.
Күптән намаз Арсланбап жыгылганда,
Ысыптыр жону өрттөн.
Котур таштуу мейманы көрсө аңдып,
Сактаган окту көптөн.
Уу чылаган жебесин аткан тура,
Уугуп эски кектен.

Акырет моюн сунуп,
Акыркы сөзүн жыйып.
Айтат керәэз кадыры өткөн элге,
Арсланбап көзүн жумуп.
«Ушул намаз окуган таштан ылдый,
Сөөгүмдү алыш туруп.
Жетинчи ирет дем алган жерге гана,
Койгула мурзө кылышып».

Өлгөн соң алп карышып,
Ызааттап алыш барышып.
Таазим кылыш калайык койгон экен,
Айтканды аткарышып.
Ар дем алган жерлерден булак чыгышп,
Адамдар таң калышып,
Өлгөн жери «Намаз-Таш» аталыштыр,
Ыйыкка айланышып.

22.07.12.

КАРА-КӨЛ

Тоолуу жерде жайгашкан айылдагы,
Жашайт экен агасы, карындашы.
Ата-энеден жашында айрылышкан,
Бышып эрте тирилик кабылдашы.

Кара агасы кесиптеп мергенчилик,
Күндө атып келчи экен бирден кийик.
Карындашы ийгерип ишкөр болот,
Калган жумуш тыйнағын үйдөн жыйып.

Кыз бир күнү чочулап дабырт үндөн,
Үйдөн чыкса атчандар жапырт жүргөн.
Биз аңдыган кийикти атты дешип,
Кара өлүгүн ташташат өңөрүлгөн.

Чачын жулуп жаш селки өргөнүнөн,
Эстен танып агасы өлгөнүнөн.
Басып кулайт сөөктү жашы көлдөп,
Өкүт тагдыр үстөктөп көмгөнүнөн.

Каракчылар башчысы кызды көрүп,
Аялдыкка алсам дейт көңүл бөлүп.
Жүрөгүнөн орун таап алыш үчүн,
Жакшы болуп көрүнөт жардам берип.

Кылгылыкты кылган соң эми төлөп,
Кызмат жасап Караны өзү көмөт.
Кыз жүрөгү бирок да муздагандан,
Кылчаймактан каршылап каргап сөгөт.

Каракчынын башчысы ачып-чачып,
Кыздын үйүн өрттөйт да ачууланып,
Кетип калат ойго ашпай жойсулуугу,
Кылган иши бекерден ачырканып.

Алыс кетпей кыз дайым мұрзө келип,
Айланчыктап жүргөну күндө бейит.
Арман соруп олтуруп алсырайт да,
Акыр жаткан жеринде солот өлүп.

Өлгөн жерден көз жарып булак чыгат,
Коо-колотту толтурат суу аркырап.
Атаганат Каранын атын алган,
Азыр ал көл Кара-Қөл деп айтылат.

29.07.12.

ОШ

Жол болуптур соодадан иш кайнаган,
Кербенчилер өтүүчү ком байлаган.
Арт жагында дайыма малчылары,
Айкырышып «ош, ош» деп бodo айдаган.

Ар аптада «ош» деген үндү угуп,
Айылы ыраак болгондор торой чыгып.
Алчу экен соодалап чай-чамасын,
Айлап алыс барбастан оцой тынып.

Мал багышып кеткендер тоого сицип,
Тогуз тоомдо кербендин жайын угуп.
Үюштуруп базарды төрт түлүккө,
Келе берет соодага төмөн түшүп.

Ош деген үн чыгуучу кайда дешип,
Сураштырып эл-элден айла кетип.
Анан барып кеңейип шаар курулган,
Азыр турган Ош деген жайга келип.

28.07.12.

АРПА НАРЫН АТ-БАШЫ

Илгерки тар заманда,
Мал айдап Анжиянга.
Бир соодагер соодасы күйүп кетип,
Кор болот жарты нанга.
Томсоруп ач-жылаачаң кайра кайтат,
Тобо деп минги барга.
Кашаңдап анысы да күчтөн тайган,
Камчы жеп соору-санга.

Кеберип арып-ачып,
Келгенде ашуу ашып.
Түш болот чөбү белден бир жайлогоо,
Түптунук өзөнү агып.
Откозуп алыш үчүн минген атты,
Үстүнөн ээрин алып.
Коё берип, эс алып өзү жатат,
Көрпөчө төшөк салып.

Жантайып таң убактан,
Ким билет канча уктаган.
Ойгонуп кармайын деп атка барса,
Ойдолойт ал чунак жан.
Даң салып чөп күчүнө алган әкен,
Дабырттап чарт ыраактан.
Сүй жыгыла кубалап араң кармайт,
Суусу мол бир булактан.

Атты ошол өзөн жерден,
Союптур өзөргөндөн.
Сулл этин бышырат да башын таштап,
Суу жәэктең өтөт белден.
Өзөк жалгап токтобой кесип барат,
Сугунуп кыя четтен,
Бир белестен анан жай тоюнуптур.
Нарындан туурап эттен.

Чөбүнүн күчүн карап,
Ошондон журтка тарап.
Ат даң салган жерди эл «Арпа» деген,
Уламыш сөзгө таяп.
Союл башын калтырган
«Ат-Башы» экен,
Сонун кеп кабар салат.
Этин туурап жеген бел «Нарын» болуп,
Эзелтен келген ал ат.

16.07.12.

КОШОЙ-КОРГОН

Чеч-Дөбө белес кенен,
Кадимки Кошой менен.
Катагандын калкы бүт конуштаган,
Каптатпай элди бөтөн.
«Эй, балдар» – деп кыйкырса баатыр аба,
Жаңырып Ат-Башы өрөөн.
Батына албай калмактар турчу экен,
Бар дешип мында эрен.

Чогулуп жыйын куруп,
Чеч-Дөбө курчап туруп.
Анан калмак жабыла кирет кысып,
Аз-аздан чёттен сүрүп.
Коргонууга соктурат шашкан Кошой,
Коргонду кат-кат уруп.
Селдей аккан душмандар капитап бирок,
Сепилди бузат жырып.

Калмакка кызыл өрттөй,
Кармашып алы жетпей.
Кары Кошой аман-соо качып чыгат,
Калканын жебе тешпей.
Кертабылгы тулпары ыйык мал да,
Келген го эч ким жетпей.

Кабар анан жиберет шер Манаска,
Качыр деп жоону беттей.

Кошойду сакташ үчүн,
Кошуунду башташ үчүн.
Кабылан Айкөл өзү келген экен,
Калмакты тапташ үчүн.
Талпак кылып эр Манас сырттандарын,
Талкалап албан күчүн.
Антын алып жүгүнтуп калгандарын,
Алган дейт калмак үшүн.

Ал коргон урап кулап,
Азыр жөөк урандылап.
Аталар канын төгүп коргогон жер,
Адамга берет кубат.
Жайлоодогу ошол чеп Кошой-Коргон,
Жылдарды кечип узак.
Аты улуу эзелки карт тарыхты,
Аздектеп айттып турат.

16.07.12.

КЫЗАРТ

Жай айы толуп турган,
Жайлоонун толукшуган.
Кезинде белгилөөсү болуп калат,
Айт майрам болуп мындан.
Кызыл-тазыл кийинген кырк kız барып,
Айылга коңшу кырдан.
Кайра артка айттоодон кеч кайтышат,
Туманда жолду бууган.

Аңгыча бороон улуп,
Ай тосуп булутуюп.
Айры белдин кырына чыгышканда,
Адашат буюгушуп.

Женил кийген аларды суук күчү,
Тондурса үшүк уруп.
Катар четтен кыздарды тере берип,
Кулатат каза кылып.

Жаман тон кийген жалгыз,
Жетим кыз калат алсыз.
Отуз тогуз сөөктү жерге берип,
Жашырган экен байкуш.
Өзгөчө жүк артынган ошол ашуу,
Өлгөн соң бир топ жаш кыз.
«Кызарт» болуп аталаш калган экен,
Кылымдал баян тангыс.

17.07.12.



Ырлар

АЯН

Ыр менен түптөп жалаң,
Ырдалып бүтпес баян.
Айтылып келе жатат эчен кылым,
Арбагы ти्रүү бабам.
Айкөлдүн байланышын айгинелеп,
Асмандан түштөт аян.
Ааламда сөз да жоктур баа берүүгө,
Андайды туяят адам.

Жок деген акыретти,
Жок кылган дагы көпту.
Өттү го атеисттик илимдеринц,
Өктөтүп акыл-эсти.
Бирок дагы Манас ата сүрүң сенин,
Билдирип касиетти.
Санжыраны сицирген дастан болуп,
Санатка канып жетти.

Кудайдан болгон түркүк,
Кудурет күчү шумдук.
Түпкүлүгү Манас, Бакай жылоологон,
Тен берген ушул чындык.
Тарыхты урпактарга ыроологон,
Сөз багып жеткен ырды ук.
Бабалар ооздон-оозго чыгармалап,
Келгени чексиз сыймык.

Өткөргөн көпту баштан,
Ала-Тоо көркү ташкан.
Алпечтеп, көчмөндөргө мекен болуп,
Ак калпак әлди баккан.

Бул Жер-Эне көтөргөн көкжалдарын,
Аяндап жетти дастан.
Алла өзүң деп куран окуп, сөз каймагын,
Анда мен кепти баштайм.

Илгерки салық әзгир,
Кокон кан алық мезгил.
Ууру-кески кирбекен ыйык жер деп,
Пааналап чырым эткир.
Зекет үчүн төлөнгөн малды имерип.
Кыргызбек кайран эр бул.
Түн бакырлап Манастын күмбөзүнө,
Түнөктөп калат әргул.

Азыраак өзөк жалгап,
Алган соң, уйку арбап.
Чабатысын баштыкка ороп коюп,
Чалкалап жаны жайлайт.
Кечке дейре ысык күн талыкшыткан,
Денесин араң кармап.
Чаалыккандан жетелеп «сокур кемпир»
Уйкуга жөнөйт айдал.

Түшүндө жолун бөгөп,
Түмөндүү кошуун көрөт.
Ар ейүздөн жарданган көп жоокерлер,
Айбаты сүрдүү келет.
Жалаң дөөлөр жаракчан, баары шайдоот,
Желбирейт түрдүү желеек.
Ажыдаар сүр, кыраакы алгырларды,
Алгандай элден әлеп.

Кыргызбек салып далы,
Көрмөксөн болсо дагы.
Баатырлар жакын келип калган кезде,
Болк этет толто жаны.
Кайып болгон көсөмдөр урууларын,

Келгендей курап жацы.
Чоң энеси кулакка куйган жомок,
Чоролор турат баары.

Тик багып карабастан,
Титирек басып жаш жан.
Турганда ак сакалчан бир карыя,
Тууралап аскер жактан.
Сүлөөсүндөй керилип алга карай,
Сүмбөтү аяр баскан.
Томогосуз бүркүттөй шандуу тиктеп,
Сөз баштайт аярлаткан:

“Ээ балам коркпо деги,
Мен Бакай боолго – деди.
Ырчы уул өзү салган чыйыр менен,
Түшөсүң жолго эми.
Чоң манасчы болосуң тендеши жок,
Биз келдик колдоп сени.
Ушул түмөн түгөл бойdon Манастыкы,
Улуттун коргон чеби.

Сен азыр кирип турган,
Биздин үй турук кылган.
Аныктан анык де да айтып көрсөт,
Кошуунду ушул жыйиган.
Жандап жүргөн жаныбар падышасы,
Арстан, чаар кабылан.
Баарыбыздан бою ашкан бул зор киши,
Өзү ошол Манас сырттан.

Намысты бир талашкан,
Нак болот миз жалашкан.
Сол жактагы Чубак, Сыргак... оң жагында,
Алманбет алп сары атчан.
Ажыбай турат мына кыйын тилмеч,
Билгичи сырттан.

Артында зоот жамынган кырк чоросу,
Жолборстор бүт жаракчан”.

Ийик бел адымагы,
Сары жон садымагы.
Айгайлап ызыгыч күштай учкан бойдон,
Тулпарлар табындагы.
Кароол чоку капиталдан жүрүп кетет,
Шарт эле анын баары.
Көзүн ачса чын-төгүн азыркы эле,
Эч ким жок жанындагы.

Андан соң күндөр өтүп,
Арадан апта көчүп.
Оюн куруп көп балдар тоо таянат,
Кымыздык, ышкын терип.
Өзгөчө бир нерселер түрткү берип,
Өрнөктөп көөнү көлкүп.
Кырга отуруп Кыргызбек эмнегедир,
Күпүлдөйт Манасты эргип.

Жамагын кыштай кынап,
Жамгырдай тынбай куят.
Шурудай тизмектелип окуялар,
Сөздөрдү-сөздөр улайт.
Кандайдыр дем берүүчү сыйкырдуу күч,
Оозунда оргуп турат.
Нес болушуп байланып балдар кепке,
Сезимдер толкуп чыгат.

Эт бышым токтобостон,
Жомогун жорголоткон.
Кыргызбек элеп барып талып калат,
Кызталак ойдо жоктон.
Араң барып жуушатат чанагынан,
Карегин ойдолоткон.
Эс алдырып агасы алып келет,
Суу берип коо-колоттон.

Үйүнө келишкенде,
Ишти айтып беришкенде.
Чежиресин чечмелеп ата-энеси,
Дит барбай тәгүн дешке.
Маңдайына чийилген тагдыр окшойт,
Чогултуп элин кечке.
Бата тилеп, мал союп түлөө қылат,
Өссүн деп өмүр берсе.

Себеби ушул үйдүн,
Чочулоо сырын билгин.
Күйөөдөн чыгыш келип кайтыш болгон,
Токтожан деген кыздын.
Асылдыктын маанисин сицире албай,
Дүйнөсү болгон кыргын.
Бул бүлөнү мүлжүгөн күйүт-арман,
Муну эле быйыл жылдын.

Өзүнөн-өзү эрип,
Ал кыз да аян көрүп.
Көөдөнү сыйдыра албай оргуп кайнап,
Көөнөрбөс сөздөр келип.
Ташты тешип көз жарган булак сымал,
Көнөктөп кетсе төгүп.
Аялдар «Манас» айтпайт
жаяагың бас деп,
Күйөөсү урат сөгүп.

Тұртқұсү болсо Тәнир,
Түйшүгү болбос жеңил.
Күйөөсү тери сымал ийлей берип,
Күптүдөн ырбап көңүл.
Калкаланып төркүнгө качып келип,
Төрт-беш күн ыйласп кежир.
Жаш жашоосу өкүттөп саймаланбай,
Өчүптур кымбат өмүр.

Адамзат түшүнбөгөн,
Ар кандай учур келген.
Кабылдоо, жутулган ой чар жайыттуу,
Жорушкан түшүн көргөн.
Моюн сунбай кеткендин таланты бат,
Соолуган бүчүрү өнгөн.
Жолун ачса Токтожан алп манасчы,
Болмок го күпүлдөгөн.

Дастандын айдыңында,
Руханий байлыгында.
Оор жүктүү кетпесе моюнга алып,
Оор болчу шарты мына.
Кыргыз гана кабылат бул сыйкырга,
Кыйырдын бай сырына.
Тоотпосо аябайт татаал аян,
Балта чаап тагдырына.

Эжесин мун аралап,
Эзгенин туура баамдап.
Кыргызбек туйса дагы айта албаган,
Жатканын талант жайрап.
Өзү эми олтурат баарын сезип,
Өкүмгө моюн жалгап.
Көрүнгөнгө ал жөндөм берилбеген,
Тободон келген арбап.

Жүгү оор бул сыноодон,
Сүрү чоң сыр кылоодон.
Күн-түндөп бала «Манас» байыта айтат,
Бүлөнүп ыр бүлөөдөн.
Арбый берет өткүр сөз берметтери,
Ар түркүн түр ширелген.
Атагы чыккан сайын уга баштайт
Алкоону бүткүл элден.

Ойлору мұдүрүлбөй,
Омоктуу жошо сүйлөй.
Көңүлгө тутуп салттық окуяны,
Жүргөнсүп кошо бирдей.
Мәэсине чогулган ой парасатты,
Мерчемсиз абага үйлөй.
Манас айтат үрп-адат, наркты камтып,
Мекенди сүйүүгө үндөй.

Бир таңда супа элеп,
Экинчи аян келет.
Бул сапар коркпой-үркпөй Кыргызбек да,
Бакайга салам берет.
Күмүш сакал жайкалтып туйгун киши,
Көккүбө тонун төшөп.
Малдаш уруп олбурлуу олтурат да,
Мындайча кепке өтөт:

«Алыски сургулт булут,
Суу себет сууруп туруп.
Астындағы карайган калың түмөн,
Келатат бизди кууп.
Коңурбайдын колу ошол уй түгүндөй.
Тосоттобуз аттар тынып.
Сүмбө коодон жапыра сайабыз да,
Сүрөбүз кайра кырып».

Ар жактан албууттанып,
Үн менен каардуу каңырт.
Тосуучу убак болду - деди Манас,
Эл дүрбөп кетти жапырт.
Кыргызбек бир оокумда көзүн ачып,
Келгенсип жаңы багыт.
Айтып кирет Семетей кун кууганын,
Алп дайра болуп ағып.

Эми айтат элин сүйөр,
Манастын тегин түгөл.
Кыргызбек Кыдыр даарып кеткен пенде,
Кыт куйган сөзү жигер.
Айкөлүн туу көтөргөн түптуу кыргыз,
Ак-кара мындан билер.
Айрыкча касиетин ардак тутуп,
Жүрөккө каткан бул эл.

Себеби мал ыландал,
Жазга жуук жер ылайлап.
Шалбыртта тумоо капитап, кезең болуп,
Турганда эл кудайлап.
Жагым мүнөз Кыргызбек «Манас» айтса,
Жамандык сәэлдеп калат.
Жараткандын карачы кудуретин,
Жандууга көзүн салат.

Ордого дем болгон ыр,
Ооруга эм болгон ыр.
Илгери жиндини да айыктырган,
Чечилбей келет бул сыр.
Жылдарды кечип келген баба тарых,
Баары бар ырдагы бул.
Маңызы маңкурттуктан алыштаткан,
Ушуга ыйман шүгүр.

Уютуп нымды соруп,
Улуу Кар мөңгү болуп.
Түбөлүк кармап турган чокулардан,
Этеги сыннат эрип.
Чогулганда аккан суу кемер жыртып,
Теректи жулат келип.
Аян балким дайрадан алыш баарын,
Турат бейм кубат берип.

Оодарбас нугу туюк,
Океан улуу мухит.
Тоо тамыры жээгин аңдатпаган,
Кыртышты бекем кылыш,
Жаратылыш чытыры толгон токой.
Жалпылап баары туруп,
Аян болуп табигат кубулуштар,
Келгендей дастанга уюп.

Көз салып илгертеден,
Көк асман ирмелбеген.
Аалам үйү Ай, Құнгө түнөк берип,
Жылдызын үймектөгөн.
Кооз Жерге ортодо тирөөч болуп
Аба толкун үйлөп кенен.
Атаганат баарысы Айқөлүмдү,
Аяндап жүргөн белем.

Ой басат бул учурдан,
Мезгилби кут учурган.
Ошол күч әмне азыр шыпаа болбойт,
Моколуп курчтугунаң.
Себеби ниет кетип, ынтымаксыз,
Чайпалса тынчтык улам.
Болгондой ырыс жукпай жаткан убак,
Бошондоп сыйкырынан.

Азыркы адал-арам,
Аралаш жакшы-жаман.
Бурганактап шайтандын уюгунда,
Бузулуп барат адам.
Токтобостон топондоп келаткансыйт,
Томсоруп акыр заман.
Ушундайдан жаткандыр кабылданбай,
Улутка улуу аян.

Айыкса жара көңүл,
Андатпас азапты өмүр.
Айбан иштен сууруулуп аң-сезимдер,
Агараар элде пейил.
Ай, Құнұңдүн ширеесү аяндаган,
Жугумдуу болуп кен ыр.
Иши изги илгерки шейиттердин,
Шыпаасын берер Теңир.

29.04.12

ТИРҮҮЛҮК ӨЗҮ БҮТ МАКАЛ

Сыр дүйнө өзү кубулуш,
Сыр катат ушул угулуш.
Аңдасаң сыйкыр илими,
Ақылга жасайт бурулуш.
Бирине-бири байланып,
Бир Тобо курган курулуш.
Андыктан өзүң колдо деп,
Алланы алкап турубуз.

Ааламда Алла кургандан,
Ак-кара пенде туйгандан.
Ар доордо бышкан сүйлөм бар,
Алмустак бери жыйналган.
Ал сөздөр терең туюму,
Айтышып турмуш сырлардан.
Адамга келет үйрөтүп,
Адалдап жашоо кургандан.

Бул сөздөр санат-насыят,
Бүт турмуш камтыйт, батырат.
Учкулдап келип лакабы,
Учкундайт макал бакубат.
Чечмелеп келсең чеги жок,

Чежире сырлар ачылат.
Туулгандан өмүр өткүчө,
Тууралық жолго чакырат.

Өмүрдө ийлеп жууруулуп,
Электен өтүп сууруулуп.
Адамга жеткен улуу сөз,
Акыл-ой кенчке чылкуюп.
Баа жеткис мурас дөөлөттү,
Урматтап сезим чын туюп.
Үңгусу терең эл сөзүн,
Угузам бир аз ыр кылып.

Бөлүнүп бир боор жан эттен,
Бөбөктөр туулат «барр-р» эткен.
Туулганы шүгүр, андан соң,
Турганы болсун бала өскөн.
Эс тартаар жашка баргандада,
Эсирбейт десең ал өктөм.
Уядан эле таптай бер,
Учканда ахлак-адептен.

Тарбия-таалим жакшысы,
Тагдырдын ошол ачкычы.
Кыз болсо тыйуу кырк үйдөн,
Энеси насаат башчысы.
Турагы дайым кыл жатпас,
Тазалык болот башчысы.
Чыкканда чийден тышкary,
Башка үйдө бирок бактысы.

Үлгүсүз болсо жиндетет,
Күйөөсүн көөнүн кирдете.
Таалимсиз чоркок неме деп,
Төркүнүн күндө тилдетет.
А зирек келин ийгерип,
Кайыны менен бирге өсөт.

Алтындай жайга айлантып,
Ардагын кошо гүлдөтөт.

Кыз-бала кундуз жакада,
Уул болсо әлге асаба.
Алкоого тете боз улан,
Алкышы тиьер атага.
Арамза чыкса кокустан,
Ар сөзу кычык атала.
Уланып митаам адаты,
Учуктап өтөт балага.

Суусардын көркү сыртында,
Суурулган кылыч курчунда.
Туйлайт дейт тулпар тушунда,
Бүт жигит өрттөй кырчында.
Бул учур намыс чокусу,
Сөзүндү бузуп жыртылба.
Тараза болгун сабырдуу,
Талаша бербей бир кылка.

Баркы чоң кунсуз балдай тил,
Бал ширин тилди баалай сүй.
Алсыздар гана бузуку,
Абройду калчап талдай бил.
Айындан кетпей жецил ой,
Адамзат наркын сактай жур.
Эр жигит деген ыйык сөз,
Эсиңе бекем салттай түй.

Кайдыгер болсоң тантырап,
Кашайтып доого калтырат.
Жылмачы, оомо, туруксуз,
Жортот албайт кеби калдырап.
Ирик ооз чачкан чириги,

Өзүңдү кайра көптырат.
Дааналык гана кыскача,
Даанышман кылат, алп кылат.

Тамчы суу тамып таш жарат,
Кемтик сөз барып баш жарат.
Баягы кыпчып айткан деп,
Барымта аナン башталат.
Бапырап кетпей тил сакта,
Баләэгә айдал алыш барат.
Жарака жарган балта ошол,
Жандуйнөң өткөн талкалап.

Дил кадыр-нарк ыйманда,
Тил кадыр-барк сынганда.
Мұдурұлсө турбайт дейт,
Мұңқулдөп бекер булғанба.
А көрөк татық теңің тап,
Адамча турмуш курганга.
Табышмак тагдыр кубулма,
Жаңылба эми мындайда.

Ақылдуу болсо алганың,
Ажайып жайга барганың.
Баарына мезгил тараза,
Бат эле түздөйт ар жагын.
Ажаандап кирсе ай өтпөй,
Анда ошол тордо калганың.
Багы жок тайкы тагдырда,
Башыңды шорго малганың.

Үйдірап кетсе ынтымак,
Үйрысың учат пырпырап.
Үмала ысық болбостон,
Үраактап качат тыңч убак.
Ақылга калчап чечпесе,
Ал өткөөл әркти сындырат.

Ийилсең дагы ак болгун,
Насиптин түбүн бир кылат.

Үй ээси ачса кабагын,
Сүйөт дейт мейман тамагын.
Бул сөздүн маани төркүнү,
Коншунду достой карагын.
Жакшысы жарым ырыс дейт,
Алпейим сыйды жасагын.
Ыркырап каап турбастан,
Ынтымак таап жашагын.

Болгон соң жашоо ар башта,
Тирилик жүрөт ар башка.
Атаңдын сөзүн ошондо,
Ыйыктап кармап ардакта.
Эм болот экен батасы,
Эгерим әмгек талбаста.
Жамандан ыраак адашып,
Жакшыны гана жандашка.

Ал нуктан чыгып кеткенди,
Аябайт бата тепкенди.
Аңтарып урчу кусур бар,
Абай бол, журбөй беткелди.
Тарбия берсе ата-энең,
Табигат акыл-эс берди.
Кутурган болсоң кут урган,
Кудай бар напси текшерчү.

Табасың кийим бойго чак,
Таппайсың киши ойго чак.
Кан досуң доого жыгылса,
Карашибай ақмак болбо бат.
Кыйналып турган чагында,

Баласын карап колго бак.
Аллага жаккан сооп ошол,
Айрыкча кымбат чоң сапат.

Кудайым берген шык консо,
Көрөңгө байлык жык толсо.
Бүлөндү баптап багасын,
Эңсеген ишиң туш болсо.
Киресиң анан үйрөтүп,
Кесипке уулуз туштоого.
Урпактап талант жарыкта,
Уютку экен бул жолдо.

Жардылык эгөр кайрыса,
Жаныңды жара айрыса.
Сабырдын түбү сары алтын,
Топук кыл чөкпөй кайғыга.
Тулпарлар сөөгүн оордойт,
Тууганга бир өт кайрыла.
Эгерде өзүң түз жүрсөң,
Залалың тийбей баарына.

Бар-жокту алгач тактагын,
Дарманды анан таптагын.
Өлбөгөн алтын аяктуу,
Эстегин баба айтканын.
Жаз келет көптөн күттүргөн,
Тирилик ондол баштагын.
Бир гана себеп таза жүр,
Өзүңдү алдал сатпагын.

Эртелеп өнбөс кеч өнбөйт,
Кечигип өнбөс эч өнбөйт.
Бирөөлөр кетмен чабышса,
Бирөөлөр акын чечендер.

Теңирден ырыс шыбага,
Ар кимге берген бекемдеп.
Өз жолуң таппай кетпегин,
Наалатта жүрүп кечендер.

Бұлғө тартып тузакты,
Мындауда жаман ушакчы.
Текшерип тирилигиңди,
Сөз менен уруп узатчу.
Жолотпой замат бекем бол,
Опуртал узун кулакты.
Бетине тұз айт, заары жок,
Билбесе убал, уятты.

Жылжытып алар айтканы,
Жылмалап четтен басканы.
Боор ооруп сырдаш болгону,
Бооруңа тәэп жатканы.
Өзектөн чыккан өрттөр бар,
Айтпасаң дагы башканы.
Денгээлин билсең теңелбе,
Өзүндө кетсин шакмары.

Мүйүзү сынса бир уйдун,
Мүйүзү зырп дейт миң уйдун.
Орундуу жүргөн одолот,
Оштоңдоп кетпей жыйылгын.
Түк калат жылкы оонаса,
Аттатпа кутун үйүндүн.
Жыландај жылтыр сырты кооз,
Тиши уу андай «кыйындын».

Ушакчы болуп өнүгүш,
Кечиргис, калпыс көрүнүш.
Йымансыз алар шайтандын,
Желдети әкен өлүмүш.
Акырын шектүү шыбыры,

Айыкпас илдет көнүмүш.
Жуктуруп муунга келатат,
Көбөйүп бүлө бөлүнүш.

Жоонду чойсоң сүзүлөт,
Ичкени чойсоң үзүлөт.
Табигат калыс далдалчы,
Ушакты жанчып бүтүрөт.
Дарысы жакшы тарбия,
Балага берсең бүт үрөп.
Тазарып анан муундар,
Таалайлуу жашоо күтүнөт.

Тарбия дагы туштуккан,
Сагызган сымал тумшуктан.
Напсини тартпай өлгөндүн,
Мисалы дайым чын чыккан.
Карынын сөзүн капка сал,
Кайышкан көптөр сүктүктан.
Балаңды түздө башынан,
Бул чалма жаман ыргыткан.

Жамғырдын нөшөр төккөнү,
Жамынган белес көктөмү.
Жашында алган таалими,
Жаштардын жакшы өскөнү.
Айдарым сылап кеткендей,
Ар кандай жашоо мектеби.
Түбелүк бүтпөс күрөштө,
Тириүгө сабак өткөнү.

Даракты кезсең тамыр бар,
Дайраны чапсаң агым бар.
Тууган жер үчүн жан берген,
Мекен деп күйгөн жалын бар.
Ушунун баары өрнөктөп,
Улуулар берген накылдар.

Урпакка үзбөй өткөргүн,
Учкулдап жүрүп асылдар.

Сумбула түшсө суу тоцот,
Кыргыек келсе муз болот.
Убагы жетсе карыйың,
Узаса бир топ жыл короп.
Карысы барлар ырыстуу,
Албетте курчу жылт коёт.
А бирок токтоо мүнөздө,
Акылга алтын жык толот.

Баа жеткис байлык тириүүлүк,
Умтулуп жаса тириликт.
Оодарылгыс кең дүйнө,
Ой кошот ойго жүгүрүк.
Зор дөөлөт деген тарбия,
Жакшысын алгын сицирип.
Кайрадан кайтар муунга,
Адалдык жүрсүн тирилип.

29.06.12

КАРГЫШ ЖАНА КЕСИР СӨЗ

Каргыш деген бир дарекке тиленген,
Каргоо ошол ыплас сөздөр шиленген.
Ал жамандык жыртып өтүп үрөйдү,
Акыр түбү муундан-муун түгөнгөн.
Баба тарых айтып эле келишкен,
Бул каардан солуп бакыт бүрү өлгөн.
Абай бол деп сөзду айтып алыштан,
Анда баштайм далилдерди түнөргөн.

Шер Семетей өч алууга жанды үрөп,
Аттанаарда жолун бөгөйт Айчүрөк.
Анан айтат – түндө жаман түш көрдүм,
Канжыгада баштан тамган канды, – деп.

Жолтоо болуп жатканына баатырын,
Чаап ийгенде долоно жоон сап тиет.
Аял замат ачуу сөзүн агытат,
Бүк түшкөн соң төрөсүнөн камчы жеп.

«Кеткениңден кайра кайтып келбей кал,
Кербен үйүн кежир мүнөз көрбөй кал.
Коңурбайдын огу жарсын өтүндү,
Колду-санды кылар кекчил кечил бар».
Угуп калып касиеттүү Каныкей,
Зырп дей түшүп эт журөгү сезимтал.
Катын эрдүү болгон учун таяк жайт,
Каргышынды кайтаргын дайт өкүмзар.

Айчүрөктүн таңдайында мөөрү бар,
Айткан сөздө демек заардын кээри бар.
Кайтардым деп кара ташка түкүрсө,
Как ортодон жарылыптыр экиге ал.
Жанып каргыш, анан барып казатка,
Жеңиш менен келген экен эсил жар.
Эрегиште сабыр туткан утуучу,
Эң оболу калды элдин эсинде ал.

Илгереден ата каргыш ок деген,
Жара тилген учкуну уу морт экен.
Тейитбектин каргоосунан Курманбек,
Билебиз го найза учунан чок жеген.
Сөөккө жеткен акаарат сөз акыры,
Сөккөнгө да кара жүкту кептеген.
Ошондогу ынтымаксыз жарака,
Ойнобо деп кабар берет от менен.

Кайберендин кашайганда кай бири,
Каргайт тура болсо таалай тардыгы.
Суреккинин каргышына кабылган,
Сүй болду го Кожожаштын тагдыры.
Өмүр-өлүм тирештирген бул жарык,

Өйдө-ылдый тегиз эмес айдыңы.
Айтат маани жетек дастан аркалуу,
Аяр бол деп жараткандын жарлыгы.

Артыкбайдын уулу берип уч талак,
Көксулууну узатаарда суз карап.
Буйрук берип кайненеси мурунку,
Боз үй эшик бүчүлөрүн чылк жабат.
Келиндерге оң жактагы туурдукту,
Түргүзөт да кырчоого бек кыстарат,
Кереге түп жылчык менен чыгарып,
Кооптуу минтип айткан экен кысталак:

«Жер боортоктоп мына ушинтип жүрүп кал,
Бала үнүн укпай какшап улуп кал.
Ак босогом аттап кирип чандыңбы,
Артка кайра капиталынан чыгып бар.
Шерттешкениң акын турал Женижок,
Шерменделер таамай жетсин үнүм зар.
Согончогуң канабасын ылайым,
Сол тескери бата бердим кусурлар».

Ала-Тоолук ак калпак бүт таанышкан,
Сөзү бермет, өзү аалым даанышман.
Болсо дагы Женижокту куу турмуш,
Бала бербей сокку уруп таарынкткан.
Кесепети түркүн нукта каргоонун.
Жылан чагып ууга дene жанчыткан.
Өктөөлөрдүн байланышын үстөмөн,
Өтө өзү көргөн дешет каргыштан.

Көңүл оор, көңүл деген калбасын,
Көз жеткенде бул каргыштын жанбасын.
Ара-чоло баргычакты кемпирге,
Ал узаптыр таап жаза айласын.
Мына арман, мына күйүт, мына өкүт,
Мындай нерсе койсо кана арбашын.

Жашоо ырыс мазмуну да маңызы,
Жан инсандар туягы жок калбасын.

Сереп салып қылым артка кайрылсам,
Сес окуя ойго түшөт таң қылган.
Келме айтасың бул чындыкка айгине,
Кесирчинин сөз күнөөсүн жандырган.
Кырын түрлөп қынай бербей чубатып,
Кыска қылып баяндайын андыктан.
Кара-Буура ашуусунда үч атчан,
Келатканын жай чилдеде Аркыттан.

Корум-Төрдүн сайы өркөч бөлүнгөн,
Кокту-колот бөлчөктөнүп өрүлгөн.
Көк апчыган аскаларды этектеп,
Төрт-беш боз үй турат анда көрүнгөн.
Оро-пара аттын башын бурушат,
Жолоочулар ошол жакка теминген.
Жеткен кезде суу ичүүгө сурашат,
Токточу деп суу көтөргөн келинден.

Келин орой мамиледе чарт этип,
Токтобосо не болот дейт балп этип.
Толмоч киши тике мындай жооп берет:
«Журтунарда бараткан го нарк өчүп,
Токтобосоң адеби жок бир баш бол.
Өзүндө жок тарбияны бербейсин,
Ошондуктан кургак жатын туубас бол,
Улуу-кичүү ылгабаган куу баш бол».

Муну айтып өрдү көздөй өйдөлөп,
Жүрүп кетет Айдараалы Жөргөлөк.
Унутулуп беш жыл өтөт арадан,
Бир күнү эле таң супасы эртөлөп.
Жүргөн кезде бак сугарып Айдакең,
Салам берет эски келин энтөлөп.

Кайненеси, күйөөсү үчөө мал союп,
Бата алууга келишиптири көнсө деп.

Айдакеңдин бутун келин кучактап,
«Кечириңиз ата – дептир бышактап.
– Боз ат менен кылчак салбай кеттиңиз,
Кайтарыңыз айтканды эми ызааттап.
Баласыздык кендир кести олужа аба,
Калган жашоо кантип эми чыдатмак.
Ой-чабытым зирек эмес бир кылка,
Кийин билдим болгонумду чын акмак».

Ошол келин Чолпонайым жалганып,
Оомат келип мезгил жылга айланып.
Уул төрөптүр алкыш алыш батадан,
Ууктурган жара айыгып жайланац.
Бул көрүнүш жаңылсаң да түздө дейт,
Бурулушту нугун бузган бак тайып.
Саресеп сал дагы бир топ сабак бар,
Эстүү болсоң берет Алла ак жарык.

Коргол айтат арак түрткү айбанын,
Токтогулга айтышууга барганын.
Устата на тиш салам деп шакирти,
Улуу ақындын каргышына калганын.
Чайканадан чыкпай кетти ырлары,
Чайкап көрчү чыны менен жалганын.
Күчтүү ырчы сезе билип өткөндүр,
Күптүү болгон табы алоо арманын.

Дагы толо мындай тарых табышмак,
Жаак жаңылып кесир айткан чалыштап.
Курмандыгы болуу оцой каргыштын,
Өтө оор тазалануу аныктап.
Табигатта тешип өткөн толкун бар,
Татаал экен аяр болгун асыл зат.

Кара жуткан жети муунга жетет дейт,
Каргаганга калган ыптыр жабышмак.

Күттүрбөгөн күнөө деги толтура,
Каршы туруш үчүн мындай соккуга.
Ата-эненин күнөөлөрүн кечир деп,
Дуба кылып турган зарыл жол мына.
Эге жандын көңүлүнүн түпкүрүн,
Эң оболу жай-жайына койгула.
Чыңғыз ата айтып кеткен улук сөз,
Чыны күндө адам «Адам» болгула.

17.06.12.



ЫР ЖЫЙНАКТЫ ЖЫЙЫНТЫКТОО

Түрмөктү иргеп санактап,
Ирээттеп жатсам кабаттап.
Айылдан атам келди эле,
Алдыңкы бетин барактап.
Ардактуу сөзүн анда айтат,
Ақактай кыттап жамак сап:

«Салтанат, Санат, Насыйкат,
Сайран күү жазып турганың.
Салаалап аккан булактай,
Сабалап турсун ырларың.
Сыпаты жана сапаты,
Сындай албайм бул жагын.
Себеби,
Сынчы эмесмин мен дагын.

Кайраттуу чыксын таскагың,
Кадамыңдан жазбагын.
Кең пейил кыргыз калкы учүн,
Кербездүү болсун жазғаның.

Жана да түрмөк башаты,
Жазма ақындын атасы.
Жараткандан буйрусун,
Шакендин берген батасы».

Өзүмчө анда ойлоном,
Өрттөнө ичен ой жоном.
Кантмекмин шыгы өтпөсө,
Канымда дүрбөп ойногон.

Айтканын эстеп ар качан,
Атамдан нуска албасам.
Канткенде китең жазмакмын,
Таалимин кармап калбасам.

Чоң энем мага сыр каты,
Беш жашта өттү сыйздана.
Курулай кургак болмокмун,
Кулакка жомок куйбаса.

Саяпкер нарктуу саябан,
Райкан, Нурлан жан аган.
Ээрчитип эгер журбөсө,
Эмне сез чыкмак жамаган.

Алтынчы класс кезимде,
Адабият сырын сезимге.
Айтпаса Молдош чоң байкем,
Анда эмне болмок кебимде.

Таластын аккан суусундай,
Деги эле айыл туусундай.
Карылар өрнөк бербесе,
Калмак го талант курчулбай.

Келгенде эргүү терметким,
Мен анда эмне термекмин.
Жөнтөгүн тинтпей берметтин,
Жөн эле жашай бермекмин.



МАЗМУНУ

Бата.....	3
Сөлөкөткө айлануу.....	7
Карыя болбой кеткендер.....	22
Эне – тилсиз эл болдук.....	32
Тийешесиз майрам көп.....	34
Илбирсдалетабышмак.....	38
Бир кетсе доступк кайрылбайт.....	40

АЛА-ТОО КЫРГЫЗ МЕКЕНИ

Ийгилик каалоо.....	50
Автордон:.....	52

ПОЭМАЛАР, ТЕРМЕ ДАСТАНДАР, АЙТЫШТАР

Талас.....	53
Борборжанаборбордогулар.....	63
Жаңықылым жаштары.....	71
Арак менен айрандын айтышы.....	80
Эже-синдинин айтышы.....	85
Айдарайы Жөргөлөктү эскерип.....	91
Жеңижок.....	103
Байдылдага.....	113

ЛИРИКАЛАР

Сырдуу сүйүү.....	118
Чүйлүк кызга.....	118
Бирге болчу.....	119
Тагдырың тайкы сенин да.....	119
Сени эстөө.....	120
Жолукчу жер байтерек.....	121
Байтерек.....	122

АРНООЛОР

Энекем.....	124
Ата.....	125
Апама.....	125
Биринчи мугалимим.....	126
Жарыма.....	128
Сүймәнкул аганды эскерип.....	129
Шайлообек Дүйшееевге.....	130
Алик Акималиевге.....	131
Жаш акын Мирлан Самыйкојого.....	132

АР КЫЛ ҮРЛАР

Өскөн айыл.....	133
Ата-Бейит.....	133
Аталардан бата алдым.....	134
Алла жолуна даават.....	138
Эске түшөт бала чак.....	140
Комузум бар.....	141

Чек арачынын түну.....	141
Өткөн бир окуя.....	142
Футбол.....	143
Сынчы экен.....	145
Кыргызтайганы.....	146
Дарыяга кайрылуу.....	147
Ысык-Көл.....	148
Кожомкул азыр болгондо.....	149
Ала-Тоо.....	150
Үзүлбөгөн үмүт.....	154

ПОЭМА, АЙТЫШ, ДАСТАНДАР

Мукам үн.....	157
Жергемдин жапайы жаныбарлары.....	168
Эки ажонун айтышы.....	181
Ата-бала арманы.....	185
Чыңгызды кыдыр даарыган.....	189
Бөрүбасар.....	197
Алп талант эле Ашыке.....	205

АР КЫЛ ҮРЛАР

Өлгөн сүйүү.....	211
Бир сулууга.....	212
Айылдагы досторго.....	212
Мектепти бүтүрүүчүлөргө.....	213
Күркүрөөтобуна.....	215
Күкүнапа.....	216

Уулума.....	217
Ата-Бейит.....	218
Өтөт жаштық.....	219
Буудайык турал көрсө.....	219
Бир арман.....	223
Шашмалык.....	224
Америка мультфильми.....	225
Жарнама деген жадатты.....	226
Тилибизди шылдыңдаган жарнактар.....	227
Жалгыздық.....	228
Кел эстейли классташ.....	228
Сайдагы булак.....	229
Шайтан гүл.....	230
Сүйүү десе.....	232
Сууларда өлкөм келечек.....	232

КҮҮНҮ ЧЕРТСЕН ӘЙТЫП ЧЕРТ

Камбаркан.....	242
Шырдакбектин боз жорго.....	244
Ботой.....	246
Мундуу күү.....	247
Сарыбарпы.....	248
Көкөйкести.....	249
Турумтай.....	253
Сынган бугу.....	255
Ак Бакай.....	259
Койчулардын конур күү.....	261
Бозингендинарманы.....	263

Ибарат.....	265
Өлүм алдында.....	267
Кызкербез.....	269
Актамак, Көктамак.....	271
Күтөбүз.....	273

ЫРЛАР

Өлкөнүн өткөөл мезгили.....	275
Мундузбекке!.....	287
Кош Алике.....	288
Жердештерге бир бағыт.....	291
Асман-жерәкенайрыма.....	293
Айылдан бир сыр алыш келдим.....	295
Аман эле болгула.....	301

УЛАМЫШ ЖЕРДИН АТТАРЫ

Ысық-Көл.....	306
Тору-Айгыр.....	308
Кыз-Қүйеө.....	310
Беш-Каракчы.....	312
Боо-Терек.....	314
Олжобайды Керген-Таш.....	315
Жийделиде Ажыдаар-Таш.....	318
Шамшыкал.....	322
Кетмен-Тебө.....	323
Жалал-Абад.....	324
Арсланбап.....	325
Кара-Көл.....	327

Ош.....	328
Арпа Нарын Ат-Башы.....	329
Кошой-Коргон.....	330
Кызарт.....	331

ЫРЛАР

Аян.....	333
Тирүүлүкөзүбүтмакал.....	342
Каргыш жана кесир сөз.....	350
Ыржыйнакты жыйынтыктоо.....	356

Мундузбек Кунасов

СЕЗИМДЕ БАККАН ГУЛБАКЧА

Компьютерге калыпка салган:

Нургазы Жуманалиев

Мукабасын иштеген: Элнур Исаков

Формат 84x108_{1/32}. Көлөмү 22,75 б.т.

Нускасы 200. Заказ № 1.

«Бийиктик» басмасы

720040, Бишкек ш.,

Ю. Абдырахманов көч, 170а.

Тел. 66-17-25.